



Рысбаев Сулайман Казыбаевич

# КЫРГЫЗ ТИЛИ, АДАБИЯТЫ МУГАЛИМИНЕ ЖҮЗ КЕҢЕШ



2014

4

УДК 372.8

ББК 74.261

Р 95

**Илимий редактор:** И.Б.Бекбоев, педагогика илимдеринин доктору, профессор, КРдин Эл мугалими. УИАнын корреспондент-мүчөсү

**Рецензент:** Т.А.Асанакунов, педагогика илимдеринин кандидаты

**P95 Рысбаев С.К.**

Кыргыз тили, адабияты мугалимине жүз кеңеш. 4 китеп – Б.; 2014. – 236 б.

**ISBN978-9967-31-177-0**

Китепте кыргыз тили жана адабияты боюнча окуутучуларга жана мектепмугалимдерине жардам иретинде илимий-методикалык жана жалпы педагогикалык бағыттары талаптар, андан соң күндөлүк практикада эске алууга тиши болгон предметтик-методикалык негизги компетенциялар, улгуболуучу көрсөтмөлөр, тарбиялык сабактардын иштөлмелери камтылган.

Ушулар менен бирге, китепте алгач ирет Кыргызстан мугалиминин аныты, Кыргызстан мугалиминин ар-намыс кодекси, мугалимдин этикалык принциптери, инсандык жана кесиптик сапаттары тууралуу ойлор менен сунуштар да киргизилген.

Китеп жалпы эле кыргыз тили жана адабияты боюнча кесиптенген мугалимдерге, методисттерге, мектептин окуу бөлүмдөрүнүнбашчыларына, айрыкча, жаш мугалимдерге жардам тиери шексиз.

Кыргыз билим берүү академиясынын Окумуштуулар кеңешинин 2012-жылдын 28-ноябрьндагы № 8 отурумунун чечими менен басууга сунушталған.

**P 4306010200-14**

**ISBN 978-9967-31-177-0**

**УДК 372.8**

**ББК 74.261**

**©РысбаевС., 2014**

## «МУГАЛИМ – СҮЙҮҮ АДИСИ»

(Алгы сөз ордуна)

Кадырман кесиптешим, улуу устатьм, МУГАЛИМ!

Сиз эзлтеден бери келаткан элдик мугалимдин жолун улантып, «улутубуздун уул-кызын адам кылуу» деген улуу вазийпаны аткаруу жолуна түштүңүз. Демек, улут баласынын тагдыры – сиздин колуңузда, жылуу алаканыңызда. Сиз аны өз балаңыздай алпештеп, анын билеги ооруса, сиздин жүрөгүнүз ооруп, келечек тагдыры үчүн отко, чокко түшөсүз. Түн уйкуңузду кечип, тандагы таза ойлорунуз менен мектепке шашасыз. Өзгөгө, билим-таалим берүү азабы менен кубаныңын сезесиз. Ал үчүн ири алдыда, өзүнүз да көптүү үйрөнүп, кара жаныңызды карч уруп, канатыңызды каккылайсыз. Ошол билим менен таалимге жүрөгүнүздүн мээрин кошуп, жаныңыздын жарымын арнайсыз.

Окуучунузду көргөндө баарын унутасыз: ооруп турсаныз – айыгасыз, капаланып турсаныз – жарпыңыз жазылат, түмөн түйшүгүнүз унтулат, бир гана улутунуздун уул-кызы жан дүйнөнүзду ээлейт. Билгениңизди алдына төгүп, сөздүн бүрүн терип, ойдун гүлүн тандайсыз, бүткүл акылыңызды арнайсыз. Ошондо гана сиздин билимиңиз жугат, таалимиңиз өтөт балага. Билимге сүйүнүз жуурулушуп, жан дүйнөсү таза, көөденү билимге толо, эртеңки күндүн эс - акылдуу уул-кызын балапандай эркелетип өстүрөсүз.

Ошон үчүн сизге уул-кызын ишенип берди, ошон үчүн уул-кызынын тагдырын сиздин алаканыңызга салып берген-Кыргыз ата менен Кыргыз эне!

Ооба, сиз билимдүү-тарбиялуу болсоңуз, кыргыз уул-кызы да билимдүү-тарбиялуу болор. Сиз адептүү-ыймандуу болсоңуз, кыргыз уул-кызы да адеп-ыймандуу болор. Сиз акылдуу, эстүү, ак ниет, мээрман, айкөл болсоңуз-kyргыз уул-кызы да ошондой болор. Сиздин жүрөгүнүзде адамга деген, мекенге деген, Ата Журтка деген, эмгекке деген, илим менен билимге деген, ата-энеге деген, жашоого деген, таза табийгатка деген, бир тууган менен асыл жарга деген улуу сүйүү болсо – ошонун баары сиздин ыйык сөздөрүнүз аркылуу баланын жүрөгү менен акылына өтөр. Сиз эмгекчил болсоңуз, окуучунуз да эмгекчил болор, жалкоо болсоңуз – окуучунуз да жалкоо болор, боорукер болсоңуз-окуучунуз дагы боорукер болор. Билимдүү, илимдүү, изденгич болсоңуз-окуучунуз да билимдүү, илимдүү жана изденгич болор. Ылайым, ошондой болсун!

Ошон үчүн айткым келет – МУГАЛИМ – СҮЙҮҮ АДИСИ – деп. Анткени мугалим гана баланы бул дүйнөнү сүйүүгө, аны таанып-билигүүгө, андагы бардык жакшы нерселерди сүйүп окуп-үйрөнүүгө үйрөтөт,

бардык жакшы нерселерге жүрөгүндөгү ыйык сүйүсү менен гана тарбиялайт.

Мен да сизге ушуларды каалайм, кадырман кесиптешим, урматтуу устатым. **МУГАЛИМ!**

**С.Рысбаев, педагогика илимдеринин доктору,  
профессор, автор-түзүгүчү**

## **БИРИНЧИ БӨЛҮМ**

---

### **ПЕДАГОГИКАЛЫК, ДИДАКТИКАЛЫК ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕР**

#### **КЫРГЫЗСТАН МУГАЛИМИНИН АНТЫ**

**Мен ... Кыргыз Республикасынын мугалими катары:**

– улутубуздун эзелтеден мурас болуп келаткан уңгулуу урпак тарбиясынын учугун татыктуу улантууга;

– улуу Манас бабабыздын осуяттарын жаш муундардын аруу жүрөктөрүнө жеткирип, элибиздин биримдиги менен бакубаттуулугун, мамлекетибиздин көз карандысыздыгы менен бүтүндүгүн коргогон патриот уул-кыздарды тарбиялап өстүрүүгө жана аларга жеке үлгү болууга;

– даанышман бабаларыбыздын акыл-ой мурастарын, элибиздин жан дүйнөсүн ээлеген ыйык ата салттарын касиеттүү Ала-Тообуздун келечек ээлерине көөнөртпөй жеткириүүгө;

– эне тилибиз менен Ата Мекенибиздин намысына жараган, аларды өнөр-билими менен дүйнөгө таанытып, интеллекти бийик, руху терен инсандарды мектеп партасында калыптандырууга бүткүл акыл-сезимим менен адад эмгегимди жумшоого;

– элибиздин гүлдөп өскөн тынч күндөрүндө да, башына кыйынчылык түшкөн оор күндөрүндө да аны адад ниет менен сүйүүгө жана ага ак дилден кызмат кылууга

#### **АНТ БЕРЕМИН!**

*Бул ант 2004-жылдын 4-октябрьинде КРнын мугалимдеринин кесиптик майрам күнүндө Ала-Тоо аянтында откөн салтанатта окулган. Антты шишең чыккан –*

*С.Рысбаев.*

*(«Күт билим» газити, 2004-жыл, 1-октябрь)*

## **КЫРГЫЗСТАНДЫН МЕКТЕП МУГАЛИМДЕРИНИН АР-НАМЫС КОДЕКСИ**


1. Кыргыз Республикасынын Конституциясын, улуттук символдору Гербди, Гимнди жана Тууну таануу жана аларды сыйлоо;
2. Ата Журтумдун атуулу катары мекенимди чексиз сүйүү, анын алдында өз милдетимди аткаруу, улуулардын мурастарын ар - намыстуу сактоо жана алардын жолун татыктуу улантуу;
3. Эне тилимди, ата салтымды жана ата мурастарымды билүү, аларды сыйлоо, урматтап сактоо менен урпактарга татыктуу өткөрүп берүү жана өлкөдө жашап жаткан башка улуттардын да тили менен салтын урматтоо;
4. Кыргыз Республикасынын атуулу катары Конституциялык укуктарымды короо, ошону менен бирге, милдеттерим менен жоопкерчилигимди да сезе билүү;
5. Ата-бабамдан келаткан элдик педагогдук парзымын татыктуу аткаруу менен, эч качан утурумдук саясий агымдарга азгырылбоо жана таалим-тарбия берген окуучуларымды Ата Журтунун ар-намыстуу патриот атуулу болууга туруктуу үндөө;
6. Сабырдуу болуу, башка улуттардын өкүлдөрүнүн динине, дилине жана көз караштарына токтоолук менен мамиле жасоо;
7. Мезгилдин, коомдун таланттары менен анын өнүгүүсүнөн артта калбоо, иште жана жашоодо өлкөбүздүн демократиялык принциптеринен тайбоо;
8. Ата Мекенимдин кооз табиятын, экологиясын коргой билүү жана бизден кийинки муундарга таза өткөрүп берүү;
9. Ар дайым Ата Мекенимдин татыктуу патриот атуулу болууну эсимден чыгарбай, анын гүлдөп өсүшүнө өзүмдүн ак эмгегим жана билимим менен кызмат кылуу;
10. Эмгекте жана коомдук түрдүү шарттарда ар-намыстуу, акыл-эстүү болуп, ойлонулбаган жанылыш кадамдарга барбоо;
11. Өзүмө кандай жана жакшы нерселерди кааласам, өзгөлөргө да дал ошондой жакшылык кылып, ак ниеттүү болуу;
12. Өзүмдүн журум-турумума өздүк турмушумда да жана коомдук жайларда да көз сала билип, жоопкерчиликтүү жана сынчыл мамиледе болуу;
13. Жаш муундарга билим-таалим берип жаткан мектебимди, бирге эмгектенген кесиптештеримди сыйлап, окуучуларым менен алардын ата-энелеринин алдында уят болбоо жана аларга дайым үлгү болуу;
14. Өзүмдүн интеллектим менен билимимди, кесиптик чеберчилигимди күн сайын өнүктүрө билүү, чыгармачылык жөндөмүмдү арттыруу менен мезгилдин талабынан артта калбоо;

15. Педагогдук ишімде жана коомдук турмушта менден мыктылар менен теңеле билүү жана менден кийинкилерге жардам берип, алга сүрөөнү – ар дайым менин ыйык парзым деп эсептейм.

### КЫРГЫЗСТАНДЫН МЕКТЕП МУГАЛИМДЕРИНИН ЭТИКАЛЫК ПРИНЦИПТЕРИ

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| кесипкөйлүк        | калыстык       |
| жоопкерчилик       | чынчылдык      |
| демилгелүүлүк      | сабырдуулук    |
| абийирдик тазалығы | маданияттуулук |
| ар-намыстуулук     | адамгерчилик   |

### МУГАЛИМДЕРГЕ КОЮЛУУЧУ ИНСАНДЫК ЖАНА АДИСТИК САПАТТАР





## КЫРГЫЗ ТИЛИ МУГАЛИМИ КЕСИП ЭЭСИ КАТАРЫ ЭМНЕЛЕРГЕ МИЛДЕТТҮҮ?

– кыргыз тили мугалими, адегенде, өзү эне тилин сүйө билүүгө, анын өнүгүп-өсүп келаткан жолун, зэлеки тарыхын билип, эми аны өзүнөн кийинки урпактарга таза сактап өткөрүп берүү – менин милдетим деп эсептөөгө;

– инсан жана кесип ээси катары эне тилинин беделин көтөрүүгө, эне тилинде таза, так, туура сүйлөп, анын үлгүсүн башкаларга көргөзө билүүгө;

– эне сөзүнүн табиятын, сөздүн сырыйн билип, эне тилинде таза сүйлоо жана жазуу маданиятына ээ болууга;

– эне тилинде жаралып, ушу күнгө чейин сакталып келген эл адабиятын билүү, анын эл таанытуучулук таалими менен тарбиялык ролун жаңы муундарга жеткириүүгө;

– тил илими менен адабияттын теориялык негиздерин, азыркы өнүгүүсүн, башка тилдер менен адабий процесстеги ордун, анын өнүгүүсүнүн келечектүү багыттарын терең өздөштүрүүгө;

– сабакта балдардын өздөштүрүүсү үчүн зарыл болгон принциптерди, ыкмалар менен методдорду ийкемдүү колдоно билип, билим менен тарбияны айкалыштыра жүргүзэ алууга;

– кыргыз тили мугалими окуучуга тилдин эрежелерин гана жаттатпай, эне тилинде таза, так, туура, маданияттуу жана бай сүйлөп жана жаза билүүгө көнүктүрүүгө;

– сабакта уюштуруу учурларын, түрлөрү менен типтерин, заманбап формаларын, билимди өздөштүрүү мерчемдерин так баамдап билүүгө;

– сабакта окуучу үйрөнүп жаткан тилдик жана адабий материалдардын баланын турмушунда керектүүлгүүн сездириүүгө жана

аны колдоно билүүгө машыктырууга, ага жараша окуучудан туура талап кыла билүүгө;

– сабактын максатын так коюу, ага жараша аны максаттуу машыктыруу, үйрөнгөнүн чыгармачылык менен өздөштүрүүгө багыттоо жана баланын чыгармачылыгын ойготууга, аны өркүндөтүүнүн жолун көрсөтүүгө;

– эне тилинде таза, көркүү жана көркөм окуунун үлгүсүн окуучуга көрсөтө билүүгө, өзү жасай албаганды окуучудан талап кылуусу – кесиптик маданиятсыздык экендиги сезүүгө;

– сабакта татаал талдоолорду жүргүзүүдө жана аларды чечүүдө, андан туура жыйынтык чыгара билүүдө окуучунун алдында кесиптик чеберчилигин көрсөтө билип, ишенимге ээ болууга;

– мугалим окуу-тарбия иштерин жүргүзүүдө катуу тартип менен эмес, окуучу менен биргеликте, аларга адеп-ыйманды жана кесиптик өнөрдү үйрөтүү менен биргэ иш жүргүзүүгө;

– окуучуга мугалимдик кесип өнөрүнүн маани-маңызын сөздөрүп, анын сыймыктуулугун, тазалыгын, ыйыктыгын, улуту менен мамлекеттин келечеги учүн жоопкерчилигин жана ал кесиптин түбөлүктүүлүн сөздөрүүгө, ага өз өмүрүнүн мисалында далилдей билүүгө милдеттүү.

### **Сабак деген эмне?**

**Сабак** – белгилүү бир концептуалдуу багытты көздөгөн, окуу планынын өлчөмүнө жараша, окуу программасына ылайык, окуу китебинин негизинде, белгилүү бир дидактикалык принциптерди жетекчиликке алып жана белгилүү бир методдорго таянуу менен, мугалимдин ишмердүүлүгү аркасында ырааттуу жана максаттуу уюштурулган окуу-тарбия ишинин негизги формасы.

**Сабак** – муурунку муундардан бери келаткан улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды кийинки жаңы муундуун өкүлдөрүнө өткөрүп берүү, ал мурастардын негизинде жаңы муундуун өнүктүрүүнүн жана тарбиялоонун негизги жолу, үлгүсү.

Ар бир предмет жаңы муунгага өз каражаты менен билим берет, өстүрөт жана тарбиялайт.

### **Сабакка коюлуучу дидактикалык жалпы таланттар:**

- Сабакта жетишшилүүчү максат мугалимге да, окуучуга да так, даана, ачык коюлат;
- Максатка жетүүчү каражаттар, принциптер жана методдор так аныкталат;
- Сабактын мазмуну так, даана ачылат;
- Максатка жетүү учүн мугалим менен окуучунун өз ара кызматташусу жана ишмер аракеттенүүлөрү менен жетүү жолдору табылат;

- Сабактын ички логикалык түзүлүшү, этаптары уланмалуу жана ырааттуулукта ишке ашырылат;
- Сабактын мазмуну репродуктивдүү турдө эмес, практикада колдонуга багытталуу менен ишке ашырылат;
- Сабактагы окуучунун ишмердүүлүгү коюлган талаптарга жараша бааланат;
- Ўйғо берилген тапшырма улам кийинки, катардагы аткарылуучу ишаракет эмес, класста үйрөнгөндөрүн өз алдынча колдонууга багытталган логикалык жактан жыйынтыктуу ишмер аракет мүнөзүндө берилет.

### ***Сабак качан башталат?***

- Сабак пландоодон башталат.
- Сабак теманын негизги идеясын табуу менен башталат.
- Сабак максатын аныктоодон башталат.

### ***Сабакты пландоодо мугалимдин көңүлүндө кандай маселелер турат?***

Сабакты пландоодо мугалим бил маселелерди чечүүсү тийиш:

- бил адабий (же грамматикалык) материал окуучу үчүн эмнеге керек?
- бил адабий (же грамматикалык) материалды окуучу турмушунда качан, кантип колдонот?
- бил сабакта мен окуучуну эмнеге жана кантип машыктырам?

Бул идеялар сабактын бүткүл өзөгүн камтыйт жана жаңы сабакты етүүде жетекчиликке алынат, бышыктоодо жүзөгө ашырылат, баалоодо көзөмөлгө алынат.

Сабакта өтүлө турган теманын негизги идеясы – анын максаттарын аныктайт.

### ***Сабакка үч максат коюлат:***

#### **Билим берүүчүү максаты:**

- предмет боюнча конкреттүү темаларга ылайык теориялык маалыматтар берилет.

Мисалы, кыргыз тилинен тилдик мыйзамдар, эрежелер, грамматикалык формалар боюнча программалык билим берилет, же адабияттан акын-жазуучулардын чыгармачылыгы, чыгармаларынын мазмуну, адабият теориялык максаттар берилет.

#### **Тарбиялоочу максаты:**

- а) кыргыз тили сабагынан:** энэ сөзүнүн бай казынасы менен баланын жан дүйнөсүн арууландыруу, ал сөздү колдонуп сүйлөп, сүйлөө маданиятына, мамилелешүү маданиятына үйретүү, сөз түзүп, сүйлөм курап, текст жаратып, алар менен акыл эмгегинин маданиятына тарбиялоо;

- б) адабият сабагынан:** эл жараткан бай адабий мурастар жана

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| риясы боюнча маалыматтар берилет. | профессионал кыргыз адабиятыбыз түзгөн образдар аркылуу адамгерчилик үлгү сапаттарга тарбиялоо, жан дүйнөсүн улуттук жана адамзаттык асыл үлгүлөргө жараша калыптандыруу, адамдык нарк-насилдин бийик үлгүлөрүн өздөштуруү. |
|-----------------------------------|---|

### **Өстүрүүчүлүк максаты:**

— эне тилинде сүйлөө, ой жүгүрттүү ишмердигине ээ кылуу, жазуу жана оозеки көндүмдөрүн өнүктүрүү; эне тили аркылуу улуттук жана дүйнөлүк акыл ой мурастарын өздөштуруү ишмердүүлүгүн калыптандыруу;

— **адабий казынанын** бай мурастарын изилдеп-талдап ой жүгүртүп үйрөнүп, жан дүйнөсүн мыкты үлгүлөр менен байытуу, асылдыкты адабият аркылуу турмуштан издеөгө, өзүн ошого ылайык өнүктүрүүтө жетиштируү.

### **Кыргыз тили, адабиятын окутуунун максаттуулугу төмөндөгүлөр менен түшүндүрүлөт:**

Кыргыз тили – кыргыз элинин улуттук тили, рухий байлыгы, жан дүйнө азыгы, философиясы, тарыхы менен маданияты, кылымдардан бери келаткан улуу сабак. Элдик унгулуу адабият жана дүйнөлүк адабий казынага салымын кошкон улуттук жазма адабиятыбыз дагы кыргыз улутунун улуу байлыгы. Анда улутубуздун жан дүйнөсү, келечек идеалдары жана учурдагы тарыхы, бүткүл турмушу жатат. Ким гана болбосун, мейли кыргыз баласыбы, же башка улуттун өкүлү болобу, кыргызды ошол бай тили менен адабияты аркылуу тааныйт, ал жоголсо – кыргыз жоголот, ал бар болсо – кыргыз улуту бар болот.

Демек, ошол баалуу элдик сабактар жаңы муундун жан дүйнөсүнө мектеп партасында өтөт, ошол нарк-насилдерге тарбияланат, калыштанат. Күндөлүк өтүлгөн лексикалык-грамматикалык материалдар ошол улуу сабакка сицирилет. Ошондуктан кыргыз тили, адабияты сабактары улуттук улуу жүктүү көтөрүү менен, кыргыз уул-кызын кыргыз кылуунун улуу васийпасын аткаралат. Анын максаттуулугу ушунда. Ал эми сабактын дидактикалык үч максаты-максаттуу окутууну жүзөгө ашыруучу ички механизмдин милдетин аткаралат.

## **Окутуунун дидактикалык принциптери**

- **Илимийлүүлүк** (теориялык маалыматтардын, эрежелердин, талдоолордун ж.б. мазмунунун илимий жактан такталгандыгы, тууралыгы, негиздүүлүгүнүн болушу);
- **Проблемалуулук** (баяндоонун проблемалуулугу, алдыга проблема кооп аны чечүү жолдорун көрсөтүү, окуучунун чыгармачыл ишмердүүлүк аракеттерин уюштуруу);
- **Көрсөтмөлүүлүк** (баланын эсте тутуусун түшүнүктөрдү предметтүү баяндоо аркылуу бекемдөө);
- **Аң-сезимдүүлүк** (түшүнүктөрдү жаттатуу менен эмес, аң-сезимдүү кабылдоо аркылуу өздөштүрүүгө багыт берүү);
- **Активдүүлүк** (сабактагы таанып-билиүү иш-аракеттерин ыкчамдаттуу);
- **Жеткиликтүүлүк** (сабактын мазмунунун баланын курагына, кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнө жараша берилиши, ошого ылайык методдордун тандалышы);
- **Системалуулук** (теманын мазмунунун уланмалуулукта, ырааттуулукта берилиши);
- **Тарбиялоочулук** (теманын мазмунунун тарбия берүүчүлүк мүмкүнчүлүгүнүн жогору болушу);
- **Оптималдуулук** (зырыл учурда туура методдордун тандалышы, аз убакытта жетишерлик өлчөмдө билим берүү жолдорун табуу).

## **Окутуунун жалпы методдору**

- **айтып берүү методу** (окуу материалдарынын мазмунун айтып берүү, баяндап берүү, түшүндүрүү);
- **аңгемелешүү методу** (мугалим менен окуучунун жандуу аңгемелешүүсү менен билимди бекемдөө);
- **лекция методу** (окуу материалдарынын мазмунун мектептик деңгээлде лекция түрүнде айтып берүү, бул көбүнчө, жогорку класстарда жүргүзүлөт);
- **лекция-семинар методу** (жогорку класстарда лекция түрүнде айтып берүү жана семинардын элементтин камтып, өз алдынча илимий булактарды пайдаланып иштөөгө окуучуну көнүктүрүү);
- **талкуу методу** (атайын максат кооп, бир тема боюнча талкуу уюштуруу, ар бир окуучунун жеке оюн, көз карашын угуу);
- **роль ойноо методу** (адабият сабагында каармандардын ролун аткарып ойноо, же дидактикалык жана иштиктүү оюндарда роль аткаруу менен иштеп маныгуу);

– **байкоо методу** (окуучунун ишмердигин, өздөштүрүүсүн системалуу байкоо);

– **китеп менен иштөө методу** (сабакта окуучунун сүйлөп берүү ишин китеп менен, текст менен айкалыштырып иштөө);

– **экскурсия методу** (темага байланыштуу, мисалы, адабият сабагында жазуучунун өнөрканасын үйрөнүү, же тил сабагынан табияттака экскурсияга чыгыш, жаратылышты сүрөттөө түрүндөгү дил баян жазуу);

– **долбоор методу** (бир теманын теориялык жана практикалык баалуулугун терең иликтеп, анын келечектүү багыттарын өз алдынча аныктоо);

– **программалап окутуу методу** (окуучуга тема боюнча суроолорду түзүү жана анын болжолдуу жоопторун берүү менен, окуучунун таанып-билиүүсүн өнүктүрүү);

– **проблемалык кырдаал түзүү менен окутуу методу** (теманын мазмунун репродуктивдүү кайталабай, проблемалуу жагдай түзүү менен, аны ой жүгүртүп чечүүгө машыктыруу);

– **көнүгүү жана изилдөө методу** (тил сабагынан сөздүн чыгыш тегин иликтөө, эрежелерди талдап түшүнүү, же адабияттан каармандын мүнөзүн, чыгарманын идеялык маанисин далилдер менен иликтеп үйрөнүү, көнүгүү, машыгуу);

– **корсомалүүлүк же демонстрациялоо методу** (курулай сөз менен эмес, сөздү көсөтмөлүүлүк менен бекемдеп, далилдөө жана натыйжаны жалпыга жарыялоо);

– **тестирлөө методу** (окуучунун маалыматтуулугун, логикалык ойлоосун тест аркылуу текшерүү жана баалоо);

– **эвристикалык метод** (окуучунун чыгармачыл өз алдынча изденүү менен өздөштүрүүсүн өнүктүрүү);

– **коммуникативдик метод** (тил жана адабият сабактарында окуучунун оозеки жана жазуу түрүндөгү байланыштуу кебин өстүрүү);

– **интерактивдүү методдор** (окуучу менен мугалимдин, окуучу менен окуучунун өз ара жандуу баарлашып өздөштүрүүсүн сабакта колдонуу);

– **окуучунун өз алдынча ишин уюштуруу методу** (сабактан кийин жана жаңы сабакка даярданууда окуучунун өз алдынча ишин уюштуруу);

– **текшерүү методу** (алган билимди оозеки жана жазуу иштери аркылуу текшерүү)...  
...

## **1. Кыргыз тили жана адабияты сабактарына коюлуучу жалпы талаптар:**

**А)** Кыргыз тили жана адабияты сабагы баланын өмүрүндө элдик тилдин улулугунун, тазалыгынын, байлыгынын жана корктуулугунун үлгү-далили боло алуусуна жетишүүсү керек.

**Б)** Сабак илимий негизде, методикалык жактан туура уюштурулуп, тарбиялык таасири жогору болуусу, ал ушундай сапаттары менен окуучуну интеллект катары өнүктүрүүгө жол корсotүүсү шарт.

**В)** Сабакта төмөндөгүдөй тарбиялык баалуулуктар ишке ашуусу зарыл:

– элдик акыл казынасы аркылуу акыл эмгегинин маданиятына тарбиялоо;

– улуттук тил дөөлөттөрүү аркылуу идеологиялык жактан тарбиялоо;

– элдик адеп-ыйманга, улуттук улуу мурастарды сүйүгө, аны урматтоого жана сактай билүүгө тарбиялоо;

– башка элди жана анын тили менен маданиятын сыйлай билүүгө тарбиялоо;

– өнөр алды кызыл тил менен окуучуну эне тилинде сүйлөө өнөрүнө тарбиялоо;

– тилдин рухий күчү менен эстетикалык жактан тарбиялоо;

– башка тилди да сыйлай билүүгө үндөө менен, улут аралык мамиле маданиятына тарбиялоо;

**2. Кыргыз тили жана адабияты сабактарына коюлуучу дидактикалык талаптар:**

– сабактын темасынын так коюлуусу;

– сабактын тибинин, формасынын жана түрүнүн туура тандалышы;

– сабакта белгиленген убакыттын жана ички логикалык түзүлүшүнүн туура сакталышы;

– билим берүүчү, өнүктүрүүчү жана тарбия берүүчү максаттарынын теманын мазмунун жараша туура коюлуусу;

– сабактын теориялык жана практикалык баалуулугунун жогорулугу;

– сабакта окутуунун принциптеринин оптималдуу жетекчиликке алынышы;

– сабактын максатына жараша зарыл методдор менен методикалык ыкмалардын орду менен колдонулушу;

– сабакта окуучунун жетишкендиктерин туура баалоо методдорунун, анын талаптарынын так коюлуусу, баалоодо окуучунун көрсөткүчторунун даана болуусу;

– баалоонун ырааттуу мониторингинин болуусу, анын эл аралык деңгээлдер менен салыштырмалуулугу жана баалоонун тарбиялык таасирдүүлүгүнө жетишүү.

### **3. Кыргыз тили жсана адабияты сабагына коюлуучу психологиялык талаптар:**

- сабакта жагымдуу жагдайдын түзүлүүсү;
- мугалимдин өзүн алыш жүрүүдөгү токтоолугу;
- маанайынын туруктуулугу;
- педагогикалык этиканын, мамиленин сакталышы;
- окуучуларга берген суроолорунун орундуулугу;
- сабакта жаралган түрдүү кырдаалдарды ийкемдүү чечүүсү;
- окуучунун көңүл маанайын көтөрө алуусу;
- окуучунун демилгелүүлүгүн көтөргөн жылуу сөздүн болуусу.

### **4. Сабакка коюлуучу ден соолукту сактоочу талаптар:**

- **психологиялык жактан** (окуу ишин жүргүзүүдө мугалимдин ар бир мамилеси балага психологиялык жактан басынтуучу мүнөздө болбоосу);
- **окуу материальнын мазмуну жагынан** (окуу материалдарынын мазмуну баланын жеке өзгөчөлүктөрүнө, турмуш абалына жана инсандыгына терс таасир этпегидей болуусу);
- **уюштуруу жагынан** (сабактын жүрушү, анын этаптары, тапшырмалардын саны, ар бир иш-аракеттер баланын ден соолугун, кабыл алуусун эске алу менен аткарылуусу);
- **методикалык жактан** (сабактагы методикалык иш-аракеттер, ыкмалар, методдор, көрсөтмө куралдар, берилген тапшырмалар балага терс таасир этпегидей, анын татаалдыгы, оордугу эске алынууга тийиш);
- **нормативдик жактан** (окуу планындагы предметтердин, окуу жүктөмүнүн саны, окуу мөөнөтүнүн баланын курактык жана ден соолугунун өзгөчөлүктөрүнө жараша узактыгынын эске альнышы, окуу предметтеринин оордук-татаалдыктарына жараша расписаниеде жайгаштырылышы, анын окуу күндөрүнүн мунөзүнө жараша келиши, окуу регламентинин ийкемдүү болуусу).

### **5. Сабакты пландоого коюлуучу талаптар:**

a) **сабактын темасы;**

b) **сабактын максаттары:** билим берүүчү; өнүктүрүүчү; тарбия берүүчү;

c) **сабактын түзүлүшү:**

- **уюштуруу** (психологиялык жагымдуу жагдайды түзүү, окуучулардын көңүлүн сабакка буруу);

- **үй тапшырманын аткарылышын текшерүү** (ырааттуу текшерүү, тандап текшерүү, текшерүүсүз текшерүү);

- **өтүлгөн сабакты жыйынтыктоо** (жаңы тема менен өтүлгөн теманы байланыштыруу);
- **жаңы сабак, аны түшүндүрүү** (жаңы сабакты моделдөө, окуучу учун жаңылыкты ачуу);
- **өтүлгөн сабакты бышыктоо** (суроо-жооп менен кайталап бышыктоо, өтүлгөндөрдү системалап (корутундулап) бышыктоо, үйрөнгөнүн колдонуп бышыктоо, чыгармачылык менен бышыктоо);
- **өтүлгөн сабакты жыйынтыктоо** (Бүгүн эмнени үйрөндүк, анын кайсынысы маанилүү? Бүгүн эмнеге машыктык, анын кайсынысы маанилүү?)
- **окуучулардын билимин баалоо** (баалоонун талаптарын иштеп чыгуу, талаптардын градациясын пландоо, окуучулардын көрсөткүчтерүн аныктоо, окуучулардын өздөштуруүсүнө баа берүү, баалоо, баа коюу);
- **үйге тапшырма берүү** (кайталоо учун тапшырма, жаттоо учун тапшырма, грамматикалык тапшырма, коммуникативдик тапшырма, үйрөнгөнүн практикада колдонуу учун тапшырма, чыгармачыл тапшырма, ез алдынча иштөө учун тапшырма...)

---

**Кыргыз тилин оқутуунун жеке принциптери:** – коммуникативдик бағыттуулук принциби, лингвоөлкөтаанытуу принциби, этномаданияттануу принциби...

**Кыргыз тилин оқутуунун жеке методдору:** талдоо-жыйиноо методу, (анализ-синтез методу), түшүндүрүп окуу методу, тилдик фактыларды салыштырып окутуу методу, коммуникативдик метод, түздөн-түз үйрөтүү методу, тилди тездетип үйрөтүү методу, ишмердик мамиле методу...

---


**Кыргыз тили жана адабияты сабактарынын типтери:**

- жаңы теманы түшүндүрүү сабагы;
- алган билимди текшерүү сабагы;
- жалпылоо, системалоо сабагы;
- бышыктоо сабагы;
- кайталоо сабагы;
- аралаш сабак.

**Кыргыз тили жана адабияты сабактарынын жаңычка (инновациялык) түрлөрү жана алардын муназзомолору:**

- **аңгемелешүү сабагы** – өтүлгөн сабакты окуучулардын кабыл алусуу, өздөштуруүсү тууралуу баарлаштуу;

- **изилдөө сабагы** – окуучунун теориялык билими менен практикалык өз алдынчалыгын иліктөө, өнүктүрүү максатын көздөйт;
- **панорамма сабагы** – сабактагы айрым кырдаалдарды байкоо максатында;
- **саякат сабагы** – окуучулардын ой жүгүртүү жана тааныш-билиүү ишмердүүлүгүн көңейтет;
- **семинар сабагы** – алган билимин жана практикалык машыгуусун терендөтүү максатын көздөйт;
- **мелдеш (таймаш) сабагы** – окуучулардын интеллектуалдык жактан өнүгүү денгээлин байкоо, сыноо үчүн;
- **конференция сабагы** – окуучунун сабакта алган билимин көңейтет, чыгармачыл жана тааныш-билиүү активдүүлүгүн арттырат;
- **зачет сабагы** – окуучунун билим денгээлин аныктайт жана баалайт;
- **диспут сабагы** – алган билимди жана машыгууларды активдештире, өз алдынча ой жүгүртүүсүн естүрөт, бекемдейт;
- **ююн сабагы** – ююн аркылуу кебин өнүктүрөт;
- **таблицамак сабагы** – окуучунун кыялын байытат, ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт, тапкырлыгын естүрөт;
- **инсценировка сабагы** – окуучунун чыгармачыл активдүүлүгүн бекемдейт, образдуу, көркөм сүйлөөсүн естүрөт;
- **лекция сабагы** – жаңы маалыматтарды берет;
- **байкоо сабагы** – окуучунун өздөштүрүүсүнүн денгээлин аныктоо максатындағы сабак;
- **кино сабагы** – окуучунун көрүп ой жүгүртүүсүн, чыгармачылыгын еркүндөтүү максатында;
- **сахна-сабак** – аңгемени же жомокту сюжетине жараша инсценировкалап, каармандарынын бейнесин түзүп, сахнада аткаруу, аны талдоо аркылуу чыгарманы үйрөнүү;
- **жомок-сабак** – жомокторду окуп-үйрөнүүде бир окуучуну жомокчунун ролуна үйрөтүп, калган окуучуларды жомок угуучу катары элестетип сабак оттүү жана аны жалпылап талдоо;
- **викторина-сабак** – тилден болсун, адабияттан болсун, мугалим отүлгөн материалдар боюнча түйүндүү маселелерди камтыган суроолор дун топтомун түзөт, ал суроолор атайын отүлүүчү викторина сабагында ирети берилет, окуучунун билимин, эсте тутусун текшерип, естүрөт;
- **конкурс-сабак** – ар бир чоң тема отүлгөндө же чейрек аяктаган кезде буга чейин үйрөнгөндөрүн текшерүү максатында классты тайпаларга бөлүп, билим таймашында мелдештируү сабагы;
- **көз караш сабагы** – адабият сабактарында талаш-тартыштуу же проблемалуу маанайдагы чыгармаларды, мисалы: «Ак кеме», «Жамийла», «Бетме-бет» ж.б. эркин талкуулоо, каармандары тууралуу жеке көз карашын билдириүү;



– поэзия сабагы – адабият сабагында поэзиялык чыгармаларды мугалимдин гана баяндап, талдап берүүсү менен чектелбей, окуучулардын эркин көркөм окуусу менен талдоо. Мисалы: Алыкулдун, Токтогулдун, Барпынын, Жеңижоктун ырларын ар бир окуучу каалаганын тандап альш, поэзия кечеси сыйктуу көркөм жатка окуу, аларды талдоо, талкуулоо сабагы;

– талкуулоо сабагы – отүлгөн адабий чыгарманы терендеп үйрөнүү максатында, бир окуучу – жазуучу, эки-үч окуучу – сынчы болуп, чыгарманы талкуулоо формасында сабакты уюштуруу.

### *Кыргыз тили жана адабияты сабагында колдонулуучу сынчыл ойломдун стратегиялары:*

- окуу жана түшүнүү;
- синквейн;
- кластер;
- зигзаг;
- даймонд;
- топ менен иштоо;
- сынчыл ойлом сабагы;
- эки бөлүктүү күндөлүк;
- дискуссия сабагы;
- зигзаг;
- инсерт;
- кластер;
- концептуалдуу карта;
- мээ чабуулун колдонуу;
- чаташкан логикалуу чынжырлар...

### *Кыргыз тили жана адабияты сабагында окуучулар менен иштөөнүн формалары:*

- окуучулар менен жекече иштөө;
- жуп-жубу менен иштөө;
- тайпада иштөө;
- фронталдык формада иштөө.

### *Кеп өстүрүү принциптери:*

- сөздүк иш жүргүзүү менен биргеликте кеп өстүрүү;
- сөздүн этимологиясын (чыгыш тегин) чечмелөө менен биргеликте кеп өстүрүү;
- баланын ой жүтүртүүсү менен биргеликте кеп өстүрүү;
- грамматикалык материалдарды өздөштүрүү менен кеп өстүрүү;
- адабий текст менен биргеликте кеп өстүрүү.

## ЭКИНЧИ БӨЛҮМ

### КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНАН ЭЭ БОЛУУЧУ НЕГИЗГИ КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨР

#### *Кыргыз тили сабактарында окуучулар ээ болуучу предметтик компетенттүүлүктөр:*

##### **1. Тилдик компетенттүүлүктөр:**

- тилдин системасы боюнча теориялык билимге ээ болуу;
- адабий тилдин нормасын билүү;
- тилдик кор, сөздүк курамы жөнүндө билимге ээ болуу;
- тилдин сөздүк байлыгына ээ болуусу;
- тилдин грамматикалык түзүлүшүн билүү;
- тилдик көрүнүштөрдү (формаларды) талдай билүүсү;
- сөздүктөр менен иштей билүү;
- орфографиялык сабаттуулугу;
- сөздөрдү, сүйлөмдөрдү түзө билүүсү.

Жыйынтыктап айтканда: эне тилинде жазуу маданиятына ээ болуусу, тилдин фонетикалык системасы, лексикалык составы, синтаксистик табияты, морфологиялык түркүмдөрү, орфографиялык принциптери, пунктуациялык эрежелери ж.б. жөнүндөгү тилдик (теориялык) компетенттүүлүккө ээ болуусу.

##### **2. Коммуникативдик компетенттүүлүктөр:**

- кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүнө жараша иштей алуусу;
- кеп маданиятына үйрөнүүсү;
- кептин стилдерине жараша иштей алуусу;
- түрдүү чойрөдө сүйлөө ишмердүүлүгүнө ээ болуусу;
- сүйлөшүү этикетин өздөштүрүүсү;
- кептин функционалдык түрлөрүнө жараша иштей алуусу;
- чечендик кепке жатыгуусу.

Жыйынтыктап айтканда: теориялык билимдерин жазуу жана сүйлөө ишмердүүлүгүндө, кептин баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү типтерине ылайык оозеки-жазуу түрүндө текст түзө билүүдө, тексттин ар кандай (көркөм, публицистикалык жана илимий) стилдерине ылайык иш жүргүзө билүүдө, иш кагаздарын түзүүдө, кеп маданиятына ээ болууда (энэ тилинде таза, так, туура сүйлөп, логикалуу жаза билүүдө, кебинин бай, көркөм, адептүү, орундуу болуусунда), баяндама жана дил баяндарды сабаттуу жаза билүүдө, жат жазууларды катасыз жазуу ишмердүүлүгүнө

жетиштүрүүдө окуучунун практикалык-коммуникативдик компетенттүүлүктөрүнүү болуусу.

### **3. Когнитивдик, т.а. лингвоэтномаданий компетенттүүлүктөр:**

- тил аркылуу улуттук маданияттын баалуулуктарын үйрөнүү (тил – маданият);
- тил менен элдин тарыхын байланышта карап үйрөнүү (тил – тарых);
- улут аралык сүйлөшүү маданиятына үйрөнүү;
- тил аркылуу элдик психологияны үйрөнүү;
- тил аркылуу улуттук сөз өнөрүн үйрөнүү.

Демек, тил аркылуу элдин маданиятын (элдик тилди, этнолингвистиканы), тарыхын, салт-санаасын, үрп-адатын андап билүү, сөздөрдүн маанилерин, түркүн сырларын үйрөнүү, алардын негизинде элибиздин менталитетин иликтең билүү.

### **Кыргыз адабияты сабактарында окуучулар ээ болуучу предметтик компетенттүүлүктөр:**

#### **1. Адабий-теориялык компетенттүүлүктөр:**

- элибиздин оозеки чыгармачылыгынан: баатырдык дастандары, лиро-эпикалык поэмалары, табышмактары, жомоктору, уламыштары, макал-лакантары, элдик ырлары, термелери тууралуу;
- акындар поэзиясынан: андагы дидактикалык поэзиянын мыкты үлгүлөрү, алардын мазмуну, тарбия-таалим идеялары тууралуу;
- профессионал жазма адабиятыбыздын эң мыкты үлгүлөрүнөн болгон аңгемелер, тамсилдер, поэзиялык чыгармалар, романдар, драмалар, эсселер ж.б. жөнүндөгү мазмундук-тематикалык билимдерге ээ болуу.

#### **2. Маданий компетенттүүлүктөр:**

- адабий чыгармалардын идеалык-тематикалык табияты, образдар системасы аркылуу элдин жан дүйнөсүн, философиясын, улуттук психологиясын, эстетикалык-иравалык идеалдарын, менталитетин үйрөнүү, алар аркылуу чыгармадагы көркөм образдын негизинде ала турган тарбиялык таасирин талдай билүүгө машыгуу.

#### **3. Когнитивдик (т.а. таанып-биличүлүк) компетенттүүлүктөр:**

- адабий чыгарманын сюжети аркылуу элдин ёткон турмушун таанып-биличүлүк;
- адабий чыгарманын бай мазмуну аркылуу элдин салт-санаасын таанып-биличүлүк;

- каармандар, алардын образдары аркылуу тарыхый инсандарын тааныш-билиүү;
- идеялык мааниси аркылуу элдин дүйнөгө болгон көз карашын, келечек идеалдарын тааныш-билиүү;
- адабий чыгарманын тили аркылуу элдик тилди, анын маани-мазмунун, корун, байлыгын, анын өнүгүү, калыптануу жолун ж.б. тааныш билүү.

### *Кыргыз адабияты сабактарында көркөм чыгармаларды талдоо маселелери*

#### *Көркөм чыгарманы талдоонун илимий негиздери*

- 1) Көркөм чыгарманын тематикалык өзгөчөлүктөрүнө жараша талдоо;
- 2) Чыгарма жазылган мезгилдин, замандын мунөзүнө жараша талдоо;
- 3) Автордун жекече турмуштук, философиялык көз карашына жараша талдоо;
- 4) Чыгарманын идеясына, автордун берейин деген оюна жараша талдоо;
- 5) Чыгарманын идеясын бала жашап жаткан мезгил менен байланышын талдоо;
- 6) Окуган баланын жекече кабыл алуу өзгөчөлүктөрүнө жараша талдоо;
- 7) Баланын курактык өзгөчөлүктөрүнө жараша талдоо;
- 8) Чыгарманын сюжетин, композициясын талдоо;
- 9) Чыгарманын тилин, лексикалык, стилистикалык өзгөчөлүктөрүн талдоо;
- 10) Чыгармадагы салттуулукту, новатордук бөтөнчөлүктөрүн талдоо;
- 11) Чыгарманы жанрына жараша окутуу жана талдоо.

#### *Көркөм-адабий текстти талдоо жөндорүү*

Көркөм адабий текстти окуп-үйрөнүүдө окуучулардын чыгармачыл ишмер аракеттенүүлөрүн ар тараптан талдап-баалоо максатында, алардын чыгармаларга ар тараптуу багыттагы талдоолордун камтыган иш-аракеттер төмөндөгүдөй болуш керек:

1. адабий-мазмундук талдоосун;
2. эмоционалдык-психологиялык толгонууларын;
3. нравалык-этикалык баасын;
4. педагогикалык-философиялык ой жүгүртүүлөрүн;

5. семантикалық-стилистикалық талдоолорун иликтеген суроолорду берүү.

Алардын мазмуну төмөндөгүдөй суроолор менен чечмеленет.

**1. Чыгарманын окуясына карата балдардын адабий-мазмундук талдоосун байкоо үчүн коюлган суроолор:**

- Сен окуган бул чыгарманын жанры кандай экен?
- Чыгармадагы айтайын деген негизги ой кайсы?
- Чыгарманын окуясын жалпылап, же айрым жерлерин айтып бер.
- Чыгарманын окуясы эмне менен башталды жана кантип аяктады?

**2. Чыгармага балдардын эмоционалдык-психологиялык толгонууларын камтыган суроолор:**

- Чыгарма сага жактыбы, эмне үчүн жакты?
- Чыгармадагы кайсы окуя сага айрыкча жакты, эмне үчүн?
- Чыгармадагы кайсы каармандын жоруктары оң таасир калтырды, эмне үчүн?
- Кайсы каармандын жоруктары сага терс таасир калтырды, эмне үчүн?
- Сенин оюнча, чыгарманын аягы ушундайча бүткөнү жактыбы, эмне үчүн?
- Чыгармадан сени таң калтырган кайсы окуя же кайсы каармандын кылыш-жоругу болду?

**3. Чыгарманын баланын правалык-этикалык баасын камтыган суроолор:**

- Чыгармадагы кайсы каармандын кылыш-жоруктарын сен «туура» деп эсептейсің, эмне үчүн?
- Чыгармадагы кайсы каармандын кылыш-жоруктарын сен «туура эмес» деп баалайсың, эмне үчүн?
- Чыгармадан сен үлгү кылыш ала турган жана айрыкча жек көргөн каармандарыныңды мүнөздөп бер.
- Сен ошол каармандардын ордунда болсоң эмне кылат элең, эмне үчүн?

**4. Педагогикалык-философиялык ой жүгүртүүлөрүн камтыган суроолор:**

- Чыгармадан элибиздин кандай мүнөздүү сапаттарын байкадың?
- Чыгармадагы каармандар кандай экен жана эмне жөнүндө кыялданышат экен?
- Каармандар кандай сыноолорго туш болушту?

– Чыгармадагы каармандар эмне үчүн ушундай иш кылышты деп ойлойсун?

– Чыгармадагы кайсы каармандар балдарды жакшы сапаттарга тарбиялайт деп ойлойсун?

– Көркөм чыгарма адамдарга эмне үчүн керек деп ойлойсун?

– Окуган чыгармандан кийин адамдарга болгон мамилең, турмушка болгон көз карашында кандайдыр бир езгөрүү болгондугун байкадынбы?

### **5. Чыгармага окуучулардын семантикалык-стилистикалык талдоолорун байкоо үчүн суроолор:**

– Кандай жана кайсы сөздөрдүн маанисин түшүнбөй калдың?

Алардын маанилерин чечмелө.

– Чыгармада кайсы сөз орундуу же орунсуз колдонулду – деп ойлойсун?

– Кыргыздын улуттук буюмдарынын, салттарынын, майрамдарынын, ырымдарынын аттарын чыгармадан кездештирдинбى?

– Чыгармада элдик тыюу, буторуу эрежелери бар бекен?

– Каармандардын оң жана терс сапаттарын мүнөздөгөн сөздөрдү таап, мүнөздөп бер, таблицасын түз ж.б.

## **ҮЧҮНЧУ БӨЛҮМ**

### **КЫРГЫЗ ТИЛИ САБАГЫН ӨТКӨРҮҮНҮН АЙРЫМ ЫКМАЛАРЫ**

*Сабактын ички логикалык этаптары жана ага жараша аткарылуу  
иштер:*

#### **Сабакты уюштурууда аткарылуучу иштер:**

- Психологиялык жагымдуу жагдай түзүү;
- Окуучулардын маанайына, жеке муктаждыктарына көңүл бөлүү;
- Окуучулардын эсебин тактоо;
- Ўйғо кандај тапшырма берилгенин тактоо;
- Окуучулардын көңүлүн окуу эмгегине буруу ж.б.

#### **Ўйғо берилгендеги тапшырманы кайталоодо аткарылуучу иштердин түрлөрү:**

- Кыргыз тили жана адабиятынан мурунку өтүлгөн сабактын мазмунун суроо-жооп менен жалпылап кайталап эске түшүрүү;
- Өтүлгөн тема боюнча негизги идеяларды тактап, кайталап эске түшүрүү;
- Өткөн сабакта ўйрөнгөндөрүн практика жүзүндө колдоно билүүсүн, практикалык жатыгуусун текшерүү;
- Өтүлгөн сабакта кыргыз тили, адабияты боюнча окуучунун чыгармачылык ишмердүүлүгүн текшерүү;
- Окуучунун өз алдынчалуу иш-аракетин байкоо.

#### **Жаңы сабакта аткарылуучу иш-аракеттер:**

- кыргыз тили, адабиятынан өтүлүп жаткан жаңы сабактын максаттарын окуучуларга түшүндүрүү;
- теманын жалпы мазмунун ачуу жана аны окуучуларга түшүндүрүү;
- кыргыз тили, адабиятынан өтүлүп жаткан жаңы теманын негизги идеясын табуу жана аны окуучуларга жеткирүү;
- сабактын идеясы жана мазмунуна ылайык аны өткөрүүнүн формасын, тибин аныктоо;
- сабактын идеясы жана мазмунуна ылайык аны өткөрүүнүн принциптерин, методдорун жана каражаттарын аныктоо;
- мурда өтүлгөн сабактын идеясы менен жаңы сабактын идеясын уланмалуулук принцибинин негизинде байланыштыруу;

- теманын мазмунуна жарава негизги идеяны бөлүп көрсөтүү менен, аны моделдөө;
- окуучунун өз тажрыйбасын жаратууга багыттоо жана аны практикалык негизде уюштуруу.

### **Сабактагы окуучунун билими менен машигууларын бышыктоодо аткарылуучу иш-аракеттер:**

Педагогиканын теориясында айтылгандай, сабакты бышыктоонун уч негизги түрү бар. Алар төмөндөгүчө: кайталап бышыктоо, көнүгүп бышыктоо жана чыгармачылык менен бышыктоо. (Китепте: Педагогика школы. – Москва: Просвещение, 1980. –78-б.). Бул негизги педагогикалык жоболор өтүлгөн жаңы сабак боюнча окуучунун компетенттүүлүктөрүн, көндүм-адаттарын, илимий билимдерин бекемдөөчү методикалык кара-жаттар болуп саналат. Күндөлүк практикада бышыктоонун дагы да башка түрлөрү кездешүүдө. Ал өтүлгөн жаңы сабакты: суроо-жооп менен аңгемелешип бышыктоо, үйрөнгенүн практикада колдонуп бышыктоо, өтүлгөн жаңы сабак боюнча окуучулардын көндүмдөрүн, илимий билимдерин чыгармачылык менен бышыктоо, корутундулап жана жыйынтыктап бышыктоо. Бышыктоонун мындай түрлөрү бири-бирин толуктоочу, шарттоочу, окутуу, билим берүү ишиндеги системалуу методикалык процесс болуп эсептелет.

#### **1. Суроо-жооп менен аңгемелешип бышыктоо**

– жаңы алган билимди бышыктоонун алгачкы этабы болуп аталаат. Андан кийин бышыктоонун башка формаларына өтсө болот. Мисалы, кайталап бышыктоо, (окуучуну доскага чыгарып, өтүлгөн сабакты кайталап айттыруу), же жазуу сабактарында аткарылуучу – көнүгүп бышыктоо (көнүгүү иштөө, же болбосо, чыгармачылык менен бышыктоо – проблемалык жагдайларды түзүү менен өтүлгөн сабакка анализ жүргүзүү, окуучуларды ойлонуга, урунтуу маселелерди өз алдынча ойлонуп чечүүгө көнүктүрүү, ага багыт берүү) жумуштары жүргүзүлөт.

Эске сала кетүүчү нерсе: билимди бышыктоонун мындай формалары бир эле сабактарда биригинин артынан бири колдонула бербеси түшүнүктүү. Алар, башкача айтканда, бышыктоонун ар бир формасы өтүлгөн сабактын мүнөзүнө жарава мугалимдин чыгармачылык чеберчилигине жарава чечилет. «Женил» деп аталган темалар өзүнчө ыкма менен, «татаал» деп белгиленген темалар проблемалуу ой жүргүзө турган, турмуштук материалдар менен айкалаштырып, не бир кызыктуу, чыгармачылык менен уюштуруулуп өзүнчө жагдайда бышыкталат.

Сабактын ар этабында окуучу менен мугалимдин аңгемелешүүсү жүргүзүлөт. Ошол себептүү **аңгемелешип бышыктоо** – билимди бышыктоонун эң эле ийкемдүү ыкмасы. Аңгемелешүү аркылуу мугалим окуучусунун ой жүгүргүгүсүн естүрүүгө жана ой бүтүмдөрүн чыгаруута жардамдаша алат. Аңгемелешүү жолу менен сабакка терең анализ да берилет, анализден синтез чыгарылат. Ошондой эле бышыктоонун бул түрүндө эркин талашуулар, айрым бир урунтуу маселени талкуулоор, мугалимдин суроосуна окуучу, окуучусунун суроосуна мугалим жооп берип, отүлгөн тема боюнча кецири маектешүүлөр ишке ашат. Албетте, кецири сүйлөшүүгө ар качан 45 мунөттүк убакыт жете бербейт, ошондо да мугалим бышыктоону алдыртан туура пландаштырып, ага жараша убакыт утуп алса болот.

## *2. Үйрөнгөнүн практикада колдонуп бышыктоо*

Бышыктоонун бул түрү күндөлүк практика үчүн эң пайдалуу - деп белгилөөгө болот. Айткени, мында окуучунун теориялык маалыматтуулугун текшерүү менен эмес, үйрөнгөнүн практика жүзүндө колдонуп жатыгуусун текшерүү жана андай жатыгуусун бекемдөө жүзөгө ашырылмакчы. Мында темендөгүдөй иш-аракеттер аткарылат:

- эрежеге ылайык мисал келтиришип, аны далилдешет;
- үйрөнгөн үлгүлөргө жараша сүйлем түзүшөт;
- үлгүгө жараша сүйлем талдашат;
- үлгүгө жараша текст түзүшөт;
- текст түзүп, андан үйрөнгөн грамматикалык формаларды табышат, талдашат;
- сабактын максатына жараша практикалык иштер аткарылат;
- үйрөнгөнүн турмушта колдонууга машыктырылат;
- темага жараша окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүнө ылайык дифференцирленген иштер аткарылат;
- окуучунун өз тажрыйбасын еркүндөтүү иштери жүргүзүлөт.

## *3. Чыгармачылык менен бышыктоо*

Алган билимди **чыгармачылык менен бышыктоонун маанисин** айтпаса да түшүнүктүү. Бышыктоонун бул түрү жазуу сабактарында да, оозеки сабактарында жүргүзүлөт. Бул убакта мугалим жаңы теманын үстүндө проблемалуу ой жүгүртүү жагдайларын түзүп берип, аларды проблемалуу суроолорго жооп издеөгө багыт берет, сүрөмөлөп, ойлонтуп, түпкү натыйжаны табууга жетишүүгө мүмкүн.

Бул мезгилде окуучу менен мугалим тема, образ, идеялар боюнча жаңыча ой жүгүрт, аларды талдоонун, изилдөөнүн жаңы ыкмаларын

колдонуулары, табуулары мүмкүн. Бул өзгөчө жазуу сабактарында да көрүнөт. Атап айтканда, мисалдарды келтириүүдө, көнүгүүлөрдү талдоодо түрдүү ыкмаларды пайдалануу – мугалимдин чеберчилигине, окуучунун ездештүрүү жөндөмүнө жараша болот.

#### **4. Корутундуулап бышыктоо**

– жумушу сабактын акырында теманы мыкты өздештүргөн окуучунун же мугалимдин кыскача баяндалган сөзү менен жүгүзүлөт. Сабакты корутундулоо – жыйынтыкуу ойго келүү дегендик, ошон учун бышыктоонун бул түрү ар убакта керек болуп саналат. Биз бүтүнкүү күндө, сабакты корутундулоону сабактын структурасынын өзүнчө бир этабы да билимди бышыктоонун да бир ыкмасы катары да карап жүргөнүбүз туура. Анткени, бышыктоонун бул түрүндө мугалим жаңы тема менен мурдагы өтүлгөн теманы кайрадан байланыштырып, экөөндөгү бирдиктүү ой аркылуу окуучунун системалуу ой жүгүртүүсүн дагы бир жолу бекемдей алат.

Ошон учун мугалим күндө сабагын жыйынтыктап жатып, окуучулары менен мындай суроо-жооп иштерин өткөрсө максатка ылайык келмек:

1. Биз бүтүнкүү сабактан эмнелерди үйрөндүк? Анын негизгилери кайсы?
2. Биз бүтүнкүү сабакта эмнелерге машыктык? Анын негизгилери кайсы?

Окуучулар бул суроолорго жооп табуу аркылуу сабакта алган негизги теориялык билимдери менен практикалык машыгууларынын негизгилерин таап-тактап ойлонушат да, ээ болгон машыгууларын конкреттештириет.

#### **Окуучулардын билимин баалоодогу аткарылуучу иштер:**

- баалоонун талаптарын иштеп чыгуу;
- окуучулардын билим көрсөткүчтөрүн аныктоо;
- окуучуга баа коюуда алардын көрсөткүчтөрүн градациялоо.

#### **Үйгө тапшырма кандайча берилсе болот?**

- Үйгө берилген тапшырма класста аткарылуучу же аткарылбай калган кезектеги тапшырма болбоосу керек;
- үйгө берилген тапшырма өтүлгөн сабактын негизги идеясынын логикалык жыйындысы экендигин окуучу өз алдынча ой жүгүртүп түшүнүүгө багытталат;

- үйгө берилген тапшырма сабакта үйрөнгөндөрдү окуучу өз алдынча практика жүзүндө колдоно билүүтө машиктырууну көздөөсү керек;
- үйгө берилген тапшырма темага ылайык окуучунун чыгармачыл ишин уюштурууга багытталышы керек;
- үйгө берилген тапшырма окуучунун өз алдынчалуу ишин уюштурууга багытталуусу тийиш;
- үйгө берилген тапшырма окуучунун жекече таанып-билиүсүн далилдей алууга, аны өнүктүрүүгө багытталууга тийиш.

## Кыргыз тили сабагында грамматикалык эрежелер менен иштөө ықмалары

### Грамматикалык эрежелер менен иштөөде Чы ыкманы колдонсок болот:

**1. «Эреже-таяныч»** ыкмасында окуучу эрежеге ылайык мисалдарды топтоо, талдоо, иликтөө, мүнөздөө, жалпылоо менен, практика жүзүндө колдонуп көрүп, ошондо гана «өзү учун жаңы ачылыши» жасосуна багытталган. Анткени, эреже-аныгында эле таяныч, түшүнүктүү чечмелей билүү учүн да, практикада колдоно билүү учүн да таяныч. Эрежеге таянуу менен гана тилдик фактылар (лексемалар, орфограммалар, пунктиграфмалар же синтагмалар) эмне экендиги, аны тилде кантит колдонорун далилдей алат. Ошондуктан мугалим окуучулардан эреженин кандай экенин жаттап алып гана айтып берүүсүн талап кылбай, анын тилдик фактыны далилдей билүү учүн колдонулуучу таяныч экенин түшүнүүсүн, аナン аны кебинде колдоно билүүсүн көңүлгө алат.

**2. «Эрежени изилдеп үйрөнүү»** ыкмасы жогоруда айтылган ойду андан ары терендетет. Жогоруда фактынын эмне, кандай экенин түшүнүп-билиүсүнө таяныч болсо, эми анын өзүн изилдеп-үйрөнүүн зарылдыгын айтып турат, т.а. эреженин өзүн изилдеп-үйрөнбөсө, аны дагы да болсо жаттап үйрөнүүгө алып келери шексиз.

Эрежени изилдеп үйрөнүү процессинде эреженин өзү эмнени айтып жатканы көңүлгө алынат.

**Мисалы: Заттардын аттарын билдириген сөздөр зат атооч деп аталаат.**

Байкап королу да, эрежени маани берүүчү бөлүктөргө бөлүп талдайлышы:

1. заттардын...
2. аттарын...

3. билдириүүчү сөздөр
4. зат атооч
5. деп аталаат.

Ушундай беш бөлүктөн туруп, бир эрежени туонткан сөздөрдүн топтому эми эмнени билдириди?

1. **Зат:** жандуу, жансыз, жалпы, жеке ж.б.
2. **аттарын:** адам, уй, шаар, Бишкек, Асан ж.б.
3. **билдириүүчү сөздөр:** тыбыштардан куралган, бир бүтүн ойду билдириүүчү.
4. **зат атооч** – термин, негизги сөз түркүмдөрүнүн бири, заттын атын билдириет.
5. **деп аталаат** – бир маанини туонтуп турғандыгын билдирип жатат...ж.б.

Андан кийин жогоркулардын ар бири мисалдары менен бирге жалпы талданып түшүндүрүлөт да, жалпы жыйынтыгы чыгарылат.

3. «**Эреже-корутунду**» **ыкмасы** жогоруда үйрөнүлгөн теориялык маалыматтарды жана практикалык машыгууларды корутундулоо, жыйынтыктоо максатында колдонулат. Анткени, окуу материалдарын талдап-үйрентүп, ал боюнча машыктырган соң, эреже чыгарып, аны сабакта корутунду катары жыйынтыктоо менен, чыгармачыл ишмердүүлүктүн негизинде өздөштүрүүгө жол ачылмақчы. Анткени сабакта үйрөнгөн материалдарды теориялык жактан да, практикалык жактан да корутундулап, жыйынтыктап, өз алдынча эреже чыгарып, чыгармачыл башыктоонун негизинде бир бүтүн акыл-ой жыйынтыгына келген болсо, ал материал окуучунун эсинде бекем сакталары шексиз.

Мисалы, заттын сыйны тууралуу сыйкатоо мисалдарынан улам (сүйлөмдердү, же текстти талдоодон кийин) жыйынтыктоо менен, сый атооч сөз түркүмүнүн категориилары тууралуу жыйынтык пикирге келүү ж.б.

Буларды чийме менен берип көрөлү.

| Эреже - таяныч   | Эрежени изилдеп үйрөнүү   | Эреже-корутунду  |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- фактыларды тооптоо;</li> <li>- фактыларды талдоо;</li> <li>- ынануу.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- эрежени иликкөө;</li> <li>- фактыларды талдоо;</li> <li>- ынануу.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- фактылардан жыйынтык чыгарылат;</li> <li>- эреже чыгарылып корутундуланат;</li> <li>- бүтүм ой айттылат.</li> </ul> |

## *Сабактын этаптары жана ага жараша окуучунун өздөштүрүүсүн уюштуруу иштери:*

Сабактын ички этаптарындагы окуучулардын компетенттүүлүк тажрыйбасын өнүктүрүү багыттары жана алардын муноздемөсү төмөндөгүдөй болмокчу:

### *а) Үй тапшырманы кайталоо этапындагы аткарылуучу иштер жана негизги компетенциялар:*

- теманын мазмунуна жараша берилген түшүнүктөрдү тактоо, эске түшүрүү, билим-билимчилгичтүүлүк системалоо;
- таяныч түшүнүктөр менен иштөө, өтүлгөндөргө карата сынчыл ой жүгүртө билүү;
- теориялык билимдерди жана практикалык машыгууларды, ал аркылуу ээ болгон компетенттүүлүк тажрыйбасын тактоо, ыраттуулукка келтирүү;
- ээ болгон компетенттүүлүк тажрыйбасын баалоо, баа коюу.

### *б) Жаңы теманы өздөштүрүү жана ага жараша окуучуну активдештириүү:*

- жаңы сабактын максатын окуучуларга түшүндүрүү, ага окуучуну багыттоо, максатка жетүү багыттарын көрсөтүү;
- негизги түшүнүктөрдү моделдештириүү, ал аркылуу, окуучулардын өздөштүрүүсүн уюштуруу;
- теориялык-практикалык компетенцияларды аныктоо, таяныч түшүнүктөр аркылуу аны окуучуларга жеткирүү.

### *в) Жаңы алган билимди бышыктоо:*

- жаңы өздөштүргөн түшүнүктөрдү конкреттештириүү, тактоо мунозунде жекече жана жалпы формада суроолор аркылуу иштөө;
- темага ылайык негизги түшүнүктөрдү жалпы жонунан, үстүртөн кайталоо менен ырааттуулукка салуу;
- негизги машыгууларды практика жүзүндө колдонуп бышыктоо, баланыш өз тажрыйбасын жаратуу;
- окуучулардын өз алдынча чыгармачылык менен иштөөсүнө шарт түзүү жана аны уштуруу.

### *г) Окуучулардын билимине баа берүү жана баалоо:*

- теориялык маалыматтуулугунун деңгээлин баалоо;
- үйрөнгөндөрүн практикада колдоно алуусун баалоо;
- өз алдынча чыгармачылык менен иштөөсүн баалоо;

Активдүү аракетин, демилге менен иштөөсүн, акыл эмгегинин маданиятын баалоо.

### **д) Үйгө тапшырма берүү:**

- окуучунун теориялык-практикалык компетенттүүлүк тажрыйбасын текшерүү мүнөзүндөгү тапшырма;
- компетенттүүлүк тажрыйбасын практикада көрсөтө билүү мүнөзүндөгү тапшырма;
- компетенттүүлүк тажрыйбасын чыгармачылык менен (өз алдынча, башкача шартта) өркүндөтө алуусун текшерүүчү тапшырма.

## **ОКУУЧУНУН ИШМЕРДИГИН ТЕКШЕРҮҮ ЖАНА БААЛОО ИШТЕРИ САБАКТЫН ИЧКИ ЭТАПТАРЫНДА КАНДАЙЧА ИШКЕ АШАТ?**

*Албетте, текшерүү каражаттарынын типтери жасана турлору сабактын түрдүү этаптарында чыгармачылык менен пайдаланылмакчы.*



## ТӨРТҮНЧУ БӨЛҮМ

### ТЕКСТ МЕНЕН ИШТӨӨ ЖАНА ОКУУЧУЛАР МЕНЕН ЧЕЧИЛҮҮЧҮ ПРОБЛЕМАЛЫК СУРОО- ТАПШЫРМАЛАР

#### Кыргыз тили жана адабияты сабактарында текст менен иштөөдөгү компетенциялар

**Текст менен иштөөдөгү компетенциялар:**

- тексттин атын талдан түшүнүү;
- тексттин темасын талдан түшүнүү;
- тексттин сюжетин талдан түшүнүү;
- тексттин мазмунун талдан түшүнүү;
- тексттин идеясын талдан түшүнүү;
- тексттин атынын анын темасына жана мазмунуна туура келишин аныктоо;
- тексттин проблемасын талдан түшүнүү;
- тексттин түзүлүшүн (башталышын, өнүгүшүн, жыйынтыгын) талдан түшүнүү;
- тексттин стилин талдан түшүнүү;
- тексттин лингвистикасын талдан түшүнүү;
- тексттеги көптин түрүн талдан түшүнүү;
- текстке кеп маданиятына жараза талдоо.

| <b>Текстти оркундоттүүдөгү компетенциялар:</b>  | <b>Жаңы текст түзүүдөгү компетенциялар:</b>  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>– тексттин сюжетин өркүндөтүү;</li><li>– тексттин мазмунун өркүндөтүү;</li><li>– тексттин түзүлүшүн өркүндөтүү;</li><li>– тексттин идеясын өркүндөтүү;</li><li>– тексттин проблемасын өркүндөтүү;</li><li>– тексттин лингвистикасын өркүндөтүү.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>– тексттин стилин аныктоо;</li><li>– тексттин темасын аныктоо;</li><li>– тексттин сюжетин аныктоо;</li><li>– тексттин мазмунун аныктоо;</li><li>– текстке ат коюу;</li><li>– тексттин идеясын аныктоо;</li><li>– тексттин проблемасын аныктоо;</li><li>– тексттин түзүлүшүн аныктоо.</li></ul> |
| <b>Тексттеги кайра түзүүдөгү компетенциялар:</b>  | <b>Текст менен иштөөнүн жолдору:</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>– тексттин сюжетин кайра түзүү;</li><li>– тексттин түзүлүшүн кайра түзүү;</li></ul>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Текстти окуганга чейинки иштер;</li><li>2. Текст менен иштөө;</li></ol>   |

|   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– тексттин стилин кайра түзүү;</li> <li>– текстти кептин түрүнө жараша кайра түзүү.</li> </ul>   | <p>3. Текстти окугандан кийинки иштер.</p>   |
| <p><b>Тексти окуганга чейинки аткарылувучу иштер:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– тексттин атын түшүнүү;</li> <li>– тексттин автору тууралуу ангемелешүү;</li> <li>– тексттин атына байланыштуу алдын-ала ангемелешүү, текстти окууга даярдык көрүү.</li> </ul>  | <p><b>Текст менен иштөө:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– текстти окуу, көркөм, шар жана сезимдүү окууга тилди жатыктыруу;</li> <li>– тексттин мазмунун түшүнүү;</li> <li>– тексттен альинган сөздөрдү, сүйлөмдөрдү талдоо;</li> <li>– тексттерди ролдошуп окуу;</li> <li>– тексттен түшүнбөгөн сөздөрдүн маанисин талдоо.</li> </ul> <p>Мындай ар түрдүү иштер мугалимдин да иш-аракеттерин байытат, окуучуну зериктируудөн куткарат.</p> |
| <p><b>Текстти окугандан кийинки аткарылчу иштер:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– тексттин мазмунун мугалимдин берген суроолоруна жараша үстүртөн, кыскача же ар кайсы жеринен айтып берүү;</li> <li>– айрым грамматикалык формалар катышкан сөздөрдү талдоо;</li> <li>– тексттин тарбиялык маанисин ачуу, баа берүү;</li> <li>– тексттеги каармандардын кылыш-жоруктарын мунөздөө;</li> <li>– үзүндүлөрдү образдуу, көркүү окуу;</li> <li>– өтүлгөн грамматикалык материалдын мүнөзүнө жараша текст боюнча кошумча жумуштарды аткаруу учун үйге тапшырма берүү.</li> </ul> |  |

### **Адабият сабагында текстти окуу ишмердиги жана анын түрлөрү**

|   |
|---|
| <p><b>A) Текстти окуганга чейинки ээ болуучу ишмердүүлүк:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– тексттин атын түшүнүү;</li> <li>– тексттин атына жараша анын темасы тууралуу ой жүгүртүү;</li> <li>– тексттин атына, темасына жараша мазмуну тууралуу алдын ала ой жүгүртүү;</li> <li>– ушундай атальштагы, темадагы жана мазмундагы дагы да кандай чыгарма окуганы тууралуу ой жүгүртүү;</li> <li>– тексттин автору, анын дагы да башка чыгармалары тууралуу ой жүгүртүү, ангемелешүү.</li> </ul> |
|---|

|   |
|---|
| <p><b>B) Окуучунун текстти окуу ишмердүүлүгү:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– текстти муундап-сөздөп окуу;</li> <li>– текстти муундап окуу;</li> </ul> |
|---|

- текстти сөздөп окуу;
- текстти шар окуу;
- текстти түшүнүп окуу;
- текстти тез окуу
- текстти көркөм окуу;
- текстти образдуу окуу;
- текстти жарыя окуу;
- текстти купуя окуу;
- текстти чыңжыр менен окуу;
- текстти шыбырап окуу;
- текстти тил жатыктырып окуу;
- текстти көз жүгүртүп окуу;
- текстти мелдешип окуу;
- текстти үйрөнүп окуу;
- текстти баалап окуу;
- текстти ролго бөлүшүп окуу;
- текстти “чыңжыр” менен окуу;
- текстти тез окуу;
- тексттин окуясын кууп окуу;
- текстти ар кай жеринен үзүп окуу;
- текстти салыштырып окуу;
- тексттин сюжеттин элестетип окуу;
- текстти коюлган көрсөтмө боюнча окуу;
- тексттен фактыларды эстеп калуу үчүн окуу;
- текстти жатталап окуу;
- тексттен идея, маалымат издең окуу;
- текстти тандап (кызыкчылыгына жараша) окуу;
- текстти ой жүгүртүп окуу;
- текстти пландалап окуу;
- текстти кайталап окуу;
- текст жөнүндө билгенин бышыктоо үчүн окуу;
- өзүн-өзү текшерүү үчүн окуу,
- текстти изилдеп окуу;
- текстти рецензиялап окуу;
- текстти талданап окуу;
- текстти сыйнап окуу;
- текстти каторуу үчүн окуу;
- текстти рекламалоо үчүн окуу;
- текстке пикир айттуу үчүн окуу;
- тексттин тилин талданап окуу;
- текстти иллюстрациялоо үчүн окуу...

## **В) Тексттин окугандан кийинки ишмердүүлүк:**

- тексттин сюжетин талдоо;
- тексттин идеялык мазмунун талдоо;
- тексттин образдарын талдоо;
- тексттеги каармандардын мүнөзүн талдоо;
- тексттин композициялык түзүлүшүн талдоо;
- тексттин тилин талдоо;
- тарбиялык маанисин талдоо;
- текстти башка текстке салыштырып талдоо...

*Окуучулар менен иштөөдө чечилүүчү проблемалуу суроолор жана тапшырмалардын комплекси*

**1. Кыргыз тили сабактарында окуучулардын теориялык билими менен машыгууларын текшерүүдө берилүүчү суроолордун комплекси:**

- маалыматтуулугун текшерүү үчүн суроолор;
- тактоо үчүн суроолор;
- аныктоо үчүн суроолор;
- жалпылоо үчүн суроолор;
- анализдөө үчүн суроолор;
- синтездөө үчүн суроолор;
- классификациялоо үчүн суроолор;
- мүнөздөмө берүү үчүн суроолор;
- жеке көз карашын билүү үчүн суроолор;
- ой жүгүртүүсүн текшерүү үчүн суроолор;
- сыңчыл мамилесин билүү үчүн суроолор;
- эсте сактоосун билүү үчүн суроолор;
- үйрөнгөнүн практикада колдоно аларын текшерүү үчүн суроолор;
- эске сактоосун текшерүү үчүн суроолор;
- чыгармачыл иштөөсүн текшерүү үчүн суроолор;
- өз алдынча иштөөсүн текшерүү үчүн суроолор;
- билгенин түшүндүрүп берүү үчүн суроолор;
- фактыларды салыштырып берүү үчүн суроолор;
- түшүнүктөрдү айырмaloо үчүн суроолор;
- тексттин тарбиялык таасирин билүү үчүн суроолор;
- тексттеги окуяга эмоционалдык мамилесин текшерүү үчүн суроолор;
- текстке баа берүүсүн текшерүү үчүн суроолор.

## **2. Кыргыз тили сабактарында окуучулар алган теориялык билимдерин практикада колдоно билүү жатыгууларын текшерүүчү тапшырмалардын комплекси:**

- жазуу жүзүндө жооп берүүчү тапшырмалар;
- оозеки түрдө жооп берүүчү тапшырмалар;
- схема түзүү үчүн тапшырмалар;
- көркөм окуу үчүн тапшырмалар;
- көркөм айтуу үчүн тапшырмалар;
- окуу техникасын текшерүү үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктүү аныктоо үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктүү тактоо үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктүү мүнөздөө үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктүү жалпылоо үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктөрдү классификациялоо үчүн тапшырмалар;
- жеке көз карашын далилдөө үчүн тапшырмалар;
- жеке мамилесин билдириүү үчүн тапшырмалар;
- жаттоо үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктөрдү анализдөө үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктөрдү синтездөө үчүн тапшырмалар;
- фактыларды талдоо үчүн тапшырмалар;
- эпизоддор боюнча сүрөт тартуу үчүн тапшырмалар;
- баяндап айтып берүү үчүн тапшырмалар;
- сүрөттөп айтуу үчүн тапшырмалар;
- сыңчыл ой жүгүртүп айтып берүү үчүн тапшырмалар;
- эсте сактоо үчүн тапшырмалар;
- чыгармачылык менен иштөө үчүн тапшырмалар;
- өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар;
- жекече иштөө үчүн тапшырмалар;
- тайпада иштөө үчүн тапшырмалар;
- жуп менен иштөө үчүн тапшырмалар;
- жалпы иштөө үчүн тапшырмалар;
- дифференциялан иштөө үчүн тапшырмалар;
- предмет аралык байланышты ишке ашыруу боюнча тапшырма;
- мелдештируүчү тапшырмалар;
- оюн тапшырмалары;
- үйрөнгөнүн практикада колдонуу үчүн тапшырмалар;
- далилдерди салыштыруу үчүн тапшырмалар;
- көрүнүшкө баа берүү үчүн тапшырмалар;
- глобалдык ой жүгүртүү үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктөрдү системалоо үчүн тапшырмалар;
- эрежени далилдөө үчүн тапшырмалар;
- сөз маанисин талдоо үчүн тапшырмалар;
- ишмердик мамилесин текшерүү жана баалоо үчүн тапшырмалар.

## **2. Окуучулардын чыгармачыл ишмердүүлүгүн остворуучу конуруктуордун системасы**

- 1) Тилдик фактыларды тактап, талдап, аларды негизги белгилерине жараша жалпылап мунөздөмө берүү;
- 2) Сөздөрдүн (сүйлөмдердүн) ортосундагы (жалпылык, окшоштук) жана айырмачылык белгилерин иликтеп, талдап анализдөө менен аныктоо;
- 3) Сөз түркүмдөрүнүн арасындагы маанилик уланмалуу байланыштарды аныктап моделдөө;
- 4) Сүйлем мүчөлөрүн талдоо аркылуу жекече белгилерин аныктай алуу жана ой корутундусун чыгаруу;
- 5) Тыбыш – тамгаларды негизги белгилери аркылуу классификациялоо жана топтолоттура алуусу;
- 6) Сөз айкаштары же сүйлөмдөр тууралуу теориялык билим-билигчилерин практикада колдоно билүү (теориялык материалдын практикада колдонулуш жолун билүү);
- 7) Окуу китебинин структурасын, ички логикалык аппаратын түшүнүү менен, сабакта аны менен иштей билүү;
- 8) Сабакта отулген темага ылайык кошумча адабияттарды (көркөм китеп, газета, журнал ж.б.) колдоно билүү;
- 9) Тексттин структурасын, мазмунун изилдеп үйрөнүүдө адабият менен байланыштыра билүү, адабий бир чыгарманын мисалында кыргыз тили сабагында текст талдоо ишин аткара билүү;
- 10) Грамматикалык эрежени талдай билүү жана ага ылайык мисалдарды мунөздөө;
- 11) Грамматикалык талдоонун шартын түшүнүү аркылуу аны оозеки жана жазуу түрүндө схема менен түшүндүрүү;
- 12) Текстке кеп маданиятына, анын ар бир түрүнө жараша талдай билүүсү;
- 13) Текстке кептин түрү боюнча талдай билүүсү жана ага план түзө алуусу;
- 14) Грамматикалык эрежелерди стандарттык эмес жол менен ездештүрүү жана талдай билүү;
- 15) Кептин ой жүгүрттүү мунөзүнө ылайык текст түзүүдө жана талдоодо себептик жана натыйжалык байланыштарды көрө билүүсү, аны фактылар менен талдай билүүсү;
- 16) Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн окуп-үрөнүүдө жана алар боюнча талдоо иштерин жургүзүүдө логикалык удаалаштыктарды талдап түшүндүрүү;
- 17) Тыныш белгилерин коюунун тууралыгын логикалык операциялар аркылуу түшүндүрө билүү жана текшерүү;

- 18) Сөздөрдүн жеке жана өтмө маанилерин талдаң мисалдар менен түшүндүрө алуу;
- 19) Сөздүн тегин, уңгу, мүчөсүн иликтеп талдай билүү;
- 20) Грамматикалык материалдардын жалпы мүнөздөмөсүн мисалдар менен талдаң түшүндүрө билүү.

## ***Мугалимдин тил жана көп маданиятына тиешелүү компетенттүүлүктөрү***

### ***1. Тил маданиятына тиешелүү компетенттүүлүктөр***


Бул бағытта мугалимдер төмөндөгүлөрдү билүүгө тийиш:

1. Кыргыз тилинин жалпы сөздүк байлыгы канча?
  2. Сөздүк курамы (башка тилден кирген сөздөргө карата кандай?)
  3. Эне тилибиздин сөздүк фондуну кандай (сөздүк фонд канча пайыз, ал фондун мүмкүнчүлүгү канчалык, келечеги кандай? Сөздүк фонд жетишерлики, мүмкүнчүлүгү кандай? Кайсы тармак боюнча бай, кайсы тармак боюнча кандай?)
  4. Эне тилибиздин тазалыгы (чет сөздөр басып кеткен жокпу, эне тилдеги сөздөрдүн кызматы жетишерлики?)
  5. Адабий тил болуп калыптанышынын деңгээли кандай? Калыптанганбы, калыптанган эмеспи, адабий тил катары өзүнүн нормалары иштелип чыкканбы? (теле, радио, басма сөздө кандай кызмат аткарууда?).
  6. Адабий тилдин диалектилик сөздөр менен карым-катьшы кандай? Адабий тилибиз диалектилик сөздөр менен байып жатабы, же түртүп, четке кагып турабы? Теле, радио, басма сөздөгү колдонулган сөздүн жыштыгы, анын составы, мүмкүнчүлүгү жана байлыгы кандай?
  7. Өз эне тилибиздин каражаттары термин жаратууга кудурети кандай? Анын келечегине кандай баа берүүгө болот?
  8. Лексиканын байышына эне тил булак катары кызмат аткарып келгенби (учурда болуп жатабы?) же сырттан келген сөздөр менен гана баюудабы?
  9. Сөздөрдүн чыгыш теги боюнча изилдегендө, алар эне тилдин байыркы түпкү тегинен чыктыбы?
  10. Жазуу, сөз куруу, сөз түзүү ыкмалары барбы? (М.: сөз жасоо жолдору);
  11. Сөз менен маанинин дал келүү мүмкүнчүлүгү, (белги+сема) жана сөздөрдүн маанини туюнтуу маданияты.
- М.: а) ұналғы, сыналғы, күркө, мұдұр;
- б) шишик куурай, козу кулак, кымыздык;
- в) төрага – төрайым;

- г) ветеран (эркекпи, аялбы);  
д) мугалим (эркекпи?) — мугалима (аялбы?)

12. Маанини туунтуу маданияты (мүмкүнчүлүгү): үн алгы – радиону, сын алгы – телевизорду түшүндүрө алабы? (телевизор, радио деген сөздөрдү так алмаштырабы?)

13. Сөздөрдүн көп маанини билдире алуу мүмкүнчүлүгү.



### ***Кеп маданияты боюнча компетенттүүлүктөр***

Бул туурасында сөз кылууда мугалимдер мына буларды билүүсү керек:

#### ***1. Кептин тазалыгы, тактап айтканда, таза сүйлөө шимердиги:***

- эне тилде таза сүйлөө;
- интернационалдык сөздөрдү орундуу колдонуу;
- терминдерди өз орду менен колдонуу;
- диалектилик, говордук сөздөрдү орду менен туура колдонуу;
- сөздү бузбай, таза сүйлөө;
- жок жерден термин издебөө;
- чет сөздөрдү ыксыз колдонбоо;
- калька сөздөрдү анча зарыл эмес учурда кебинде пайдаланбоо.

#### ***2. Сөздөрдүн тактыгы, тактап айтканда, так сүйлөө шимердиги:***

- сөздү бузбай, маанисине ылайык колдонуу;
- сөз мүчөлөрүн туура улап айттуу;
- тыбыштарды артикуляциялык белгилерине ылайык туура айттуу;
- түшүнүк менен сөздүн дал келиши;
- сөздү контекстке жараша туура колдонуп сүйлөө;
- айтылган терминдин түшүнүк менен дал келиши;
- ар бир түшүнүктүн өз аты менен атальшы.

#### ***3. Кептин тууралыгы, тактап айтканда, эне тилинде туура сүйлөө жана туура жазуу шимердиги:***

- орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелерге жараша туура, так жазуу, жазуу;

- сөздү лексикалык маанисine ылайык туура колдонуу;
- грамматикалык эреже-нормаларга карата сүйлөмдү түтүр куруп сүйлөө, жазуу;
- кесиптин ар кандай тармактарына жарапша лексикалык каражаттардын өз орду менен айттышы (стилдик, семантикалык жактан);

**4. Сөздүн орундуу, адептүү айттышы жана орундуу, адептүү сүйлөө шимердиги:**

- сүйлөшүү жүрүп жаткан (психологиялык) жагдайга, учурга ыла-йыктуу айттышы;
- сүйлөшүп жаткан тематикага сөздүн дал келиши;
- курактык өзгөчөлүгүнө жарапша сылык-сыпаа сүйлөө;
- стилдик жактан сөздүн орундуу колдонулушу;
- көркөм каражаттарды орундуу пайдалануу.

**5. Кептин логикалуулугу, тактап айтканда, сүйлөө жана жазуу учурунда сүйлөмдү логикалуу түзүү шимердиги:**

- айттылган ойдун ырааттуулугу (оозеки жана жазуу түрүндө);
- жыйынтыктуулугу (башынан аягына чейин жыйынтыктуу ойдун айттышы)
- мазмундун иреттүү, түшүнүктүү айттышы;
- ойдун жеткиликтүү берилиши;
- сүйлөмдүн стилдик курулушунун сабаттуулугу.

**6. Кептин эмоционалдуулугу, тактап айтканда, сүйлөшүү учурунда эмоцияны туура сактоо шимердиги:**

- кырдаалга жарапша эмоционалдык-экспрессивдик лексиканын туура колдонулушу;
- эмоционалдык учурлардын орундуулугу, керектүүлүгү.
- мазмунга жарапша сөздөрдүн эстетикалык-этикалык категорияларын туура колдонуу (сөздөбү, тыбыштабы, мүчөлөрдөбү);
- айттылган сөздүн таасирдүүлүгү.

**7. Кептин кырааттуу айттышы, поэтикалдуу, көркөм сүйлөө жана жазуу шимердиги:**

- сөздө же тыбышта, логикалык басымдын туура коюлушу;
- кепти кырааттуу, угумдуу, жагымдуу үн менен айттуу;
- эмоционалдык жагдайларга жарапша үндүн көтөрүңкү же пас айттышы;
- микротема, каармандардын сөзү, автордук баяндоо ж.б. учурларды кырааты менен көркөм окуу же сүйлөө;

- ойдун мазмунун көтөрүүкү пафосто, поэтикалуу, көркөм, образдуу окуу же айтуу;
- сүйлөнүп жаткан сөздөрдүн ыргактуу, көркүү чыгышы;
- тыныш белгилеринин туура коюлушу.

### **8. Кептин байлыгы, эне тилиндеги лексикалык бай каражатты колдоно билип сүйлөө жсана жасау ишмердиги:**

- сөз байлыгынын көндиги, ар тараптуулугу, ынанымдуу фактылардын жыйынтыгы, элдик тилдин казынасын дурус билгендиги, аны кебинде ар тараптуу, кенири колдоно алгандыгы;

**Сүйлөөдөгү ишмердиктин негизги белгилери катары төмөндөгүлөр белгиленет:**

- айтылыш жаткан ойдун чегинен чыкпай, көркөм жана ыңгайга жараша сөз таап сүйлөө;
- терең ойду камтыган накыл кепти орундуу айтып, учучуга күчтүү таасир этүү;
- сөздү чебер колдонуу – өнөр экенин далилдөө;
- сөз менен түйүндүү маселени чечүү, сөзгө жыгуу;
- куюлушкин, көркөм чеберчиликте айтылган бата, баалоо сөздөрүн айта билүү;
- элдик макал-ылакап, учкул сөздөрдү кебинде ырааттуу колдонуп, чебер сүйлөө;
- тематикага ылайык бай жана мазмундуулугу сүйлөй алуу.

## БЕШИНЧИ БӨЛҮМ

### КЫРГЫЗ ТИЛИ, АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНДА ТЕСТ МЕНЕН ИШТӨӨ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

*Кыргыз тили жсана адабиятынан жүргүзүлүгчү тесттик тапшырмалар жсана алардын типтери менен түрлөрү*

Дегинкиси, тесттик тапшырмалар окуучулардын предмет боюнча төмөндөгүдөй компетенцияларын калыптандыра турганы практикада белгиленип келатат. Мисалы:

- окуучунун интеллектуалдык деңгээлин баалоо жана темага жараша ақыл операцияларын жүргүзүү компетенциясын текшерүү;
- окуу ишмердүүлүгүнүн деңгээлин баалоо жана окуу ишине ишмердүүлүк мамиле жасоо компетенттүүлүгүн аныктоо;
- окуу көндүмдөрүнүн деңгээлин баалоо;
- эсine сактоосун текшерүү;
- окуганынын үстүндө ой жүгүртө билүү деңгээлин жана компетенциясын баалоо;
- окуучунун жалпы академиялык билим деңгээлин байкоо;
- чейректерде, глава, темалар боюнча билим жетишкендиктеринин деңгээлин мезгил-мезгили менен формативдик жана суммативдик баалоо;
- үйрөнгөнүн турмушта колдоно билүү аракетин жана компетенциясын текшерүү;
- алган билимин, практикалык машигууларын турмушунда колдонуп, озун оркундөтө билүү, чойрого таасир этип, жашай билүү компетенциясын баалоо жана текшерүү.

Эмсесе, алардын суроолорунун түзүлүш максаттуулугуна жараша бир нече типтери жана түрлөрүнө дидактикалык мүнөздөмө берели да, мисалдарды көлтириүү аркылуу сабакта колдонуу жолдорун көрсөтөлү.

#### *I. Туура жообун тандап алууга ылайыкталган тапшырмалар:*

- 1) Бир туура жообун тандап алууга ылайыкталган тапшырмалар;
- 2) Эң туура жообун тандап алууга ылайыкталган тапшырмалар;
- 3) Бир нече туура жообун тандап алууга ылайыкталган тапшырмалар.

## *II. Туура жооп берүүгө ылайыктаалган тапшырмалар:*

- 1) Тапшырмадагы бош орундукуту толтуруу;
- 2) Кеңейтилген жооп берүү;
- 3) Ырастоонун тууралыгын текшерүү;
- 4) Дал келтириүүгө ылайыктаалган тапшырмалар.

## *III. Туура удаалаштыкты түзүүгө ылайыктаалган тапшырмалар:*

- 1) Окуялардын удаалаштыгын түзүү;
- 2) Технологиялык процесстердин туура удаалаштыгын түзүү.

(С.Калдыбаев, «Тесттик тапшырмаларды түзүүнүн методикасы», Бишкек, 2011, 24-б.).

Демек, мындан – окуучу алган билимге ылайык туура жоопторду тандап алуу жана туура жооп берүү жана удаалаштыкты ырааттуулукка салуу сыйктуу билгичтөрөргө басым коюлганын байкоого болот.

Ошентсе да, тесттик тапшырмалардын бул системасынын ичинен мектептеги күндөлүк окуу процессинде колдонууга болор айрым түрлөрүн түптештирип, ыңгайлаштырып алсак болчудай.

Тактап айтканда:

### **1. Туура бир жообун табууга ылайыкташтырылган тесттер:**

- бир туура жообун тандап алууга ылайыкташтырылган тесттер;
- бир нече туура жообун тандап алууга ылайыкташтырылган тесттер;

### **2. Туура жооп берүүгө ылайыкташтырылган тесттер:**

- бош орунду толтурууга ылайыкташтырылган тесттер;
- ырастоонун тууралыгын далилдөөгө ылайыкташтырылган тесттер.

### **3. Туура удаалаштыкты түзүүгө ылайыкташтырылган тесттер:**

- окуялардын удаалаштыгын аныктоого ылайыкташтырылган тесттер;
- технологиялык процесстердин удаалаштыгын аныктоого ыла-  
йыкташтырылган тесттер.

### **4. Окуучунун логикалык ой жүгүртүүсүн текшерүүгө багыт- талган тесттер (структуралык аналитикалык-логикалык тесттер):**

- жалпыдан жекени бөлүп алуу максатындагы же окшоштуктар менен айырмачылыктарды бөлүп көрсөтүү максатындагы тесттер
- деңгээлдик тесттер.

Эми булардын ар бири тууралуу мисалдары менен жеке-жеке сөз кылалы.

## **Тесттердин биринчи тиби: Туура жообун тандап алууга ылайыкташтырылган тапшырмалар**

Тесттин бул тиби теманын мазмунун талдоонун негизинде, бир нече жооптун ичинен бирөөнүн гана туура экенин белгилөө менен жүзөгө ашырылат.

Кыргызстандын практикасына тесттин бул түрү алгач ирет 1990-жылдардын башында кирди. Алгач кыргыз тили жана адабияты боюнча тест жыйнагы түзүлүп, ушул күнгө чейин ошол калыбында езгертулбөстөн колдонулуп келатат.

Ошентсе дагы тесттин мындай түрү менен иштөөдо, көпчүлүк учурларда, билгени же билбегенинин, зарылдык менен кокустуктун бирдей келген учурлары жок эмес, т.а. окуучу суроого жараша окуу материалын толук билбесе да, анын мазмунуна жараша үстүрт билгенине таянуу менен кокустан эле туура жоопту белгилеп коюусу толук ыктымал. Ошол эле учурда, ушунун өзү да, окуучунун тема боюнча кандайдыр бир деңгээлде кабары бар экендигин да танбайт.

Жогоруда аталган эмгекте белгилегендай, тесттик бул тапшырманын алдына төмөндөгүдөй дидактикалык таланттар коюлат:

1) тапшырманын мазмуну түшүнүктүү, артык баш сөздөрдү, компоненттерди камтыбоо, андагы жооптор окуучу үчүн эки анжы маанини билдирбөөгө тийиш;

2) эталондук жооп, өздөштүрүлгөн окуу материалынын негизинде алынып, бир варианты гана так жана туура болушу керек;

3) ката жооптор окуучунун ката кетирүү мүмкүнчүлүгүн эске алуу менен берилиши зарыл. Демек, ката жооптору туура жоопко жакын, бирок алардын ар бири толук эмес, же туура эмес болууга тийиш (жогорудагы эмгек, 14-15-б.)

### **A) Бир туура жообун тандап алууга ылайыкталган тесттер**

#### **Кыргыз тили**

1. Сүйлемдөгү туунду зат атоочту тапкыла.

*Бир күнү атам экөөбүз малчыларга жөнөдүк,*

**а) атам    б) экөөбүз    в) малчыларга    г) бир күнү**

2. Тесттин эң кичине бирдиги кайсы?

**а) тексттин эң кичине бирдиги – сүйлем;**

б) тексттин эң кичине бирдиги – абзац;

в) тексттин эң кичине бирдиги – микротема;

г) тексттин эң кичине бирдиги – сөз.

3. Алды сыйылган сөздөргө карап, сүйлөм кайсы стилге мунөздүү экендигин белгиле.

М: Жогорудагыларды угуп жана талкуулап, класстык чогулуш токтом қылат.

- а) публицистикалык;                            б) илимий;  
б) **иш кагаз стили;**                            г) көркөм.

4. Сөздүн негизги милдети эмне?

- а) пикир альшшуу;                            в) сөздүн маанисин билдириүү;  
**б) түшүнүктүү атоо;**                            г) тыбыштык жагынан түзүлүшү.

5. Уяң үнсүз тыбыштар кайсылар?

- а) **м, н, ң, р, л, й;**                            б) б, в, д, г, ж, з;  
в) к, г, с, ш, х, ф;                                    г) б, п, к, т, н, ң.

### *Кыргыз адабиятты*

1. Барпы Алыкуловдун кайсы ырынан?

«Байкап көрсөм башы жок,  
Айдардан бөлөк аты жок.  
Аңдап көрсөм буту жок,  
Айдап жүргөн киши жок».

- а) «Күн»;    б) «Айт, айт десе»;                            в) «Шамал»;    г) «Ажал»;

2. Бул диалогдор кайсы чыгармадан? Анын автору ким?

– Сүрөттү жакшы көрөсүңбү? – дедим.

– Ооба.

– Фамилияң ким?

– Айткеев.

- а) «Узак жол», М. Элебаев

**б) «Мезгил учат», А. Токомбаев**

- в) «Көл жээгинде», К. Баялинов                            г) «Атадан калган түяк», Ч.

Айтматов

3. Бул саптар кайсы чыгармадан жана кимдин ыры?

«Түбөлүк чечилбеген улуу талаш:

Канткенде адам уулу адам болот?»

- а) «Кылым карытар бир күн», Абуталиптин;

**б) «Фудзиямадагы қадыр түн», Сабырдын;**

- в) «Дениз бойлой жорткон Ала-Дебет», Органдын ыры;

- г) «Биринчи мугалим», Дүйшөндүн ыры.

4. Бул ыр саптары Токтогулдуң кайсы чыгармасынан алынган?

«Дениң соодо эринбей,

Бекерликке берилбей.

Эркиң менен жумуш кыл,

«Эринчээк жалкоо» дедирбей».

а) «Беш каман»;

б) «Үлгү ырлар»;

в) «Өмүр»;

г) «Насыят».

## **Б) Бир нече туура жообун тандап алууга ылайыкталган тесттер**

### **Кыргыз тили**

Тесттик тапшырмалардын бул түрү бир так жооп берүүдөн көрөкчө, түзүлүшү боюнча башикарааак, т.а., анда эки же үч туура жооп камтылат да, ал бир нече жоопторду бири-бири менен салыштырып, талдан, топтот, жыйынтыктоо менен, туура жоопторду табуу машакатын кыйла жесилдетет. Анткени бир нече жооптордун ичинен жалгыз туура жоопту табуу кыйынчылыкты түзөрүү шексиз. Ошондуктан бир нече жооптун болушу окуучунун ишин жесилдетүүгө кадам болмокчу.

Ошондуктан тесттин бул түрү да кеңири практикаланса, окуучунун ой жүгүртүүсүн өстүрүүдө, билгенин демонстрациялай алууга комок бермекчи.

Албетте, мындаи тесттерде жооптор бири-бирин толуктап түрүүчү гана эмес, бири-бирине форма жасынан да, мазмун жасынан да мазмундааш болорун эске сала кетели.

Эмесе, кыргыз тили жана адабияты боюнча түзүлгөн үлгү тесттердин топтомун сунуш этели.

Мисалы:

1. Курамында тыбыш менен тамганын саны дал келбegen сөздөр кайсылар?

а) узундук    б) кереметтүү    в) жайында    г) коён

2. Кептин сүрттөө түрүнө кандай белги мүнөздүү?

а) окуяларды ырааты менен баяндоо;

б) кыймыл-аракеттин кандай болгонун сыйратын көрсөтүү;

в) заттын түрдүү белгилерин сүрттөп көрсөтүү;

г) ой жүгүртүү аркылуу сыйраттоо.

3. Морфологиялык жол менен жасалган термин сөздөрдү тапкыла.

а) сөз түркүмдерүү, татаал сөздөр, грамматика; б) ээ, тилчи, тамга, мүчө, илик;

в) жөндөмө, басым; г) аныктооч, жатыш.

4. Жаксыз сүйлөмдү белгилегиле.

а) Тартыпти сактоо керек.

б) Жүгүр! Артынан сүйөп жибер.

в) Эшикте суук.

г) Кыргызстанда күн мемиреп жылуу.

Эми ушул эле мазмунда кыргыз адабияты боюнча түзүлген тесттерге көнүл бололу.

### **Кыргыз адабияты**

1. Кыргыз акындарынын ичинен «акыр заман» темасын жазғандарды ата.

а) Жеңижок; б) Арстанбек; в) Асан Кайғы; г) Калыгул Байуулу.

2. «Ак кеме» повестинин башкы каармандарынын бири Момун坎дай адам?

а) эч кимге зияны жок, ак көңүл адам;  
б) илимдүү, билимдүү карыя;  
в) мурдатан эл башкарып жүргөн карыя;  
г) кой оозунаң чоп албаган жоош-момун адам.

3. Бул саптар менен кайсы чыгарма башталат.

«Түшүмдөй бир мун күндү элестетем,

Ал элес жаш жүрөккө баткан бекем...».

а) «Жараланган жүрөк»      б) «Таң алдында»  
в) «Өз көзүм менен»      г) «Кандуу жылдар

4. Ж. Бекебаевдин «Чептөн эрдин күчү бек» деген чыгармасынын негизги идеясы кайсы?

а) элди душмандан күчтүү чеп гана коргой алат;  
б) өз эли үчүн өмүрүн кыноуга даяр баатырлар турганда чептин кереги жок;  
в) кыргыз мамлекетинин чек арасын бекемдөө;  
г) элди, жерди коргоо, патриотизмге ундоо.

*В) Эц туура жообун тандап алууга ылайыкталган тесттер*

## Кыргыз тили

1. «Угулду». Бул сөз иш кагаздарынын кайсы турунө кирет?

- а) кулактандырууга;  
**б) чогулұштын токтомуна;**

2. Табышмак, макал-лакап, же жаңылмач сөздөр текст боло алабы?

- а) болбайт б) экөө-үчөө бириксе болот  
в) болусу мумкун г) болот

3. Синтаксистик жол менен төмөнкүлөрдүн ичинен кайсы сөздөр жасалды:

- а) спорт аяты, волейбол; б) төөнөгүч, ийнелик;  
в) ата-энэ, энэ тили; г) окуу китеби.

4. Тексттин мунөздүү белгилери қайсышар?

- а) тематикалық жактан биримдүлгүү;

- б) стилдик ар түрдүүлүгү;

- в) логикалық бүтүндүгү;

- г) тематикалық, стилдик биримдүйлүгү, логикалық бүтүндүгү.

## **Кыргыз адабияты**

1. «Оп майда» ыры элдик оозек адабияттын кайсы түрүнө кирет?

- а) дидактикалық поэзия; б) сүйүү ыры;

- в) ЭМГЕК ЫРЫ, ТЕМИН ЫРЫ; г) ЭМГЕК ЫРЫ.

2. Кыргыз тилинде китең болуп чыккан биринчи коркөм чыгармалайсы? Автору ким?

- а) «Кысса зилзала», Молдо Кылыш;

- б) «Санаттар», Молдо Нияз;

- в) «Күштардын аңгемеси», Тоголок Молдо;

- г) «Алиппе», Э. Арабаев, «Кысса зилзала», Молдо Кылыч.

3. Төмөнкү ыр саптары кайсы чыгармадан, анын автору ким?

«...Күндө ойлоп,

## Асан Кайғы жедиңбі?

## Кимдер тилдеп,

Кимдер шагын сыйндырып,

## Мұңайтты – деп,

Кейиттиңбى зээнинди?»

- а) А.Токтомбаев; «Эне». в) Ж.Турусбеков, «Эне»;  
б) Бекенбаев, «Апаке»; г) Ж.Турусбеков, «Энем».

4. А.Осмоновдун «Толубай сынчы» поэмасында Толубай өз айтканың эмне менен далилдеди?

- а) Элди үндөп ханга каршы көтөрөт.  
б) Хандын жылқыларынан мыкты тулпарды таап берет.  
в) **Кармыш кулдун жаман чаарын тулпар кылыш таптайт.**  
г) Чыныгы тулпарды таап берет.

### **Тесттердин экинчи тиби: Туура жооп берүүгө ылайыкташтырылган тесттер**

#### **A) Ырастоонун тууралыгын аныктоону талап кылган тесттер**

##### **Кыргыз тили**

1. Зат, сын жана сан атоочтордун ордуна колдонулган сөздөр ... деп аталат.

*Бош орундукту толтурууп, аныктаманын тууралыгын текшиергиле.*  
а) зат атооч; б) сын атооч; в) сан атооч; г) ат атооч

2. Макалдын маанисин түшүнүп, түшүндүрмөсүндөгү көп чекиттин ордун тууралап толтургула.

*«Эринчээкке эшик – арт».* Мында арт сөзү ... маанисинде колдонулду.

а) жүктө; б) арка жак; в) ашуу, бел; г) алыс, ыраак.

3. Тике сөздү толукттыла. «Тил, – деп айткан К.Марс, – ойдун тикеден-тике ...».

а) мааниси; б) чындыгы; в) көрүнүшү; г) куралы.

##### **Кыргыз адабияты**

1. Таяныч сөздөрдү пайдалануу менен, аңгеменин мүнөздөмөсүн таңтагыла.

Аңгеме – көлемү ..., каармандары – ..., адам турмушунун ... эпизодун көркөм чагылдырган адабий жанр.

а) аз, көп, бир; б) чоң, аз, бир;  
в) чакан, аз, бир; г) чоң, көп, кенен.

2. Таяныч сөздөрдү пайдалануу менен, көркөм чыгарманын сюжетинин мүнөздөмөсүн такта: адабий чыгарманын сюжетин ..., окуянын башталышы, өнүгүшү, ... чечилиши жана ... түзөт.

- а) эпилог, пролог, чиелениши; б) пролог, чиелениши, эпилог;
- в) эпилог, чиелениши, пролог; г) пролог, эпилог, монолог.

3. Элдик оозеки адабияттын ичинен дидактикалык чыгармалар төмөндөгүлөр: ..., термелер, ... , ..., макал-лакаптар жана ... жаңылмачтар.

- а) насыят ырлары, санаттар; б) насыят ырлары, дастандар, жомоктор;

- в) тамсилдер, табышмактар; г) жомоктор, ырлар, драмалар.

### *Б) Баш орунду толуктоо максатындағы тесттер*

#### **Кыргыз тили**

1. Заттардын кыймыл-аракетин жана ... түшүндүргөн сөздөр этиш деп аталаат.

*Көп чекиттин ордун толтуруп, аныктамадагы ыраствоонун тууралыгын текшергиле.*

- а) ону-түсүн; **б) ал-абалын;** в) турган ордун; г) эмне экендигин.

2. Тил байланыш-катнаштын гана куралы эмес, тил – элдин ... казынасы.

- а) маданий; б) тарыхый; **в) рухий;** г) түбөлүктүү.

3. Фразеологизм сөзүн толуктагыла. «Кабагына ...».

- а) булут түнөп;                    а) жылдыз жанып;
- в) карып түйүлүп;                г) кар жаап.

#### **Кыргыз адабияты**

1. *Үзүндүдөгү көп чекиттердин ордуна кайсы сөз туура келерин белгилегиле.*

- «Алтын менен ...,  
Ширеөсүнөн бүткөндөй,  
Асман менен ...,  
Тиреөсүнөн бүткөндөй,  
Айыц менен ...,  
Бир өзүнөн бүткөндөй» (*«Манас»*)
- а) күмүштүн, тоондун, жылдыздын;
  - б) каухардын, жылдыздын, күнүндүн;
  - в) күмүштүн, жериндин; күнүндүн;

г) күмүштүн, жылдыздын, күнүндүн.

2. «Биринчи жолу тилмеч болгонумда ... жашта элем. Ал үчүн ... эттин эсси да болгом (Ч. Айтматов, «Өзүм жөнүндө»).

а) 6, 1кг; б) 5, 1кг; в) 5, бир жилик; г) 6, бир жилик эт.

3. «Ар дайым ... чыгарда ушул сүрөттү колума алам». (Ч. Айтматов, «Жамила» повести)

а) жолго; б) сапарга; в) жумушка; г) командировкага.

4. Бул диалогдогу адамдын атын туура койсок, кайсы каармандын сөзүнө тиешелүү болот?

– Сүрөттү жакшы көрөсүңбү? – дедим.

– Ооба.

– Фамилияң ким?

– ...

а) Жапаров; б) Айтикеев; в) Касымов; г) Жолдошов.

Ал каарман кайсы чыгармада?

а) «Узак жол», М. Элебаев

б) «Мезгил учат», А. Токомбаев

в) «Көл жээгинде», К. Баялинов

г) «Атадан калган түяк», Ч. Айтматов

5. «... уулу болуу – урмат, ... уулу болуу – кымбат».

Макалдын маанисине карап көп чекиттин ордунда тиешелүү сөздөрдүй кой:

а) улут, мекен; б) эл, ата; в) ата, эл; г) улут, эл.

### Тесттердин учунчу тиби:

Мазмундук туура удаалаштыкты түзүүгө ылайыкталган тесттер

Технологиялык удаалаштыкты аныктоо максатындагы тесттер

### Кыргыз тили

1. Фонетикалык талдоо жүргүзүү тартибин белгиле:

а) сөздү муунга бөл, муундун түрлөрүн аныкта;

б) үндүү, үнсүз тыбыштарды классификацияла;

в) сөздөө канча тыбыш бар экендигин аныкта;

г) сөздү түзүүдө канча тамга катышканын аныкта.

(г, в, б, а)

2. Морфологиялык талдоо жүргүзүүнүн тартибин такта:

- а) сөз мүчөлөрүнүн түрлөрүн мүнөздө;
- б) сөздү унгу, мүчөгө ажырат;
- в) сөз түркүмдерүне бөл;
- г) сөздүн туунду, тубаса сөз экендигин аныкта.

**(г, б, а, в)**

3. Синтаксистик талдоо жүргүзүү тартибин тууралап белгиле:

- а) сүйлөмдүн түзүлүшүнө жараша мүнөздө;
- б) сүйлөмдүн айтылыш маанисine жараша мүнөздө;
- в) сүйлөмдү туура, так, көркүү оку;
- г) сүйлөмдү байланыштын түрүнө карата мүнөздө.

**(в, б, а, г)**

4. Текстке туура талдоо жүргүзүү тартибин белгиле:

- а) тексттеги көптин түрүн аныкта;
- б) тексттин стилин аныкта;
- в) текстти көркүү окуп чыгып, мазмунун талда;
- г) тексттин түзүлүшүн аныкта. **(в, а, б, г)**

### *Окуялардын удааллаштыгынн аныктоо максатындагы тесттер*

#### **Кыргыз адабияты**

1. Элдик жөө жомоктордун жарапалуу иретин белгиле:

- а) айбанаттар тууралуу жөө жомоктор;
- б) кереметтүү, сыйкырдуу жөө жомоктор;
- в) адабий жомоктор;
- г) турмуштук жөө жомоктор.

**(б, а, г, в)**

2. «Чыпалак бала» жомогунун сюжетинин өнүгүшүн, жыйынтыкталышын белгиле:

- а) Чыпалак баланы карышкыр жутуп альшы;
- б) Чыпалак баланы төө жеп альшы;
- в) Чыпалак баланы абышка-кемпир багып альшы;
- г) Карышкыр адамга ит болуп калышы.

**(в, б, а, г)**

3. Кыргыз адабиятындагы алгачкы чыккан китептердин хронологиялык тартибин белгиле:

- а) «Ажал ордuna» драмасы, Ж. Турусбеков;
- б) «Ажар» повести, К. Баялинов;
- в) «Кандуу жылдар», А. Токомбаев;
- г) «Эркисиз күндордө», С. Каравеев.

**(г, б, а, в)**

4. Ч.Айтматовдун чыгармаларынын жарыялануу жылдарын ирети менен белгиле:

- а) «Жамийла» повести;
- б) «Газетчи Дзюйо» антегеси;
- в) «Биринчи мугалим» повести;
- г) «Кыймат» романы.

(б, а, в, г)

**Тесттердин төртүнчү тиби: Окуучунун логикалык ой жүгүртүүсүн текшерүүгө багытталган тесттер**

(структуралык аналитикалык-логикалык тесттер):

**Жалпыдан жекени бөлүп алуу максатындагы тесттер**

#### **Кыргыз тили:**

1. Тексттин бирдиктеринен башкасын алыш таштагыла.

а) сүйлөм б) абзац в) микротема г) сөз

2. Бул сүйлөмдердүн ичинен мүнөзү боюнча башкачасы кайсы?

а) 1991-жыл.

б) Жайдын соңку күндөрү.

в) Август айынын акыры

г) Байчечекейлер жаңыдан ачылып келатынтыр.

(г)

3. Үндүүлөрдүн жалпы белгилеринин ичинен ашыкчасын белгилегиле.

а) а, аа, о, oo

б) э, ээ, у, uu

в) ё, ёё, ў, YY

г) и, ы

(г)

#### **Кыргыз адабияты**

1. Адамдардын сапаттарынын ичинен Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повестиндеги Орозкулдун мүнөзү кандай адамдын типтүү сапаты экендигин айырмалап көрсөткүлө.

а) боорукер, күйүмдүү адам;

б) жоомарт, колу ачык адам;

**в) кара муртөз, таш боор адам;**

г) адамгерчиликтүү, сыйчыл адам. (в)

2. Чыгармалардын ичинен А.Осмоновдукунан башкаларын бөлүп көрсөткүлө.

- а) «Ай нурунда кышкы түн»; б) «Өзүмдү өзүм»;  
в) «Зарыгам»; г) «Бебеккө».

(а, в)

3. Булардын ичинен адабий көркөм чыгарманын жанрынан башкасын таап көрсөткүлө.

- а) ангеме; б) жомок; в) очерк; г) драма.

*Оқиоштуктарды же айырмачылыкты бөлүп көрсөтүү  
максатындагы тесттер (мазмундук аналитикалык-логикалык  
тесттер)*

**Кыргыз тили**

1. Бул сүйлөмдөрдүн мазмуну боюнча жалпы белгилеринин ичинен айырмалуусу кайсы?

- а) Сенин атың ким? б) Кайсы мектепте окуйсүн?  
в) Мектебиндер кайсы жерде? г) Мен кызыктуу фильм көрдүм.  
(г)

2. Сүйлөмдөрдөгү буюмдардын ичинен сеники эмесин бөлүп көрсөткүлө.

- а) Бул менин китебим; б) Тиги күндөлүк Асандыкы;  
в) Бул дептер да меники; г) Мына бул калем сап дагы менин калем сабым.

(б)

3. Сыргтан кабыл алынган сөздөрдүн ичинен тыбыштык жагынан өзгөртүлүп кабыл алынган сөздөр кайсылар?

- а) болко, панаар, соко; б) аттестат, тонна, центнер;  
в) гараж, дуб, актив, доклад; г) көлөч, бөтөлкө.  
(а, г)

**Кыргыз адабияты**

1. «Манас» эпосундагы Манастын тулпарларынан башкалары кайсы?

- а) Сарала б) Аккула в) Айманбоз г) Телтору

(а, г)

2. Жусуп Баласагындын «Кутадгу билиг» поэмасынын каармандарынан башкасын белгиле:

- а) Айтодду б) Ақдилмиш в) Күнчыкты г) Ай хан  
(г)

3. Төмөндөгү каармандардын ичинен бир чыгарманыкынан башкасы кайсы?

- а) Каранар; б) Абуталип; в) Казанкап; г) Сейде.  
(г)

## АЛТЫНЧЫ БӨЛҮМ

### САБАКТА ДЕНГЭЭЛДИК ҮКМА МЕНЕН ИШТӨӨ ЖОЛДОРУ

*Сабакта окуучунун өздөштүрүсүн текшерүүдөгү деңгээлдик үкма  
жана алар менен иштөө*

**Денгээлдик үкманын талаптары кандай болот?**

**1-деңгээл. Маалыматтык же репродуктивдүү өздөштүрүү  
деңгээли**

Бул денгээлде окуу материалдары, аны өздөштүрүүгө карата коюлган тапшырмалар кыргыз тилин мектептерде үйрөтүүнүн стандартынын чегинен, анын өлчөмүнөн чыкпайт; кыргыз тили программасында белгиленген материалдарды өздөштүрүүгө карата коюлган компетенциялар негизги таяныч болот; окуучулар окуу китептерде берилген таяныч үлгүлөрдүн негизинде иш аткарышат; тапшырмалар жана суроолор карапайым денгээлде болот; сөздөрдү, эрежелер менен мисалдарды окуучулар эске сактоо, эске түшүрүү механизмдери аткарылат, т.а. бул денгээл **маалыматтык же репродуктивдүү деңгээл** деп аталат.

Эмесе, мына ушул денгээлдерге коюуучу талаптар, тапшырмалардын мазмуну жана мүнөзү тууралуу кеп кылалы.

**Репродуктивдүү деңгээлдеги суроо-тапшырмалардын мазмуну:**

Бул, негизинен, окуучунун теориялык-мазмундук маалыматтуулугун, фактыларды, маалыматтарды, эрежелерди эсте тутуусун тактоо учун суроо-жооп менен бышыктоо болуп эсептелинет.

Мында, негизинен, өтүлгөн тема боюнча маалыматтуулугун текшерүү, баалоо, маалыматтарды жаттоо, кайра аларды кайталатып айтуу же текшерүү мүнөзүндө гана иш жүрөт. Окуучулардын өтүлгөн темадагы фактыларды жаттап эсте тутуусун баалоо менен чектелишет.

Мисалга алсак, мынданын суроо тапшырмалардын мүнөзү төмөндөгүдөй болот:

- баяндап айтып берүү үчүн суроо-тапшырмалар;
- сүрөттөп айттуу үчүн суроо-тапшырмалар;
- эсте сактоо үчүн суроо-тапшырмалар;
- жаттоо үчүн суроо-тапшырмалар;
- көркөм окуу үчүн суроо-тапшырмалар;
- көркөм айттуу үчүн суроо-тапшырмалар;
- окуу техникасын текшерүү үчүн суроо-тапшырмалар;

- жазуу жүзүнде жооп берүүчү суроо-тапшырмалар;
  - оозеки түрдө жооп берүүчү суроо-тапшырмалар;

Ушул жерден, сөзүбүз кургак болбосун үчүн, эки тесттик тапшырманы мисалга тарталык.

Мисалы, 1-дэнгээлгэ жараша жөнөкөй тапшырмаларды камтыган тесттин мазмуну төмөндөгүдөй болусу ыктымал:

#### 1. Сөздөр эмнеден түзүлөт?



2. Сүйлемдөгү негизги ой жыйынтыкталып айтылган бөлүгүн тапкыра: *Жаз келип, күн жылыды да, кар эрий баштады.*

- а) күн жылды  
б) жаз келип  
в) кар эрий баштады  
г) жаз келип, күн

Мында көрүнүп турғандай, биринчи тапшырмада талап сөздүн эмнеден түзүлөрүн эste сактоо, же ал тууралуу билимин (эste сактоосун) текшерүү мүнозүндө коюлган болсо, экинчисинде сүйлөмдөгү негизги ой айтылган бөлүтүн билүүсүн, т.а. сөздөрдүн жеке маанилерин билүү аркылуу сүйлөмдөгү ойду түшүнө билүү дөңгөлөн текшерүү гана талабы коюлду.

## **2-дэңгээл: Үйрөнгөнүү практикаада колдонуү дөнгээзлийн**

Бул деңгээл - коюлган суроолор менен тапшырмалардын татаалдануусу менен айырмаланат; эске сактаган сездөрдү, эрежелерди, буга чейинки жетишкендиктерин окуучулардын эми практикада колдоно билүүсүнө басым коюлат, тактап айтканда, **колдонуу технологиясына үй-роттуу деңгээлине, тактап айтканда, иштөөнүн колдонуу деңгээлине** көнүл бурулат.

**Колдоонуу деңгээлдеги суроо-тапшырмалардын максаты –** үйрөнгөнүн практикада колдоно билүүгө машыктыруу үчүн үлгү тапшырмалар менен бышыктоо болуп саналат.

Мында мугалим сабакта өтүлгөндөрдүн маанисін түшүнүүсүн, аны практикада колдонуп сүйлөп, жазууга машыгуусун текшерет. Окутуунун практикалық багыты жүзөгө ашырылат. Окуучулар үйрөнгөнүн чыгармачылық менен өздөштүрүүгө жол алат. Мисалы;

- эрежени далилдөө үчүн суроо-тапшырмалар;
  - сөз маанисин талдоо үчүн суроо-тапшырмалар;
  - мелдештириүүчү суроо-тапшырмалар;
  - оион тапшырмалары;
  - үйрөнгөнүн практикада колдонуу үчүн суроо-тапшырмалар;
  - далилдерди салыштыруу үчүн суроо-тапшырмалар;
  - түшүнүктөрдү анализдөө үчүн суроо-тапшырмалар;
  - түшүнүктөрдү синтездоо үчүн суроо-тапшырмалар;

- фактыларды талдоо үчүн суроо-тапшырмалар;
- түшүнүктүү аныктоо үчүн суроо-тапшырмалар;
- түшүнүктүү тактоо үчүн суроо-тапшырмалар;
- түшүнүктүү мүнөздөө үчүн суроо-тапшырмалар;
- түшүнүктүү жалпылоо үчүн суроо-тапшырмалар;
- түшүнүктөрдү классификациялоо үчүн суроо-тапшырмалар;
- схема түзүү үчүн суроо-тапшырмалар...

Ушул бағыттагы эки тапшырманы мисалга алалы да, оюбузду бекемдеп көрөлү:

### **1-тапшырма: Мен ... жылы үчүнчү класс... көчөм.**

Төмөндөгү таяныч сөздөр менен мүчөлөрдү көп чекиттердин ордуна кооп, сүйлөмдүн маанисine ылайык толукта.

- |                |                     |
|----------------|---------------------|
| а) өткөн, -ты  | б) келерки, -ка     |
| в) келерки, та | г) <b>быыйл, ка</b> |

**2-тапшырма:** Кыргызстан эгемендүүлүгүн... 199...-жылы ...1-августта ээ болду. Ошон ... бул күн ... сайын майрам катары .... Бул күндү ата-... кылым... бою эңсеп келишкен. Ошондуктан биз эгемендүүлүгү...ду ... калышыбыз керек.

Чакан тесттеги көп чекиттердин ордуна төмөндөгү таяныч материалдарды ирети менен кооп толуктан окуп бергиле.

- а) -а, 0, 3, -то, ай, баланат, энелер, барат, -тар, -быз, сактап;  
**б) -ө, 1, 3, -дуктан, жыл, белгиленет, бабалар, келет, -дар, -бұз, коргоп;**  
 в) -ө, 1, 3, -дуктан, жыл, белгиленет, барат, -тар, -быз, сактап;  
 г) -а, 0, 3, -то, ай, бааланат, энелер, келет, -дар, -бұз, коргоп.

Байкап көрсөк, бул тапшырмада сөздөрдүн маанисин билип, аны кебинде колдоно алуусу менен, жак, чак жана жөндөмө мүчөлөрдүн функциясына жараша кепте туура колдонуусун билүү жана аларды жазууда же оозеки кебинде туура колдоно алуу тажрыйбасын текшерүү болду.

Мында да тесттердин жоопторун талдоодо коюлган талаптан жогорку көрсөткүчтө жооп берген окуучу өзүнүн практикалык машигууларынын жана теориялык билиминин деңгээлин аныктайт.

### **3-деңгээл: Проблемалык-эвристикалык деңгээл**

Бул деңгээлде коюлган проблемалуу, татаалыраак көнүттүү тапшырмалары менен суроолор, сүйлөмдөр, маек үлгүлөрү жана тексттер менен иштөөгө басым коюлат. Андай тапшырмаларды аткарууда окуучулардан ой жүгүртүү менен чыгармачыл дараметтеринин негизинде, **проблемалык изилдөө же эвристикалык ыкмада** иштөөсү талап кылынат.

Проблемалык-эвристикалык деңгээлдеги суроо-тапшырмалардын мүнөзү – ўйрөнгөн көндүмдөргө таянуу менен, өз алдынча жаңы-

лыктарды ачууга багытталган тапшырмаларды аткарып бышыктоо катары каралат.

Мында, мугалим өтүлгөн сабакта айтылган ойлорунун себеп-натыйжалаш табиятын ачып түшүндүрөт. Окуучу аларды сыңчыл көз карашта кабыл алуу менен проблема коюп чечүүгө үйрөнөт. Мисалы:

- сөздүн маанисин изилдеп үйрөнүү боюнча тапшырмалар;
- адабий каарманга баа берүү учун тапшырмалар;
- темага жараша глобалдык ой жүгүртүү учун суроо-тапшырмалар;
- тицдик жана адабий түшүнүктөрдү системалоо учун суроо-тапшырмалар;
- өз алдынча иштөө учун суроо-тапшырмалар;
- жекече иштөө учун суроо-тапшырмалар;
- тайпада иштөө учун суроо-тапшырмалар;
- жуп менен иштөө учун суроо-тапшырмалар;
- жалпы иштөө учун суроо-тапшырмалар;
- дифференциялап иштөө учун суроо-тапшырмалар;
- эпизоддор боюнча сүрөт тартуу учун суроо-тапшырмалар.

### **1-мисал: Кыргыз тилинен сөз маанисин изилдеп үйрөнүү боюнча**

**Алты бакан** деген сөз кайдан келди экен? Албетте, биз бул сөздү айтканда анын селкинчек экенин түшүнөбүз. Ошентсе да анын «алты бакан» деп атальш калышынын себеби бар болуу керек да, чынбы?

Бул учун сөздүн маанисин изилдеп үйрөтүүчү этиологиялык сөздүктүү пайдаланып, жогорудагы сөздүн маанисин чечмелеп үйрөнүүгө окуучуларды көнүктүрөбүз.

Илгертен ата-бабаларыбыз майрамдарында, тойлорунда кыздар менен жигиттердин селкинчек оюнун курушчу. Оюнда жерге эки түркүк орнотуп, алардын баштарын биринчириген узун жыгачты байлан, ага селкинчек жасашчу. Балдар-кыздар селкинчек тепкенде тияк-биякка термелип жыгылып кетпесин учун, эки башынын эки жагынан дагы да экиден баканды тиреп бекем бекитишчу экен. Мына эки жагынан үчтөн алты бакандан салынган селкинчек **алты бакан** болуп калбай эмне болмок? Түшүнүп калдыңарбы?

Ошондой эле дайыма биз мейман тоскондо: «Жакшы келдициздерби?» же «Кош келициздер!» – деп тосуп алабыз. Анын үстүнө, мектептерде же бала бакчалардын эшик алдында да бардык жерде: «**Кош келициздер!**», кээде «**Күш келициздер!**» деп жазылып турат. Албетте, ал экоо төң «Жакшы келициздер!» деген маанини туонтат.

Сөздүктүү пайдалануу менен мындағы «куш» деген иран сөзү «жакшы» дегенді билдириерин табабыз. Ушул сөздөн улам: «кушубак кечициздер менен!», «көнүлүк күш», же «куш кабар» деген сөздөр жарал-

ган. Алар «көңүлдүү кечиңиздер менен!», «көңүлү ачык» жана «жакшы кабар» деген маанини билдириерин аныктайбыз.

2-мисал: Төмөнде ушуга ылайык бир мисал келтирилди:

### И. Рazzаков

Исхак Рazzаков кыргыз элинин көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттik ишмери болгон. Ал 1910-жылы Лейлек районунда шахтёрдүн үй-бүлесүндө туулган. Ата-энесинен эрте жетим калып, Ленинабаддагы (азыркы Тажикстанга караштуу) балдар үйүндө тарбияланган.

Адегенде, Ташкент шаарында техникумда окуп, Москвадан жогорку билим алган. 1950-жылга чейин Өзбекстанда ар кандай жогорку кызметтарда иштеген.

1950-61-жылдарда Кыргызстандын Министрлер Кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ал орто бойлуу, келбети келишкен, сулуу, созғө чебер, жоомарт, боорукер, кыраакы, принципиалдуу жана иш билги адис, колу, жүрөгү таза адам болгон.

Анын «Мен таза болсом, сен таза болсон, коом таза болот» деген сөзү бүгүнкү адамдар учун баалуу накыл кеп катары айтылып келет.

Текстке карата суроо-тапшырмалар:

1. Текстке карап, И.Рazzаковдун балалык курагын мүнөздөп бер;
2. И.Рazzаковду аткарган кызметтаринын карап баала;
3. Анын адамдык сапаттарын мүнөздөгөн кандай сөздөр пайдаланылган. Алар кайсы сөз түркүмүнө кирет? Ал сөз каражаттары кептин кайсы түрүнө кирерин белгиле.
4. Иштеген жерлерди билдирген сөздөр жана сөз айкаштары сүйлөмдүн кайсы мучосунун милдетин аткарды?
5. Накыл кеп катары айтылган сөзүн баалап, маанисин ачып бер;
6. И.Рazzаков тууралуу дагы да маалыматтардан таап, чакан дил баян жазып бер, ж.б.

Демек, ушул сыйктуу суроолор жана тапшырмалар боюнча окуучунун өз алдынча ой жүгүртүүсүн өстүрүү менен, андан аркы чыгармачылык изилдөө ишине багыт берсе болот.

#### 4-деңгээл. Чыгармачылык деңгээл

Бул деңгээл кыргыз тилин өздөштүрүүдө өзгөчө зиректигин коргөзгөн, таланттуу, оздук чыгармачылыгы күчтүү окуучуларды аныктоого жана алар менен иштөөгө арналат.

Бул чыгармачылык деңгээлдеги суроо-тапшырмалардын мазмуну мындай болуп саналат, т.а. калыптанган көндүмдөргө жана теориялык билимге таянып, эми өз алдынча проблеманы чечүү аркылуу

чыгармачылык менен изилдөө жүрөт. Окуучунун чыгармачылык менен ездөштүрүүсүнө багыт берет, чыгармачыл ишин уюштурушат.

Мисалы:

- ишмердик мамилесин текшерүү жана баалоо үчүн суроотапшырмалар;
- каармандын андан аркы тағдыры тууралуу ой жүгүртүүсүн билүүчү проблемалык суроо-тапшырмалар;
- предмет аралык байланышты ишке ашыруу боюнча суроотапшырмалар;
- чыгармачылык менен иштөө үчүн суроо-тапшырмалар;
- жеке көз карашын далилдөө үчүн суроо-тапшырмалар;
- жеке мамилесин билдириүү үчүн суроо-тапшырмалар.

### **Бул мезгилде адабият сабагында төмөндөгүдөй иштер аткарылышы мүмкүн:**

- чыгармадан үзүндүлөрдү көркөм жатка айттуу;
- чыгарманын эпизоддору боюнча өз алдынча иллюстрация тартуу;
- каармандарын элестетип портреттерин тартуу;
- чыгарманын окуясын логикалык жактан улантып, өз алдынча улама дил баян жазуу;
- чыгарманын сюжети, идеялык мазмунун жана анын авторунун жалпы чыгармачылыгы тууралуу тесттик тапшырмаларды түзүү;
- чыгарманын авторунун башка чыгармаларын иликтөө жана оккупүйрөнгөн чыгарма менен салыштыруу;
- чыгарманы башка жазуучунун тематикасы окшош чыгармасы менен салыштырып талдоо;
- чыгармага жеке сын көз карашын билдириүү;
- чыгарма боюнча талкуунун суроолорун түзүп, класста талкуу уюштуруу;
- чыгарма боюнча диспут уюштуруу;
- чыгарманын мазмуну, сюжети боюнча викторинанын суроолорун түзүү жана аны класста откоруү;
- чыгарма боюнча конференция өткөрүү;
- чыгарма тууралуу анын авторуна кат жазуу;
- чыгарманын автору менен жолугушуу уюштуруу;
- чыгарманын авторунун сабагын уюштуруу;
- чыгарманын эпизоду боюнча инсценировкалоо жана сахнада көрсөтүү;
- чыгармага баа берип, ал тууралуу ыр жазуу;
- чыгарманын сюжетин поэмага айлантуу;
- чыгарма тууралуу чакан эссе жазуу;
- чыгарманын тилин изилдөө;

- чыгарманын сюжети, мазмуну тууралуу кластер, синквейн, таяныч чиймелерди түзүү;
- чыгарма боюнча реферат жазуу;
- чыгармага аннотация жазуу;
- чыгармага жараша музыкалуу кече уюштуруу;
- чыгарманын окуясы өткөн жерлерге саякат уюштуруу.

Албетте, бул айтылган ойлордун, иш-аракеттердин бүткүл жыйынтыгы – сабакта окуучунун жетишкендиктерин объективдүү баалоого алыш барат.

### **Ушуга байланыштуу кыргыз адабиятынан мисал келтирели**

6-класста өтүлүүчү Ж.Бекенбаевдин «Чептен эрдин күчү бек» аттуу уламышын проблемалык-эвристикалык ыкма менен өтүүнүн бир үлгүсүн мисал алалы. Ири алдыда, 1-суроого жараша, окуучунун уламышка, андагы балага, энеге жана карыяга карата эмоционалдык-психологиялык реакциясы кандай экенин билели. Андай болсо ошого ылайык окуучута суроо узаталы.

**1-суроо:** Асанов, айтчы, сага душмандар тынч жашап жаткан элди басып кириши, эл чаң-тополонго капыстан түшүшү, кайдан-жайдан бир ак сакалдуу карыянын пайда болуп, чеп салтуу керектигин айтышы, чеп кулап, душманга туруштук бербей жатышы, ошондо баягы карыянын айтусу боюнча бир бала чептин пайдубалынын түбүнө «Мени көмгүлө», – деп келиши, бечара баланын энесинин ыйлап, жалбарып баласын аман алыш калууга кылган аракети, баланын энесинин сөзүнө болбой: «Мени элдин керегине жараса деп төрөбөдүң беле», – деп көмүүгө макул болушу – кандай таасир этти, сен бул абалды, бала менен эненин кылганын кандай кабыл алдың?!?

**Асановдун жообу:** Бул окуялар мага айрыкча таасир этти. Бала эр жүрөк бала экен. Эл-жерди коргоо учун өлүмгө баргысы келди. Энеси да акылман эне экен. Анын сөзү менин эсимден чыккыс болду. Анткени ал жалгыз баласын эл керегине жараса экен – деп төрөгөн да. Эми ал бечара баласы эл үчүн өлүмгө бара жатканын билип туруп, макул болду. Баланын бул кылганы – анык эр жүрөктүк. Энесинин сөзү – акылмандыктын үлгүсү. Мындай окуялар турмушта дайыма эле боло бербейт. Бул окуя – чындыгында укмуш окуя.

**2-суроо:** Баланын кылганын эр жүрөктүүлүк, апасынын кылганын – акылмандык деп бааладык. Асановго айрыкча таасир этиптит. Укмуш окуя деп баа берди. Усонов, сага суроо узаталы, бул окуядан сага эмис жакты? Сен бала менен анын энесине, алардын кылганына кандай баа бересиц? Бала өз эрки менен өлүмгө бааратат, өз энеси өзүнүн уулун өлүмгө кыйып отурат? Ушул окуяларды баалап, баа берчи.

**Үсеновдун жообу:** Менин оюмча, ак сакал карыя дагы «Тириүү адамды көмсөңөр, чеп урагыс болот», – деп туура сыйнап айткан, бала элжерин коргоо үчүн өлүмгө барууга даяр экенин да, энеси жалгыз уулун өлүмгө баруусуна макул болгону да туура болгон. Булар эл-жерди коргоо үчүн ушундай кадамга барып жатыштат. Мен буларды эң туура – деп эсептейм, он баа берем жана жактайм. Анткени бала эр жүрөк, баатыр бала экендигин көрсөтүүдө, энесин да эр жүрөк, баатыр эне – деп баалайм. Турмушта мындайлар бар. Мисалы, Курманжан датка дагы эл-жерди сактап калуу үчүн өз уулуна: «Өлүмгө тике кара!» - деп айткан.

**З-суроо:** Жакши. Эми Эсенов, сага кайрылайын. Менде мындай суроо туулуп олтурат. Бала эмне үчүн өлүмгө барууга туура келди? Баланын энеси эмне үчүн жалгыз уулун өлүмгө кьюуга аргасыз болду? Мындан башка жол жок беле? Мындан бүтүнкү күндүн жаштары жана тынчтык күндүн энелери кандай сабак алса болот? Бул чыгармадагы баланын ордунда сiler болсонор, кандай кылат элеңер? Дегеле, бул чыгарма эмнеге тарбияялайт?

**Эсеновдун жообу:** Мындағы окуя талаадан келип чыккан жок деп ойлойм. Бул кыргыздын өткөндөгү жоокерчилик замандағы турмушун баяндайт. Өткөн турмушта кыргыздарга душмандар кол салып, кыргыздар баатырдык менен эл-жерин коргоп келишкен. Ошондой шартта эгер баатырдык менен эл-жерин коргобосо, душманга кул болууга, кыргынга учуроого туура келет. Ошол үчүн бала: эл бүтүндөй кырылганча, бир кишини чептин пайдубалына көмсө, чеп менен эл-жерин тосуп, эл аман калса: «Мен өлүмгө даярмын», – деп өлүмгө тике барды. Энеси да баласынын эл-жерди эр жүрөктүк менен коргоого барып жаткандыгы үчүн, жалгыз баласы ошондой эр жүрөк элдик киши болуп өскөндүгү үчүн, бир жан бакты, кара жанын сактаган качкын эмес, нагыз эл уулун өлүмгө кьюуга даап отурат.

Мен бул жомокту угуп, абдан таң калдым. Жаш балдар, энелер ушундай чоң ишке бара аларына ишнедим. Ыракат алдым. Мен өзүм чоң сабак алдым.

**Мугалимдин жыйынтык созу:** Балдар, жоопторунар мени ынандырды. Мындаиды бала менен энеден элибиз чоң сабак алса болот. Ошондуктан эгер бүтүн ошондой кырдаал кайталанса, ар бир уул дал ушул уламыштагы баладай болуп, өлүмгө тике кароо керек. Антпесек, олкөбүздү жок кылып алабыз. Мен бул уламышты окутандан кийин өлкөбүз, анын тагдыры тууралуу оюм өзгөрдү. Анткени өлкөбүз азыр эгемендүүлүгүн сактап калуу зарылдыгынын алдында, кыйынчылык кезде жашап жатат. Ошондуктан бүтүнкү жаштар өз кара жанын гана эмес, элинин эртецин, эгемен өлкөбүздүн тагдырын ойлообуз керек! Туурабы?

## **Окуучуларга тапшырмалар:**

1. Уламыш туралуу үйдөн дилбаян жазып келүү;
2. Уламыш тууралуу сүрөт тартуу, сүрөткө ат коюу;
3. Эмки сабакта «Мен чоңойгондо өлкөмдү коргоого кантит кызмат кылам?» деген темада диспуд уюштуруу.

### ***Сабактагы окуучунун өздөштүрүү деңгээлин аныктоо***

Адегенде, окуучуну деңгээлге мугалим болбайт. Ар бир окуучу кыргыз тилин билүү, өздөштүрүү, окуу, сабаттуу жазуу, түшүнүү деңгээлин өзү аныктайт Кантит? Ал үчүн мугалим тарабынан жогоруда белгиленген деңгээлдерге ылайык, кеп ишмердуулугүнүн беш (угуп түшүнүү, окый алуу, сабаттуу жазуу, көркөм окуу жана которуу) түрү боюнча деңгээлдик тапшырмалардын топтомун түзөт. Тапшырмаларды окуучуларга, кезеги менен, т.а. адегенде, биринчи деңгээлде, андан соң экинчи, үчүнчү деңгээлдеги тапшырмаларды берет. Окуучулар кезеги менен иштешет. Мында мугалим деңгээлдик тапшырмалардын жөнөкөйдөн татаалды көздөй кеткен багыттагы баалоо системасы боюнча окуучулардын жоопторун текшерип, баалайт.

### ***Окуучунун деңгээлин аныктоо же баалоо кандайча ишке ашат?***

Баалоодо атайын критерий жана ага жараша баалоо бирдиктери пайдаланылат, т.а. 1-денгээл – жөнөкөй тапшырма 1 (бир) балл менен, 2-татаалыраак тапшырма 3 (үч) балл, 3-деңгээлдеги эвристикалык тапшырмалар 5 (беш) балл жана 4-денгээлдеги чыгармачыл тапшырмалар 10 (он) деген балл менен бааланат. Ошондо да берилген тесттик тапшырмалардын канча пайзызын аткарган окуучунун компетенттүүлүгүтү кайсы деңгээл менен бааланары атайын иштелип чыккан критерийлер менен өлчөнет. Ар бир деңгээлден алынган өздөштүрүүнүн жыйынтыгына жараша окуучулардын билиминин сандык жана сапаттык анализинен улам – ар бир окуучу өз деңгээлинин абальын аныктайт.

Мындай технологиянын артыкчылыгы – анын психологиялык жагы. Анткени мугалим окуучунун компетенттүүлүгүнүн деңгээлин окуучулардын алдында төмөнкү балл менен баалап, уяткарып отуруу ыңгайсыздыкты жаратары белгилүү. Ошондуктан өз билими аркылуу өзүнүн деңгээлин аныктаган окуучу өз билимин мындан ары өркүндөтүүгө аракет-тенүүсүн арттырат.

Демек, ар бир деңгээлдеги өздөштүрүүсүнүн абальна жараша класстагы канча бала кыргыз тилин билүү жана сүйлөөнүн кайсы деңгээлинде турары аныкталып, сабак жыйынтыкталат жана мындан аркы аткарылуучу иштин багыттары аныкталат.

## ЖЕТИНЧИ БӨЛҮМ

---

### КЫРГЫЗ ТИЛИ, АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНДА ЖҮРГҮЗҮЛҮҮЧУ ЖАЗУУ ИШТЕРИНИН СИСТЕМАСЫ

*Кыргыз тили жана адабияты сабактарында жүргүзүлүүчү жазуу  
иштери жана алардын түрлөрү*

#### **Окуучунун жазуу ишмердиги жана анын түрлөрү**

Кыргыз тили жана адабияты сабактарында жүргүзүлүүчү жазуу жумуштарынын максаты окуучунун жазуу ишмердигин калыштандыруу болмокчу. Ал төмөндөгү уч түшүнүктүү өзүнө камтыйт:

**1. Текстти сабаттуу жазуу ишмердиги.** Бул ишмердик жат жазуу (диктант) иши менен аныкталат.

**2. Текстти кайра түзүү жана оркундоттуу ишмердиги.** Бул ишмердик баяндама жазуу менен аткарылат. Көрүнүп турғандай, баяндама, эки түрдө, кадырсес баяндама (текстти кайра түзүү) жана дил баяндын элементтин камтыган баяндама (текстти өркүндөтүү) менен ишке айлырылат.

**3. Жаңы текст түзүү ишмердиги.** Албетте, жазуу ишмердигинин бул түрү чыгармачыл дил баяндарды жазуу менен далилденет. Бул уч ишмерик жазуу жумуштарынын системасын түзүп турат.

**Баяндама, анын типтери, түрлөрү жана баяндама жазуу жолдору  
Баяндама деген эмне жана анын максаты кандай?**

Мектеп практикасында жүргүзүлүүчү жазуу жумуштарынын ичинде жат жазуу жумуштарынан кийин эле көбүрөөк жазылуучу түрү – бул баяндама болуп саналат. Анын мындай мааниси – окуучуларды дил баян жазууга машыктыруучу каражат экендигинен улам айрыкча экендиги талашсыз. Бирок анын мындай ролу анча байкалбай, программанын талаптарына жараша гана аткарылуучу иш сыңары корүнгөнү – мектеп мугалимдеринин көпчүлүтү баяндаманын максат-милдеттерин анча баалабагандыгынан болуп келаткан съяктанат.

Баяндама балдардын жаш курак өзгөчөлүгүнө, ал гана эмес, тил сабагы менен адабият сабактарынын баланын кебин өстүрүүдөгү бирдей максаттарына жараша аткарыла турган иш формасы катары да бааланат. Анткени балдар тил сабагынан тилдик каражаттарды жазуу жана оозеки кебинде туура, так, таза жана логикалуу пайдалана билүүгө үйрөткөн

болсо, адабият сабагы болсо, окуяны логикалык түрдө уланмалуулукта баяндай алуу, көрүнүштү образдуу бере билүү, адамдын ички дүйнөсүн ача билүү сыйктуу иш-аракеттерди аткарууга машыктырса, мына ошол экөөнү эми органикалык түрдө байланышта ишке ашыруу – дал ушул баяндама жазуу ишине жүктөлгөндүгү илимий-методикалык жактан эң максаттуу болору талашсыз.

Мына ушундан улам, окуяны, көрүнүштү логикалык түрде баяндап жазуу максатынан улам бул жазуу иши баяндама деп аталганды жөндуү. Баяндаманын максат-милдеттерине жараша иш жүргүзүлбөгөндүгүнөн улам ал үчүн тексттердин да туш келди тандалгандыгы байкалат. Ан-диктант мугалимдер баяндама жаздырууда текст тандоо ишине айрыкча маани берүүсүнүн зарылдыгын айта кетүүнү туура көрүп отурабыз.

Дагы бир айта кетүүчү сөз – баяндама жазууда мугалимдер тексттин мазмунун окуучулар кайталап жазуусуна гана маани беришет. Ошондон улам да окуучулар баяндама жазууда окулган тексттин мазмунун түшүнүп калууга гана ашыгышат. Албетте, ал туура, бирок алар негизги эки иш-аракетти, тактап айтканда, текстти өзгөртүп түзүү жана текстти өркүндөтүп кайра кантип жаңы текст түзүү керектиги тууралуу негизги ойду көңүлдүн сыртында калтырышат.

Демек, бул айтылган ойдун негизинде, **баяндама жазуунун алдында үч негизги максат жатат, алардын биринчиси – тексттин мазмунун кайталап жазуу, экинчиси – текстти өзгөртүп кайра түзүү жана үчүнчүсү – текстти өркүндөтүп кайра түзүү.**

Ушундан улам баяндама ишине анча маани берилбей, көңүлсүз аткарылган иш катары тажатмалуулукка айланган учурлар да кездешет. Натыйжада, анын түпкү максаты болгон – дил баянга окуучуну даярдоо, көнүктүрүү, машыктыруу, окуучунун тил каражаттарын жазуу кебинде колдоно билүү ишмердигин өнүктүрүү иши унутта калат.

### ***Баяндама үчүн тексттер кантип тандалат?***

Баяндаманын өзгөчөлүктөрүнүн бири анын адабий чыгармачылыкка көнүктүрүү өбөлгөлөрүнүн бири экендигинен улам, ал үчүн текст тандоодо мына булар көнүлгө алынууга тийиш:

1) Тексттердин тематикасынын көп түрдүүлүгү, ал – жазуу иши болобу, оозеки иши болобу, балдардын ар түрдүү тематикада сүйлөө кебин естүрүүгө кызмат кылат;

2) Тексттердин кептин функционалдык түрлөрүнө шайкеш талданышы, ал балдардын окуяны ырааттуу баяндай алуусуна, көрүнүштү жеткиликтүү сүрөттөй билүүсүнө жана өзүнүн ою, кыялын туура бере алуусуна даярдоо жана ага машыктырууга алып келет;

3) Тексттерди тандаганда анын стилдеринин да эске алынышы, анткени баяндама жазууда окуучулардын көркөм ой жүгүртүүсү үчүн көркөм стиль, учурдун проблемалары боюнча туура ой жүгүртүүсү үчүн публицистикалык стилдеги тексттердин жана да ой жүгүртүүнүн тактыгына машыктырар илимий стилдеги тексттердин тандалышы айрыкча зарыл;

4) Баяндама, кебүнчө, тил сабагында аткарылгандыктан, кептин каражаты болгон грамматикалык категориялардын да тексттеги катышын эске алуу, ал каражаттарды колдонуп, кептин кайсы бир стилине же түрүне ылайык жазуу-оозеки жумуштарын жүргүзүүгө машыктыруу жургүзүлөрү унутта калбоосу зарыл.

Жалпысынан алганда, баяндаманын өзөгүн – окуучунун кебин ёстуруү болгондуктан, анда баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү сыйктуу кептин түрлөрү, көркөм, публицистикалык жана илимий сыйктуу стилдери жана сабаттуу болуга кызмат кылар грамматикалык зарыл категориялар түзөт.

### ***Баяндаманын негизги типтери кайсылар?***

Дагы бир белгилей турган нерсе, баяндама жазууда мугалим сунуштаган текст негизги материал болуп саналат, ошондуктан баяндаманын автору окуучу болбрайт. Окуучунун мышдагы максаты – мугалим сунуштаган тексттин мазмунун кайталап жазуу, текстти мазмундук-структуралык жактан өзгергүп жазуу же өркүндөтүп кайра түзүү болуп калат. Ошону менен катар, баяндама жазууда текст гана эмес, сүрөт да сунушталат. Демек, мында сүрөт боюнча баяндама жазылат. Андагы көрүнүш эмис жөнүндө экендиги, кандай ой айтылгандыгы ирети менен баяндалат. Андыйктан баяндама жазууда уч нерсе: текст, сүрөт жана жандуу жаралыш пайдаланылат. Алар текст менен жазылуучу жана сүрөт менен жазылуучу баяндама болуп жалпысынан экиге бөлүнөт.

Шундай табиятына жараша баяндама жазууда анын иреттүү болуусу үчүн атايын план түзүлүшү да ыктымал. Планда окуянын башташы, негизги учурлары жана жыйынтыкталышы берилши менен, окуучунун да сүйлөө жазуу ишмердигин иреттүүлүккө салууга машыктырары шекклиз.

### ***Баяндама жазууда кептин түрлөрүнүн жана стилдердин эске алынышы***

Баяндама жазууда балдардын курактык өзгөчөлүктөрү айрыкча эске алынуусу зарыл, ошондуктан, текст тандоодо андагы кептин түрлөрү менен стилдери жана тематикалары тууралуу ойлонууга туура келет.

Мисалы, 2-3-класстарда баяндама жаздырууда кептин баяндоо түрү тандалса, 4-5-класстарда кептин сүрөттөө түрү, ал эми 6-7-8-класстарда кептин ой жүгүртүү түрү басымдуу болусу ыктымал, анткени билүүлүп келаткан мезгил болору талашсыз. Ошону менен бирге, 2-4-класстарда тексттин публицистикалык стилиндеги, т.а. баланын күнделүк жашоо-тиричилигине жакын мазмундагы маданий темадагы тексттер ылайык келсе, 5-6-класстарда адамды, көрүнүштү же табиятты сүрөттөп сүйлөп жана жазып бере алар, адабият сабагы менен байланышкан көркөм-адабий стилдеги тексттер көбүрөөк пайдаланылыши мүмкүн. Ал эми ой жүгүртүүсү, кыялдануусу өскүлөң болуп калган куракта ой жүгүртүү түрүндөгү илимий стилдеги тексттер ылайык келери шексиз.

Муну менен катар эле, баяндама үчүн текст тандоодо анын тематикасы айрыкча ролду ойноосу тиши. Анткени баяндама үчүн ар түрдүү эле текст ар кайсы курактагы балдарга сунушталы бербейт. Андай болсо, алар кандай тандалат: 2-4-класстардагы окуучуларга балдардын турмушунан алынган окуялуу, кызыктуу, структурасы женокей, баланын окуу, тиричиликтүк жана маданий темалардагы тексттер ылайык келмек-чи; 5-6-класстарга адамдын журум-турумун, адептик-ыймандык маселелерди камтыган, ички дүйнөсүн, ар кандай сапаттарын, балдардын күнделүк турмушун чагылдырып, коомдук турмушка катышууга чакырган, табиятты коргоого, ага туура мамиле жасоого көнүктүрөр сюжеттүү тексттер болсо ылайык болору шексиз; 7-8-класстарга коомдук турмуштун түрдүү көрүнүштөрүн камтыган, адамдын коомдогу ордун чагылдырган, адамдын турмуштагы эрдиктерин баяндоо менен, алардын келечегине үлгү болор, эл-жерди сүйүүгө үндөп, патриоттук сезим-туюмун ёстүрөр, дүйнөлүк окуялар менен тааныштырар, маданий-коомдук маселелерди камтыган тексттер болсо максатка ылайык келмек.

Эмне үчүн 2-8-класстарда гана баяндама жазуу тууралуу кеп болуп отурат? Анткени баяндама жазуу 9-класстардан тартып дил баян жазууга алмашат жана дил баян окуучунун буга чейинки ишин улантып, адабий чыгармачылыкка машиктырууну активдештириет. Ошондуктан 8-9-класстарда баяндаманын жаңы тиби – дил баяндын элементтин камтыган баяндама жазууга киришилет.

Ушундай мүнөзүнө жараша баяндама жазуунун мазмуну улам татаалдап, көлөмү көңейип, сөздүк курамы байып жүрүп отурат.

### **Баяндаманын жанрдык тибине жарааша иштөө жолдору кандай? Кара сөз түрүндөгү баяндама**

Баяндаманын түрү – мектеп практикасында дайыма практикаланып келаткан түрү болуп саналат. Андыхтан аны өткөрүү ыкмалары,

жолдору ар бир мугалимге белгилүү. Анын үстүнө, кара сөз түрүндөгү баяндама демейдеги көнгөн ыкма менен жазылат жана мугалимге гана эмес, окуучуларга да жецил корунот. Мугалимдин окуп берүүсүндө уккан кара сөз түрүндөгү текст жанрына жараша өзгөртүлбөгөн боюнча жазылат.

Ушундай мүнөзүнө жараша баяндаманын бул жанрдык түрүн кара сөз түрүндөгү баяндама деп атоого болот. Кара сөз түрүндөгү баянда-маларды жазууда кептин түрүнө жана кептин стилдерине жараша тексттер тандалат. Мунун өзү балдарга кептин кайсы гана стилдери болсо да, ой жүгүртүп иштөөсүнө багыт берет жана ага үйрөтүүнү көздөйт.

Төмөндө кептин үч стилинде, тактап айтканда, көркөм, публицистикалык жана илимий стилдерге кирген үч текст мисалга алынды.

## Кептин көркөм стилине мисал келтирели.

### Сүйлөбөс кызы

Откөн заманда бир хан болуптур, анын кеңеш бергич мыкты вазири бар экен. Хан да, вазири да бала көрбөй, көпкө чейин зарлап жүрүштү. Бир жылы хандын аялы эркек, вазирдин аялы кыз төрөдү. Бой жетип чоцойгондо ата-энелери экөөнү үйлөнтүп коюшту. Хандын уулу Мээнетбек ақылы тайкы, шайкелен, вазирдин кызы Акылжан ақыл-эстүү, токтоо болду.

Күндөрдүн бириnde Мээнет ойлонуп отуруп, Акылжанды чакырып алды.

—Мен сени менен тура албайм... Мен хандын гана кызын алышым керек.

Муну угуп, Акылжан да сөздү кесе сүйлөдү:

— Оз оюндан калба, мен макулмун. Эми сага бир ақыл айтайын. Үзүр шаарында Жаннат аттуу ақылман, сулуу кыз бар. Аны ким үч жолу сүйлөтсө, ошол алат. Эгер мыкты болсоң, ошого бар.

Арадан көп күн отпой, Жаннат кызды издеөгө Мээнетбек жалгыз аттанып кетти. Нечен күн, нечен түн жол жүрдү. Арып-ачыш, аты ыргайдай, өзү торгайдой болду. Күндөн-күн, түндөн-түн өтүп, ақыры толук токсон күн дегенде Жаннат кыздын шаарына жетти. Жаннаттын ордосуна кирип баратып, дарбазада мындай деп жазылган жазууну окуду: “Кимде ким Жаннатты үч жолу сүйлөтсө, Жаннат ошого тиет. Эгер сүйлөтө албаса – өлөт”.

Ордонун сакчылары Мээнетбектин атын алыш, өзүнө тамак берип бир аз тыныккан соң, Жаннаттын үстүнө алыш келишти.

Мээнетбек Жаннатка кол куушуруп таазим кылды да, анын жанынан орун алды. Эртең менен сөз баштаган Мээнетбек өзү туулгандан

берки көргөн-бүлгенин бүт айтып таң атырды. Жаннат эч үн чыгарган жок. Таң аппак атып, боз торгой чурулдаган кезде конгуроо кагылды.

“Кечээги келген жигит Жаннатты сүйлөтө алган жок, эми хан ага жаза колдонот”, – деп жарчы жыйылган элдин баарына маалымады. Хандын буйругу боюнча Мээнетбек зынданын тубуне түштү. Ошентип бир жылдан ашык убакыт өттү.

Мээнетбек жөнүндө эч кабар билбеген Ақылжан атасынан уруксат сурал, эркекче кийиннип, жарак-жабдык асынып, күйөөсүн издең чыкты. Бир нече күн жол журуп Үзүр шаарына келди. Хандын сакчылары Ақылжандын атын алып, Жаннат кыздын үстүнө киргизди. Ақылжан кол куушуруп таазим кылды да, Жаннаттын бет маңдайына отуарар замат сүйлөт баштады:

– Жаннат кыз, мен сүйлөгөн сөзгө кулак коюп, адилеттик кылышыз. Менин айтайын дегеним элдин сөзү. Эч ким туура чечпегендиктен сизге келдим. Ал мындай:

Жакында эле жыгач уста, темир уста, кийим тиккич жана илимпоз – төртөө узак жолго чыгышат. Жүрүп отурушуп, бир күнү кеч киргендө калың токойго өргүп калышат. Токойдун жырткыч айбандары көп болгондуктан, кезек менен аттарын кайтарышат. Биринчи кезек баарынан кичүү жыгач устага ыйгарылат. Ал аттарды карап отуруп эригет да, бир дөңгөчтүү жонуп, кадимки кыздын кебетесин жасап, тургузуп коёт.

Экинчи кезек кийим тиккичке келет. Жыгачтан жасалган кызды көрүп, анан ал өз өнөрүн көрсөтмөкчү болуп, кездемеден кийим тигип, кызга кийгизип салат.

Үчүнчү кезек темир устага жетти. Ал берки экөөнүн өнөрүн көрүп: “Мен булардан кем бекем” деп алтын-күмүштөн шөкүлө, билерик, сойкө, кала берсе топчусуна чейин жасап тагат.

Акыры кезек илимпозго келет, ал баары жасалгалуу жансыз кызды көрүп: “Мен да өз өнөрүмдү көрсөтөйүн”, – деп кызга жан киргизет... Эртеси “Бул кыз мага тийиштүү”, – деп талашып-тартышып, төртөө тен чарчап бүттөт. Акыры элдеги кара кылды как жарган калыстарга келишет. Калыстар: “Муну биринчи ойлогон жыгач устага тийиштүү” дешет. Буга сиз кандай дейсиз?”

Эч качан үн чыгарбас, Жаннат эми чыдай албады:

– Жок, кызга жан киргизген илимпоз алыши керек, – деп кыйкырып жиберди.

Жаннаттын сүйлөгөнүн билдирип, ошол замат конгуроо кагылды.

– Эмки сөз мындай, – Ақылжан дагы сөзгө кирди. – Бир кишинин үч баласы болот. Бир кызга үчөө тен кызыгып калышат. Чатак ырбап кетпесин дейт да, атасы учөөнүн ар бирине миң дилде берип:

– Эң баалуу буюмду кимиң алыш келсең – бул кыз ошонуку, – деп балдарын шаарга жөнөтөт.

Булардын эң улуусу кырк күнчөлүк жерге бир күндө учуп жете турган килем, ортончусу төгөрөктүн төрт бурчун тегиз көрсөтө турган таш күзгү, эң кичүүсү тиштесе, өлгөнүн тирилте турган алма сатыш алды. Үчөө кайра жолго чыгып, эмне алганын ез ара айтып өтүштү.

— Кана эмесе, күзгүң менен өзүбүздүн айылды көрөлүчү, — деди улуусу ортончусуна.

Үчөө күзгүдөн караса, баары эле аман-эсен, бирок баягы кыз өлгөнү жатканын, анын төшөгүн курчаган элди көрүштү. Үчөө килемге отурушту да, учуп жөнөштү. Кыз ырас эле өлгөнү жаткан экен. Балдардын эң кичүүсү алмасын тиштетер замат кыз:

— Оф, ушунчалык уктаган экем, — деп тура келди.

Үчөө кызды дагы талаشتы. Калыстар: “Биринчи көргөн күзгүнүн ээси алат”, — дешти. Мен буга макул эмесмин, эми сиз калыстык кылыңыз, кыз кимге ылайык?”

Жаннат шашып кетти:

— Алмасын тиштеткен балага ылайык, а берки экөөнүн эч нерсеси корогон жок, — деп жиберди.

“Жаннат экинчи ирет сүйлөдү” деген кабарды берип, конгуроо дагы кагылды.

Акылжан үчүнчү суроосун чечип берүүнү өтүндү:

— Кыйын уруу, чоң балбан жана жел жетпес күлүк — үчөө жол жүрүп келатса, бир жерге ата-энеси кызын алтымыш жаштагы абышкага бергени жатыптыр. Кыз ага “барбаймын” деп ыйлаганын угуп үч жолдош куткарып алмакчы болот. Бирок кантит ала качат?

— Мен уурдан келем, — дейт ууру бир үйгө кирип, кыздын кийимин кийип, анан чалга бергени жаткан кызга жетип, аны эптеп сыртка алып ээрчитип чыгат. Даляр турган жел жетпес ошол замат кызды көтөрүп сыйат. Жер жайнаган киши кууп жөнөйт. Балбан жигит алардын жолун тосуп, бириң да жибербей кайра айдайт. Үчөө айлына келип кызды талашып, “Кыз кими бизге тийиштүү?” — деп калыска келишет. Калыстар: “Ууру алсын”, — деп чечиши. Буга сиз кандай дейсиз?

Жаннат дагы шашып калды:

— Жок, андай эмес, жел жетпес алыны керек, — деп үчүнчү жолу сүйлөдү.

“Жаңы жигит Жаннатты үч жолу сүйлөттү” дегенди билдирип, конгуроо үч угулду. Шаар ичи дүңгүрөп калды...

Стилдин бул түрүндө баяндама жазууда төмөндөгүлөргө көңүл буруу керек:

1. Тексттин окуялуулугу;
2. Образдуулук;
3. Көркөм баяндоо;
4. Идеялуулук;
5. Тарбиялыш таасири бар экендиги.

Эми кептин публицистикалық стилине жараша жазылуучу баяндамага мисал келтирели.

### Тилибиз – дилибиз

Бүгүнкү учурда кыргыз тили көп улуттуу өлкөбүздө жашап жаткан ар бир жааран үчүн эне тилиндө эле болуп, улуттар аралык карым-катнаштын жана пикирлешүүнүн куралы катары кызмат қылуусу керек. Жарандарыбыз бири-бирин түшүнүшүп, тен укуктуулукта ынтымакта жашаса, өлкөбүз ишенимдүү өнүтöt.

Өлкөбүздө бүгүнкү күнү өз Ата Мекенин сүйгөн, нарк-насилди билген, жаратыльшты, табиятты, элибиздин көркөм өнөрүн урматтаган, адамзаттагы асыл сапаттарды барктаган, мекенчил, таза, чынчыл инсандарды тарбиялоону биздин ыйык милдетибиз катары карайбыз. Мамлекеттик идеологиянын эң алдыңкы катарында маяк болгон республикасыздын эн белгилери – гимн, герб, желең экендигин эч ким танбайт. Бирок ошолор менен эле бирдей “Мамлекеттик тил гимнин” да ала жүрүүбүз зарыл. Кыргыз Республикасында билим берүүнү 2020-жылга чейин өнүктүрүү концепциясынын долбоору талкууланып жаткан учурда бул маселе ачык көтөрүлүүгө убакыт келди го дейм. Мамлекеттик жана расмий гимндерди ырдоо менен келечек муундары үндүн жашоодогу ролун – сулуулугун, кооздугун, обон гармонияларын сезүү аркылуу маани-маңызын түшүнүшөт, таза жана так сүйлөөгө тарбияланат. Музыка адамдарды тарбиялоочу зор күч болуп да саналат эмеспи. Башка улуттун өкүлдөру болуп туруп, кыргызча ырларды ырдап, телеберүүлөрдү калың жүргүтүн катмарына жеткизип жаткан замандаштарбызға канткенде суктанбай, аларга ыраазы болбой көбүз.

Келгиле, тилибизди көтөрөлү, улуттук намысыбызды, тарыхыбызды дүйнөгө тааныталы. “Мамлекеттик тил гимни” анда-санда гана аткарылып калbastan, ырда айтылгандай, мекен тили күттүү кыргыз элимдин, кекүректө согуп турган жүрөгү болуу менен, ар бир кыргызстандыктын көз ирмеминде аткарылып туруучу эн белгисине айланууга тиши.

Жанузакова У.Ш. (“Мугалимдер дүйнөсү” гезити)

Кептин бул стилине жараша баяндама жазууда мына буларга көнүл бурулат:

4. Коомдук маселенин көтөрүлүшү;
5. Коомдук проблеманын коюлушу;
6. Проблеманы чечүү жолунун камтылыши;
7. Жалпыга түшүнүктүү сөз каражаттары менен жазылышы.

Кептин илимий стилине мисал.

## **Жер**

Жер – Күн системасына киругчук планета. Өз алдынча орбитага ээ. Башка планеталар менен биримдикте Күндү тегеренет. Атмосферасы ар кандай газдардын аралашмасынан турат. Жердин бетинде жана анын терең бөлүгүндө физико-химиялык процесстер жүрөт. Жердин кыртышы өзгөрүүлөргө дуушар болот. Жердин бетинде ынгайлуу шарт түзүлүп, жашоо тиричилик өкүм сүрөт.

Жер өз огун батыштан чыгышты карай айланыш, бир суткада (23 saat, 56 минута, 4 секунда) толук бир тегеренип чыгат. Ошол учурда 40075,7 км жол басып өтөт. Күн менен түн алмашат. Сутка жана күн менен түндүн алмашуусу дайыма туруктуу, күн кечигип чыкпайт же эрте батпайт. Эгерде жер өз огунда айланбаса, анда анын бир тарабы ысып, какыраган чөлгө, экинчи жагы тонуп, музга айланмак. Сутка, жума, ай, төрт мезгил болмок эмес. Сутка ичинде күн менен түндүн алмашуусунан температура, нымдуулук, жарык, абанын каторулушу, атмосферанын басымы, аба ырайы, жаан-чачын өзгөрөт. Тиричилик үчүн ынгайлуу шарт түзүлөт.

(Жалпы биологиядан)

Баамдалыш тургандай, бул стилдеги баяндаманы жазууда төмөн-дөгүлөргө көңүл буруу керек:

1. Илимий ой жүгүрттүү;
2. Илимий даилдердин болушу;
3. Илимий чейрөгө даректелиши;
4. Илимий тыянатын болушу.

## ***Ыр түрүндөгү баяндама***

Баяндаманын бул түрү – демейдегиден башкача, тактап айтканда, ыр түрүндө жазылат. Аны жазуунун себеби мындай, биринчиден, мугалим баяндама үчүн ыр түрүндөгү текстти тандагандыктан, айрым таланттуу окуучу анын мазмунун кайтадан ыр түрүндө жазуусу мүмкүн. Мындай учурлар практикада жолугат.

Экинчиден, мугалим кара сөз түрүндөгү текстти баяндама катары окуп берсе да, таланттуу окуучулар аны ыр формасында жазган учурлар бар. Мына ушундай көрүнүштөн улам баяндаманын бул түрүн ыр түрүндөгү баяндама деп атоого болот.

## *Пьеса түрүндөгү баяндама*

Баяндаманын бул жанрдык тиби мектеп практикасында чанда кездешет. Анткени мугалимдер кара сөз түрүндөгү баяндама жазууну гана практикалап келаткандастыктан, пьеса түрүндө дээрлик жаздырышпайт.

Канткен күндө да, пьеса түрүндө баяндама жазуу – окуучунун таланттуу чыгармачыл жөндөмүнө байланыштуу. Ошондуктан пьеса түрүндө баяндама жазууга окуучуну адегенде даярдаш керек. Ал учун баяндама жазууга пьеса тибиндеги мазмундуу, кепке бай, балдарды кызыктырар текст тандалышы керек. Андагы каармандарды, алардын кебин, ага жараша каармандардын мүнөзүн талдан түшүндүрүү кажет. Ошондон кийин гана балдар кайсы каарман эмне деди, ал эмне учун ошондой деп айтты, ага жараша кайсы карман кандай жооп кайтарды, окуя кантип уланып, эмне менен жыйынтыкталды? – деп ой жүгүрттүү аркылуу гана пьеса түрүндөгү текстти кайтадан пьеса түрүндө жазусу ыктымал.

Экинчи учурда окуучу мугалим окуп берген сюжеттүү текстти уккандан кийин андагы сюжетке карата каармандарын сөздөрүн пайдаланып, кара сөз тибиндеги тексти кайтадан пьеса тибинде жазып коюусу ыктымал.

Мисалга пьесанын элементи катышкан чакан текстти алалы.

### **Манжалар кеңеши**

Илгери-илгери беш бир тууган болуптур. Алардын аттары Бармак, Соөмөй, Ортон, Аты жок жана Чысалак экен. Бул жигиттер кудайдын үйүндө кызматта жүрүшөт. Күндөрдүн бир күнүндө, кудай үйдө жокто, женил ойго азгырылган Бармак туугандарына кеп салат:

**Б а р м а к:** Уурулук кылбайлыбы?

**С о ө м ө й:** Кылса кылалы.

**О р т о н:** Кудайдан кантебиз?

**А т ы ж о к:** Кудай келгиче,

**Ч ы п а л а к:** Кууруп-сууруп жеп көбүз.

Бармак уурулук кылбайлыбы деген кеңеши учун күнөөсү көп болуп, кыска болуп калган экен. Ортон: «Кудайды кантебиз?» – деп ызаат кылгандыктан, күнөөсү кечирилип, узун боюнча калат. Башка манжалар да өздөрүнүн күнөөсүнө карай, узун-кыска болуп, беш манжа бирдей болбой калган дешет.

Уламыштын чын-төгүнүн билген киши жок, бирок ар бир айтылган нерсе сабак болууга тийиш.

Беш манжанын атальышынын дагы бир түрү мындайча айтылат:

Баш бармак,

Бадал жүрөк,  
Ортон оймок,  
Оюу чиймек,  
Кичинекей бөпөлөң, – деп аталат.

(Элдикі)

А силер дагы да башка түрүн билесиңерби? Билсөндер, ушул сыйктуу  
кылыш, өзүнөр жазып бергилечи.

Албетте, бир жандагы текстти экинчи жанрга айландыруу – окуучу  
үчүн кыйынга турат. Ошентсе да бул окуучунун талантына, жөндөмүнө  
байланыштуу чечилмекчи. Анын үстүнө баяндаманын бул түрү окуучу  
үчүн абдан кызыктуу да бааланат.

## Баяндаманын кептин тибине жараша бөлүнүшү

### *Баяндоо тибиндеги баяндама*

Баяндаманын бул түрү күндөлүк практикада жыши кездешүүчү иш-  
аракетке мисал боло алат. Анткени көпчүлүк учурда мугалимдер баяндоо  
тибиндеги тексттерди тандашат, анткени ал, бир жагынан жазууга оой,  
экинчи жагынан текшерүүчү баяндамаларды жазууга даярдык көрүү  
катары болмокчу.

### **Мындай баяндамалардын мүнөздүү белгилери кайсылар?**

- болуп өткөн окуя ирет, тартиби боюнча баяндалат;
- каармандардын аткарған иш-аракеттери уланмалуулукта берилет;
- баяндоодо окуянын башталышы, өнүгүшү жана жыйынтыгы так  
көрсөтүлөт;
- баяндоонун тил каражаттары катары, көбүнчө, зат атоочтор, ат  
атоочтор, сан атоочтор жана этиш сөздөрү жыши кездешет.

Мисал келтирели.

## Боз үй

Боз үй – элдин тарыхы, үй-бүлө ыйык туткан эстелик, ар бир кыргыз  
баласынын образы. С. Орозбаковдун вариантында боз үйдүн кооз-  
дугун бириңчи манасчы Жайсаң ырчы жарым күн ырдаган дешет.

Дасыккан уста боз үйдүн жыгачын жыйырма беш күндө жасайт, боз  
үй чейрек кылым чыдайт.

Боз үйдү тигүү босогону орнотуудан башталат. Аナン кереге  
жайылат. Анын сыртынан түркүн түстөгү жип менен оролгон чий  
каланат. Ар бир керегенин канаттары өткөрө устаттыкта, өзгөчө  
кылдаттыкта жасалган. Алардын оюулары да түр салынган чий менен

ажарланат. Тұндукту әрекең көтөрөт. Андан соң кереге менен тұндукту бириктириүүчүү уук сайылат. Ошентип кайындан ийип жасалған тұндуктуң көтөрүлүшү менен үйдүн үстү да, мору да, үйгө жарық берүүчү терезеси да, күнду карай умтулған күндуң белгиси да, анын оюучулук түрү да бүтөт.

Боз үйдүн бардық касиетин бириктирип, аны үй катары кармап турған борбор – бул тұндук алдындағы от жагылчу коломто.

Коломтодон ары, дал босогонун карама-каршысында жүк: бул жерде сандық коюлуп, такта орнотулуп, үй-бүлөнүн тиричилик оокаты түтөл жыйылат, килем-килче, шырдак, ала кийиз, төшөк салынат ж.б.

Жүк алды – төр, ал үйдегү кадырлуу жер, аксакалдар, сыйлуу меймандар олтурат. Төрдүн оң жагы – чыгдан, ашкана – эпчи жак, сол жагы – эр жак. Эр жактагы керегеде ат жабдыктар, әрекеке тишиштүү аспаптар, буюмдар илинет. Эпчи жагына аялдардың буюмдары коюлат жана чыгдан (ашкана чий) тартылып, анын ичинде тамак-аш, идиш-аяк сакталат.

### *Сүрөттөо тибиндеги баяндама*

Сүрөттөо тибиндеги баяндама окуучуларды ойлонтуучу, адабий көркем чыгармачыл жөндөмүн өнүктүрүү максатын көздөгөнү менен баалуу. Анткени баяндаманын бул түрүн жазууда темасы да, жазуу маанайы да башкача, баяндоо тибинен өзгөчөлөнүп турат.

#### **Сүрөттөо тибиндеги баяндаманын өзгөчө белгилери булар:**

- табияттын көрүнүшүн сүрөттөе;
- адамдын кебетесин, келбетин сүрөттөе;
- буюмдун көрүнүшүн сүрөттөе;
- жан-жаныбарлардың сынын сышаттоо;
- болуп жаткан жана болуп өткөн окуяны, кыймыл-аракеттин кандай жана кантип болгонун сүрөттөп, сышаттаң берүү;
- сүрөттөөдө, көбүнчө, сын атооч жана тактооч сөздөрү кецири колдонулат;

Мисал келтирели.

### **Жыл мезгилдері**

Жаз мезгилине жалған куран (март), чын куран (апрель), бугу (май) айлары кирет. Жазда күн узарып, түн кыскарат. Жаз – өмүр жазы. Бакдарап жалбырак жайып, күштар үн безейт. Күндин жылту нуру жерге төгүлөт. Жаратылыш жанданып, кызуу кыймыл башталат. Жаздың би-

ринчи жарчысы чыйырчык. Жаздын жаш баладай мүнөзү бар. Асман тез эле бүркөлүп, бат эле жарк дей түшөт. Булуттан түшкөн тамчы сайга ағып келет. Ал тамчы жерге кубат берет, көркүн чыгарат. Эгин тез өсөт. Береке төгүлөт.

Жай мезгилине болсо кулжа (июнь), теке (июль), баш оона (август) айлары кирет. Жай айларында күн өтө ысык болот. Алма, шабдалы, өрүк, дарбыз, коон бышып, базардын көркүн ачат. Адамдар аптаптуу шаардын ысыгынан качып, жаратылышка умтулушуп, курортторго, санаторияларга, эс алуучу жайларга барышат. Окуучулар дагы каникулда дем альшып, жаңы окуу жылына жаңы күч менен келишет.

Ал эми күз мезгилине аяк оона (сентябрь), тогуздум айы (октябрь), жетинин айы (ноябрь) айлары кирет. Күз жылдын сонун мезгили, жалбырактар саргайып, токой көрктөнүп, бышыкчылык болот. Абанын салкын желин айтпа. Асман көгөрүп мелжирейт. Күндүн назик нуру жер балкытып турганын көр. Жerde жашаган айбанаттар бак-дарактардын бутактарында уялап, тиричилигин өткөргөн канаттуулардын жашоосу өзүнчө бир кызык. Дыйкандар өздөрүнү түшүмдерүүн жыйнап альшат.

Кыши мезгили айрыкча керемет мезгил эмеспи. Ал мезгилге бештин айы (декабрь), үчтүн айы (январь), бирдин айы (февраль) айлары кирет. Кышында күн кыскарып, түн узарып, адамдар жылуу кийимдерин кийишет. Суулар тоңот. Айланча-чөйрө жалтылдан күмүш чөгөрүлгөн ак тонун жамынат. Ушул мезгилде элдер чана тээп, кар уруп ойношот. Бириңиң карды бардык адамдар чыдамсыздык менен күтүшөт. Токайдогу жаныбарлар азайып, ийин-чээндеринде укташат.

### *Ой жүгүртүү тибиндеги баяндама*

Ой жүгүртүү тибиндеги баяндама буга чейинки турлөрүнөн айрыкча мүнөздүү белгилери менен айырмаланат. Анда көбүнесе окуучунун ой жүгүртүүсүнүн күчүн, кыял чабыттарынын көңдигин текшерүү жана онуктуруү максаты көздөлөт.

Ой жүгүртүү баяндамасынын түзүлүшү да мурдагылардан башкача болот. Анын темасы да суроолуу сүйлөм тибинде болуусу мүмкүн. Ички мазмуну мына ошол суроого жооп берүү мүнөзүндө болуп, окуучунун мүдеөсү, каалаганы, кыялы тизмектелип берилет.

### **Ой жүгүртүү баяндамасынын мүнөздүү белгилери булар:**

- адегенде тезис берилет да, андан соң ошол тезисти далилдөөчү мисалдар ирети менен келтирилет;
- кээде натыйжа берилет да, андан соң ошол натыйжанын келип чыгуу себеби мүнөздөлөт;

— алдын-ала суроо коюлуусу да ыктымал, андан соң ошол суроону чечмелөө же жооп берүү ордунда ирттүү баяндоого кезек берилет.

## Жаныбарлар дүйнөсүндө

Деги, биз адамдар табияттын пайдасын көрүп жашап, көркөмүнө ыракаттаныш эс альп жүрүп, анын кадырын билебизби? Ушул туурасында ойлонуп көрөлүчү.

Өсүмдүктөр жаратылыштын кайталангыс көркү болгон сыйктуу эле, жаныбарлар дүйнөсү да жаратылышка өзгөчөлөнгөн көрк копуп турат.

Деги эле инсанмын дегендин тынчын альп, ексүтүп жаткан маселе, жаныбарлардын азайып бара жатышынын, айрым жерлерде таптакыр жок болуп кетишинин себепчиси, кайрадан эле өзүбүз. Чынбы?


Өсүмдүктөр менен жаныбарлардын жашоо-тиричиги бири-бирине тыгыз байланыштуу. Биз токойду кыйып, кыйратып жок кылдык. Анын келечекте зыянын ким тартат да, ал зыяндын ордун ким толтурат?

Жаныбарларга аңчылык кылууну тескеп турууга маани берилбей калган. Ошондон улам жаратылыштын бул байлыктарын орду толгус абалга дуушарлантып, өкүнүп жатабыз.


Жаныбарлардын кайсы гана түрү болбосун, кандай шартта, кайсы жерде жашабасын, деги эң эле майдасы дегенде да өзүнө таандык жаратылышта орду бар. Жаныбарлардын мунусу пайдалуу, тигиниси зыяндуу деп ылгап мамиле жасоого акыбыз жок.

Ошон үчүн табиятты сактообуз керек? Албетте, ал үчүн ишибизди эмнеден баштасак дейсинер? Келгиле, ойлонолу!


### Баяндаманын жазуу мүнөзүнө жараша бөлүнүшү



## Баяндаманы окуп берүү ығы:



## Баяндаманы баалоо:



## Баяндама үчүн алынган тексттердин колому кандай болот?

5-класска – 100-150 сөздөн турган текст алынат.

6-класска – 150-200,

7-класска – 200-250,

8-класска – 250-350,

9-класска – 350-450 сөз алынат.

## Баяндаманын бааланышы:

Баяндамага эки баа коюлат.

Биринчи баа – **мазмунуна** коюлат, ал баа журналга белгиленет.

Экинчи баа – **сабаттуулугуна** коюлат, ал баа баяндаманы талкуулаганда аныкталат жана мындан ары катар кетирбөөнүн жолдору эскертилет.

### **Баяндаманы баалоо талаптары:**

**«5» деген баа** – баяндаманын мазмуну тексттин темасына толук жооп берсе, фактылар, цитата, цифралар ыктуу колдонулса, тексттеги ой, идея, тематика, мазмун системалуу ачылса, окуучунун кеби бай болуп, стилдик биримдик толук сакталса, жазып жаткан материалга карата жекече көз карашы бар болуп, өз алдынча жыйынтыктарга жана жалпылоолорго келе алса, баяндаманын композициялык түзүлүшү тыкан, тапта-кыр катасы жок, же 1 орфографиялык, же 2 пунктуациялык катадан ашпа-ганга коюлат.

**«4» деген баа** – баяндаманын мазмуну темага негизинен жооп берсе, айрым урунтуу факт, цифра, цитаталар туура эмес колдонулуп, так эместилик, жетишсиздик, стилдик жактан одоно эмес, айрым бир мүчүлүш учурлар болуп калса, б.а., 2-3 жерден орфографиялык, пунктуациялык жана стилдик жактан мүчүлүштүктөр байкалса коюлат. Негизинен 2 орфографиялык, 2 пунктуациялык, же 1 орфографиялык, 3 пунктуациялык, же 3 орфографиялык, 4 пунктуациялык катадан ашпаган дил баяндар «4кө» бааланат.

**«3» деген баа** – баяндаманын мазмуну тексттин темасынан бир кыйла алыстап кетсе, факт, цифра, цитаталарды колдонууда жетишпестик болсо, синтаксистик жактан сүйлем куруулары, лексикасы жарды экенин көрсөтсө, негизинен 4 орфографиялык, 4 пунктуациялык же 3 орфографиялык, 5 пунктуациялык же 7 пунктуациялык катага чейинкилер «Зко» бааланат.

**«2» деген баа** – баяндаманын мазмуну тексттин темасына жооп бере албаса, фактылар, окуялар калтырылып кетсе, окуучулардын стили жарды, ою чачкын болуп, 7 орфографиялык, 7 пунктуациялык же 6 орфографиялык, 8 пунктуациялык же 8 орфографиялык, 6 пунктуациялык же 6 орфографиялык, 9 пунктуациялык катадан ашпагандар «2гө» бааланат.

**«1» деген баа** – тема таптакыр тескери ачылса, тесттин мазмуну ачылбаса, жалпысынан, «2дегиден» ашып кеткен каталар кетирилсе коюлат.

### **Дил баян, жанрдык типтери жана алардын мүнөздөмөсү**

#### **Дил баяндын жанрдык типтери:**

- 1) **Мүнөздөмө-дил баян** (каармандарга талдоо берүү түрүндө);
- 2) **Очерк-дил баян** (жазуучунун омурү, чыгармачылыгы тууралуу же башка турмуштук мисалдарды көлтиreibиз);
- 3) **Рецензия-дил баян** (чыгарманы талдоо мүнөзүндө):

- 4) **Публицистика-дил баян** (көбүнчө, эркин коомдук темада ой жүгүртүп жазуу);
- 5) **Аңгеме-дил баян же новелла дил баян** (айрым бир каармандын образын алып, ошонун негизинде чыгармачылык менен эркин образ түзүү);
- 6) **Поэма-дил баян** (бир образдын негизинде, же эркин темада);
- 7) **Пьеса-дил баян** (полемикалуу, маек түрүндө);
- 8) **Репортаж-дил баян** (учурда болуп жаткан окуяны так, таасын баяндап берүү);
- 9) **Этюд-дил баян** (табиятты, көрүнүштүү ой жүгүртүп сүрөттөп жазуу);
- 10) **Фантастика-дил баян** (учурдагы турмуштук көрүнүштүү фантастикалык сюжет менен байытып жазуу);
- 11) **Жомок-дил баян** (реалдуу кырдаалды ой жүгүртүп жомоктук сюжетке айлантуу же экөөнү айкалыштырып жазуу);
- 12) **Улама-дил баян** (чыгарманын идеясын, анын каармандарынын кийинки тагдырын өз алдынча фантазиясы менен улантып жазуу, жаңы чыгарма жаратуу);
- 13) **Эссе-дил баян** (болуп өткөн окуянын же учурдун көрүнүштерүнүн урунтуу учурларын баяндап, сүрөттөп, ой жүгүртүп жазуу).

## **Дил баяндын жанрдык типтеринин мұнәздемесү**

### *1. Мұнәздемө-дил баян*

Дил баяндын бул түрү сочинение-мұнәздемө түрүндөгү аткарылган иш болуп саналат. Мында, негизинен, каармандардын мұнәздөрү, кылышоруктары, жекече өзгөчөлүктөрү ошондо да, башкалардан болгон айырмачылығынын негизги белгилери сыйпатталып жана жалпы окшоштук белгилери салыштырылып мұнәздөлөт. Каармандын мында мұнәздүү белгилери сыйпатталууда чыгарманын өзүнөн үзүндүлөр көлтирилип, ар бир ой далилденип отурат.

Мында шартта каармандардын баары эле бир кылка окшош эместиги (жана баары эле бири-биринен айырмалуу эмес да экендиги) өзгөчө эске алынат. Ошондуктан а дегенде бир каарманга мұнәздемө берилүүсү, андан соң анын окшоштук, айырмачылык жактарын анализдөө менен, экөөнү (балким, үчөнү) салыштырып сыйпаттаса да болот.

Мисалы, Т. Сыдықбековдун «Тоо арасында» романындагы Саадат менен Сапардын, же Ч. Айтматовдун «Бетме-бет» повестиндеги Мырзакул менен Ысмайылдын образдарынын мисалдары мына ушундай эки полюстрагы мұнәздөргө ээ каармандарды салыштырып изилдөө – бул дил баяндын предмети боло алат. Кыргыз адабиятында ушул сыйктуу

каармандар бир кыйла. А алардын образдары, жекесе кылык-жоруктары менен коом алдындагы милдети же коомго жараша мамилеси аркылуу окуучулардын көз карашы калыптанат, жалпы эле өсүп-өнүгүүсүнө он таасир бербей койбийт.

Кээде бир адабий чыгармада мүнөздөрү, кылык-жоруктары бир типтө болгон бир нече каармандардын тобу да болот. Окуучулардын мүнөздөрүндөгү мындай жалпылыктарды сезе билип, таап, далилдей альшы – ал чыгарманын сюжетин да, идеялык-эстетикалык дүйнөсүн да толук түшүнө алганын далилдейт. Мисалга алалы: Ж. Турусбековдун «Ажал ордуна» драмасындагы эркиндик үчүн күрөшүүчүлөрдүн (Бектур, Искендер, Зулайка ж.б.), же болбосо Ч. Айтматовдун «Эрте жаздагы турналар» повестиндеги фронт үчүн деп балтыр эти толо элек балдардын бирдиктүү максатка умтулуулары, уюмдашкан аракет-күрөштөрү, бирине бири түшүнүү менен жасаган мамилелери, биринин сезүн бири угуп, ага баш кооп, туу тутуп, бирдиктүү идея үчүн умтулуулары... ж.б.

Мүнөздөмө-дил баяндын дагы бир мүнөздүү белгиси – берилген чыгарманын (М.: «Манас» эпосундагы) образдар системасын бүтүндөй мүнөздөп, сальштырмалуу иретинде жаззуу, аларды чыгарманын урунтуу жерлеринен фактыларды мисалга тартуу менен сыйпаттоо болуп саналат. Ал тургай, окуучу чыгармадагы айрым каармандарга жасалган автордун симпатиясына өзүнүн көз карашын билдируү менен сүрөттөө иш-аракети дил баянга кошумчалануусу толук мүмкүн.

## 2. Очерк-дил баян

Дил баяндын бул түрү башкалардан адабий-публицистикалык мүнөзгө ээ болуусу менен айырмаланат. Анткени мындай дил баяндын объективисине жазуучунун өмүр жолу, же корком чыгарманын айрым бир типтүү каарманынын тагдыры альнуу менен, алар биз жашаган турмуш чындыгынын фонунда публицистикалык көркөм ой жүгүртүү аркылуу ишке ашырылмакчы.

Өзгөчө көңүл буруучу деталдар: очерк-дил баянда реалдуу адамдардын тагдыры ачылуу менен болгон окуялар чагылдырылат. Анын бир өзгөчөлүгү: фактыга таянуу, т.а., документалдуулук, бирок алар көркөм сездүн күчү менен сыйппатталат. Каармандардын мүнөзү, психологиясы, ички дүйнөсү ачылат.

Мисалы, белгилүү публицист С.Байгазиевдин «Жазуучунун индивидуалдык өз алдынчалыгы: Жусуп жана Мукай», же адабиятчы А. Акматалиевдин «Ч. Айтматовдун өмүр жолу менен чыгармачылыгы» аттуу очерки эн сонун далил боло алат. Бул очерктерде кыргыз адабиятынын алп екулдерүнүн өмүр жолу менен чыгармачылыгын турмуштук күрөштерден ажыратып карабастан, ал тургай алардын ажырагыс

биirimдигин (адам менен коомдун) фактылар менен илимий-популярдуу, адабий-публицистикалык маанайда баяндалат.

Аталган жазуучулардын адамдык да, жазуучулук да тагдырлары жандуу фактылар жана жумшак тил менен жазылып, алардын өз алдынчалуу ажары даана ачылат. Бул айтылган ойлор улуу орус сыңчысы В. Г. Белинскийдин: «Эгер очерк жандуу жана кызыктуу болсо, демек, ал кургак көчүрмө да, кургак тизме да, эч ажары ачылбаган бозомук нерсе да эмес, ал адамдарды же окуяларды «көркөм кайра жаратуу болуп саналат» – дегенин далилдеп отурат.

Очерк-дил баяндын экинчи туру – анын борбордук каарманы адабий чыгарманын көркөм каарманы болуп алынган дил баян болорун айттык эле. Жогорудагы В. Г. Белинскийдин сөзү да муну эске салбай койбайт.

Демек, ал – окуучу өзү сүйгөн адабий каарманынын тагдырын көркөм жана турмуштук чындыктын негизинде талдап, анализдөө менен адабий жана турмуштук байкоолоруна таянып, кайрадан өз алдынча типтүү бир каарманды жаратуучу болуп калмакчы.

Мындай дил баянда көркөм каарман биз жашаган турмуштагы эле биз менен жанаша жашаган адам катары чыга келет. Анда сюжет кургак көчүрүлбөйт, фактылар жөн гана тизмектелинбейт, анын конкреттүү кайталангыс мүнөздөрү сыйпатталат да, коомдук маанилүү окуялардын күүсүндө, замандын мүнөзүнүн фонунда өз алдынча типтүү каарман түзүлөт. Мунун баары, окуучунун өз алдынча ой жүгүртүүсүнүн негизинде, көркөм публицистанын тили менен берилет.

### 3. Рецензия-дил баян

Рецензия-дил баян мектептерде бүгүнкү күндө кецири практикаланып жүргөн, чыгарманын идеялык-тематикалык мааниси жөнүндөгү дил баянга окишоц, бирок рецензия деп аталып, анын жанрдык өзгөчөлүгү даана көрсөтүлүп отургандыктан, кайсы бир көркөм чыгарма жөнүндөгү курулай декларативдик сыйпаттоо эмес, чыгарма же анын каарманы туурасында окуучунун жекече талдоосу, жекече көз карашынын берилгендинде экендиги талаасыз.

**Рецензия** – латын сөзү, караштыруу дегенди билдириет. Ал чыгармага болгон адабий сыйндык талдоонун оперативдүү бир формасы. Ал эми рецензия-дил баян адабий рецензиянын ушул белгисин өзүнө камтыйт.

Мындай дил баяндын мүнөздүү белгиси, биринчиден, чыгармага же каарманга аналитикалуу, ар тараантан мүнөздөмө берилет, экинчиден, окуучу тарабынан ага акыйкат баасы берилүүсү мүмкүн.

Окуучу адегенде мына буларды эске алууга тишиш: рецензияда чыгарманын атальшы, чыккан жери, жылы атальп, чыгарманын кыскача

сюжети, каармандардын кыскача мүнездөмөсү берилет да, андан ары автордун сюжет куруу, образ түзүү ж.б. чеберчилиги сыншталат.

Эгерде рецензия-дил баян ушундайча чеберчилик менен жазылып, автордун стилдик өзгөчөлүгү, чыгарманын тили, каармандын өз алдынчалыгы ж.б. маалыматтар, цитаталар менен ынанымдуу жазылып, автордун ийгилиги менен кемчиликтери даана көрсөтүлүгү жетишилсе, анда ал дил баян жанрдык өзгөчөлүгүн так аныктай алган борор эле. Ошон учун методист Ю. А. Озеров: «Мүнездөлүнбөй берилген баа – куру сөздүүлүк, далилсиздик, логикасыздык» гана борорун туура эскертпүү отурбайбы.

Мындай дил баяндын түрүнө мисал катары окуучулардын колунан жаралган ойдогудай ишти табуу кыйын. Ошентсе да, айта кетким келет, айрым учурда республикалык олимпиадалык мелдештерде айрым чыгармачыл, ишкер окуучулардын Ч. Айтматовдун «Жамиила» повестиндеги Жамиила менен Даниярдын образдары тууралуу жекече ой жүгүртүүлөрүн учуратууга болот. Алардын айрымдары Жамиила менен Даниярдын турмуш куруп кетүүсүн Данияр Садыктын үй-булосун бузуп, Жамийланы аялдыкка алып кетти, же болбосо, «батышта кандуу согуш жүрүп жатса, ал эми Жамиила күйөөсүн күтпөй, Даниярды ээрчип кетүүсүн каталык деп эсептейм, а анчалык эле Даниярды сүйгөн болсо, согуштун бүтүшүн, Садыктын келишин күтүп, анан деле ажырашып кетпейби...» – дешип сындашат. Же болбосо, «Делбирим» повестинде Байтемирдин Аседди үйүнөн кетирбей коюшуна же кичинекей Сапарды Аседдин атасына жибербей коюшуна ичтери күйүп, атадан баланы кантип айрып белүүгө болот, алар канчалык ошентишсе да, «Самат акыры өз атасын табат да» дешип, мында да чыгармага, андагы каармандардын кылыш-жоруктарына жекече талдоосун, ой-пикирлерин билдиришүүдө.

Мындай ой-пикирлерди четке кагууга эч жарабайт, андан көрөкчө окуучулардын кайчы ой-жүгүртүүлөрүн колдоо гана керек, аны андан ары өстүрүүгө багыт берүү кажет.

Ал эми чыныгы рецензия тууралуу айтылуучу сөз – башка. Мисалга, жаңы жаралган көркөм чыгармага жазылган адабий сын, талдоо же чакан рецензияларды көп эле тартууга болот. Ошентсе да мугалим алардын ичинен тили жатык, объективидүү жазылган эки-үч рецензияны мисалга алып, андан соң жаңы чыккан чыгармага же жаңы таанышып отурган кайсы бир повестке, аңгемеге, ырга өзүлөрүнүн чакан пикирлерин жаздырууга көнүктүрсө, ашыктык кылбайт. Мындай ырааттуу иш-аракет өз учурунда жемишин берери шексиз.

#### **4. Публицистика-дил баян**

Дил баяндын бул түрү көбүнчө эркин темада, ой толгоо түрүндө жазылат да, публицистиканын стили сакталат.

Мында да, негизинен, тандалып алынган тигил же бул тема боюнча окуучунун жекече ою, көз карашы, фактыларды чогулта билип, аны талдай билүүсү, аягында өз баасын айтып, жыйынтык чыгара билүү, «турмушка карата аналитикалык мамиле» (А. Муратов) жасай алуусу өзгөчө эске алынат.

Мындаи болгон соң публицистика-дил баян кептин ой жүгүртүү түрүндө мисал болору анык. А ой жүгүртүүнүн структурасы, адегендө проблемалуу тезис коюлуп, анан аны далилдүү фактылар менен чечмелөө, анын негизинде жекече ой жүгүртүү менен жыйынтыкка келүү болуп саналат.

Бирок жекече жыйынтык жөнүндө айтканда, окуучу ой келди тенденциялуюу, ишке ашпаган кыялдарды саймединеп берүүсү жарабайт. Окуучунун ой жүгүртүүсү учурдагы коомдук турмуш, анын чыныгы картиналары, далилдүү, урунтуу окуялар, тарыхый фактылар менен далилденип отурат да, алардын негизинде реалдуу онугүү боло турган же сезсүз аткарылууга тийиш болуучу проблемаларды алдыга сунуш кылуунун негизинде жыйынтыкталмакчы.

Мындаи багытка ылайык келүүчү айрым материалдардын тематикасы тууралуу буларды атасак болот. Мисалы, «Мен келечекте ким болгум келет?», «Бүгүнкү базар экономикасы жана жаштар», «Динге менини мамилем», «Жаратылышты коргоо – Ата Журтту коргоо», «Мен илим кылымынын адамымын», «Мен ыймандуулукту кандай түшүнөм?», «Канча тил билсем – ошончо кишимин», «Эне тил тагдыры – эл тагдыры» ж.б.

Бул аталган тематикалар мектеп практикасында бир катар жылдардан бери эле практикаланып келе жатат. Анткени алар ар бир муундун окулүн, өзгөчө жаңы өсүп келе жаткан бүтүнкү жаштардын жигердүү муунун өзгөчө ойго салары бышык.

Мындаи тематикалардагы публицистикалык макалалар мезгилдүү басма сөздөрдө (газета, журналдар) жана радио-теледе дамаамат ой жүгүртүү багытЫндағы публицистикалык дил баяндарды жазууга даярдоодо ошол материалдарды окууну жана угууну сунуш кылуусу, аларды үлгү катары мисалга тартып, талдан үйрөтүп, анан гана ошондой дил баяндарды жазууга үйрөнүүсү, ага багыт берүүсү зарыл.

Мындаи даярдык иштерин жүргүзүүдө мугалим берилген тема боюнча ага план түзүп берип, алга жетелеп, анан андан ары эмнеден баштап, ишти кайсы багытта улантуусу, ал учүн кандай материалдарды, фактыларды кантит тандосу, алардын негизинде изилдеп-талдоо иштерин жүргүзүүсү, аягында фактыларды салыштырып жыйынтыктоосу

зарыл экенине көнүктүрүлмөкчү. Жыйынтыктап айтканда, публицистика-дил баян күнделүк коомдук-саясий, актуалдуу маселелерге карата, курч, көркөм сөздүн күчү менен жазылган, турмуштук фактыларга негизделген өзгөчө ой жүгүртүүнүн коомдук активдүүлүгүн, турмушка ой жүгүртүү аракетинин алгачки кадамдарын билгизет.

Бул сыйктуу дил баяндар, эгер өз аты менен атай тургандай деңгээлде болсо, анда ал окуучунун эркин темада жазылуучу мыкты жумушу болуп саналары белгилүү. А окуучулар мындай эркин темалардагы дил баяндарды жазууга өзгөчө кызыгышат. Ал негизги темаларды анча жеткиликтүү билбекендигинен эмес, бир теманын чынжырында тушалбай эркин темада чабыттап эркин жазууну, ой жүгүртүсүн, билимин сынап көрүүнү самагандыгы экенин, мугалим окуучусунун андай максат оюн ишке ашырууга сөзсүз көмөктөшүүсү, багыт берүүсү зарыл.

### *5. Аңгеме-дил баян же новелла-дил баян*

Дегинкиси, аңгеме жанры турмуштун бир үзүм окуясын чагылдырып, аз сандагы каармандардын тагдырын камтыган, көлөмү чакан окуя тез өнүгүп, бат жыйынтыкталган, бирдиктүү бир турмуштук ойду камтыган, кара сөз түрүндөгү (прозалык жанрдагы) чыгарма экени белгилүү. Анын кандай чыгарма экенин окуган адам дароо эле сезери да анык. Анткени андагы бирин-экин каармандардын тегерегиндеги өткөн окуяны, же кайсы бир окуянын үзүмүн окуп эле тутат.

Аңгеме жаза билген, же жазууга аракет кылган балдар да мектепте жок эмес. Себеби аңгеме өзүнүн табиятына жараша баланын кончулун ойготуп, өз турмушундагы кыялдуу, өз алдынчалуу, шок, күлкүлүү окуяларына жакын, окошо болусу менен, балдарды өзүнө тартып туралы шексиз.

Новелла дагы ошондой. Ал дагы көлөмү, камтыган окуясы менен аңгемеге окошо болгону менен, бирок окуянын жыйынтык бөлүгүндөгү адамды терес ойго салган, түйшөлтүп, ичи тыз эттирген тагдырлар аңгемеден айырмаланып турат. Ошентсе да, ал экөө бири-бири менен психологиялык жагдайларга жараша шарттуу түрдө гана айырмаланбаса, новелла деген сөз француз тилинен көрөнгөнде аңгеме дегенди эле түшүндүргөнүн эске алсак жетиштүү.

Окуучулардын мына ушул айтылган багыттарда өз алдынча иш жүргүзүп, чыгармачылыкка багыт алган учурлары жок эмес. Образдуу айтсақ, адабият же тил сабагында дил баян жазууда негизги теманын тегерегиндеги адабий ой жүгүртүүнүн чегинен чыгып, эркин ой жүгүртүүгө өтүп кеткенин байкабай, өз алдынча жаңы чыгарма жазып жатканын туйбай калган чыгармачыл окуучулар жок эмес.

Мисал келтирели: Окуучу 9-класста К. Баялиновдун «Ажар» повести боюнча, же 11-класста Ч. Айтматовдун «Делбирим» повестинин негизинде «Жалгыз тал ширенке да өчтөт, анан мен да өчөм» жана «Армандуу маҳабат жөнүндөгү эң сонун дастан» деген темаларда дил баян жазууга киришти дейли. Өз ишине чыгармачыл мамиле кылган, теманы эң сонун билген, сезимтал окуучу китеңтеп окуганнын жөн салды гана кургак баяндап кооп гана чектелип калбайт. Ал автордук баянды жүргөндөгү электен өткөрүп, каармандар менен кошо жашап, тагдырлаш пендे катары кез ирмем болсо да бирге боло калып, ақырында балалык баёо, сезимтал жүргөгү менен «ооруп» өз алдынча жаңы аңгемени – аңгеме-дил баянды, өзүнүн алгачкы чыгармасын жазыш койгонун билбей каларыбышык.

Мындаидай учурлар практикада жок эмес, мектептик же олимпиадалык сыноолордо окуучулардын жазган чыгармаларын, дил баяндарын көп эле учураткан учурлар болгонун айткым келет.

Алсак, аңгеме-дил баяндарда Ч. Айтматовдун «Эрте жаздагы турналар», «Ак кеме», А. Токомбаевдин «Мезгил учат», Ж. Турусбековдун «Женишибек» ж.б. чыгармалардагы образдарды талдоодо дал ошондой учурлар кайталанары шексиз.

Мындаидай учурларды кубаттоо керек, окуучулардын чыгармачыл эмгектерин татыктуу баалап, аны өркүндөтүү багыттарын көрсөтүп, андан ары аңгеме-новелла жанрындагы өз чыгармаларын жаратууларынын жолун таап берүүсү кажет. Анткени адабият сабагынын эң негизги милдеттеринин бири ушул эмеспи.

Антпесе методист А. Муратов айткандай: «Китеңтеп көчүрүү – дил баян жазуу эмес, анда окуучунун өздүк чыгармачылыгы жок жана болбайт».

## ***6. Поэма-дил баян (же ыр-дил баян)***

Ыр формасындагы дил баян, негизинен, эки түрдө жазылат, тактап айтканда, таңдалып алынган темага ылайык окуучунун өз пикирин, ички толгонууларын, ой-туюмдарын билгизген, көптин сүрөттөө, баяндоо, ой жүгүрттүү түрүндөгү ыр формасындагы дил баян жана даяр сюжеттин негизинде жазылган окуялуу, чакан поэма түрүндөгү дил баян болуп эсептелет. Ошондуктан жазылган дил баяндардын жанрына жараша, поэма-дил баян жана ыр-дил баян деп шарттуу түрдө бөлүп көрсөтсөк болот.

Ыр-дил баян поэзия жанрындагы чыгармалардын түрлөрүнө жараша өз ара пейзаждык, сүйүү, гражданыйк, же дидактикалык (философиялык) делинипп бөлүнсө болот. Алардын ар бири өзүнүн мүнөзүнө жараша же пейзаждык сүрөттөө, турмуштук баяндоо, ички сезим-туюмун билдириүү, философиялык толгонуу же болбосо дидактикалык акыл-насаат айтуу

түрүндө жазылмакчы. Чыгармачыл окуучулар бул сыйктуу дил баяндарды жазууга ынтызар келишери белгилүү. Анын үстүнө көпчүлүк учурда салттуу эмес формада жазылган дил баяндарды баалоодо кетөрмөлөп баа коюу практикасы балдардын мындай башталма иш-аракеттеринин есүшүнө оң таасир бере алат.

Демек, ыр түрүндөгү дил баяндарга коюлуучу талантар, негизинен, поэзиялык жанрдагы чыгармаларга кандай талантар коюлса, ошого окшош, бирдей коюлат. Тактап айтканда, дил баянга турмуш чындыгы лирикалык каармандан (автордун) ички сезимдери (кубанычы, кайын арзуусу, толкундандуусу, түйшөлүүсү) аркылуу берилет да, андан окуучунун дүйнөгө болгон жеке көз карашы туюлат. Анда кептин эмоционалдуулугу, салыштырмалуу, эпитет, метафора ж.б. көркөм сөз каражаттары жыш колдонулусу мүмкүн. Ошентсе да болгону, бул дил баян – окуучунун чыгармасына дароо эле жогорку талап кооп баалоо да калыстыкты жаратпай койбийт. Мындайда ыр-дил баяндын мазмуну темага жооп береби, окуучу бул ыр-дил баянда теманын мазмунун кандай деңгээлде ача алды, стилдик, көркөмдүк каражаттарды колдонуу, ыр куруу чеберчилиги кандай.. ж.б. жагдайлар өзгөчө эске алымакчы.

Кээде көлөмдүү ыр түрүндөгү сюжетсиз чыгармаларды да поэма деп атап коюучу учурлар адабиятта салтка айланган. Бул анын баяндоо максатына, камтыган материалдын көндигине жараша аталаары белгилүү.

Дил баян, негизинен, ыр түрүндөгү, көлөмү анча чоң эмес, турмуштук, бир сюжеттин негизинде, 2–3 каармандын тегерегинде болуп откөн окуяларды, алардын тагдырын баяндаган чыгарма экендиги белгилүү. Демек, ушул мүнөздүү өзгөчөлүгүнө жараша поэма-дил баянга коюлуучу талантарды түзүүдө мурдатан белгилүү болгон талантарга таянабыз.

Чыгарманын негизинде жазылган дил баян коюлган темага ылайык, анын сюжеттик өзөгүн кайталаган, андагы айтылган ойго, каармандарынын кылыш-жоруктарына мумкүн жекече, автордук көз карашын билдирген мүнөздө жазылусу ыктымал. Ошондой сапаты менен ал оной турдо жазыла койчу иштерден эмес экендигин да тастыктап турат. Мындай дил баяндар жөн жерден эле жазыла бербейт, чыгармачылык шыгы чындалп ойгонгон, «чымындуу» окуучулардын гана колунан келип, калеминен жаралмакчы.

## 7. Пьеса-дил баян

Пьеса-дил баян окуучунун чыгармачылык фантазиясынын көндигин, сөзгө чебердигин, образдуу ой жүгүртүүсүнүн ар тараптуулугу менен терендигин далилдөөчү өзгөчө касиетке ээ. Анткени мындай типтеги дил баян турмуштук көрүнүштөрдү типтүү образдар жана мүнөздөр менен полемикалуу ой жүгүртүү аркылуу жаралат эмеспи.

Мындай ой жүгүрттүү автор (окуучу), каарман жана турмуштук тагдырлар бетме-бет келип, проблемалар үчүн чакан драма жаралат.

**Пьеса-дил баян конкреттүү бир чыгарманын сюжети боюнча (буға чейин отүлгөн, таанышы чыгарма) же эркин темада өз алдынча ой жүгүрттүү менен жазылуусу мүмкүн.**

Даяр сюжет боюнча (окуган чыгарма ылайык) пьеса-дил баян жазууда, кайсы бир урунтуу эпизод тандалыш алынышы мүмкүн, же болбосо, чыгарманын сюжетин үстүртөн кайталоо менен, анын идеялык мазмунун автордук баянды кошуу аркылуу башка, өз алдынча, жаңы «чыгарма» жаралуусу ыктымал.

Мисалы, «Ажар» повестиндеги Ажардын Чырдын үйүнөн качып чыгуусу, энесинин мүрзөсүнө барышы, карышкырга жем болушу сыйктуу эпизоддорду же «Ак кеме» повестиндеги «Буту Эне» жомогун, же Т. Касымбековдун «Сынган кылышындагы» Абил бий менен Бекназардын антипод образдарын салыштыруу аркылуу Бекназардын өлүмү сыйктуу урунтуу эпизодду заман менен үндөштүрүп, турмуштук проблемаларды образдуу ой жүгүрттүү, жогоруда айтЫлгандай, сабак-сахна үчүн чакан пьеса жазууга неге болбосун!?

Ал эми эркин темадагы пьеса-дил баянда автордун үнү (автордук баяндоо) бириңчи планга чыгат.

Оз алдынча түзгөн сюжет бирдиктүү бир идеяны туонтуу менен, ал идеяны берүү үчүн автордук публицистикалык ой жүгүрттүү ал сюжетти курчутту. Сюжетти курчутууда публицистиканын курч тили жана көркөм образ чоң роль ойнойт. Андай болгон соң дил баяндын өзөгүндө конфликт жатат.

Кандай болгондо да, окуучуга бир рецептти тануулоого болбойт, ар бир окуучунун чыгармачылык дараметине койгон жөндүү.

Ошентсе да пьеса-дил баяндын төмөндөгүдөй жыйынтыктуу мүнөздүү белгилерин сунуш кылууга болот:

1. Пьеса-дил баян окуучунун өз алдынча түзгөн сюжети же кайсы бир чыгарманын (лирикалык, прозалык) даяр сюжетинин негизинде, диалог түрүндө жазылат;

2. Каармандары типтүү, алардын кептери курч, полемикалуу, эмоционалдуу, так, орундуу келип, окуя ырааттуу, логикалуу, «каармандардын кебиңде өнүгүүсү», анын негизинде конфликт түзүүсү зарыл. (Кыргыз адабияты, терминдер сөздүгү, 30-б.);

3. Көлөмү боюнча чоң болбой чакан жазылып, чыгарманын урунтуу эпизоддорун гана камтышы, же болбосо, автор өз алдынча оригиналдуу сюжет курса, же философиялуу, публицистикалуу мүнөздө ой жүгүртө турган болсо, урунтуу ой корутундулардын болушу кажет;

4. Пьеса-дил баян окуучулар сахнасында, же сабак-сахнада аткарууга ылайыктуулугунда, анткени драма сахнага коюу үчүн жазылат эмеспи.

## **8. Репортаж-дил баян**

Дил баяндын бул түрү башкалардан түп-тамырынан тарта айырмаланып турат. А бул эмне менен байланыштуу? Ойлонуп көрөлүчү, рецензия-дил баянда же поэма-дил баянда көркөм баяндоо ишке ашырылып, көркөм образ түзүлөт, публицистика-дил баянда болсо, коомдук проблеманы көтөрүп чыгып, ал туралуу публицистикалык курч ой жүгүртүү берилсе, а репортаж түрүндөгү дил баянда жогорудагылардан жанры боюнча бөтөнчөлүккө ээ болуу менен, бирок алардын айрым белгилерин өзүнө камтып турганы байкалат. Тагыраак айтканда, репортаждарда айрым учурда, илимий стилге мүнөздүү кептин түрлөрү пайдаланылса (М.: илимий конференция боюнча репортаж алыша), кээде публицистикалык, а кээде көркөм стилдин белгилери пайдаланылат. Демек, бул – репортаж алышып жаткан чейрөнүн өзгөчөлүгүнө жараша мүнөздөлмөкчү. Ошентсе да репортаждын негизги өзгөчөлүгү анын оперативдуулугү, учурдагы болуп жаткан кыймыл-аракети, коомдук маанилүү бир окуяны (өкмөттүк официалдуу жыйындардын, спорттук мелдештердин, же бир маданий маанилүү жаңылыктардын жүрүшүн) чагылдырып, сүйлөп жаткан радиотележурналисттин кеби, же газетага жазган журналисттин макаласы дал ушул репортаждын негизги үлгүсү болуп саналат.

Репортажда кептин баяндоо түрү негизги керектөөчү компонент болуп саналат да, илимий, же публицистикалык баяндоо ишке ашырылат. А кептин сүрөттөө түрү ага жардамчы компоненти болуп кирет, айрым учурда окуя жүрүп жаткан жердин, чейрөнүн, орундуу же катышып жаткан адамдардын абалын кийим-кечесин сүрөттөө элементтери кошулуусу да толук мүмкүн. Ошону менен бирге учурда окуянын жүрүшүнө ылайык ой жүгүртүүнүн элементтери да пайдаланылышыбыктымал.

Демек, **репортаж-дил баянга** мүнөздүү белгилерди жыйынтыктап айта кетели:

- репортаж алышып жаткан жер, чейре;
- толук датасы, күнү, айы, жылы;
- репортаж алышып жаткан окуянын аталышы;
- автордун аты, жөнү ... ж.б.

## **9. Этюд-дил баян же сүрөттөмө-дил баян**

Этюд, же сүрөттөмө негизинен көрүнүштү сүрөттөөгө жакындыгы менен өзгөчөлөнөт, ошентсе да учурдагы көрүнүштү сүрөттөө менен ал репортажга окшоп кетет. Бирок адабий этюд же сүрөттөмө булардын бирине да кирбейт. Этюд менен сүрөттөмө нагызында, табияттын коруңнүшүнүн, анын учурдагы абалынын көркөм элесин, картинасын сөздүн

күчү менен кайра жаратат. Мындағы табияттың элеси адамдың ички сезими менен үндөшүп, адам кейисе «кеип», сүйүнсө «жадырап» турғансып, адам менен жаратылыптың жандуу биримдиги ачык туолат.

Этюд же сүрөттөмө-дил баянды жазууда окуучу табияттың өзү күбө болгон ажайып бир сүрөтүн, элесин көз алдына келтирет. Анын көркөм элесин, ага болгон өзүнүн ички сезимин, кубанычын, кайгысын, толкундануусун билгизет. Бул жагынан алганда, этюд-дил баян кара сөз түрүндө жазылган ыр (прозадагы ыр) сыйктанат. Анткени эгер чыгармачыл окуучу ошол өзү жазған этюдун ыр түрүндө кайра жасса, ал табият лирикасына эң сонун мисал болуп чыга келер эле. Бирок этюдду ыр түрүндө да жазууга болору практикада белгилүү.

Ал эми сүрөттөмөнүн бир айырмасы – анда натуралдуулуктун белгилери сакталат, көрүнүштү дал өзүндөй сүрөттөгөн учурлар да кездешет. Кээде ангеменин элементтин камтыған айрым сюжеттик белгилер да болушу мүмкүн.

Ошентип этюд-дил баян да, сүрөттөмө да, башкача эч кандай жанрдагы дил баяндарга окшобогон, өз алдынча форма экенин эске алуубуз кажет. Себеби алардын төмөндөгүдөй мүнөздүү белгилери бар:

- табияттың бир учурдагы гана көркөм сүрөтүн көркөм сөз менен тартып бергендиги;
- анын автордун ички сезим-туйгусу менен ажырагыс биримдикте сүрөттөлгөндүгү;
- окуясыздыгы, андагы ой, идея лирикалық каармандардын көз карапы, ички сезими, конул баасы менен бааланыш берилгендиги;
- көркөм сөздүн күчү менен көркөм образ түзүлүп, көтөрүнкү же чоғуңкү маанай туолган эмоционалдуулугу ... ж.б.

## 10. Фантастика-дил баян

Фантастика – кыялдан ойлоп чыгарылган, турмушта боло элек, же болууга мүмкүн эмес сыйктанган көрүнүштөрдү илимий же көркөм баяндоонун, чагылдыруунун тиби, б.а., турмушту образдуу чагылдыруунун бир жолу болуп саналат. Фантастика адабиятта өзгөчө орунда турат. Ал дүйнөлүк адабиятта, анын ичинде кыргыз адабиятында бир кыйла түптөлүп онуккон. «Манас» эпосунда да анын белгилери бар, т.а. Манастын төрөлүшү, аны коштоп жүргөн касиеттүү көрүнүштөр, Семетейдин кайып болушу, Алмамбеттин жайчылык өнерлөрү, же Төштүк баатырдын окуялары, ошондой эле бүтүндөй кереметтүү-укмуштуу жөө жомоктордун фантастикалуу эпизоддору... ж.б.

Демек, фантастика элдин кыялый ой жүгүртүүлөрү аркылуу жараган көркөм чыгарма болуп саналат. Анын элементтери бүгүнкү күндө да жазуучу Ч. Айтматовдун белгилүү чыгармаларында бараандуу орунду ээлөө менен, учурдун маанилүү коомдук-социалдык проблеме-

маларына тиешелүү экендигине адамды ишенирүүде. Алсак, «Кылым карытар бир күн» романындагы «Токой-Төш» планетасы жөнүндөгү эпизоддор жана акыркы «Шайтандын эн тамгасы» аттуу романынын сюжеттик өзөгү.

Фантастиканың элементтери романтикалық ой жүгүрттүнүн эң сонун үлгүлөрү катары А. Осмоновдун белгилүү «Майдын түнү» жана «Эшимкандын тереги» поэмалары да эң сонун пайдаланылган. Ал эми белгилүү кыргыз фантасттары К. Эсенкожоев менен Б. Сартовдун ангемеповесттери адабиятыбыздын онугүүсүндө өз орду бар чыгармалардан.

Кантсе да, фантастика – илимий жана романтикалық ой жүгүрттүнүн продуктусу. Ал жок жерден келип чыкпайт, аны турмуштун өзү жаратат жана айрым фантастикалуу ой жүгүртүүлөрдүн аныктыгына турмуштун өзү алыш келет. Дүйнөдо чындыкка чыккан фантастикалуу сюжеттер, фактылар көп. Мисалы, А. Беляевдин «Профессор Доузэлдин башы» же анын «Звездолёттору» ж.б. Бүгүнкү күндө мындай идеяларды илим эчак эле турмуш жузүнде далилдеп койду.

А фантастиканын элементтерин камтыган дил баяндар деле мындай ойдон алыс кетпейт. Анда окуучунун кыялый же романтикалуу ой жүгүртүсүнүн күчтүүлүгү, байлыгы, кыялкечтиги чоң роль ойнойт да, айрым тарыхый фактывлардын тегерегинде мезгилге, заманга байланыштырган көркөм ой жүгүртүү ишке ашусу толук мүмкүн.

Кантседа фантастика-дил баяндар берилген темада, кайсы бир көркөм чыгарманын, же турмуштук көрүнүштүн негизинде жаралыш, окуучунун чыгармачылык дараметинин чегинде бааламакчы. Ал эркин жазылыш, мугалимдин эрки менен эмес, окуучунун эрки менен ишке ашырылышты толук ыктымал.

Анткени мындаи дил баян ар дайым эле жазыла бербейт. Ал, биринчиден, анын татаалдыгын, экинчиден, андай формада дайым эле жаза берүүнүн анча зарыл эместиги менен да түшүндүрүлөт. Тактап айтканда, ал окуучунун жеке чыгармачылыгына гана тиешелүү чечилет.

## **11. Жомок-дил баян**

Окуучулардын өз алдынча ой жүгүрттүүсүн текшерүүнүн жана дагы бир түрү - бул **жомок тибиндеги дил баяндарды** жазуу. Бирок мындаи дил баяндардын адабий дил баяндардан айырмасы чоң. Адабий дил баяндар көбүнчө адабият сабактарында гана жазылса, жомок-дил баяндар кыргыз тили сабактарында жана окуучулардын өз алдынча чыгармачылык ишин улантууда да жазыла берет.

Мындай дил баяндарды жазуу жок жерден, ойдон чыгарылган жок. Буга чейин эле айрым методисттер аркылуу баланын өз алдынча кыялданууларын, ой чабыгтарын естүрүү, калыптандыруу максатында жомок жаздыруу же оозеки баяндоо мунөзүндөгү тапшырмалардын системасын сунуш кылыш

келген фактылар бар. Же болбосо, ата-энелердин өзүлөрү да балдарынын кебин естүрүү максатында кызыктуу жомокторду окуп берүү менен алардын кайра айтып берүүсүн, же өз алдынча жомок ойлоп табууларын талап кылуу багыттында иштер жүргүзүлөт.

Ошондой эле айрым чыгармачыл мугалимдер кыргыз тили сабактарында тигил, же бул грамматикалык категорияларды окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрүүдө элдик материалдардын негизинде, кээде өзүлөрү ойлоп табышып, дидактикалык жомоктордун сериясын түзгөн учурлар да кездешпей койбийт.

Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повестинде баланын эч бир жанга белгисиз жомогун, болгондо дагы төл жомогун алалычы. Бул анын таятасы Момун чалдын Бугу Эне жөнүндөгү жомогунун таасиринде келип чыккан, өз тагдырын, умтулуусун, кыялдануусун чагылдырган төл жомогу эмеспи. Же болбосо, француз жазуучусу Сент-Экзюперинин «Кичинекей Ханзаада» аттуу повестиндеи баланын кыялданууларын алалы. Анда алты жашар бала кыялтынын күчү жана ар тараптуулугу менен турмуштагы ар кыл кырдаалдарды өзү тарткан сүрөттөр, аларга болгон өзүнүн мамилеси аркылуу чагылдырып отурат.

Биз сөз кылыш жаткан жомок-дил баянды жазууга үйрөтүүнүн негизги максаты – жогоруда айтылган жагдайлар сыйктуу эле баланын аракети, фантазиясы, ой чабылтары аркылуу дидактикалык жомокторду түзүү болуп саналат.

Ал кандай жомоктор? Ал биз ар күнү окуп-билип жүргөн эле ар түркүн көрүнүштөрдүн сырын чечмелеп, же аны башка бир көрүнүштөр аркылуу салыштыруу түрүндө түшүндүрмө берүү адатка айланган.

Мисалы, балык неге сүйлөбөйт, шамал кайдан пайда болот, жылдыздар эмне деген ажайып нерселер, ай кантит жаралган, айдын бетиндеги сүрөт эмнени түшүндүрөт, жамғыр кантит жаайт? – деген сыйктуу түркүн-түстүү суроолорду кыял менен чындыктай сүрөттөп жазуу аркылуу же оозеки түрдө дил баян жаратуу тестиер окуучулардын курагында кыйла туура келет.

Анткени тестиер балдар түркүн турмуштук же сыйкырдуу-кереметтүү жомокторду окуу менен, өзүлөрү да ошол жомоктордогу адилет, баатыр каармандардай болууну көздөп кыялданышшары жана ошондой кыял дүйнөсүндө жашары практикада белгилүү. Демек, мындай көрүнүштөрден улам мектептеги кыргыз тил жана адабияты сабактарында же башка предметтерди (математика, биология, химия, география) окуп-үйрөнүүдө илимдин же табияттын түрдүү сырларын чечмелеген дидактикалык жомокторду, т.а. жомок-дил баяндарды жазуу мыйзам ченемдүү көрүнүш.

## 12. Улама-дил баян

Кадимки дил баяндардан түп-тамырынан бери айырмаланган дагы бир түрү – бул улама дил баян. Тагыраак айтканда, кадимки дил баяндар да яр чыгарманын сюжетинин, каармандардын тагдырларынын, мұноз-дерунұн негизинде жазылса, бул дил баян окуучуга тааныш чыгарманын негизинде, бирок андагы окуянын логикалық уландысын, каармандардын кийинки тагдырларын окуучу өз алдынча ой жүгүртүп, аны жекече чыгармачылық фантазиясы менен көре билип, андан ары «улап» жазууну туюнта.

Экинчи бир өзгөчөлүгү – бир чыгармада автор тарабынан «чыгарманын жаны» болуп «киргизилип» окуучуга рухий күч тартуулап турған идеяны табуу, анан да автор баарын «айтып берип» койбой, калганын өзү түшүнүп алсын деп окурманга «аманат калтырган» ой туюмдарды туюу; окуучу аларды өз алдынча ойлонуп, өз көзү менен көрүп, өз сөзү менен айткысын келтирген керемет сезимдин жаралышы... Мына ушунун баары улама дил баянды жазууга негиз болуп берери мыйзам ченемдүү. Ошондуктан окурманды түйшөлтүп, ички дүйнөсүнө бүлүк сала турған чыгарманын финалындагы окуянын күтүлбөгендей жыйынтығы, же трагизм, «көшөгөнүн артындағы» идеялар (чыгармадагы замысль) автордун айтайын деген оюнун сырдуу табышмагы (автордук вымысль) да улама дил баяндарды жазууга түрткү берери бышык.

«Кут билим сабак» газетасынын 2000-жылдын декабрындагы салында мына ушундай улама-дил баян туурасында мугалим Б.Абдразаковдун (Кара-Кулжа району, М. Абакиров атындагы орто мектеп) иштажрыйбасы басылып чыккан. Ушул эле тииттеги дил баянды Бишкек шаарындағы Улуттук компьютердик гимназиянын (№ 5) Кыргыз тили жана адабиятты мугалими А. Батыркулованын, Нарын шаарындағы Кыргыз-Түрк лицейинин мугалими Б. Асыранкулованын әң сонун практикасынан окуучуларга улама-дил баянды жазууга түрткү берген чыгармачыл аракеттеринен көрүнүп турат.

Мындай жазуу жумушун кантитп жүргүзүү керектиги тууралуу жогоруда аталған мугалим Б. Абдразаковдун практикасы – колдоого арзый турған көрүнүш. Анткени ал окуучу окуган чыгарманын сюжетинин жана каармандарынын андан аркы тагдырларынын негизинде өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча жаңы чыгарма жазууга жол көрсөтөрүшкесиз.

Мисалы Б. Абдразаков өз макаласында: «Окуучу берилген темада белгилүү окуяны андан ары улантат» жана мындай дил баянда «өзүнүн индивидуалдык ой жүгүртүүсү менен теманы андан ары улап, өзүнчө чыгарма жаратат». («Кут билим сабак», декабрь, 2000)

Мугалим буга мисал катары К. Баялиновдун «Ажар» повестинин негизинде «Ажар эми байкүш эмес» деген темада Ажардын карышкырга

кез болгон жеринен баштап, окуяны өз каалоолору боюнча чыгармачылык менен уланттуу же болбосо, Ч. Айтматовдун «Эрте келген турналар» повестиндеги Султанмурат менен карышкырдын тиктешип турган жеринен андан ары улантып жазууга окуучуга багыт берет.

Улама-дил баян муну менен эле чектелип калбайт. Анын жолдору, ыкмалары, тематикалары түрдүүчө болуусу ыктымал. Мисалы:

1) А. Осмоновдун «Женишбек» поэмасынын негизинде Женишбек менен Минбай абышканын кийинки тагдырлары, акын толук айттай, окуучунун жан дүйнөсүнө оптимисттик идея жаратып, калганын өзүнүн түшүнүүсүнө таштаганын туюу;

2) Ч. Айтматовдун «Саманчынын жолундагы» Толгонайдын жан боорлору Субанкулдун, Касымдын, Жайнактын, Майсалбектин согуш алааматынан аман калып, «жалган келген» кара кагаздардын арты сүйүнчү менен алмашылыши, же гүл сүйгөн келин Алимандын жана анын жетим калган баласы Саманчынын эл-жерин, баары биригип Толгонай энени бактылуу кылышы;

3) же болбосо, «Делбирим» повестиндеги Асель менен Ильястын кайрадан жолугуп, бирин-бiri кечирип, баласы Самат менен бирге бактылуу үй-бүлө куруусу, жол мастери Байтемир өз «күнөөсүн» сезип, аларды кайрадан жолугуусуна көмөк кылуусу ж. б.

Ушул сыйктуу идеялар мурдатан эле практикабызда жок эмес болчу, т.а. «Манас» үчилтигин окуп-үйрөнүп жатканда (8-класс, Кыргыз адабияты), «Сейтек» белгүнүн аягында ақылман Бакай, Кан Кошой, Чыйырды эне, Каныкеj апалардын жана Семетейдин элге, жерге тынчтык заманды орнотуп, абан баары чогулуп кайыш болуп кетиши. Мунун өзү – эл өзү сүйгөн каармандарынын олумүн, кайгылуу тагдырын каалабастыгы, алардын түбөлүк тириү бойдон биздин арабызда жүрүшү катары тушундуруулөрү белгилүү. Ошондой эле «Ак Мөөр» аттуу телевизиондин соңунда жылкычы жигит Болот менен сүйгөнү Мөөр сулуунун «тиги дүйнөдөгү» кайрадан жолугушуусу..

Кыргыз адабиятында улама-дил баян жазуу, же ага багыт берүүчү, чынында эле материалдар арбын. Көркөм фантазиясы, кыял чабыты күчтүү окурман (мектеп окуучусу) окуган чыгармадагы өзүнүн жан дүйнөсүнө уялап түнөк тапкан каарманынын кийинки, китечке сыйбай калган тагдыры тууралуу түйшөлүп, аны ой туюунун призмасы аркылуу «көрө билүүсү» же чыгарманын финалындагы жыйынтык жана анын автору менен келишикиси келбей, өзү күткөндөй башкача жыйынтык чыгарып, таптакыр башка чыгарманы жазып коюусу талашсыз эмеспи.

## Дил баяндын түрлөрү



**Дил баянды баалоо:**

**сабаттуулугун баалоо:**

- орфографиялык сабаттуулугун баалоо;
- пунктуациялык сабаттуулугун баалоо;
- стилдик сабаттуулугун баалоо.

**Дил баяндын көлөмү:**

**5-клас** – окуучулук дептердин 3,5 бетине чейин

**6-клас** – окуучулук дептердин 3,5-4 бетине чейин

**7-клас** – дептердин 4 бетине чейин

**8-клас** – дептердин 4,5 бетине чейин

**9-клас** – 4,5-5 бетке чейин

**10-клас** – 5,5 бетке чейин

**11-клас** – 5,5-6 бетке чейин

**Эскертуу:** эгерде окуучу чыгармачылыгы менен белгиленген көлемдөн көп жазса, ал артыкчылык катары бааланууга тийиш.

### Дил баянды баалоонун ченемдери

«5» деген баа – дил баяндын мазмуну темага толук жооп берсе, фактылар, цитата, цифралар ыктуу колдонулса, мазмун системалуу ачылса, окуучунун кеби бай болуп, стилдик биримдик толук сакталса, жазып жаткан материалга карата жекече коз карашы бар болуп, оз алдынча жыйынтыктарга жана жалпылоорго келе алса дил баяндын композициялык түзүлүшү тыкан, окуучунун ой чабыты ар тарааптуу көрүнсө, т.а., таптакыр катасы жок, же 1 орфографиялык, же 2 пунктуациялык катадан ашпаганга коюлат.

**«4» деген баа** – дил баяндын мазмуну темага негизинен жооп берсе, факт, цифра, цитаталар колдонулуп, бирок айрым учурда так эместиқ, жетишиздік, стилдик жактан одоно эмес, айрым бир мүчүлүш учурлар болуп калса, б.а. 2-3 жерден орфографиялық, пунктуациялық жана стилдик жактан мүчүлүштүктөр байкаласа коюлат. Негизинен 2 орфографиялық, 2 пунктуациялық, же 1 орфографиялық, 3 пунктуациялық, же 3 орфографиялық, 4 пунктуациялық катадан ашпаган дил баяндар «4кө» бааланат.

**«3» деген баа** – дил баяндын мазмуну темадан бир кыйла алыстап кетсе, факт, цифра, цитаталарды колдонууда жетишпестик болсо, синтаксистик жактан сүйлем куруулары, лексикасы жарды экенин корсөтсө, тема боюнча өзүнчө ой жүгүрттүсү ачык берилбесе, жалпысынан, 4-5 жетишпессиздік байкаласа коюлат. Негизинен 4 орфографиялық, 4 пунктуациялық же 3 орфографиялық, 5 пунктуациялық же 7 пунктуациялық катага чейинкилер «3кө» бааланат.

**«2» деген баа** – дил баяндын мазмуну темага жооп бере албаса, факт, цифра, цитаталар ыктуу колдонулбаса, окуучулардын стили жарды, ою чачкын болуп, өз алдынчалуулугу дээрлик көрүнбосо, жалпысынан, дил баянда 6-7 кемчилик кетирилсе коюлат, б.а. 7 орфографиялық, 7 пунктуациялық же 6 орфографиялық, 8 пунктуациялық же 8 орфографиялық, 6 пунктуациялық же 6 орфографиялық, 9 пунктуациялық катадан ашпагандар «2гө» бааланат.

**«1» деген баа** – тема тантакыр тескери ачылса, мазмуну китеңтеп сөз сөз көчүрүлсө, жалпысынан, «2дегиден» ашып кеткен каталар кетирилсе коюлат.

Дил баянга эки баа: биринчиси мазмунуна, әкинчиси сабаттуулугуна коюлат.

**Оозеки жоопторду баалоонун нормалары «5» деген бааны** коуда чыгарманын идея, темасын, андагы коюлуп жаткан маселелерди, негизги мазмунду түшүнүүсү, образдарды, көркөм сөз каражаттарын туура талдоосу, чыгармага адабий-теориялық анализ жасоосу, адабият теориясы боюнча билимин, чыгарманы адабий процесс жана доор менен байланышта көрсөтүүсү, кебинин сабаттуулугу жана ырааттуулугу логикалык ой жүгүртүүсүнүн жогорулугу, фонетикалық, синтаксистик, сөз жасалышына карай жана сөз түркүмдерүнө карата талдоону мыкты билүүсү, кыргыз тилинин теориялық маселелеринин, айрыкча байланыштуу кептеги стилдин түрлөрү (көркөм, илимий, публицистикалық, оозеки сүйлөшүү, иш кагаздарынын стили) жана кептин түрлөрү (баяндоо, сүрөттөө, ой жүгүртүү) боюнча маалыматтарынын көнүүсү болушу, өз алдынча өмүр баян, кулактандыруу, арыз, токтом, репортаж, түшүнүк кат ж.б. иш кагаздарынын үлгүлөрүн сабаттуу жаза билүүсү, кругозорунун, көз карашынын, даярдыгынын деңгээлинин жогорулугу эске алынат. Ошондой эле көркөм чыгарма боюнча түшүнүгү эң жакшы болсо, башкы

теманы, идеяны жогорку деңгээлде ача билсе, образдык, композициялык талдоолорду жүргүз алса, талдо мезгилине өтүлгөн теориялык билимдерин колдоно алса, жооп беш деген баага бааланат.

«4» деген баага окуучунун чыгарма жөнүндөгү түшүнүгү жалпысынан жакшы болуп, бир-еки жеткиликтүү талдоо болбой калса, чыгарманы тарыхый учур менен байланыштыра албаса, кептин стилдери, түрлөрү, иш кагаздарынын үлгүлөрү боюнча жана грамматикалык талдоо мезгилине айрым кемчиликтер жол берилсе, адабий тилди колдонуп, оозеки, жазуу түрүнде жооп даярдоодо мүчүлүштүктөр кетирилсе бааланат.

«3» деген баа менен окуучу чыгарма жөнүнде түшүнүгүн толук эмес, чаташтыруу менен айтса, жообунда үч-торт маанилүү учурду калтырып кетсе, адабий-теориялык талдоону, грамматикалык талдоону толук ишке ашыра албаса, стилдин түрлөрүн, кептин түрлөрүн чаташтырса, иш кагаздарынын үлгүлөрүн талаптагыдай түзө албаса, кошумча суроого жообу жеткиликсиз болсо бааланат.

«2» деген баа менен чыгарманы толук түшүнө албаса, «жөлөп-таягanda» да уланта албай, чыгармага байланыштуу өтүлгөн теориялык жөнөкөй маалыматтарды билбей, чыгарманын темасын, идеясын эч кандай ачып бере албаса, грамматикалык талдоону, стилдин түрлөрүн, кептин түрлөрүн, иш кагаздарынын үлгүлөрүн ажыратып биле албаса жана жазып бере албаса, тилдин теориялык маселелери боюнча маалыматы жок болсо бааланат.

«1» деген баа тема боюнча эч кандай түшүнүгү жок окуучунун жообуна коюлат.

**Эскертуу:** Оозеки жооптордун бааларынын жыйынтыгы ар бир суроого берилген жооптордун баарын кошуу менен чыгарылат.

**Кыргыз адабиятында окуучулардын көркөм окуусун баалоо**

Көркөм окууда «эн жогорку баа» тексттин темасы менен идеясын окуучунун түшүнүп, үн кубултуп, артисттик кырааты менен окуусу, окуганын өз сөзү менен баяндан бере алуусу, тексттин интонациясын окутуунун темпин, үзүндүдөгү айтылган ойдун маанисин сактай билүүсү, тыныш белгилерине туура басым жасап окуй билүүсү, сөздөрдү туура окуусу, көркөм окуунун бардык эрежелерин туура сактоосу, ал тургай монологдорду, ыр сантарын, же эпостордон үзүндүн өз алдынча көркөм жатка айтып берген окуучуларга коюлат.

«Жакшы» деген баа менен бир катар синтаксистик обороттордун айтылышынын же интонациядан мүчүлүштүк кетирип, бирок жалпысынан тексттин мазмунун түшүнө билсе, көркөм, үн кубултуп окуй алса, тыныш белгилерине туура мамиле жасаганда бааланат.

«Орто» деген баа менен окуучунун окуу дикциясы, интонациясы ырааттуу түрдө сакталбай, тексттин мазмунун жеткиликтүү түшүнүп

айтып бере албаса, көркөм окуунун эрежелерин жана тыныш белгилерди туура сактай билбесе бааланат.

«Жаман» деген баа – көркөм окуунун талаптарын такыр билбесе, тексттин мазмунуна жараша окуу интонациясын такыр сактабаса, мазмунун айтып бере албаса, тыныш белгилеринин маанисин билбесе коюлат.

## Жат жазуу иштери жана алар менен иштөө

*Кыргыз тилинен окуучулар ээ болуучу жазуу компетенциясы жана ага коюлуучу илимий-методикалык талаптар, алардын муноздомосу*

### **а) Жазуу иштеринин түрлөрү жана алардын түшүндүрмөсү**

Орус тилинде окуган мектептерде кыргыз тилин үйрөтүү курсунда ал түрдүү жазуу иштери сунуш кылышат. Диктанттардын төмөнкү түрлөрү: сөздүк, эскертмелүү, түшүндүрмөлүү, сөздүк, терме, эркин диктанттары еткөрүлөт.

**Сөздүк диктант** – мугалимдин айтып берүүсүндөгү айрым-айрым сөздөрдү сабаттуу жазууга үйрөтүүнү көздөйт. Ал көбүнчө жаңыдан өздөштүрүлүп жаткан фонетикалык, грамматикалык жана лексикалык материалдарды камтыйт.

**Үйрөтүүч диктант** – фонетикалык жана грамматикалык жаңы өздөштүрүлүп жаткан материалдарды (формулаларды) жазуу жана оозеки кепте орундуу колдонууга машыктыруу максатында жазылат.

**Эскертмелүү диктантты** – еткөрүүнүн алдында окуучулар менен айрым сөздөр орфографиялык жактан кандай жазылары аныкталыш, андан кийин гана жазылат.

**Түшүндүрмө диктант** – мугалим окуп берген сүйлөм жазылары менен айрым сөздөргө орфографиялык талдоо еткөрүлөт.

**Өздүк диктант** – окуучу жаттаган текстти эске түшүрүп жазат. Башталгыч класстарда диктанттын бул түрү еткөрүлбөйт.

**Терме диктант** – диктанттын бул түрүн еткөрүүдө окуучу текстти бүт бойдон жазбай, керектүү гана орфограммаларды жазат. Керектүү орфограммаларды мугалим аныктайт.

**Эркин диктантты** – жазууда окуучу тексттин мазмунун туура билүгүсү талап кылышат. Бул максатта тексттен сүйлөм эмес, үзүндүлөр тандалып алынат.

**Текшерүү диктантты** – етүлгөн материалдарды окуучулардын өздөштүрүүсүн, сабаттуулук деңгээлин текшерүү максатында көбүнчө чейректин, окуу жылышын аягында, айрым учурларда бир чоң тема өздөштүрүлгөндөн кийин жазылат.

## **6) Жазуу ишинде эске алынуучу талаптар:**

- ✓ уккан сөздү туура кабыл алып, эне тилибиздин мүнөздүү өзгөчөлүктөрүнө ылайык орфографиялык, пунктуациялык жана стилистикалык жактан бирдиктүү эреже-нормаларын сактап жаза билүүсү;
- ✓ окуучунун кол жазмасы, каллиграфиясы, тамгалардын графикалык эрежелерине туура келүүсү;
- ✓ чыгармачыл мүнөздөгү жазуу иштеринде кеп маданиятынын талаптарынын сакталышы;
- ✓ кептин функционалдык түрлөрүнө жараша иш жүргүзө алуусу;
- ✓ грамматикалык, фонетикалык жана лексикалык тапшырмалары бар жазуу иштерин жүргүзүүдө талдоолорду туура жүргүзүүгө машыгуу;
- ✓ текстти мазмуну боюнча кайра түзүү, текстти өркүндөтүп түзүү, тема боюнча жаңы текстти өз алдынча түзө алуу;
- ✓ иш кагаздарын практиканын талаптарына ылайык түзө билүү ж.б.

Бул айтылгандарды карап көрсөк, жазуу жумуштарынын системасы анын бир нече түрлөрүн камтый турганына кубе болобуз. Тактап айткандан:

- ✓ жат жазуу;
- ✓ баяндама (изложение) жазуу;
- ✓ дил баян (сочинение) жазуу;
- ✓ иш кагаздарын түзүү ж.б.

## **Эркин, чыгармачыл жсат жазууларда кетирилген каталардын типтери, түрлөрү жана алардын мүнөздөмөсү**

Негизинен каталардын жалпы типтери төмөндөгүчө мүнөздөлөт:

- 1) орфографиялык каталар;
- 2) пунктуациялык каталар;
- 3) стилдик каталар.

Булардын ар бирин өз алдынча мүнөздөөгө жана окуу материалдарынын табиятына жараша түрлөргө бөлүүгө болот.

### **a) Орфографиялык каталар**

Катанын бул тибине төмөндөгүлөрдү кошууга болот:

– **фонетиканын объектисине кирген** кыска жана созулма үндүүлөрдү, жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү, дублет тыбыштарды, йоттошкон жана тыбышсыз тамгаларды, сингармонизм мыйзамын туура сактабай, орус тилинен кирген тамгаларды, атальышы жана жазыльши түрдүү болгон сөздөрдү, баш жана кичине тамгаларды туура эмес жазуу;

– **лексиканын объектисине кирген** архаизм, неологизм, диалектизм сөздөрүн, кесиптик сөздөрдү, бириккен жана кыскартылган

сөздөрдү, татаал сөздөрдүн түрлөрүн, т.а. кош, кошмок жана бириккен сөздөрдү ж.б. жазууда кетирилген каталар;

– **морфологиянын объектисине киргөн** унгу, мүчөнү ажыратууда, куранды, уланды, жак, чак мүчөлөрдү жазууда, сөз түркүмдөрүнүн жасалыш шарттары туура өздөштүрүлбөгөн учурларда, эңчилүү жана жалпы аттарды жазууда сөздөрдү ташымалдоодо кетирилген каталар;

– **синтаксистин объектисине киргөн** сөз айкаштарды туура ажыратуудан, жөнөкөй, татаал, жалаң, жайылма, бир составдуу сүйлөмдердү туура эмес куруудан, бир өңчөй мүчө жана жалпылагыч сөздөрдү туура эмес, өз орду, маанисине жараша түзүүдө өзгөчө, чыгармачыл жатжазууларда кетирилген каталар.

### *б) Пунктуациялык каталар*

– жай, суроолуу, буйрук жана илептүү сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилерден;

– татаал сүйлөмдөрдү ажыратуучу тынымды белгилөөчү тыныш белгилерден;

– сүйлем ичиндеги каратма сөздү, кириндиги, модаль, сырдык сөдөрдү ажыратып белгилөөдө коюлуучу тыныш белгилерден;

– төл, бөтөн жана тике сөздөрдү жазууда коюлуучу белгилерден;

– бир өңчөй мүчөлөр менен жалпылагыч сөздөрдү жазуудагы белгилерден кетирилген каталар эсептелиннет.

### *в) Стилдик каталар*

Көпчүлүк убакта окуучулардын дил баяндарын (сочинение), баяндамаларын (изложение) жана чыгармачыл жат жазууларын, өз алдынча түзгөн сүйлөмдерүн, тексттерин баалоодо орфографиялык жана пунктуациялык каталардан тышкары кетирилген каталарды, жалпы жонунаан эле, “стилдик каталар” деп белгилешин жүрөт. Стилдик деп аталган каталардын мүнөздүү белгилери, тактап айтканда, алар кеп продуктусу болгон текст түзүүдө жана сүйлөм түзүүдө:

– айтылган ойдун тематикасына жараша сөздүн орундуу тандалышынан жана колдонулушунан;

– эне тилинде ойду так айтуудан жана эне тилинде таза, так берүүдөн;

– сүйлөмдө ойдун логикалуу, ырааттуу берилүүшинен;

– сөз каражаттарынын орундуу жана орунсуз кайталанган учурларынан;

– тарыхый жана документалдык фактылардын туура, так берилүүшинен;

– синоним сөздөрүнүн туура тандалыш алышынан;

– ойдун көркүү баян达尔ышынан;

- иш кагаздарын өз стили боюнча түзүүдөн;
- фразеологизм сөздөрүнүн орундуу, туура колдонулушунан;
- терминдерди туура, өз орду менен билип пайдалануудан ж.б. кетирилген каталар болуп саналат.

Мугалим окуучулардын ишин текшерүүдө буларды туура баамдап жана баалоосу кажет. Окуучулардын кетирилген каталарын өз убагында, окуучунун көз алдында белгилөө, өз катасын озү таба билүүгө жана аны жеё билүүгө машыктыруу зарыл. Мунун өзү каталарды андан кийин да еңекөт түрүндө кетириүүнүн алдын алууга шарт түзөт.

### **Кatalar менен иштоо жсана аны козомолго алуу мониторинги**

Кatalарды кетирбөө үчүн алдын-ала аткарылуучу иштердин бири катары – төмөндөгү ыкманы мугалим ырааттуу пайдалана билүүсү зарыл. Ал сабаттуулуктун мониторинги болмокчу жана анда каталардын эсеби чейрек сайын, окуу жылы боюнча ырааттуу эсепке алынып, окуучулардын көз алдында жарыя айтылып турруусу пайда гана бермекчи.

Мисалы, улгү иретинде бир окуучунун чейрек ичинде жазган түрдүү жат жазууларында кетирилген каталарынын картасын келтирили:

| № | Кatalардын мүнөзү   | Чейректер |    |     |    | Жыл<br>бою |
|---|---|-----------|----|-----|----|------------|
|   |   | I         | II | III | IV |            |
| 1 | <b>Орфографиялык каталар:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>о кыска жана созулма үндүүлөрдөн;</li> <li>о жумшак жана каткалан үнсүздөрдөн;</li> <li>о йоттошкон тамгалардан;</li> <li>о татаал сөздөрдү жазуудан;</li> <li>о энчилүү аттарды жазуудан;</li> <li>о сөздөрдү ташымалдоодон</li> </ul>                                    |           |    |     |    |            |
| 2 | <b>Пунктуациялык каталар:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>о суроолуу, илештүү сүйлөмдүн тыныш белгилеринен;</li> <li>о татаал сөздөрдөгү тыныш белгилерден;</li> <li>о төл жана бөтөн сөздөрден;</li> <li>о бир өңчөй мүчөлөрдө коюлуучу белгилерден;</li> <li>о каратма, модаль, сырдык сөздөрдөн</li> </ul>                        |           |    |     |    |            |
| 3 | <b>Стилдик каталар:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>о сөздүн орундуу колдонулушунан;</li> <li>о кыргызча таза жазуудан;</li> <li>о ойду так, туура айтгуудан,</li> <li>о фактылардан,</li> <li>о ойдун логикалдуу берилишинен;</li> <li>о кеп адебинен;</li> <li>о кептин байлыгынан;</li> <li>о ойдун көркүүлүгүнөн ж.б.</li> </ul> |           |    |     |    |            |

Окуучунун мындай мунездүү каталарынын мониторингин дайыма ушинтип түзүп отуруу өтө түшүктүү иш. Ошондуктан каталардын мындай эсебин алууну ар бир окуучунун өзүнө да тапшыруу, жыл аягында жыйынтык чыгарып, анын сабаттуулугун ақыйкат баалап отуруу мугалимдин өз ишин илимий уюштуруунун негизги белгилеринен болор эле демекчибиз.

### **Жат жазуу учун алынган тексттердин көлөмү кандай болот?**

- 1-класска – **20-30 сөз**
- 2-класска – **30-50 сөз**
- 3-класска – **50-70 сөз**
- 4-класска – **70-90 сөз**
- 5-класска – **90-100 сөз**
- 6-класска – **100-110 сөз**
- 7-класска – **110-120 сөз**
- 8-класска – **120-130 сөз**
- 9-класска – **130-150 сөз**
- 10-класска – **170-190 сөз**
- 11-класска – **190-200 сөз**

*Окутуу орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлген мектептерде жазуу шитеринин нормативдик таланттары төмөндөгүдөй:*

| Класстар | Жат жазуу (сөз) | Изложение бет | Көчүрүп жазуу (сөз) | Кото руу | Сочинение (бет) | Айтып берүү (сөз) |
|----------|-----------------|---------------|---------------------|----------|-----------------|-------------------|
| 1-клас   | 10              |               | 10                  | 10       |                 | 10-20             |
| 2-клас   | 20              | 0,3           | 20                  | 15       |                 | 30                |
| 3-клас   | 30              | 0,4           | 30                  | 20       |                 | 40                |
| 4-клас   | 40-50           | 0,5           | 40-50               | 30       | 0,5             | 50                |
| 5-клас   | 50-60           | 0,7           | 50-60               | 40       | 0,8             | 60                |
| 6-клас   | 60-70           | 1,0           | 60-70               | 50       | 1,3             | 70                |
| 7-клас   | 70-80           | 1,3           | 70-80               | 60       | 1,7             | 80                |
| 8-клас   | 80-90           | 1,6           | 80-90               | 70       | 2,0             | 90                |
| 9-клас   | 90-100          | 2,0           | 90-100              | 80       | 3,0             | 100-120           |
| 10-клас  | 100-110         | 2,5           | 100-110             | 90       | 3,5             | 120-130           |
| 11-клас  | 110-120         | 3,0           | 110-120             | 100      | 4,0             | 130-150           |

## СЕГИЗИНЧИ БӨЛҮМ

### КЫРГЫЗ ТИЛИ, АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНДА КОЛДОНУЛУУЧУ САЛТТУУ ЖАНА ЖАҢЫ ҮКМАЛАР

#### Кыргыз тили жана адабияты сабактарында колдонулуучу методдор

##### *A) Салттуу методдор*

Адабий окуу сабагын натыйжалуу окуутууда окуучулардын кебин өстүрүү менен адабий-эстетикалык билимин түптөөде ыңгайлуу методдорду оптималдуу колдонуунун ролу чоң. Анткени учурда окуучулардын чыгарманын сюжетин карандай кайталап айтуу менен эмес, аларды түшүнүп окуу, өз ой-пикирин билдириүү, чыгармага сынчыл көз карашын ойготтуу сыйктуу жөндөмдүүлүгүн өстүрүүгө (компетенттүүлүктөрүнө) айрыкча көнүл бөлүнүүдө.

Бул проблеманы туура чечүү – адабий окуу сабагын методикалык жактан туура уюштурууга байланышкан бир катар илимий-методикалык маанилүү масслелерди чечүүгө алып барат. Мисалга алсак, адегенде, сабакты пландаштыруу, анын максатын туура аныктоо, ага жетүү жолдорун издеө, окуучулардын адабий-маданий көндүмдөрүн (компетенциясын) еркүндөтүү, сабакка бөлүнгөн убакытты сарамжалдуу пайдалануу, пикир альша билүүгө ўйрөтүү үчүн (мисалы, орус ж.б. тилдүү класстарда) сабакта пикир альшуу маанайын түзүү, ал үчүн окуу зарылдыгын пайда кылган кырдаалдарды уюштуруу жана ага багыт берген ачык суроо-тапшырмаларды камтыган атайын системаны түзүү, окуучулардын билимин максаттуу (объективдүү) баалоо, негизинен, кыргыз тилин натыйжалуу окуутуунун методикасын (методдорун) иштеп чыгуу зарыл. Ал үчүн кандай иш-аракеттер көрүлүүгө тийиш?

**Биринчиден**, сабакта окуучуларды байланыштуу сүйлөөгө багыт берүүчү ацгемелешүү методун пайдаланууну эстен чыгарбоо зарыл.

**Экинчиден**, адабий чыгарманы окууга балдарды кызыктыруу керек. Бул максатта эмоционалдык-психологиялык методдорго таянуу керек. Атап айтканда, чыгарманы окууга баланы даярдо чыгарманы анализдөө, жыйынтыктап синтездөө иштери аткарылмакчы.

**Үчүнчүдөн**, сабактын натыйжалуулугун жогорулатууга мугалимдин кесиптик чеберчилигин арттыруу, проблема кооп аны чечүүгө жетишүүгө багытталган проблемалык окуутуу методу колдонулмакчы. Мазмундуу, окуучулардын ички муктаждыгына, кызыкчылыктарына ылайык

тексттер мындайда тоң натыйжага алып баары бышык. Мындай проблемалуу окутуу окуучулардын адабий-эстетикалык билимин түптооғо кызыгуусун жогорулатат, өз алдынча чыгармачыл ой жүгүртүүгө, жекече оюн өз сөзү менен билдириүүгө өбөлгө түзөт.

Жалпылап алганда, окутуунун төмөндөгү: изилдеп үйрөнүү методу, түшүндүрүү методу, аңгеме методу, проблемалык окутуу методдоруна таянуу керек. Ошону менен бирге, педагогика-психология илиминде иштелип чыккан төмөндөгү методикалык системаларды да пайдалануу максатка ылайык келет, атап айтканда, өнүгүүнүн активдүү зонасы (Л.С.Выготский), акыл ишмердүүлүгүн этап менен өнүктүрүү (П.Я.Гальперин), өнүктүрүп окутуу теориясы (Д.Б.Эльконин П.И.Давыдов, В.И.Зинченко ж.б.), тааныш-билүү ишмердүүлүгүн башкаруу теориясы (В.Н. Беспалько, Н.Т.Талызина), баланын инсандыгын эске алып окутуу (И.С.Якименская, И.Б.Бекбоев), окутуунун этнопедагогикалык негизи (Г.Волков, С.Калиев, А.Акматалиев), ден соолуктуу сактап окутуу ж.б.

## Проблемалык окутуу

Проблема – бул назарий же амалий жактан чечүүнү талап кылган түйүндүү маселе-көйгөй. Проблемалык окутуу – окуучулар менен бирдикте ошол маселе-көйгөйлөрдү таануу, деңгээлин аныктоо, баамдоо менен аны чечүүнүн таамай, кыска, таасирдүү жана натыйжалуу жолдорун таба билүүнү камтыган окутуу процесси. Проблемалык окутуу төмөндөгүдөй баскычтардан турат:

- проблемалык кырдаал (жагдай) түзүү;
- проблемалык суроолорду коё билүү;
- проблеманы чечүү жолдорун, усулдарын тандоо;
- проблеманы чечүү;
- проблеманын чечилишинин тууралыгын анализдөө.

М.: Физикадан заттардын молекулаларынын көзөйиши жөнүндөгү тема өтүлөт дейли.

**1)** Мугалим, адегенде, жипке байланган темир шарикти шакекчеден өткөрүп көрсөтөт. Шакекти спиртовка же шам менен ысытып туруп кайра өткөрөт. Жана эле өткөн шарик эми өтпей калат. Балдарда удургуу пайда болот. Бул проблемалык кырдаал.

**2)** "Эмис үчүн?" деген суроолор жабалакттайт. Мугалим кырдаалга жараша окуучулардын кызыгууларын ойготуучу суроолорду таштайт. Бул проблемалык суроолор.

**3)** Балдар топтордо талкууларды жүргүзүшөт. Гипотеза, пикирлерди айтышат. Дебаттар, кайчы пикирлер жүрөт. Өздөрү да тажрыйбалап көрүшөт. Булар проблеманы чечүү жолдору, усулдары.

4) Мугалимдин багыттоолору менен жылуулуктан заттардын молекулаларынын көңеиши жөнүндөгү жаңы түшүнүктүү альшат. Бул проблеманын чечилиши.

5) Шарикти суутуп туруп кайра өткөрүп, кайра ысытып туруп өткөрүп тажрыйбаларын текшеришет. Бул тажрыйбаларды башка буюм-заттарга да жасап көрүп ынанышат. Бул проблеманын чечилишинин тууралыгын анализдөө.

## Индукция усулу

Бул окутуунун логикалык усулдарына кирет. Индуктивдүү усул – ой жүгүртүүнүн жекече учурларынан жалпы ой жүгүртүү учурларына етүү. Башкача айтканда, түрдүү маалымат-фактыларды, далилдерди, мисалдарды, практикалык материалдарды иликкеп окуп-үйрөнүү аркылуу жалпы жыйынтыктарга – эрежелерге, аныктамаларга, бүтүмдөргө, теоремаларга келүү. Мында ассоциациялоо, топтоштуруу, типтештириүү, жалпылоо ж.б. багытынdagы педагогикалык иш-аракеттер негизги мааниге ээ болот. Мисалы:

1) "Тактооч" сөз түркүмүн өтүүдө адегенде, кыймыл-аракеттин сын-сыпатын, ордун, өлчөмүн, мезгилиин ж.б. билдириген сөздөр катышкан мисалдарды талдан-иликтөө, жалпылоо аркылуу "Кыймыл-аракеттин ар түрдүү кырдаалын билдириген сөз түркүмү тактооч деп аталат" деген аныктама-эрежеге баруу.

2) Мугалим Пифагордун теоремасын өтүүдө адегенде, ар түрдүү өлчөмдөгү бир нече тик бурчтуу үч бурчтуктардын катеттеринин квадраттарынын суммасын таптырып, аны гипотенузасынын квадраты менен салыштырып көрүүгө тапшырма берет. Натыйжада балдар жеке мисалдар аркылуу "Тик бурчтуу үч бурчтуктун катеттеринин квадраттарынын суммасы гипотенузасынын квадратына барабар" деген бүтүмгө өздөрү келишет. Тыянак пикир: Жеке ой жүгүртүүдөн жалпы ой жүгүртүүгө өтүү.

## Дедукция усулу

Бул да окутуунун логикалык усулдарынан. Мазмуну боюнча индукцияга карама-каршы келет. Бирок күн менен түн айрылыштай бир бүтүн сутканы жараткандай, булар ошол эле учурда логикалык бир бүтүндүктүү тыйдурат. Дедукция усулу – логикалык бир бүтүмдү, эрежени, аныктаманы, теореманы конкреттүү (дайындуу) мисалдар, фактылар, маалыматтар аркылуу далилдеп берүү усулу. Индукцияда жогорудагы жеке мисалдар аркылуу 1) тактоочтун эрежесине, 2) Пифагордун

аныктамасына жетсек, дедукцияда адегенде ошол аныктама-теоремалар берилип, ал конкреттүү мисалдар менен далилденет.

*Тыянак никир:* Жалпы ой жүгүртүүдөн жеке ой жүгүртүүгө өтүү.

## Аналитикалык жалпылоо

Окугандарын бириктирип жалпылоого арналган жазуу ишинин түрү. Окулган тексттин негизинде аны адекваттуу түшүнгөндөрүн бере билүү үчүн жасалат. Докладдар, рефераттар үчүн маалыматтарды иштеп чыгуу жана иликтөө иштеринде колдонулат.

*АЖ төмөндөгүдөй план болонча жазылат:* 1) Автор эмнени далилдеп, бекемдеп жатат? 2) Ал муну кантит тастыктоодо? Ал кандай аргументтерди жана далилдөөлөрдү көлтируүдө? 3) Эмне үчүн ага ушул аргумент айрыкча зарыл? Автор кандай максаттарды көздөөдө? 4) Эмне үчүн биз авторго ишнебиз (ишнебайбиз)?

*АЖну баалоонун критерийлери:*

1) Автордун тексттин башкы идеясына негиз жыйынтыктап тастыктоосу;

2) Автордун аргументтерди жалпыланган түрдө таба жана жыйынтытай билгендиги (Өзгөчө ушул аргумент автордун аргументи болуп саналабы?);

3) Автордун максаты ынанарлык деңгээлде жыйынтыкталгандыгы;

4) Маалымат булактарынын жеткиликтүүлүгүнө жана барктуулугуна так аргументтер менен баа берилгендиги (Сиздин оюнуз кандай? Сиз автордун баасына ынанаасыбы?);

5) Жазуу иштеринин жобо-чектеринин сакталгандыгы.

## Б) Интерактивдүү методдор

Ошентсе да соңку убакта интерактивдүү методдор практикага жигердүү кирип жатат. Албетте, учурдагы окуучулардын байланыштуу кебин, сүйлөө маданиятын естүүрүүдө дүйнөлүк практикада сыналган интерактивдүү ыкмаларды, анын стратегияларын колдонуу да жакшы наыйжаларга жол ачмакчы.

Мисалы, «**окуу жана жазуу аркылуу сыңчыл ой жүгүртүүнү естүүрүү**» усулу текст менен иштөөдө жана окуучунун оозеки-жазуу ишмердүүлүгүн естүүрүүгө шарт түзмөкчү. Ушул ишмердүүлүктүү андан ары улантуучу ИНСЕРТ стратегиясы да мугалимге эң жакшы жардамга келмекчи. Бул усул окуучулардын сыңчыл ой жүгүртүүсүн естүүрүү сабактарын жүргүзүүгө жардам келет.

Окуу жана жазуу стратегиясы да окуучулардын текстти окун түшүнө билүү, сөз маанилерин терендер үйрөнүү, ал үчүн төмөндөгү

«кадамдары»: чакыруу, түшүнүү, ойлонуу, салыштырып ой бөлүшүү жана жыйынтыктоо баскычы сөзсүз эске алынууга тиши.

Окуучулардын окуу материалдарын жаттап өздөштүрбөстөн, аларды изилдеп-талдан, түшүнүп, турмушунда колдонуп, аны баалай билүүгө машыгууга туура стимул болууда алардын практикалык көндүмдөрүнө карап окутуу зарылдыгын айтпасак да түшүнүктүү. Бул багытта американлык психолог, педагог Бенджамин Блумдун таксономиясы (таанып-билиүүчүлүк системасы) жакшы жардам берет.

Тактап айтканда, анын деңгээлдери: **билиүү, түшүнүү, колдонуу – төмөнкү деңгээлдеги мазмундук-идеялык табиятын түшүнүү** көндүмдөрүн камтыса, экинчи деңгээли – **талдоо, синтездеө, баалоо** – жогорку деңгээлдеги билгичтиктөргө өтөт. Б.Блумдун бул таксономиясы окуучулардын окуу, сүйлөө процесси менен түздөн-түз байланыштуу жана алардын: билиүү, түшүнүү, колдонуу, талдоо (анализ), топтоо (синтез) жана баалоо процесстерин туура аныктоого жол көрсөтөт.

### ***Интерактивдүү методдордун артыкчылыктары***

Мындаи методдорго таянып окутууда окуучулар арасында көп жактуу коммуникативдүүлүк, сабакта жагымдуу психологиялык кырдаал, окуп-үйрөнүүгө атايын ыңгайлую педагогикалык шарттар түзүлөт, тактап айтканда:

- өз алдынча иштөө;
- жуп менен иштөө;
- топ менен иштөө;
- проблемалуу талкуулар;
- жаңы билимдин презентациялары ж.б. жүзөгө ашат.

Мындан сырткары, интерактивдүү окутууда:

- сабакта жооп берүү учурунда окуучулар өздөрүн эркин сезип, мугалимдин суроосуна «туура эмес жооп берип алам» деген коркунучтан алыс болушат да, сабакка активдүү катышат, ошонун негизинде өз алдынчалыгы ёсөт;
- окуучулардын ар бири өзүнүн адабий билими боюнча жөндөмүн, чыгармачыл ой жүгүрттүүдөгү шыгын, мазмундук-сюжеттик билимин көрсөтүүгө аракеттенет; мындаи аракет, көбүнчө уялчаак, тартычаак, башкалар алдында чечкинсиз балдар өз ойлорун эркин айттууга мүмкүнчүлүк альшат;

– берилген тапшырмаларды аткарууда буга чейин топтолгон өзүнүн жана бири-биринин чыгармачыл тажрыйбаларын пайдаланууга, ошондон улам жаңы идеяларды жаратууга багыт альшат;

– класста ар бир проблеманы жупта жана чакан топто чечмелеп түшүнүүгө машыгышат, балдардын коллективде бирге иштеп, бири-

биринин оюн түшүнүүгө, бири-биринин пикирин колдоо аркылуу өз ара ынтымактыктуу мамиле жасоого жатыгышат;

– окуучу менен мугалимдин өз ара мамилеси өзгөрөт, мугалим сабак берүүчү, ал эми окуучу анын тапшырмасын гана аткаруучу болбой, өз ара тыгыз мамиле орноп, адамгерчиликтүү жана ишмердик мамиле түзүлөт, дос-жолдош катары мамиле калыптанат, окуучулар менен тыгыз түшүнүшүү аркылуу байланыш түзүлөт, чыгарманы эркин талкуулап, талдап түшүнүшөт;

– көркөм образдарды талкуулоодо, чыгарманын идеясын түшүнүүгө карата окуучулардын сыйчыл ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүгө шарт түзүлөт;

– бул убакта мугалим окуучулардын ишмер аракеттенүүлөрүн уюштуруучу, таанып-билиүү иштерин башкаруучу, багыт берүүчү (факилитатор) катары болуу менен, окуучулардын сабактагы ролун өстүрөт;

– окуучунун мугалимди дес, кеңешчи, жардамчы катары кабыл алуусу калыптанып, бул өз учурунда окуу кырдаалынын жакшырышына оболгө түзөт.

### ***Интерактивдүү методдордун кемчилек жактары***

– топто иштөөдөгү «ар бир пикир баалуу» деген коз караш дайыма эле жакшы натыйжа бере бербейт, анткени бала ойлонбай, ой жүгүртпөй, аналитикалык жалпылоо чыгарбай туруп оюн каалагандай айтат, мунун өзү окуучуну калпыс пикир айтууга, айткан жообуна болгон жоопкерчиликсиз сезимге, сабакка жоопкерчиликсиз мамиле жасоого тарбиялайт;

– «тооптун пикири» катары кабылданган жыйынтык пикирге келүүдө билген балдардын көлөкөсүндө билбegen бала калып калат, т.а. билбegen бала чындыкты табууга өз алдынча жетпейт, билген балдар аркылуу гана жетет, бул шартта ар бир баланын жекече чыгармачыл иши өнүкпейт;

– тайпада иштөөдө болсун, кластер түзүүдө же инсерт же, синквен түзүүдө болсун, мугалим сабактагы теманын билим берүүчү, өнүктүрүүчү жана тарбиялоочу мазмунун ачууга эмес, сабактын формасына азгырылат, мазмун арткы планда калат;

– сабактын максатын «окуучунун позициясынан» коюу үчүн мугалим окуучуну дайыма эле жогорку «аналитикалык деңгээлге» жеткизе албайт, ал үчүн мугалим окуучуларынын мүмкүнчүлүгүнө жана теманын мазмунуна ылайык окуучуга жакындатылган максатты коюу ылайыктуу;

– баланын билимин формативдик баалоо кезиндеи мугалимдин жасаган мамилелериндеги бир катар тынуу салуулар, т.а. мактоо, эскертуү же айрым убактагы жазалоо ылымаларына чек коюулар алардын жекече өзгөчөлүктөрүнө жараша мамиле жасоону четке кагат;

– интерактивдүү сабактарда мугалим «фацилитатор» (багыттоочу) катары гана роль аткаруу менен, негизги идеяны берүүчү, онуктүрүүчү жана тарбиялоочу кызматын жоготот, мындай шартта «мугалим» деген улуу жана сыймыктуу аттын мааниси төмөндөйт...ж.б.

## **Интерактивдүү сабактагы айрым иш-аракеттер**

**Топто шитөө өз алдына төмөндөгүдөй максатты көйт:**

- ар бир тапшырманы коллективдүү чечүүгө багыт берилет;
- окуучулардын тартынчаактыгын жоюу аракеттери көрүлөт;
- бири-бирине жардамдашуу ишке ашат;
- бири-бири менен ой бөлүшүү шарты түзүлөт.

**Класста топтор менен шитөөнү кантип уюштурууга болот?**

1. окуучулар отурган парталарынын жакындыктары боюнча;
2. журналдагы тизмеси боюнча;
3. окуучулардын өз каалосу боюнча;
4. каалаган түстөрү боюнча болуу менен;
5. катар санак боюнча;
6. иреттик санак боюнча;
7. теманын оор-жецилине жараша;
8. окуучулардын өздөштүрүү деңгээлдерине жараша.

**Топтун аткаруучу иши-аракеттери:**

1. Адабий тексттин мазмунун, сюжетин, образдарды мүнөздөп талкуулоо;
2. Проблемалуу суроону коюу жана аны чечүү;
3. Берилген тапшырма боюнча эл алдына презентациялоо (жактоо);
4. Иштин жүрүшү тууралуу пикирлерин айтуу (рефлексия).

**Жуп менен шитөөнүн мааниси жана жолдору**

Жупта иштөө да окуучунун активдүү иш-аракетин уюштурат, ал аркылуу окуучулар өз пикирлерин эркин айтууга машыгышат. Чыгарманын сюжетин толуктап айтууга, образдарды мүнөздөөдө бири-бирини пикирлерин таянуу менен бирге иштешет.

**Жупта иштөө кандай шартта жүрөт:**

- текстти көркүү окууда бири-бирини тажрыйбасын үйрөнөт;
- текстке ат коюуда кенешип иштешет;
- тексттин түзүлүшүн, мазмунун талкуулоодо бири-бирини тажрыйбасын пайдаланышат;
- сюжетти айтууда бири-бириниң ойлорун толукташат;

- образдарды талдоодо жардамдашат;
- бири-биринин каталарын ондошот;
- проблемалуу тапшырманы же суроону талкуулоодон кийин гана ойлорун билдириүгө көнүгүшөт;
- чыгарманы ролдошуп аткарышат;
- бири-бирине таянып, ынтымакташып иштөөгө, бири-биринин пикирин сыйлай билүүгө тарбияланышат;
- сабакта жагымдуу психологиялык шарт түзүлөт.

## *Интерактивдүү сабактардын түрлору*

### **Эки болуктуу күндөлүк**

Бул текст менен иштөөнүн интерактивдүү жолу. Мындай күндөлүктүү толтуруу үчүн белгилүү убакыт талап кылышат. Окурмандардын текст боюнча жеке ой жүгүртүүлөрүн, талкуусун, түшүндүрмөлөрүн (комментарийлерин), баалоосун, жалпылоосун ж.б. байланыштырып жазуу сунушталат. Бул ыкма 1981-жылы Бертхофф тарабынан киргизилген.

Окулган текст боюнча окуучулардын алган таасирлерин аныктоо, кийинки талкууларга өзөк түзүү, сөзсүз, белгилүү эрежелер сакталуу менен аудиторияда өткөрүлөт.

**Кадамдар:** 1) Мугалим окуучуларга тексттин башталышынан, ортосунан, аягынан бир нече үзүндү (цитата) көлтириүүнү тапшырат. Үзүндүлөр көп узун болбошу, бир сүйлемдөн, фразадан ашпоосу керек.

2) Цитатаны күндөлүктүн сол жагына жазат.

3) Бардык түшүндүрмөлөрдү оң жагына жазат.

4) Мугалим аудиториядан кимдир бирөөнү биринчи цитатаны окуп, комментария берүүнү суранат.

5) Мугалим окуучуларга суроо коёт: "Дагы ким ушул, же ушуга жакын цитатаны жазды?"

6) Кийинки окуучу ушул эле цитатаны жазып алат да, өзүнүн түшүндүрмө талкуусун жүргүзөт. Бир эле цитата ар түрдүү түшүндүрмөгө ээ болуп калышы мүмкүн.

7) Белгиленген үлгү боюнча кийинки цитатага жана кийинки талкууга өтүү.

### **Дискуссия (талкуу)**

Дискуссия чындыкка жетүүгө багытталган талаш-тартыштар. Бул – катаал формадагы тематикалуу полемика. Дискуссия (латынча discussio – изилдөө, карап чыгуу, талаш) – бул чындыкты ар түрдүү көз караштар, иликтөөлөр, аркылуу аныктоо максатындағы ушундай бир ачык

талаштар. Бул, көбүнчө, акыр аягында, катышуучулар өздөрү ал же бул пикирге келүүлөрүнө түрткү берүүчү ынанымдарды жаратуунун ыңгайлуу жолу.

Кыскача мазмуну: Түрдүү көз караштардан талкуулоо.

### **Зигзаг (Ийрек)**

Бул ыкма – кабарлашып окутуунун бир жолу болуп саналат. Окуучулар класста текстти бөлүктөр боюнча окушат. Чакан топтордо бүтүндөй текст толук окулуп чыгат. Бири-бири менен ангемелешип, бирин-бири, окуучу – окуучуну окутуу кырдаалы ишке ашат.

Стратегиянын кадамдары. Мугалимдин даярдык иштери:

1) Текстти тандоо жана аны бөлүктөргө бөлүү;

2) Аткарыла турган иштин көрсөтмөсүн даярдоо;

3) Классты чакан топторго бөлүү;

4) Ар бир топтун мүчөлөрү өз-өздөрүнүн бөлүгүн окуп-талдашат, окуучу окуучуну окутат. Мындай иштен кийин бардык окуучулар бүтүндөй текстти жакшы өздөштүрүп калышат;

5) Жыйынтыгында: суроолорго жооптор берилет, талданат, презентация жасалат, тесттер боюнча иштөлөт, эсселер жазылат.

### **Инспект**

Натыйжалуу окуу жана ойлоо үчүн маалыматтар менен иштоонүүн усулу. Текст менен диалог жүргүзүү жана маалыматтарды түшүнүү, козомөлдөө каражаты.

### **Стратегиянын кадамдары**

1) Тема боюнча чакыруу стадиясы – мээ чабуулуу.

2) Мазмунду түшүнүү стадиясы – тексттин утуру четине белги (маркировка) коюу менен окуу. Төмөндөгүдөй белгилер коюлат: + (чымчыкча) – тааныш маалымат; + (плюс) – жаңы маалымат; – (минус) – буга чейин билгениме каршы келет; ? (суроо белги) – бул түшүнүксүз же бул суроо боюнча кененирээк маалымат алгым келет.

3) Ой жүгүртүү стадиясы – коюлган белгилерге таянуу менен окулган материалды жупта жана топто талкуулоо.

4) Аягында текст боюнча таблица же ар кандай резюме түзүлөт.

|                  |                        |                                      |                            |
|------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| «V» – муну билем | «+» – муну жаңы билдим | «-» – булар билгендериме каршы келет | «?» – муну түшүнгөн жокмун |
|                  |                        |                                      |                            |

Тыянак тикир: Белгилөө менен окуу.

### **Концептуалдык карта**

Белгилүү көз караштардын, көз караштар системасынын жалпылышын чагылдырылуусу, алардын түрдүү шарттуу белгилер жана символдордун жардамы менен белгилениши. Концептуалдык ойлонууга үйрөтүү жолу. Бул стратегияны кластер менен алмаштырууга болбойт. Кластер – концептуалдык картанын биринчи баскычы. Кластерде материалдар жөн гана тизмектелип топтолсо, концептуалдык картада өздөрүнүн концепциясына ылайыктап бөлүнүштөт. Мисалы: "сөз төркүмү" түшүнүгүн алалы. Концептуалдык маани ошого үндөштөт. Мааниси боюнча топтоштуруу, жалышлоо, ассоциациялоого алып келет.

#### **Кадамдары:**

- 1) Окуучуларга тааныш тема тандалат.
- 2) Ушул темага байланышкан сөздөрдү эстеп жазышат.
- 3) Жазгандарын категорияларга бөлүшүп, концептуалдык карта түзүштөт (схема, таблица, сүрөт түрүндө түзүүгө да болот).
- 4) Түзгөндөрүн түгөйлөрү менен жана топтордо окушат.

Мисалы: Тексттен *кыроо, чегирткелер чырылдайт, сыйзырат, жамғыр, чыкыроон, сарғыч, чалғычылар, бүрдөгөн, керимсел, чилде, октябрь, сүмөлөк, коон-дарбыз, чана, қаңтар* деген сөздөр жазылды дейли.

Эми буларды жыл мезгилдери боюнча топтоштуруу тапшырылат.

| Жаз                        | Жай   | Күз  | Кыш                                   |
|----------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Жамғыр, бүрдөгөн, сүмөлөк. | Чегирткелер, чырылдайт, чалғычылар, сыйзырат. | Сарғыч, керимсел, октябрь, кыроо, коон-дарбыз. | Чыкыроон, кыроо, чилде, чана, қаңтар. |

### **Кластер**

Бул – идеяларды чагылдыруучу графикалык каражат т.а. бир калыпта эмес ой жүгүртүүнү чагылдыруу жолу. Кайсы бир тема боюнча идеяларды эркин жана тез жыйноого көмөк берүүчү педагогикалык ыкма. Унтуулуп

бараткан ойлорду тез кармап калууга жана аларды кагазга графикалык жол менен чагылдырууга мүмкүндүк берет. Мында темага байланыштуу эмне айтылса, бардыгы жазыла бериштөрдөн кийин ойлорду төмөнкүштөрдөн анын сапатына көңүл бурулбайт. Кластердин түрү көп: "кластер-идея", «кластер-жооп», "кластер-суроо", «кластер-табышмак», негизинен «шингил жузум» дегендөй маанини берет.

### ***Кадамдар***

- 1) Теманы тандоо жана аны доскага же дентерге жазуу.
- 2) Бардык сөздөрдү, ассоциацияларды, түшүнүктөрдү анализден талдоосуз, сыйдоосуз жазуу. Идеялар теманын айланасындагы төгерекчелерге айтылган катары боюнча жазылат.
- 3) Жазуу качан белгиленген убакыт бүткөнгө чейин же идеялар түгөнгөнгө чейин улантыла бериштөрдөн кийин топто талкуулашат.
- 4) Окуучулар өз алдынча түзүшкөн кластерди адегенде жупта, андан кийин топто талкуулашат.
- 5) Мындан аркы иштерде кантит пайдалануу жөнүндө ойлонуу керек.
- 6) Зарылдыкка жарааша «түзүлгөн кластердеги идеялардын ичинен өзгөчө маанилүү бешөөнүү (төргөөнүү, үчөөнүү, экөөнүү) белгилегиле» деген тапшырмалар берүүгө болот. Кластер тема боюнча оозеки жана башка түрдөгү иштерди презентациялоого негиз катары кызмат кылат.

***Кыскача мазмуну:*** Идеяларды «таштоо». Ойлорду топтоо.

### ***Мээ чабуулу***

Бул – сабактын чыгармачылык активдүүлүлгүнө жана жемиштүүлүгүнө түрткү берүү усулу. 50-жылдарда АКШ да, Францияда технологиялык милдеттерди талкуулоо, пландаштыруу жана боолголоо (прогноздоо) иштеринде кецири колдонулган. Азыркы учурда педагогикада пайдаланылууда. Мээ чабуулу жекече, жупта жана топто жүргүзүлүшү мүмкүн.

### ***Стратегиянын кадамдары:***

- 1) Мугалим теманы жарыялайт.
- 2) Окуучулар (студенттер) чектелген убакыттын ичинде (3-4 минутада) тема боюнча негизги идеяларды же сабактын проблемаларын жазып чыгышат.
- 3) Окуучулар (студенттер) өздөрүнүн идеяларын адегенде, жуптарда бөлүшүштөт.
- 4) Андан кийин мугалим топтордо ой бөлүшүүгө чакырат.

5) Доскага же атайдын кагазга бардык идеялар жазылат, алардын бирине да алдын-ала баа берилбейт жана четке кагылбайт.

6) Кийин бул идеялар башка иштердин түрлөрү үчүн негиз катары пайдаланылуусу мүмкүн.

### Тыным менен окуу

*Текст менен шиттоонун бир жеколу. Тексттин идеясын жана мазмунун боолголоого негизделген суроолордун системасы*

#### Стратегиянын кадамдары:

1) *Мугалимдин даярдык иштери*: текст бөлүктөргө бөлүнөт, алардын ар бирине суроолор ойлонуштурулат.

2) *Сабакта текст менен шиттөө*: чакыруу стадиясында, адегенде, окуучулардан чыгарманын автору жөнүндө сураштырылышы мүмкүн. Бирок бул аңгемелешүү көп убакытты албоого тиши. Мугалим окуучуларды кызыктыруу үчүн автордун өмүр баянынын кызыктуу, эсте каларлык учурларынан 1-2 жаркын маалыматтарды көлтириет. Андан ары мугалим бүтүнкү сабакта окула турган тексттин өзүнө чакырык жасайт. Мында чыгарманын башталышы боюнча сөз болушу мүмкүн: «Сiler кандай деп ойлойсузар, аталган чыгармада эмнелер болушу мүмкүн?» Чакырыкты ошондой эле тексттеги кездешкен таяныч сөздөрдү доскага жазып коюу жана ошол сөздөр аркылуу аңгеменин мазмунун боолголоп ойлоп табуу багытында жүргүзүүгө да болот.

3) Мугалим окуучуларга текстти мугалим белгилеген жерге чейин гана окуу, эч качан андан кийинкисине көз таштабоо жөнүндө оозеки көрсөтмө берет.

4) Ой жүгүрттүү стадиясында текст бөлүктөр боюнча окулат, мугалим окуунун темпине көз салат.

5) Ар бир бөлүк окулуп бүткөн соң мугалим алдын-ала даярдалган суроолорун берет. Суроолор текстти терең кабылдоого жана түшүнүүгө, кыйлданууга, анализдөөгө, синтездөөгө, окуяларга баа берүүгө, мүнөздөрдө, кырдаалдарга багыттальышы мүмкүн. Мында мугалимдин пикирине кылчактоо, байлануу болушу мүмкүн эмес. Мугалим окуучуларга чыгарма жөнүндөгү өзүнүн пикирин тануулоого акысы жок. Сөзсүз, текстте мындан ары эмне болорлугун боолгологон суроолор болушу керек. Бул текстти окууга кызыгууларын күчтөт, тез андан ары улап окугусун көлтириет.

Ошентип бул суроо тексттин кийинки белгүүнө чакырык таштайт. Ошондой эле, окуп жатканда жаңы маалыматтар менен кездешшилет, андан ары мазмуну боюнча ой жүгүрттүү, суроо-жооптор аркылуу талкуулоо иштери жүргүзүлөт. Бул окула турган текстте канча бөлүк болсо, опончо жолу кайталанат.

6) Окуучуларды жыйынтыктоочу ой жүгүртүлөрү үчүн, көбүнчө, өз алдынча жазуу ишин жүргүзүү (эссе формасында) сунушталат.

7) Окуучулар жазган эсселерин бири-бирине (жуп-жубуна) окуп беришет.

8) Каалагандары өздөрүнүн эсселерин бүт класска окуп беришет.

Суроолор болжолдуу төмөндөгүдөй мааниде болушу мүмкүн:

**1-тынымдан кийин:** Силер эмнени байкап жатасыңдар? Текстте кандай проблемалар көтөрүлүп жатат? Мындан ары кандай болот деп ойлойсуңдар?

**2-тынымдан кийин:** Эмне болду? Силер айткандар далилдендиби? Башка жаңы проблемалар байкалдыбы? Окуя эми кандай уланат деп ойлойсуңдар? Эмне үчүн ошондой ойлойсуңдар? ж.б.

**Акырында бериле турган суроолор:** Окуя силер боолгологондой аяктадыбы? Бул каармандын ордунда болгондо эмне кылмак элеңдер? Бул окуядан эмнелер жакты? Эмнелер жакпады? Эмне үчүн? Сен автор болгондо эмне кылмак элең? ж.б.

### **Чаташкан логикалык чын жырлар**

**Алдын-ала боолголоонун бир жолу.** Окуялардын хронологиялык катарын калыбына келтируүгө, тексттеги байланыштардын себеп-натыйжалары жөнүндө ой-толго жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

#### **Стратегиянын кадамдары:**

1) Даирдых иштери: фактологиялык жана концептуалдык маалыматтар камтылган текстти тандоо.

2) Мугалим тандалган тексттен 5-6 цитатаны кагаздын бир тилкесине өзүнчө жазып коёт. Булар фактыларды, окуяларды, алардын ортосундагы хронологиялык же себеп-натыйжалык байланыштарды чагылдырган цитаталар болушу мүмкүн.

3) Тилкесине цитаталар жазылган барактар класстын ар жерине илиниң коюлат.

4) Окуучулар 4-5 тен болушуп топторго бөлүнүштөт.

5) Мугалим окуучуларга цитаталарды дептерлерине жазууну жана окуялардын өнүгүшүү боюнча топтордо талдап, ага негизденип катар номер кооп чыгууну тапшырат.

6) Доскага ар бир топтун өкүлдөрү чыгышып, цитаталарды өздөрү топто аныкташкан катар боюнча илишет.

7) Аナン өздөрүнүн варианттарын коргошот. Топтогу өнөктөштөрү өз жолдошторуна жардамдашып тuruусу мүмкүн.

8) Ар бир топтун пикирин уккандан кийин мугалим текстти окуп чыгууну жана окуянын чыныгы жүрүшү менен өздөрүнүкүн салыштырууну тапшырат.

**9)** Бул учурда окуучулардын текстти айтып берүүлөрү же белгилүү бир резюме (эссе) жазуу менен сабакты аяктоого болот.

**Кыскачи мазмуну:** Чаташкандарды тактоо жана ырааттуулукту калыбына келтирүүнү үйрөнүү.

### **Синквейн**

Япон миниатюраларына окшогон шарттуу ырдык форма. Окуп-үйрөнүлгөндөргө кыска, терсөн резюме жасоо формасындағы беш салтык ыр. Ар бир сабы өзүнчө өзгөчө мааниге жана курам-түзүлүшкө (структурага) ээ. Синквейндін схемасы:

1-сапка – тема жазылат. Бир зат атооч сөз жазылат;

2-сапка – сүрөттөө жазылат. Зат атооч менен ыкташкан эки сын атооч жазылат;

3-сапка – кыймыл-аракет жазылат. Теманын атальшы болгон зат атооч менен байланышкан уч этиш сөз жазылат;

4-сапка – темада эмне берилген болсо, ошону камтыган 4 сөздөн турган сүйлем жазылат;

5-сапка – темага синоним болгон бир сөз жазылат.

Мисалы:

1. Эне.
2. Мээримдүү, боорукер.
3. Сүйөт, багат, күтөт.
4. "Энеден өткөн – эне жок" (Ч.Айтматов)
5. Апа.

### **Кадамдар:**

**1)** Мугалим же окуучулар тарабынан теманы аныктоо.

**2)** Синквейнди жазуу схемасын көрсөтүү.

**3)** Окуучулардын текстти түзүү боюнча жекече иштөөлөрү.

**4)** Кызматташуу. Жуптарда иштөө. Синквейндерин бири-бирине окуп берүү.

**5)** Ондоп-түзөөлөр киргизүү же эки синквейнден бирди жаратуу.

**6)** Жарыялоо. Көркөм, үн чыгарып окуу.

Белгиленген эрежелерди толук сактаган учурда текст өзүнчө ритмге жана жагымдуу ыргакка, бир бүтүндүккө ээ болуп калат.

**Тыянак тикир:** Өзүнчө бир ак ыр.

### **Уч болуктуу күндөлүк**

Текст менен иштөөнүн бир ыкмасы, окуучулардын мугалим менен байланышкан мамилелеринин жолу. Өзөгүндө эки бөлүктүү күндөлүктөгү эле принциптер жатат. Мында үчүнчү бөлүк окуучулардын түшүн-

дүрмөлөрүнө (комментарийлерине) мугалимдин пикир билдириүүсүнө багытталат.

Үч бөлүктүү күндөлүктүн түзүмү:

| КК№ | Цитаталар | Окуучунун<br>комментарийи,<br>талдоосу, ой<br>жүгүргүүсү,<br>ассоциациялоосу | Мугалимдин<br>комментарийи, ой-<br>жорусу,<br>пикирлери,<br>сунуштары |
|-----|-----------|--|---|
|     |           |  |   |

*Тыянак пикир:* Мугалим окуучулар менен бирдикте ой жүгүрттөт.

### *Он муноттук эссе*

Бул – окуучулар текст менен иштегендөн кийин эркин жазуу усулу менен үзгүлтүктөтпөй, тексти кайра окубай, эч иерсени ондобростон он мүнөттүк убакыттын ичинде жазылуучу кыскача дил баян. Убакыт бүткөн соң мугалим окуучуларга жазгандарын карап чыгып, мындагы негизги өзөк идеяларды терип алыш, аларга таянуу менен артык баш жерлерин түзөп, кошумчалап жаңы дил баянды жазууну сунуш кылат.

*Тыянак пикир:* Идеяларды «таштоо» жана андан эң башкысын издеө аркылуу жаңы дил баянды жазууга даярдык көрүүгө багытталат.

### *Дебаттар*

Жыйындарда, конференцияларда, заседениелерде докладдарды, билдириүүлөрдү талкуулоодо пайда болгон талаш-тартыштар. Бул сөздүн төркүнү француздарга таандык. «Дебат» – азыр оюндуун да атына айланды.

*Тыянак пикир:* Таасирдүү талкуу.

### *Эссе жаздырып баалоо*

Чакан эссе жаздыруу жолу менен балдардын билимин жана теманы кандай түшүнгөндүгүн абдан ишеничтүү текшерсе болот. Мындагы бир кыйынчылык эсsegе баа коюу учун убакыт керектелиши менен байланыштуу. Критерийлер системасын (мисалы, төмөнкү таблицадагыдай) ырааттуулукту колдонуу менен сиз койгон бааңыздын кыйла логикалуу болушуна жетишесиз да, муну окуучуларга жүйөлүү түшүндүрүп бере аласыз. Темага жараша тийиштүү критерийлердин олуттуулугун өзгөртсөнүз же айрымдарын кошпой деле койсонуз болот.

| Критерий   | Эң жогорку ыктымал баа | Иш жүзүндө қоюлган баа |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Тема менен байланышы                                  | 5                      |                        |
| 2. Бінандыра билиши                                      | 5                      |                        |
| 3. Идеянын оригиналдуулугу                               | 4                      |                        |
| 4. Идеялардын логикасы                                   | 5                      |                        |
| 5. Жүйолуу датилдер көлтирилеби?                         | 4                      |                        |
| 6. Тексттин түзүлүшү логикалуубу?                        | 3                      |                        |
| 7. Грамматикалык жасана орфографиялык жасактан түуралыгы | 2                      |                        |
| 8. Кандайча презентацияланды                             | 2                      |                        |
| Эң жогорку ыктымал жасалы баа                            | 30                     |                        |

Эгер кийин бул беш баллдык бааны кайрадан түзүп чыгуу керек болсо, анда алынган санды бга бөлүп, бүтүн сан кылыш тегеректениз. Эгер эссе окуучу материалды канчалык жакшы өздөштүргөндүгүн баалоо учун гана жазылса, сиз анын каталарын ондойбай эле койсануз болот. Ал эми иштин сапаты жакшыраак болсун десениз, анда тексттеги белгиленген каталарды окуучулардын өздөрүнө ондотсонуз болот.

## ТОГУЗУНЧУ БӨЛҮМ

### КЫРГЫЗ ТИЛИ, АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНДА ОКУУЧУНУН БИЛИМИН БААЛОО

*САБАКТА ОКУУЧУНУН ЖЕТИШКЕНДИКТЕРИН БААЛОО ТАЛАПТАРЫ ЖАНА  
ЖОЛДОРУ*

#### *1. Сабактагы баалоо*

##### *1. Сабакта эмне бааланат?*

- Жаңы алган билимди, окуучунун өздөштүрүүсүбү?
- Эрежени билүүсүбү?
- Эрежеге ылайык мисалдарды талдап түшүндүрүүсүбү?
- Фактыларды эste тутуусубу?
- Ыкмаларды колдонуп жаңы тапшырманы талдап берүүсүбү?
- Илимий фактыларды системалап, классификациялап берүүсүбү?
- Грамматикалык формаларды мүнөздөп айтып берүүсүбү?
- Каармандарды санаң берүүсүбү?
- Каармандарга мүнөздөмө бере алуусубу?
- Каармандардан алган тарбиялык таасирин түшүндүрүп берүүсүбү?
- Θз алдынча ой жүгүртүп, чыгарманын темасын, проблемасын, айтылып жаткан идеясын ачып берүүсүбү?
- Уйрөнгөнүн турмушунда колдоно алууга машигуусубу?

##### *2. Сабактагы баа кандай критерийге жарааша коюлат?*

###### *Тилден:*

- теманы мүнөздөп, эрежени түшүндүрүп, маанисин ачып берип;
- сөздүн лексика – семантикалык маанисин эрежеге таянып талдап бериши;
- грамматикалык форманын кептеги колдонулуш маанисин ачып берүүсү;
- чыгармачылык менен сүйлөм түзүп, грамматикалык форманын, андагы ордун, өзгөрүү варианктарын, маанисин түшүндүрүп берүүсү;
- чыгармачылык менен текст түзүп, грамматикалык формалардын тексттеги ордун, интеграциялык ролун түшүндүрүүсү;

###### *Адабияттан:*

- чыгарманын сюжетин, каармандарын билүүсү;
- чыгармага, каарманга эмоционалдык-психологиялык баа берүүсү;
- чыгарманын каарманына, андагы ойлорго философиялык талдоо жүргүзүүсү;
- чыгармага, каармандарына нравалык-этикалык баа берүүсү;

– чыгарманын педагогикалык, таалим-тарбиялыш маанисин ачып берүүсү.

### **3. Балага баа кандай таасир этет?**

– Баа баланын билим алууга болгон оң же терс мотивациясына таасир этет;

– Баа баланын сабакка болгон психологиялыш жактан мамилесинин калыптанышына калыптандырат;

– Баа баланын инсандыгынын (оң же терс) калыптанышына таасир этет;

– Баа баланын интеллектуалдык жактан өсүшүн аныктайт жана ага таасир этет;

– Баа баланын кесиптик багыт алуусуна таасир этет;

– Баа баланын дүйнөгө болгон жеке көз карашын бекемдейт…

### **4. Дил баян, баяндама жумуштарына баа берүүдө зөннөлөр эске алынат:**

– жазуу ишинин темага туура келиши;

– мазмун теманы ачышы;

– мазмунга, темага кептин стили туура келиши;

– ойдун сабаттуу берилиши;

– иште окуучунун жеке көз карашы, чыгармачылыгы, турмуш практикасы чагылышы;

– айткан оюн факты менен далилдэй альшы;

– фактыларды жалпылап, жыйынтыктуу ой айта альшы;

– ишинин структурасын, композициясын түшүндүрө альшы;

– жанрга, стилге жана кептин түрүнө ылайык сөз каражаттарын туура колдоно альшы жана аны талдап түшүндүрүп бериши;

– айттайын деген ойго туура келген, логикалык басым коюлган сөздөрөгө талдоо жүргүзүп түшүндүрүп бериши;

– сөздөргө лексика-семантикалык талдоо жүргүзүп бериши;

– темасына жараша жазган иши тууралуу талкууга ачык талашууга катышып, өз оюн далилдэй альшы;

– тексттеги негизги ойду бөлүп айтып бериши;

– айткан ойлорун системалап, мейкиндикте схема түрүндө түшүндүрө альшы;

– жазган тексттин кайра өз сөзү менен көркөм айтып бериши.

## **Баалоонун баскычтары:**

### **1. Кальптандыруучу (түзүүчү) баалоо**

Баалоонун бул түрү – баланын теориялык билими менен практикалык машыгуулары күн сайын үзгүлтүксүз түрдө байкалыш, текшерилип турушу, анын кальптануу процессин түюнта, т.а. баланын билиминин кальптанышынын максаттуу түрдө үзгүлтүксүз байкалыш бааланыш турушу. Бул учурда мугалим баланын күндөлүк билимин атайын баа кооп баалабосу да ыктымал, ал түрдүү критерийлерди эске алуу менен, кийинки баалоого негиз болуп эсептелиниши толук ыктымал.

Баалоонун бул түрү өз алдына мындайча максат коёт. Ал, негизинен, мугалим окуучунун аткарған иштериндеги катачылыктарды убагында ондооп, түзөтүп, эскертип туруусу, кийинки текшерүүгө алдыртадан баланы даярдан туруусу менен да мүнөздөлөт.

Бул учурда мугалим баланын билим деңгээлин аныктап, көз салыш, диагностикалап туруусу ишке ашырылат. Анын өзү баланы жоопкерчиликке үндөө менен, жыйынтыктоочу мезгилге теориялык-практикалык жактан даярдайт.

### **2. Жыйынтыктоочу (суммативдик) баалоо**

Баалоонун бул түрү окуучунун окуу ишмердигин баалоону андан ары улантат, т.а. жыйынтыктайт, жыйынтык баа коёт. Анда окуу курсундагы кайсы бир теманы, бөлүмдүү өздөштурүү аяктаганда, окуучулардын теориялык билими менен практикалык машыгууларынын, окуу билгичтитери менен көндүмдөрүнүн кальптануу абалын аныктоо, ошого жараша баланын билимин баалоо ишке ашат. Ал баланын билими менен машыгууларын тесттер, текшерүү иштери, баяндама, дил баяндарды жаздырып, лабораториялык иштерди жүргүзүү, изилдөө иштеприн аткаруу, эссе жаздыруу, айрым долбоорлорду түзүү менен да коштолот. Алардагы ар бир коюлган белгилер (т.а. баалар) чейрек аягында чыгарылуучу жыйынтык баалоодо эске алынат же ага негиз болот. Буга чейрек аягындары баа гана эмес, жыл аягындары экзамендик баалар да кирет.

Мындарды жыйынтыктоочу баалоонун максаты мындай: билими менен билгичтик жана машыгууларынын кальптанышын, отүлгөндөрдү өздөштурүү деңгээлин жана алардын окуу стандарттарына туура келишин байкоо менен да мүнөздөлөт.

Ошентсе дагы кальптандыруучу баа менен жыйынтыктоочу бааны так ушундай түрде мүнөздөп, так кесе жыйынтык чыгарып коюуга болбойт. Анткени алар иштин жүрүшүндө же окуучунун өздөштурүү процессинде алар бири-бирине өтө берүүсү мүмкүн. Муну темөндөгүчө түшүндүрүүгө болот.

Айталы, «Кыргыз тилинин синтаксиси» болугун алалы. Ага, албетте, жалпы алганда, тиешелүү сааттары болунгөн. Бул бөлүмдөн, мисалы, алгач ирет сөз айкашы менен тааныштырылат да, андан соң ар бир категориялуу түшүнүктөр тууралуу өз-өзүнчө сааттарына ылайык теориялык түшүнүктөр берилип, практикалык машыгуулар бекемделет. Ошондо синтаксистин бир категориясы, айталы, сөз айкашы боюнча окуучунун алган түшүнүктөрүн баалоо – албетте, бардык калган категориялар боюнча алган билимдер үчүн база болорлук абал болгондуктан, аны баалоо, албетте, калыптандыруучу баалоого тете болот. Бирок бул дагы бир категориянын чегиндеги окуучунун бүтүн бир түшүнүгүн баалоо болгондуктан, ал кайсы бир деңгээлде утурумдук мүнөздөгү жыйынтык баа катары да кабылданышы ыктымал. Бирок синтаксистин калган бардык категориялары менен тааныштырылгандан кийинки окуучунун жалпы алган түшүнүктөрүн – компетенттүүлүктөрүн баалоо, албетте, жыйынтыктоочу (суммативдик) баа болору талашсыз.

Демек, теманын ички логикасынын чегинде, бир эле баа бирде калыптандыруучу, бирде суммативдик баага отүп, бирин экинчиси толукташ туроо процесс болуусу ыктымал экен. Ошондуктан мугалимдин баа коюу технологиясы так кесе, «мындай эмес, андай» – деп мүнөздөлүүчү нерсе эмес экен. Анткени мындан баланын билим алуусу, теориялык-практикалык компетенттүүлүгү, аны баалоо масслеси тынымсыз ёсуп, үзгөрүп, толукталып, байып туроо жандуу түшүнүк экендигин унтуууга болбайт.

### **Баалоонун түрлөрү:**

Ошентсе дагы сөзүмдүн жыйынтыгында баланын билимин баалоодо эки технологияны эске алган он – деп эсептейм.

- 1) авторитардык баалоо;
- 2) гумандуу баалоо.

Андай баалоонун мүнөздөмөсүн төмөндөгүчө таблица менен мүнөздөп берели:

| <b>Авторитардык баалоо</b>  | <b>Гумандуу баалоо</b>  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- теориялык маалыматты биле турганын баалоо;</li> <li>- эсине тутканын баалоо;</li> <li>- жабык суроого «жабык» жооп бергенин баалоо;</li> <li>- жыйынтыкты баалоо;</li> <li>- каталыкты баалоо;</li> <li>- мугалимдин жеке баалоосу;</li> <li>- каталыкты мугалим гана</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- билгенин практикада колдоно аларын баалоо;</li> <li>- ишмер мамилесин баалоо;</li> <li>- ачык суроого ачык жообун айтып, талдан түшүндүрүүсүн баалоо;</li> <li>- процессти баалоо;</li> <li>- вариант жообун баалоо;</li> <li>- каталыктан улам баалоо;</li> <li>- каталыкты мүнөздөп баалоо;</li> </ul> |

|   |  |
|---|--|
| <p>айтуусу;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– сандык баалоо;</li> <li>– катаал мамиле менен баалоо;</li> <li>– баа коюу учун гана баалоо.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– сапаттык баалоо;</li> <li>– сылык мамиле менен баалоо;</li> <li>– өсүшүн баалоо.</li> </ul> |
|---|--|

Ушундай баалоо гана баланын билиминин өсүш процессин жеткиліктүү баалоого багыт берет деген ойдобуз.

Баанын негизги ролу – окуп-үйрөнүүн көрсөткүчү катары кызмат кылат. Ошону менен бирге, айрыкча, башталгыч класста баа тарбиялык бир фактор болорун да практика көрсөтүүде.

Албетте, окуу-үйрөнүү процессинде ар кандай себептер менен айрым окуучулар окуудан жетишпей калуусу болбой койбoit. Ал баланын окусуунун дидактикалык-тарбиялык нормаларга туура келбенгендигинин далили катары көрүнөт. Ушундан улам деги эле, баланын жетишпестигинин себептери эмнеде? – деген суроо келип чыгат. Бул көбүнчө окуу материалдардын оордугунан, же ага кызыгуунун жоктугунан, мугалим менен баланын ортосундагы мамилесинин туура эместигинен, ата-энси көңүл салбагандан, эркинин начардыгынан ж.б. келип чыгуусу ыктымал.

### ***Баалоонун мүнөзү:***

Баа берүү – сабакта анын ар бир этаптарында окуучулардын окуудагы жетишкендиктерин мүнөздөп баа берип отуруу, алардын жетишкендиктери коюлган талаптарга ылайык келерин талдап, окуучулардын жоопторун критерийлерге ылайык мүнөздөп отуруу.

Баалоо – сабактын аягында окуучулардын бардык жетишкендиктерин алардын көрсөткүчтөрүүнүн негизинде баалап мүнөздөө. Жалпы жыйынтык чыгаруу, бир бүтүмгө келүү, ар бир окуучунун окуу жетишкендиктерин жалпылоо.

Баа – окуучунун жалпы жоопторуна жараша шарттуу белги менен белгилөө, мисалы: “5”, “4”, “3”, “2” ж.б.

### ***Баа кантит коюлат?***

**1. Мугалимдин баалоо критерийлери аркылуу баалоо.**

**2. Окуучунун билим көрсөткүчтөрү аркылуу баалоо.**

***Мугалимдин баалоо критерийлери аркылуу баалоо***

Мугалим сабактын темасынын мазмунуна жараша баалоонун талаптарын (критерийлерин) иштеп чыгат жана баланын билимин ошол критерийлерге жараша баалайт.

## **1. Кыргыз тили сабагында томондөгүдөй талаптар (критерийлер) коюлуусу мүмкүн:**

- эрежени билиши, аны түшүндүрүп бере альшы;
- грамматикалык форманы мисал келтирүү менен талдан берүүсү;
- жаңы сабакта үйрөнгөнүн практика жүзүндө колдонуп, көнүгүү тапшырмасын аткара альшы;
- тексттен грамматикалык формага ылайык келген мисалдарды таап, талдан проблемалуу кырдаалдарды чечип бере альшы;
- мугалимдин койгон талаптарынан сырткары өзүнүнүн чыгармачылыгын көргөзө альшы.

**Окуучунун билим көрсөткүчтөрү аркылуу баалоо.** Окуучу мугалимдин койгон талаптарына (критерийлерине) жараша оозеки жана жазуу жүзүндө жоопторун билдириет жана теориялык-практикалык компетенттүлүктөрүн көргөзөт. Бул алардын билиминин көрсөткүчтөрү катары бааланат.

Мисалы, кыргыз тилинен:

- окуучу эрежени билет, аны түшүндүрүп бере алат;
- грамматикалык форманы мисал келтирүү менен талдан бере алат;
- жаңы сабакта үйрөнгөнүн практика жүзүндө колдонуп, көнүгүү тапшырмасын аткара алат;
- тексттен грамматикалык формага ылайык келген мисалдарды таап, талдан, проблемалуу кырдаалдарды чече алат;
- мугалимдин койгон талаптарынан сырткары өзүнүнүн чыгармачылыгын көргөзө алат.

## **2. Кыргыз адабияты сабагында окуучунун теориялык билимин жана практикалык машыгууларын баалоодо төмөндөгүдөй талаптар (критерийлер) коюлуусу мүмкүн:**

- жазуучунун өмүрү-чыгармачылыгы тууралуу жеришерлик маалыматы болсо;
- чыгарманын сюжетин билип, ырааттуу түрдө айтып бере алса;
- чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун талдан бере алса;
- каармандарын мүнөздөп, алардын тарбиялык ролун түшүндүрүп бере алса;
- чыгармага карата жазуу же оозеки түрүндө өзүнүн чыгармачыл мамилесин көрсөтүп, жеке көз карашын билдирие алса.

**Окуучунун көрсөткүчтөрү аркылуу баалоо.**

- жазуучунун өмүрү-чыгармачылыгы тууралуу жеришерлик маалыматы бар;
- чыгарманын сюжетин билип, ырааттуу түрдө айтып бере алат;
- чыгарманын идеялык-тематикалык мазмунун талдан бере алат;
- каармандарын мүнөздөп, алардын тарбиялык ролун түшүндүрүп бере алат;

– чыгармага карата жазуу же оозеки түрүндө өзүнүн чыгармачыл мамилесин көрсөтүп, жеке көз карашын билдири алат.

**Эскертуу:** окуучулар дайыма эле мугалимдин ушул сыйктуу бүткүл талаптарын аткарып бере албайт. Ошондуктан мугалим баа коюуда, окуучулардын көрсөткүчтөрүн градациялайт.

**Градациялоо төмөндөгүчө ишке ашат:**

- талаптын баарына жооп берсе алган окуучу «5» алат;
- тапшырманын тертөөнө окуучунун көрсөткүчү дал келсе, «4» деген баа алат;
- тапшырманын үчөөнө окуучунун билим-машыгуулары туура келсе, «3» деген баа алат;
- эгер экөөнө туура келсе, «2» деген баа алат (албетте, бул мүнөздөө болжолдуу түрдө айтылды).

## ОНЫНЧУ БӨЛҮМ

### КЫРГЫЗ ТИЛИ, АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНДА ӨТКӨРҮЛҮҮЧҮ КЛАССТАН ТЫШКАРКЫ ИШТЕР ЖАНА АЛАРДЫН АЙРЫМ ҮЛГҮЛӨРҮ

### КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ САБАГЫНДА ӨТКӨРҮЛҮҮЧҮ ТАРБИЯЛЫК ИШТЕР

*Сабакта колдонулуучу тарбия  
методдору:*

- үйрөтүү методу;
- көнүктүрүү методу;
- ишендирүү методу;
- аңгемелешүү методу;
- үлгү көрсөтүү методу;
- талап кылуу методу;
- ишмердүүлүкту  
уюштуруу методу;
- мактоо методу;
- жазалоо методу.

*Сабакта жүзөгө аширылуучу  
тарбия түрлөрү:*

- акыл тарбиясы;
- адеп тарбиясы;
- эмгек тарбиясы;
- патриоттук тарбия;
- экологиялык тарбия;
- эстетикалык тарбия;
- укуктук тарбия;
- дене тарбиясы.

#### *Тарбиялык иштерди откорууну пландаштыруу:*

1. Өтүлө турган тарбиялык иштин темасын аныктоо;
2. Тарбиялык иштин алдын-ала планын түзүү;
3. Тарбиялык иштин формасын аныктоо;
4. Анын онүктүрүүчүлүк жана тарбиялоочулук максаттарын аныктоо;
5. Ишти өткорууга жооптуу адамдарды тактоо;
6. Тарбиялык ишти өткөрүү күнүн жана өтө турган жерин белгилөө;
7. Тарбиялык ишти план боюнча өткөрүү;
8. Тарбиялык иштин натыйжаларын окуучулар менен бирдикте талкуулоо;
9. Тарбиялык иштерди өткөрүү формасы менен мазмунун мындан ары да өркүндөтүү боюнча сунуштарды угуу жана аны талдоо.

# КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫНАН ӨТКӨРҮЛҮҮЧҮ ТАРБИЯЛЫК ИШТЕРДИН ҮЛГҮЛӨРҮ

1-үлгү

С.Рысбаев, п.и.д., профессор

## АТА ЖУРТУМ, АТА МУРАСЫМ – СЫЙМЫГЫМ! (5-11-класстар учун)

*Сабак башталарда Кыргыз Республикасынын Гимни ойнолот.*

**Сабактын темасы:** «Ата Журтум, ата мурасым – сыймыгым!»

**Дидактикалык максаты:** Окуучулардын Ата Журтун сүйүү жана байыртадан келаткан ата мурастарын кастарлоо сөзимин өркүндөтүү.

**Сабакта колдонулуучу дидактикалык каражаттар:** КРнын Гимни, кыргыз тили гимни, кыргыз комузу, «Манас», «Семетей», «Сейтек» жана да кенже баатырдык «Курманбек», «Эр Солтонай», «Эр табылды» ж.б. эпостору, Кыргыз Мамлекеттүүлүгү, кыргыз баатырлары туураасындагы окуу материалдар, сүрөттөр, кыргыздын улуттук буюмдары, кийимдери, ж.б. этнографиялык маани-маңзызы терең экспонаттар, макеттер.

**Сабактын жүрүшү:** Сабактын башталышында магнит тасмасынан «Манас» эпосунан үзүндү уктурулат же окуучу «Манас» эпосунан үзүндү айтат. Үзүндү айтылып бүткөн соң мугалим же, сабак алыш баруучу бул монологду айтуу менен сабакты баштайт:

**Алыш баруучу:** Кыргыз баласы учүн эмне ыйык?

**1-окуучу:** Кыргыз баласы учүн Ала-Тоо ыйык!

**2-окуучу:** Эне тили ыйык!

**3-окуучу:** Улуу «Манасы» ыйык!

**4-окуучу:** Ак калпагы, ак боз үйү ыйык.

**5-окуучу:** Ак элечеги ыйык!

**Алыш баруучу:** Окуучулар «Манаста» эмне ыйык?

**6-окуучу:** Манаста Ата Журт – ыйык, анын боштондугу ыйык. Ала-Тоонун бүтүндүгү, ак калпактуу журттун биримдиги ыйык! Акыйкатка, айрыкча, адилеттүүлүккө негизделген достук ыйык!

**7-окуучу:** «Ата Журттун мүдөөлору, калайык-калктык жогорку кызыкчылыктары ыйык. Ата конушка агынан жарылып ачылган адап мээнэт ыйык. Мекен алдындагы парз ыйык.

**Алыш баруучу:** «Манаста» дагы эмне улук?

**8-окуучу:** Эл-журттун мүдөө кызыкчылыктары менен алпурушкан айиир, ар-намыс улук. Ак жашоого умтулган адеп-ахлак улук.

**Алыш баруучу:** «Манаста» дагы эмне ыйык?

**9-окуучу:** Алмустактан бери келаткан ата-баба салты ыйык. Ала-Тоого атуулдук берилгендиң ыйык. Апа ыйык. Ата ыйык. Адамгерчилик ыйык. Улуттук намыс ыйык! «Кыргыз» деген ат ыйык! (С. Байгазиевден)

**Алып баруучу:** Ооба, биз үчүн Ата Журтубуз менен биргэ ушундай ата-бабаларыбыздан бери келаткан рухий ата мурастарыбыз ыйык. Анткени алар биздин сыймыгыбыз. Ошол сыймыгыбызды туу туталы! Ал үчүн Манас атабыздын антын эстейли да, антыбызга **Манас атабыздай бекем туралы.**

(Манас атанаын антын жалпы окуучулар хор менен окушат)

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Алты сан аман турганда,   | Түүлбай тұна чөгөйүн   |
| Ыйык кыргыз элимди        | Тириү жүрбөй өлөйүн!   |
| Душмандын буту басканча,  | Аткарбасам антымды     |
| Асыл кыргыз элимди        | Төшү түктүү жер урсун! |
| Тебелетип бөтөнгө         | Төбөсү ыйык көк урсун! |
| Кор кылыш карап жатканча- | Көкө Төцир өзү урсун!  |

**Алып баруучу:** «Манастагы» ушундай ыйыктарды туу туткан анын уулу Семетей ата жолун улап, эли-жерин душмандан коргоп калуунун дагы бир улуу үлгүсүн көрсөткөн.

Урматтуу окуучулар, азыр ошол эпизодду окуучулардын аткаруусунда угуп көрөлү.

(Сценка)

**Алып баруучу:** Айкөл Манас душмандан жарадар болуп Чоң казаттан жарадалу кайтып, Таласта каза болот. Ошондо анын туугандары Абыке, Көбөш Манастын тагын талашып, Каныкейди кордоп алты айлык Семетейди жок кылғылары келет. 80ге чыккан Чыйырды эне Каныкей менен биргэ Кан Бакайдын кеңеси менен Семетейди алып төркүнүпө качат. Семетей эл-журт, ата-тегин билбей таятасы Темиркандын үйүндө журуп 12 жашка чыгат. Жаңыдан жетилип келаткан Семетей Сары тазга жолугут «элин – кыргыз, жерин – Талас, атаң – Манас» деп угуп, энесине ачулуу келет.

### Семетей:

– Каааным эжем – энекем,  
Кааласам кадыр түшүмсүн,  
Төбөде жарык күнүмсүн.  
Теңиз атам өлгөндө,  
Сан казына дүнүйөң  
Чачып келген экенсүн.  
Төркүнгө тентип, энекем,  
Мен жетимди көтөрүп,

Качып келген экенсүн,  
Алп Манастын баласы  
Батпагансып элиме  
Качып журор жөн кайда?  
Катыгүн, энем, эл кайда?  
Азапты тарткан энекем  
Элим кайда? Мен кайда?

### Каныкей:

Оо, кулунум, угуп ал,

Көк сүлөөсүн, кундуз бөрк,  
Чалдары сышаа кыргыздын.

Аргын, кыргыз аралаш  
Элдин жайын айтайын,  
Жылгындуу Кен-Кол, кең Талас  
Жердин жайын айтайын.  
Кагылайын, кулунум,  
Калкыңдын жайын айтайын.  
Болуп келген кадимден  
Салтыңдын жайын айтайын.  
Карылары нарк айтыш  
Калын журтка салт айтыш,  
Жаш кайындай буралган,  
Тал чыбыктай суналган,  
Кулачтап чачын тарашкан,  
Ак калпактуу, кызыл чок  
Алганына жарапкан,  
Кызыл беттүү, кымча бел  
Кыздары сонун кыргыздын.  
Жоо-жарагын шайланып,  
Касташкан калың жоо болсо,  
Кара барчын айланып,

Калбыр өпкө, жез канат,  
Желдей күлүк минген ат  
Балдары сонун кыргыздын.  
Кийгендери кандалай,  
Кыймылдары шамдагай,  
Каленгер чашпак, кең соору  
Келини сонун кыргыздын.  
Кызылдан кийген күрмөнү,  
Кыркалай таккан түймөнү,  
Темир калкан бото кур  
Уулдары баатыр кыргыздын.  
Белдемчисин байлашкан  
Кыңылдаган балдарга  
Кымыз менен сүт берген,  
Кемпирин сонун кыргыздын.  
Телегейи тептегиз  
Жери жакшы кыргыздын  
Өзөгүн берген оз десе,  
Эли сонун кыргыздын!

**Алып баруучу:** Ооба, элибиздин эзелтеден келаткан ушундай атамурастары улук, Ата Журту ыйык! Ошондой ыйык сезимдерди сактап келатканыбыз – биздин түптуу эл экенибизди далили.

**10-окуучу:** Элибизди эл кылыш келаткан улуу белгибиз – бул эне тилибиз – кыргыз тили.

«Кыргыз тили кылымдарды карыткан,  
Эч ким аны ечуре албайт тарыхтан.  
Кыргыз тили улуу «Манасын» сактап калды,  
«Манас» кыргыз тилин өчүрбөй улантып келди.

**11-окуучу:** Элибизди башкаларга таанытып келаткан белгилери-биздин дагы бири - аталарыбыздын Ала-Тоодой ак калпагы!

**12-окуучу:** Энелерибиздин ак боз үйүндөй Ак элечеги!

**13-окуучу:**  
Конгуроо добуштуу үч кыл өрүк комузу!  
Кыздарынын үкү топу, шоукүлөсү.

**15-окуучу:** Ак калпагы кыргыздын,

Ак жүзүндөй нур кыздын,

Ак кар баскан тоолордо

Ак нурундай жылдыздын.

**16-окуучу:** Сүлөөсүндөн, суусардан,

Кастарланып тигилген,

Тебетейлер байыртан

Баалтуу башка кийимден.

**17-окуучу:** Ак кар жааса тоолордо,  
Бийиктигин билдирет.

Ак элечек эненин  
Былыктыгын билдирет.

**18-окуучу:** Саамайлары сенсеген  
Көрк кошулган көркүнө  
Кызыл кымкап, кундуз жээк,  
Кыздар кийген шокуло.

**19-окуучу:** Кыргыздын кыргыз болушу,  
Конгуроо үндүү добушу,  
Кылымдар бою очлогон  
Уч кылдуу өрүк комузу!

(Г. Казыбай кызы)

**Алып баруучу:** кыргыз комузунун өмүр тарыхы кыргыз элинин өмүр тарыхы менен бирдей экенин билесицерби, балдар?

**20-окуучу:** «Биздин замандын 33-жылы, кытайдын Хан солаласына Юанди деген падыша болуп турганда Ван Жао-Чүн деген адам кызын Хундарга күйөөгө узаткан. Ошондо ал Хундарга барып кайра кайтканда алардын музыкалык аспабын ала келген. Бул эмне деген аспап? Дегенде Ван Жао Чүн «хун бы сы» деп жооп берген. Мунун өзү кытай жазмасы аркылуу биздин улуттук музыкалык аспабыбыздын аты тарыхта биринчи ирет кагазга түшүшү болгон.

**21-окуучу:** Жапаниянын кылдуу музыкалык аспабынын теги да биздин комуз экенин тарых тастыктады. Көрсө, Уйгур-Орхон каганатынын доорунда вассал болуп турган Кыргыз хандыгы Таң солаласынын падышасына баалуу терилер менен кошо комуз тартуулаган экен. VII-VIII кылымда жапондор кытай жазмасын өз жазуусу катары кабыл алганда, кытай падышасы кыргыздар белек кылган комузду Жапон падышасына тартуу кылган. Япондуктардын кылдуу аспабы «Кутону» ошентип кыргыз комузунун үлгүсүндө жасашкан экен.

**Алып баруучу:** Ооба, балдар, элибиздин ошондой улуу мурастары бар экендигинен улам бүгүн да дүйнө элдеринин улуу көчүндө өзүнүн эгемендигин жоготпой өз алдынча жол тандап келечекке бара берет. Ал учун, балдар, бизге эң биринчи эмне керек?

**22-окуучу:** Ынтымак керек. Ошол учун касиеттүү Мойт акебиз:

**Мойт аке:**

Ырыс алды – ынтымак,  
Ынтымагы бар элдин  
Айсыз кара түндө да  
Асманында күн турат.  
Ынтымагы жок элдин  
Балдары кирет ыркырап.  
Ачык-жарык күндө да

Асманында түн турат, – деп элдин ынтымакка чакырыштыр.

**23-окуучу:** Ал эми кереметтүү Сарт акебиз, элибизди биримдикти нарк-насипке ундең:

**Сарт аке:**

Аска-аска-аска тоо

Аягы барыш чап болот.

Атадан алтооң болсоң да,

Сыйлашпаса жат болот.

Мыкты чыкчу жарандар

Өзүнө озү сак болот.

Иштеген иши так болот,

Башына таалай, бак конот, – деп нуска калтырыштыр.

**24-окуучу:** Ал эми, Исхак Рazzakov атабыз, коом менен адамдын жан дүйнөсү бир экенин зирек баамдап:

Сен таза болсон,

Мен таза болсом,

Биз таза болсок

Коом таза болот! – деп абийир ар-намыска, рухий тазалыкка чакырган эмесли!

**25-окуучу:** Ал эми «ааламдын Айтматову» аталган Чыңгыз атабыз:

«Ичкен ашына семирип,

Кийген кийимине мактанып,

Жеткен кызматына манчыркан,

Тоюп калды, тынып калды дегенче, адамдын адамдык сапатынан кеткени – дей бер.

«Адамзатка эң кыйын нерсе – күн сайын Адам болуу. Күн сайын Адам бойдон калуу!» – деп адамдык сапатты жоготпоого чакырган экен да! Ошондо гана биз Ата Журтубузду татыктуу жараны болобуз! Ошондо гана биз Ата Журтубузду сүйүп, анын биримдигин сактап калабыз, ошондо гана ата мурастарыбызды туу тутуп, сыймыктанган болобуз.

**Алып баруучу:** Эң туура айттың! Силер дагы ошол Манас атабыздай алардын кечэеки жана бүгүнкү улуу урпактарында ар намыстуу, Ата Журтун сүйгөн, ата мурастарын урматтаган патриот, уулкыздарынан болгула!

Ушуну менен, балдар, 1-сентябрь билим күнүнө карата «Ата Журтум, ата мурасым – сыймыгым!» аттуу тарбиялык сабагыбызды аяктайбыз.

Саламатта болгула! Жаңы башталган окуу жылыңар силерге билим-илим жана тарбиядагы жаңы ооматтарды берсін!

## 31-АВГУСТ – КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЭГЕМЕНДҮҮЛҮК КҮНҮ

Окуу жылы башталыш, жайкы эс алuu күндөрү аяктап, окуучу мектепке келгендеги биринчи сабак эмнеси менен эste калышы керек? Ал сабак балага алгач ирет эмнени бериши керек? Булл шартта мугалимге кандай жоопкерчилик жүктөлөт? – деген суроолор келип чыгат.

Анын үстүнө, мурунку эле күнү 31-августта республикасыздын эгемендүүлүк майрамы жалпы жүрт менен биргэ майрамдалбадыбы. Демек, бул биринчи сабак дал ошол майрамга арналса, ал окуу жылынын башында өз ордун табат деген гана ойдобуз.

Албетте, биз азыр эгемендүүлүгүбүзү жыл сайын, ай санап бекемдөө жолунда баратабыз. Ал процесстин духу мектептеги окуутарбия иштери аркылуу өтпөсө, турмушта бекемделиши кыйын экендигин турмуш көрсөтүүдө. Ага ылайык, азыр мектептеги окуу-тарбия ишин бүтүндөй улуттук мазмунда жүргүзүү балага элин, жерин, тарыхын билдириүү, улуттук мамлекеттүүлүгүн чындалануулуп инсандарын таанытуу, улуттук баатырларынын духун баланын жан дүйнөсүнө сицириүү иш-аракети ыраагтуу жүрүүсү шарт. Мына оппондуктан бала биринчи класска биринчи ирет келгендеги биринчи сабак – дал ушул – балага улутун таанытуунун духунда өтсө, максатка туура келмек.

Улутун таанууга жол алган балага: «Мен кыргыз баласымын. Менин Ата Мекеним – Кыргызстан» «Менин элимдин баатырлары кимдер? Алар Ата Журтубузду коргоого кандай эмгегин арнашкан?» темалары киргизилген.

Мына ушул темалар Билим берүү, илим министрлиги жана Билим берүү академиясы тарабынан сунуш кылышын салтка айланып өтүлүп келаткан «Менин мекеним – Кыргызстан» аттуу биринчи сабак менен мазмуну өзөктөш болуп отурганы талашсыз.

Албетте, мындай сабакты даярдоодо кыргыз тили, адабияты мугалими Кыргыз адабияты менен Тарых окуу китептериндеги окуу материалдарынан көнүр пайдаланууга туура келет. Алардагы «Манас», «Курманбек», «Тайлак батыр» элдик дастандарын жана Кыргызстандын тарыхы окуу китебинен Барсбек батыр менен Шабдандын Кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө кошокон салымы туурасындагы материалдары жардамга келет.

Мугалим ушул аталган ачууда, эгер мүмкүнчүлүгү болсо, эпикалык улуву мурасыбыз «Манас» дастанынан үзүндүнүн магниттик тасмасынан угузуу менен сабакты баштаса да болот. Же болбосо, китептеги

сүрөттөрдү балдарга таанытуу менен, алардын ким болгондугун, элибизге кандай эмгек сициргендигин айтуу менен сабактын мазмунун камсыз кылат.

Албетте, Манас баатырдын сүрөтүн билбеген, «Манас» эпосунан төрт сап айта албаган баланы чандап табууга болот. Ошондуктан, мугалим класстагы балдарынын ичинен дастандан канча сап ыр билсе да айттырууга жетишсе абдан жакшы болмок. Мугалимдин өзү да, эпостон көркөм жатка үзүндү айтса да, сабактын таасирдүүлүгү артылмак.

Мисал айтып өтөлү:

Аркайш жаткан Ала-Тоо,  
Ала-Тоону жер кылган,  
Ак калпак кыргыз элинин  
Эбегейсиз эрдиги  
Жер жузүнө билинген.  
Чоң Алайда туулган,  
Атагы элге угулган.  
Ойноо бала кезинде,  
Калмакка салган чуулган.

Койгулашып кеткендин,  
Бирөө калбай сойлогон.  
Жан жоокери кырк болгон.  
Басканы келген душмандар,  
Манаска келип дос болгон.  
Ак марал айдал уй кылган,  
Ачууланган душманды,  
Айдал жүрүп буй кылган  
Манаңың ушундай эр болгон.

Мугалим «Манас» эпосунан алынган ушул үзүндүдөн анын ким болгонун, кыргызды кантип сактап, коргоп эл кылганын талдап айтып берсе болот.

Бул айтылгандарды «Манас» баатырдын, анын тулпары Аккуланын портретин тарткан саптардан, эпостон алынган учкул сөздөрдөн («Курама жыйып жүрт кылдым, Кулалы таптап күш кылдым» ж.б.) мисал алып, окуучулар менен бирге талдаса да жеткиликтүү болот.

Мугалим андан соң балдарга Тайлак баатыр тууралуу түшүнүк берет. Баса, ал ким болгон, элибиздин эсине кандай эрдиктери менен калган?

Тайлак – кыргыз элинин «женилгенди билбеген» даңктуу уулдарынын бири. Ал 1796-1838-жылдары жашап откөн. Аны элибиз «Тенир тоонун арстаны, улуттук улуу баатыр Эр Тайлак» деп мунөздөгөнү бекеринен эмес. Ал иниси Атантай менен бир жагынан Кытайдын, экинчи жагынан баскынчы Кокон хандыгынын кысымынан элибизди коргоп жүрүп өмүрү өткөн. Атап айтсак, кытай генералы Баян Бату кыргыз чегин бузуп, тынч жаткан элди чаап, бала-бакыра, кемпир-чалга чейин кырат. Мындаай куралдуу кытай аскерине Тайлак баатыр акылдуулук менен кол салып, аларды капчыгайга камайт да, айла-амал менен замбиректүү, мылтыгы көп аскерди бүт кырат. Бул эрдиги ага зор атак алып келет.

Кийин баш көтөрүп калган кыргыздардын баатыры Тайлакты жок кылуу учун Кокон хандыгы тез аткыч мылтыктар менен куралданган жер

жайнаган аскерлерин Араб баатыры менен жиберет. Тайлак баатыр аларды Тогуз-Торонун Макмал деген жеринин аймагынан тосуп, чоң согуш болот. Согушта Тайлак баатыр эрдемсинген Араб баатырды сайшылтуруп, элибизди душмандардан коргоп калган.

Ушундай эрдиктери учун, 1837-жылы жалпы кыргыз мыктыларынын чоң жыйыны болуп, анда элибиздин бүтүндөй тағдырын Тайлак баатырга ишенип тапшырган.

Ал болгону 42 жашка гана чыккан. Душмандардын тыңчы дарыгери уулантып, элибизге эбегейсиз зор эмгек кылган баатыры капсынан өлгөн. Бирок элибиз анын атын уннуптай сыйлас, Нарын шаарына эстелигин тургузган. Элибизде «Тайлак баатыр» аттуу көлөмдүү дастан жаралган.

Барсбек да байыркы кыргыздардын акылман жана күчтүү ханы болгон. Кыргыздар 6-9-кылымдарда Енисей боюнан Ала-Тоонун Ысык-Көлүнө чейин созулуп жаткан чөлкөмдө чачырап жашап турган. Ошол кезде 8-кылымдын башында Енисей аймагында Барсбекти кыргыздар хан көтөрүшкөн. Ал атасынан жаш кезинде төрт бир тууганы менен жетим калып, өзүнүн зиректиги менен элге таанылган. Сырттан басып кирген турдүү жат элдер менен күрөшүүдө баатырдыгы менен даңзага жеткен. Барсбек хан болуп турганда кыргыздар Улуу Кытай, Тибет, Тургаш элдери менен элчилик түзүп катышып турган. Кийин эргешкен түрк уруулары 710-711-жылдын кышында билгизбей басып киришкен.

Даярдыксыз жаткан Барсбек эр жүрөк жоокерлери менен эли-жерин коргоп калууга жапырт көтөрүлүшкөн. Бирок теңсиз согушта күрөшүп жатып Барсбек баатырдык менен курман болгон. Эл өзүнүн сүйүктүү жолбашчысынын, баатырынын эрдигин кылымдар бою унтуулгус кылыш, ташка жазып калтырышкан. Анын эрдиги өзүнөн кийинки көптөгөн баатырларга улуу сабак болуп, кереметтүү Ала-Тообузду душмандардан кайрып альп, коргоого, эгемендүү кыргыз мамлекетибизди түптөп, чындоодо улгү болгон.

Демек, 5-кылымда түрк уруулары менен болгон кагылышуудан улам Тянь-Шандан ооп Алтайга жана Енисейге жер каторгон кыргыздар өз Ата журтун кайрадан коргоп, Ала-Тоосуна кайтып келүүнүн жолун издеп, далай оор согуштарды башынан кечирген.

Мунун далили «Манас» эпосундагы окуяларда камтылып турганы жалган эмес.

Шабдан баатыр дагы (1839-1912-ж.ж.) кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөгө, Ала-Тообузду сырткы баскынчылардан коргоп, эгемендүүлүгүбүзүдү сактап калууга айрыкча көп эмгек сицирген улуу инсандарыбыздын бири. Эл өзү эле аны урматтап «Шабдан баатыр» деген сыймыктую ысымды ыроолоп алган экен.

Шабдан кыргыз ханы Жантайдын уулу болсо да, кичинесинен элге жакын мүнөз күткөн. Жигит кезинде бийликтеги аралашып, мамлекетти башкарууга аралашып, анын сырларын үйрөне баштаган.

Адегенде, ал мурда Кокон ханы Малабектин байругу менен Бишкек чебине чейин бектикке дайындалат. Бирок өз элинин эркиндигин каалаган Шабдан Кокон ханына көз карандылыкка элин байлан берип, өзү ага бек болууну каалаган эмес.

Анткени ал учурда кыргыздар Кокон хандыгынын эзүүсүндө жана да уруулук чабыштардан улам, айрыкча, 1850-70-жылдарда алы кетип алсырап турган.

Ушундай оор абалдан чыгуунун жалгыз жолу кыргыздар Россиянын курамына кируг болгон. 1868-жылы Шабдан Россиянын карамагына өтүүнү чечкен да, Бишкек областынын начальниги Г.Загрянскийгэ жардам кылыш, 200 жигити менен борбордук Тянь-Шанга жаңы бийликит орнотушкан. 1876-жылы генерал Скобелев менен бирдикте Кокон хандыгын талкалоого, кыргыз жерин анын эзүүсүнөн куткарууга активдүү катышкан. Андан соң бүткүл түштүк жана түндүк Кыргызстанды бириктирип, бүтүн мамлекет болуу иш-аракетине бүткүл күч-аракетин жумшаган.

Шабдан баатырдын мындай эрдиктери туурасында О.Сыдык «Шабдан казалы» деген чыгармасын жазган. Ал эми Кыргыз Эл жазуучусу, Эл баатыры Т.Касымбековдун «Баскын» романында Шабдандын образы менен ачылган.

Мына ушундай маалыматтар аркылуу элибиздин эпикалык баатыры улуу Манастын, тарыхый улуу инсан, элдик баатыр Барсбек менен Тайлактын жана кийинки тарыхый жаңы доордо элибизге баатырдык иштери менен эмгеги сиңген Шабдан тууралуу айтыш берүү менен, албетте, эл таанууга жана жер таанууга киришуү сабагын өтсө болот.

Жалдарова М.Х,  
Жалал-Абад ш., №13 мектептин тарбиялык иштер боюнча  
директордун орун басары;  
Ункурбаева Г.К.,  
Кыргыз тили бирикмесинин жетекчиси

## «АР БИРИБИЗ АР УЛУТТАН БОЛСОК Да, ЭЛИБИЗДИН ЭРТЕЦИ ҮЧҮН БИРГЕБИЗ!»

(23-сентябрь – Мамлекеттик тил күнүнө арналган кече)

*Кече Мамлекеттик Тил гимни менен ачылат. Жарчылар чыгат:*

**1-жарчы:**

Ээ-ээй, уккан дагы арманда,  
Укпаган да арманда.  
Жыл акыры келээрде  
Ак төөнүн карды жарылыш,  
Күз күркүрөп турганда  
№ 13 мектепте үй көтөрүү үлпөтү болот, – ээ-ээй

**2-жарчы:**

Укпагандай эч нерсе,  
Турбагыла чет-четте.  
Бардыгыңар келгиле,  
Он учунчү мектепке!  
Кубанычка жүз чайган,  
Бүгүн бизде чоң майрам!

**3-жарчы:**

Ыр да, бий да сунабыз,  
Кыргыз үйүн курабыз!  
Уккан дагы арманда!  
Укпаган да арманда! Эх-э-эй!

*Алып баруучулар шаңдуу музыканын коштоосунда чыгып келишет.*

**Кыз:** Саламатсыздарбы?! Кутмандуу күнүңүздөр менен!

**Бала:** Эмесе, Мамлекеттик тилибиздин 23 жылдыгына арналган «Ар бирибиз ар улуттан болсок да, элибиздин эртеци үчүн биргебиз!» аттуу программабызында баштоого уруксат этициздер!

**Кыз:** Ушул бүгүн толкунданыш турабыз,

Чын жүрөктөн ыр да, бий да сунабыз!

**Бала:** Аナン дагы түбелүккө урагыс

Бир туугандык, достук үйүн курабыз.  
Экөө: Анда эмсесе, үй көтөрүү үлпөтүнө кош келициздер!

**Альш баруучу:**  
Керегеси чеп сымал,  
Ууктары найзадай.  
Кээ бир адам чынында  
Муну жүрөт байкабай.  
Улуу кыргыз бул үйдө,  
Жашап келет байма-бай.  
*Манасчылар тобу чыгып, эпостон узүндүлөрдү айтышат.*

**Альш баруучу:** «Тил тагдыры – эл тагдыры» деген темада даяр-  
далган сценкага көңүлүңүздөрдү бурабыз.

*(Сахнага кайырчы кейтин кийген бала чыгат)*

Мен дагы бир улуу элдин тилимин,  
Мен болбосом кайда окуу билимим.  
Улуу Манас кыргыз тилде жаралган,  
Дүйнө элине кыргыз тилинде тараалган.  
А, мен болсо кайырчыдай бул күндө,  
Мына минтип сыйдал турат кабыргам.  
Оо, жараткан, минтип турсам болбостур,  
Ким эле деп эч ким көңүл болбостур.  
Акыбалга жардам беринг калышаар,  
Депутаттарга мен барбасам болбостур.

*Депутаттарга барса, алардын жыйыны болуп жаткан болот.  
Эшиктин сыртынан тыншаса баары эле орусча сүйлошуп жаткан  
булушат. Аларга кирбей эле түңүлүп, артына кайтат.*

**1-депутат:** Чтобы нам сделать на праздник кыргызского языка?

**2-депутат:** Ты такой интересный?

**3-депутат:** Ай, койчу, ай. Это разве проблема?

**4-депутат:** Что тебя не волнует наш государственный язык?

**5-депутат:** Да, ладно, тебе.

**Кыргыз тилдин сөзү:**

Кыргычаны өздөрү жакшы билбесе,  
Бүт баарысы орусчаны сүйлөсө,  
Кыргыз тилге кантип көңүл болушсун,  
Үкканды эле көңүлдөрү кир десе.

*Көчөгө чыгып ар кимден жардам сурат, кайырчынын кейтинде жүрөт. Алдынан окуучулар чыгышат, анын башына калпак кийгизип бийик көтөрөт.*

**Нурзада:** Ой, кыргыз тили эмне болгон абалың?

Муңайымдуу көрүнөт го жамалың.

Уччу эләң бүт дүйнөнү кыдырып,  
Кана сени көкөлөткөн канатың?

**Актилек:** Кел, курдаштар, муну мындай койбайлу,

Бүт дүйнөгө абдан уят болбойлу

Тилибизди көкөлөтүп бийикке.

Колуна кол, бутуна бут бололу.

**Жантилек:** Тилибизди урматтайлы, баалайлы,

Тил болбосо кыргыз болбойт бир дагы.

Океандай Манас жашап бул тилде,

Мактаналы бүт дүйнөгө биз дагы.

Артта калган ооздукталган жылдарым,

Кайырчыдай муңкүрөгөн абалым.

Эгемендик жылдар орноп кыргызда

Менин бүгүн көколөгөн убагым.

Кыргыз тили улуулардан улуусун,

Көркөмүн бар сулуулардан сулуусун

Сенден улам биздин жашоо майрамдай

Сен жок болсоң кечкен өмүр курусун.

Эне тилим, келечеги кең тилим»

Тил жашоодо эң биринчи керектир

Тилсиз адам жашай алмак эместири.

Дүйнөдөгү адамдардын бардыгы,

Тили үчүн күйүп жанып келиптири.

**Арзыгүл:** Энесиндей жакшы көрүп сүйгөндөр,

Атасындай кадыр тутуп жүргөндөр.

Боор этиндей ыйык тутуп дайыма,

Жүрөгүнүн түпкүрүнө түйгөндөр.

**Актилек:** А, бирок бар эне тилин чангандар,

Башка тилди жандай сүйүп алгандар.

Өз тилинин кадырына жете албай,

Өзгө тилге дилин сатып алгандар.

**Баянсулуу:** Көп тил билсөң айбыи жок чынында,

Алдынчагы жардам берет турмушта.

Бөтөн тилди сүйүү менен бир катар,

Өз тилиндин улуктугун унугтпа.

Кыргыз тилин сүттөй таза сүйлөйлү,

Башка улутка күлкү болуп жүрбөйлү.

Эне тилди жандай көрүп ардактап,  
Бул жашоодо тил деп жанып күйөлү.  
Мен тил үчүн өмүрүмдү арнаймын,  
Бүт ааламга жайылтууну каалаймын.  
Керек болсо тилим үчүн жан берип,  
Кыргызым деп, Чыңгызым деп жашаймын.  
Анда эмесе, келгиле, бата берели:  
Желбиресин бийиктеп,  
Кыргыз тилдин желеги,  
Мекендештер нарктуу,  
Кыргыз тили барктуу,  
Ата Журтубуз урматтуу,  
Элибиз сымбаттуу болсун!  
Элибизге ынтымак,  
Жерибизге тынчтык консун! Оомийин!

**Алып баруучу:**

Кыргыздын тоосу бийик аскар-аскар,  
Карабы, кандай сонун биздин жаштар.  
Шай келип биздин ушул заманага,  
Ыр, бий тартуулайт анда эмессе биздин кыздар.

*“Кыргыз бийи” бийленет.*

*Андан кийин көркөм окуу окулат. (Достук жөнүндө)*

Достук деген көкүрөктө  
тумардай,  
Эгер анын жасалмасы  
болбосо,  
Өз милдетин дайым эстен  
чыгарбай,  
Өзөгүнө күмөн саноо конбосо.  
Акылдуулар аруу таза дос  
болот,  
Акылсыздар досуна да кас  
болот.  
Эки адам да, эки улут да дос  
болот,  
Дал ошондо бардык элге бак  
конот.

Жерибиз бир, элибиз бир  
болгон соң,  
Далыбызды салмак элек кимге  
биз?  
Сүйлөгендө ар башкача  
тилдебиз,  
Сыйынганда ар башкача  
диндебиз.  
Тил менен дин болгон менен ар  
башка,  
Дил жагынан түбөлүккө  
биргебиз!  
Ар бирибиз ар улуттан болсок  
да,  
Элибиздин эртени үчүн  
биргебиз!

#### **4. Мекен жөнүндө ыр («Сары-Ой»)**

#### **5. Комуз күүсү (Жаштар маршы)**

Чү буроо, жалгыз тээк, үч кыл комуз,  
Чертилейт күүгө келбайт чебер колсуз.  
Опоюй, көргөн көзгө жөпженекей,  
Бирок да өнерү бар айтып болгус.

#### **6. Бешик ыры:**

Айланайын наристем,  
Кыргыз атаң, Умай энең  
колдосун  
Баатыр Манас болсун  
дайым жолдошун.

Алдей...

Айкөл мүнөз кыргыз сенин  
улутун.

Айдаң турган кайғы капа  
булутун,

Алдей...

Эне сүтүн эр жеткенде  
актай бил,  
Эне тилди, улутунду сактай  
бил

Айланайын наристем,  
Тилемиди, үмүтүмдү актап  
бер!  
Түбөлүккө эне тилди сактап  
бер!

#### **7. Ыр. «Жер эне»**

#### **8. Хор: «Ала-Тоо» (Сахнага өзбек элинин өкүлдерү чыгып келишет.)**

Мен өзбекмин, Кыргызстан мекеним!

Сезип келем достук ыйык экенин.

Сөздү созуп мен да ал бул дебейин,

Кыргыз ырын кынап ырдан берейин!

**Алып баруучуун сөзү:** Сиздердерди мамлекеттик тилибиздин 23 жылдыгы менен күттүктап мамлекетбиздин, эли-жерибиздин, улутубуздун, тилибиздин, туубуздун түбөлүккүү болоруна тилемкеш экенибизди дагы бир жолу билдире кетмекчибиз. Ушуну менен үй көтерүү үлпетүнө мамлекеттик тилибиздин 23 жылдыгына арналган программабыз соңуна чыкты.

## АЛТЫН КҮЗ

### **Максаты:**

1. Окуучуларды күз мезгилиниң өзгөчөлүгү менен кеңири тааныштыруу. Күз мезгили алтындай кооз, берекелүү бай мезгил экендигин көрсөтүү.
2. Окуучуларды жаратылыштагы өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсүнүн жашоо тиричилиги менен тааныштырып, аларды өстүрүүгө, коргоого этияттап пайдаланууга үйрөтүү; күзүндө бышкан жер жемиштер жана жашылчалар менен тааныштыруу.
3. Окуучуларды эмгекке тарбиялоо.

**Сабактын жабдылыши:** Күз мезгили жөнүндө плакаттар, сүрөттөр, макеттер, жашылчалар.

### 1. Саламдашуу

Кымбаттуу мугалимдер, ата-энелер! Бүгүн биз сиздерге 1 В-классынын күз майрамына арналган «Алтын күз» аттуу тарбиялык класстык saatын көрөсүздөр.

Мына минтип күз мезгилиниң акыркы айы да келди. Бүгүнкү класстык saatта күз мезгили жөнүндө эмнени билебиз, ошолорду айтып беребиз.

Биз өткөн сүрөт сабагында мектептин короосуна экскурсияга чыгып, сары жалбырактарды терип, «Күзгү элес» деген темада сүрөт тартканбыз.

— Келгиле, балдар, биз бүгүн мекенибиз Кыргызстандын токойлоруна экскурсияга чыгып, күз мезгилинде ал жакта эмне өзгорүү болуп жатканын байкап келели. Макулсунарбы?

- Макул.
- Экскурсияга баралыбы?
- Ооба.
- Жолго чыкканда жөн барбай, ырдап баралы.

### **Хор: «Мектебим».**

- Токойго келдик, автобусту токтотуп койгула.
- Токойдо эмнелер жашайт?
- Балдар карагылачы булар кимдер?
- Кирпи, тыыын чычкан, чычкан экен.

**Мугалим:** Силер эмне кылыш жүрсөнөр?

**Жаныбарлар:** Биз токойдо эмгектенип жүрөбүз.

**Кирпи:** Мен күзүндө кышка даярданыш, жер-жемиштерди терип жүрөм.

**Тыйын чычкан:** Мен козу-карын, тобурчактарды терип жүрөм.

**Чычкан:** А мен буудай, арпаларды ийиниме ташып жүрөм.

**Окуучу:** Адамдар күзүндө эмгектенишип жер-жемиштерди, жашылчаларды теришет.

**Мугалим:** Ооба, достор, адамдар күзүндө эмгектенишет. Жазында эккен жер-жемиштерди, жашылчаларын күзүндө жыйнап алышат. Ошондуктан «күз – күрөш, жаз – жарыш» деп айтат элибизде. Күз мезгили – бай мезгили, анткени күзүндө эгиндер жыйналат, кырман толот, жер-жемиштер бышат, токчулук болот. Кана балдар, ушул бардыгына бай болгон күз мезгили жөнүндө ырларыңарды айткылачы.

Ал эми досторуңар да силер менен отуруп утушат.

Куйкалаган ысык жок,  
Курутурган суук жок.  
Ойлуу турат айланы,  
Ойлоруна бол ортоқ.

Боёктору бир кызык,  
Сары, жашыл, же кызыл.  
Жай эмес да, кыш эмес,  
Жакшынакай кез ушул.

Кайыктарым калкысын,  
Алыс-алыс жактарга.  
Сары, жашыл жалбырак  
Калбай калат бактарда.

Күндер жылуу, түн салкын,  
Кыроо турат чөптөрде.  
Кетип жатат турналар,  
Кетип жатат чөптөргө.

Күркүрөгон күз айы,  
Мөмө-жемиш бышкан чак.  
Шилекейди куюлтуп,  
Шириндиги суктантат.

Саймадай күлгүн гүл кетти,  
Сарала-кызыл түр кетти.  
Жалбырак шылдыр ырдаган,  
Дарактан жашыл бүр кетти.

Туш-туштан булбул сайраган,  
Бал ширин күүлүү үн кетти.  
Талаада калың чөп өчүп,  
Ызы-чуу добуш сүр кетти.

Убагы отүп кең жайдын,  
Алтын күз келди дөөлөттүү.  
Андан да өтүп убакыт,  
Конур күзгө кез жетти.

**Мугалим:** Азаматсыңар! Достор силерге балдардын айткан ырлары жактыбы?

**Тыйын чычкан:** Ооба. Балдар, мен жер-жемиштерди аябай жакшы көрөм. Жер-жемиштер жонундо кандай ырларды билесинер?

Үйүбүздүн жанында,  
Төрт түп алма багында.

Мен тиккен өрүк башкача,  
Балдар билбейт айтпаса.

Бышкан кезде жытын айт,  
Тарайт биздин айылга.

Алмураттун сорту бар,  
Бири – сары, бири – көк.  
Көбөйтүү үчүн түшүмүн,  
Ар түбүнө қыктан төк.  
Кызыл, кара Карагат,  
Гүл ачканда агарат.

Эзилген кезде бал татыйт,  
Сары алтындай таптаза.

Шингил жүзүм түйүлүп,  
Гүл чатырда илинип.  
Денесине маңызды,  
Тамырына сицирип.  
Желип келип жел жүрсө,  
Кыз баладай таарынат.

### Хор: «Карагат»

**Кирпи:** Балдар, жашылчалар жөнүндө кандай табышмактарды билесиндер?

Сырты ала, ичи манат,  
Татып көрсөн, даамы набат.

Кичинекей бою бар, токсон  
кабат тону бар.

Тебетейин башына баса  
кийип,  
Тердебей турса да күн ачуу  
тийип.  
Тегеренет аны ээрчип ага  
карап,  
Телмирген кайырчыдай  
башын ийип.

Бышат отту жактырбай,  
Түшөт өзү кактырбай.  
Оозго салсаң бал татыйт,  
Сактоо кыйын как кылбай.

Тоголок кичинекей бою бар,  
Токсон кабат тону бар.  
Чечип койсоң көйнөгүн,  
Йилап ийет көздөрүн.

Сары козу, көк козу,  
Карындары ток козу.  
Күздүн күнү көп козу,  
Кыштын күнү жок козу.

**Мугалим:** Күзүндө дагы дан өсүмдүктөрүн жыйнап алат экенбиз.  
Кайсы дан өсүмдүктөрүн билесинер?

**Окуучулар:** Буудай, арпа, сулу, таруу, жүгөрү.

**Мугалим:** Азыр сиздерге « Түлкү менен кене» жомогун көрсөтүшөт.

**Алып баруучу:** Илгери-илгери түлкү менен кене шерик болуп буудай айдашты. Митаам түлкү иштегиси келбей жалкоолонун кенени алдағысы келди.

**Түлкү:** Ичим ооруйт, башым ооруйт. Жайлоого барып кымыз ичин келбесем болбойт.

**Алып баруучу:** Кене макул болуп, өзү жалгыз буудайды сугарып, оруп-жыйып бастырды.

**Тұлқы:** Үйүлгөн буудайды бөлүп убара болбойлу. Кел жарышалы, кимибиз биринчи чыксак, ошонубуз буудайды бүт алалы, артта калғаныбыз куру калалы.

**Алып баруучу:** Кене ойлонуп туруп макул болду.

Алар жарышмай болушту. Кене тұлқунун күйругуна чап жармашты. Кырмандын четине барғанда тұлқу арт жагын караса, кене көрүнбейт. Тұлқу мен биринчи келдім, буудайдын баары меники деп ичинен сүйүндү. Күйругун ары-бери чапкылады. Бул учурда кене шап ыргып барып, кырманга түшүп калды.

**Кене:** Ай, тұлқу дос. Эмне мынча көп жол жүрдүн? Мен сени күтө берип эригип да кеттим.

**Алып баруучу:** Тұлқу айласы жок, же тапкан пайдасы жок жолго түштү. Кене өз әмгегине өзү әз болуп, буудайын кампага ташып төктү да, жыргап-куунап жашап калды.

Көрдүңөрбү, балдар, күзүндө буудай бышкан кезде тұлқу даяр түшүмдү алғысы келди эле, ою ордунан чыкпай калды. Күзүндө да, жазында да әмгектенген киши гана өз әмгегин алат.

**Мугалим:** Азыр күз мезгили. Әмгек күч алган мезгил. Эми әмгек жөнүндө ким макал-лакаптарды билет?

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Күз күрөш – жаз жарыш.   | Әмгек кылуудан эринibe, |
| Әмгек кылсаң жашындан,   | Ээн баш бала дедирбе.   |
| Дөөлөт кетпейт башындан. | Әмгектен таап береке,   |
| Эстүү бала жарайт кереке |                         |

**Мугалим:** Күзүндө дагы кандай өзгөрүүлөр болот?

**Кирпи:** Келгин күштар жылуу жакка учуп кетишет.

**Мугалим:** Кайсы келгин күштарды билесиңер? Чабалекей, каркыра, турна, кара чыйырчык, булбул, күкүк, ак куу. Келгин күштар жөнүндө табышмактарды билесиңерби? Кана, балдар, айткылачы.

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Аты өзүн чакырган,       | Гүлдүү жерде бар, чөлдө жок, |
| Тал-терекке жашынган.    | Кай жан бул, ойлоп көрүңүз?  |
| Бакпайт экен баласын,    | Менсиз ак, кулагы сак,       |
| Аны, албетте, табасын.   | Суудан коркпос жүрөгү бар.   |
| Жайда бар да, күздө жок, | Эки кара күрөгү бар.         |
| Акын деп айтат элибиз.   |                              |

Мына минтип келгин күштар күзүндө жылуу жакка учуп кетерин да билдик.

Ал эми азыр үй канаттууларына кирген «шайыр каздар» деген ырды ырдайбыз.

## Хор: «Шайыр кыздар»

— Күзүндө аба ырайы кандаң болот?  
— Күзүндө әртөнө кеч суук болот. Бат-баттан жамғыр жааит.  
«Жамғыр ыры» деген ыр ырдалат.

— Мына балдар күз мезгили жөнүндө көп нерсelerди билдик. Күз бай, берекелүү мезгил экенин билдик. Күз мезгилинде дыйкандардын эмгеги зор экенин билдик. Күзүндө келгин күштар жылуу жакка учуп кетерин, күзүндө аба-ырайы өзгөрүп, жамғыр көп жаарын да билдик. Эми үйүбүзгө кайталы, автобуска түшкүлө.

Бүгүнкү «Алтын күз» аттуу тарбиялык сабагыбыз сilerге жактыбы? Эмне үчүн «Алтын күз» деп айтабыз?

Анткени, күз мезгилинде бак-дарактардын жалбырактары саргайып, алтындай болуп сап-сары алтын килемге айланат. Кана эмесе, «Алтын күз» менен коштошолу.

— Кош бол, Алтын күз.

## ЭЛ ЧЕТИНЕ ЖОО КЕЛСЕ, ЖАН АЯГАН ЖИГИТПИ?

### Сабактын максаты:

- Окуучуларды эл-жерди сүйүүгө, аны көз карегиндей коргоого тарбиялоо.
- Эл коргогон баатырлардын эрдиктерин баяндоо менен патриот, ар-намыстуу, Ата Журттун чыныгы атуулуга шыктандыруу.
- Балдардын өз ойлорун эркин айтыш, өз ара пикир алышуусуна жетишүү ж.б.

### Сабактын башкы идеясы:

«Эр жигит эл четинде, жоо бетинде», «Ата Мекеним менсиз жашаса жашаар, бирок мен Ата Мекенимсиз жашай албайм».

**Сабактын жабдылыши:** «Манас» томдугу, китептер, магнитофон, сүрөттөр, иллюстрациялар, газета-журналдар, ырлар, элдик макаллакаптар.

### Сабактын жүрүшү:

#### 1. Уюштуруу (класста жагымдуу жагдай түзүү).

Мугалим тактага сабактын темасын жана андагы башкы идеяларды жазып илип коёт да, адегенде, балдардын көңүлүн «Манас» эпосунан үзүндү угууга бурат

магнитофондон эпостон үзүндү уктурулат).

### Акылман Кошойдун жаши Манаска айтып турган көнеши

«Кенен ойло башынан,  
Кебелбес болсун казынан,  
Калыц бороон, катуу күн,  
Кулунум, канчалык өтөр башыңан.  
Кыр-кырда кыргыз элиңе,  
Кызылкан жандар дагы бар,  
Кылчайбай канды ағызар,  
Кызыталактын баары бар,  
Элиңди түгөл башкарып,

Өз алдыңча болгондо,  
Сени таштап койбос жепжеке.  
Суроодон угар дайныңды,  
Күтүнбөстөн сен жатсан,  
Бир күнү чабар айлыңды.  
Ошого моюн бербеске,  
Ок отпогон тон камда,  
Куусаң жетпей калбаска,  
Ок жетпеген ат камда...»

Ақылман Кошой атабыздын жаш Манаска «жаман айтпай жакшы жок» дегендей, қыргыз жерине, кутман элине көз арткан душман бөөдө қырсык салыш кетпесин, бейкам жатпай, эл-жериңдин бейпилдиги үчүн сак болуп, «ат үстүндө күш уйку салып», эл чегинде камдуу болгула» деп айткан даанышман насаатынын мааниси эч качан жоголбой, бүгүнкү, эртеңки күндө да, жалпы қыргыз урпагына сабак борорун мындан бир нече жыл мурда болгон Баткен коогалаңы дагы бир ирет далилдебедиби?!

Бүгүнкү биздин тарбиялык сабагыбыз да дал ошол каргашалуу окуяны эске түшүрүү менен, ал баарыбыз үчүн унтуулгус сабак борорун дагы көңүлүбүзге жат кылууну алдына коет.

Баткен окуясы бүгүнкү күндүн баатырларды жаратты. Көптөгөн эр жигиттердин катарында душмандар менен болгон кармашта милициянын ага сержантты Касым Шадыбековдун көрсөткөн эрдигинен чакан көрүнүшкө көнүл бөлөлү.

Окуучулардын аткаруусундагы инсценировка.

## Эл унупас эрдик

**Автор:** 1999-жыл. Август айы. Эл адаттагыдай эле бейпил турмушун өткөрүп жаткан. Күндөрдүн биринде тоо этектей конгон Зардалы айылына «куралчан адамдар келип, элдин тынчтыгын бузуп, арам ниеттерин ишке ашырууга аракет жасап жатышат» деген кабар шамалдай тарайт. Тийиштүү чаралар көрүлө баштайт.

Бул мезгилде милициянын ага сержантты Касым Шадыбеков ден соолугу жакшы болбой, дарылануу үчүн отпускага чыккан. Өлкөбүзгө Баткен аркылуу кол салган эл аралык террористтик каракчылардын дайын угар замат, оорусун да унтууп, Касым ага тезинен ички иштер бөлүмүнө кайрылат. Зардалы тараапка жөнөөгө тапшырма алыш, даярдана баштайт. Анын ден соолугуна аялы, ата-энеси кабатырланышат.

### 1-көрүнүш

**Аялы:** Касым, ушул акыбалың менен кантип барасың? Толук дарыланып, айыккан соң барсан деле болот да.

**Касым:** Эл башына каргаша түшүп турган кезде, оорудум деп элден калып, үйдө жатып алганым болбос. Анын үстүнө, оозуна алы жетпегендөр «Касым калып эле оорудум деп, душман менен кармашуудан качты» дебесин. Эмне бар, эмне жок, барганда көрө жатарбыз.

А көрөкчө, сен короо-жайды карап, балдарга баш-көз болуп, элдин катарында тиричиликти өткөрүп тур. Кош, аман тургула. (Баары менен коштошот)

## 2-көрүнүш

**Автор:** Касым тұз эле душмандар ордологон Зардалы тарапка жонойт. «Кокус ишиң болбосо, Кожапканга барбагын. Зарыл ишиң болбосо, Зардалыга барбагын» деген табигаты катаал, жолу татаал жер ушул.

Айыл өkmөтүнүн имараты. Кабинетте Зардалы айыл өkmөтүнүн башчынын орун басары менен Касым «карасакалчандардын» жолуна bogöt коюп, аларды колго түшүрүүнүн планын кенешип жаткан кезде, кайдан-жайдан келгени белгисиз, беш-алты террорист шапа-шупа кирип келишет. Эч кеп-сөзгө келишпей эле, өkmөт башчынын орун басарын атып салышпат. Ал эми Касымдын колуна кишен салышып, жексур каракчылар тоого карай алып кетишет.

Душмандар жайгашкан тоо арасы. Келген күнү эле Касымдын үстүндөгү кийимин сууруп альшкан. Жука көйнөкчөн, буту жылаңайлак. Таң атканча титиреп ушуп чыгат.

Алардын канкор жетекчиси Касымды суракка алып жатат.

**Моджахед:** Ии, жолдош ага сержант. Айтчы, бизге каршы өkmөт тарабынан кандай даярдыктар көрүлүп жатат?

**Касым:** (*тайманбай, башын бийик көтөрүп*) Билбейм.

**Моджахед:** (*кызуулана*) Ай, кызыл шапке, аны айтпасаң кой. Сен бул жердин көён жатагына чейин билсен керек? (*көкүрөгүнөн жулкулдата кармап*) Сөздүн кыскасы, бизге Өзбекстанга өтүп кеткенге коридор керек. Озүң жол баштап, ар кандай тоскоолдуктардан өткөрүп, биздин бир тал чачыбызга зыян келтирбей, өзбектердин чегарасына чыгарып койсан эле колун да, жолун да бош болот.

**Касым:** (*чечкиндүү*) Жок! Эч качан! Мен жол баштап, өз жеримди силирге тепсетпейм.

**Автор:** Касымдын минтип тайманбай, чечкиндүү жооп берипши алардын кыжырын келтирди. Каракчылар аны кыйноого алып, кордор, жанын көзүнө көрсөтүштү. Бирок, Касым ого бетер чыйралды. Жигиттик ар намысын өз жанынан да бийик койду.

**Моджахед:** (*бир аз жумшара*) Ай, жигит, сенин жаныңды аманат көёң. Бала-бакыраңа, ата-энене аман барып, тыңч жашагың келеби? Аナン да, бизге жасаган кызматыңдын акысын берейин.

**Касым:** (*душмандын көзүнө тике карап*) Мен өз элиме кыянаттык кылып, ишенимин актабай, душманга жол ачып бербейм. Менин жигиттик ар намысым акча менен ченелбейт. Өз эли-жеримди сатып, тириү жүргөнчө, төшү түктүү жер астында жатканым абзел. А бала-чакам, ата-энем эл менен бирге болот.

**Автор:** Касымдын бул жообуна душмандын эми чындал жини келди. Кайраттуу, эржүрөк кыргыз жигитинин сөзүндө бекем турарына,

аларга баш ийбешине көзү жеткен канкорлор кептес кеги, өчпөс өчү бар сымал кордукту көрсөтүштү. Ошончо азапты жалгыз тартты. Колго түшкөнүнө толук 15 күн болду.

Булар турган негизги жери Кожашкендеги мазар эле. Адаттарынча жер которуу мезгили келдиби, алар Зардалыга карай жөнөштү. Ошондой учурдан пайдаланууну чечти.

### 3-көрүнүш

Жыйырмага жакын сакалчандар арасында улам бир чөңөрдү басат, жылаңайлак буту учтуу ташка тийип сыйрылып, кыйналып басып келатты. Бир маалда бутун кармаган болуп артта калат. Капарында эч нерсе жок сакалчандар кылчайган деле жок. Илкий басып кете беришет. Иш көз ачып-жумганча жасалды. Эмелеки алы жок кейиптенип келаткан Касым илбирстей учуп жетип, сакалчандардын арткысын шилиге чаап калды. Капарында эч нерсе жок келаткан эме каршылык көрсөтө албай жыгылат. Баары артына кылчайып караганча Касым тигинин колундагы мылтыгын жулууп алыш, тытыратса атууга үлгүрдү. Эки-үчөө кулайт. Бул учурда жанагы жарадар болуп калганы арт жактан келет да, Касымдын желкесин көздөй бычак урат. Канча күндөн бери бечара кейип кийип келген немеден алдангандарына бир жагы ыза болушуп, башка-көзгө тепкилеп киришти. Касымдын чала жан болгон денесин окоп үчүн казылган оюкка көмкөрөсүнөн түшүрүшөт да, чоң таш менен бастырып, үстүнө топурак шилеп салышат.

(К.Токтобаевынын «Жоокерлер күнүн айланып учуп жүрөт» китебинен пайдаланылды).

**Автор:** Ошентип шер Манастын тукуму, Баткендин чыгаан бир кулуну Касым Шадыбеков жанкечтилердин экөөн өлтүрүп, экөөн жарадар кылган соң, карамурут жигит курагында өлүмгө тике карат, бул жарык дүйнө менен кош айтышты.

Касым ага өлгөн жок! Аны ар намысы, атажурту, эли үчүн жан берген эрдиги түбөлүк өлбөс кылыш кайра жаратты...

Ага сержант Касым Шадыбековдун жаркын элеси, баатырдыгы өз замандаштарына, кийинки муундарга өрнөк катары жашай берет.

Автордун сөзүнөн кийин, мугалим бул окуя боюнча суроо-жооп аркылуу окуучулардын пикирин угуп, өз ара баарлашуу уюштурат.

**Мугалим:** Балдар, жогоруда айтылгандай, Баткен окуясы баарыбызга бейкүттүктүн, коопсуздуктун баасын, динге жамынышкан бандиттердин ачык жүзүн көрсөттү. Эми силерге жалпы кыргызстандык улан-кыздарга, окумуштуу, залкар инсан С.Байгазиев жазган каттан үзүндү окуп берейин. Ар бир сөзүнө баа берип, жүрөгүңөргө бекем сактап алгыла.

## «Ала-Тоону Манастай сүй, Ата Журтуңа Кошойдай күй!»

«...Жаш мекендеш, сенин даркан Манас бабанын жолун жолдоп, салтын улап, Ата журтуңду пир тутуп, анын алдындагы атуулдук милдетинди, жоопкерчилигиди жакшы туюп, эл-жериң үчүн берилип, ак кызмат отөөрүңе ишенебиз. Ала-Тоо мекенибиз өзүнүн ар-намыстуу уулкыздары менен күчтүү болмок. Эгер колуңдан чоң иш келбесе, эл үчүн, айланадагылар үчүн кыпымдай болсо да, бир жакшылык иш жасоого аракет кыл. Албette, өз жаныңды бак, бирок сезүн, оюң менен, толгонууларың, кыял-санааң, ынанымың мепен Ата журтуң менен бирге бол, мекенице тынымсыз жакшылык тиле. Өзүндүн жүрөк каның Ата журтгүн бой-тамырларындагы кан менен кошо айланыш турсун. Сенин инсандык баа-баркың Мекениң менен болгон бекем байланышында. Артыкбаш болбос, терең маанилүү адеп-ахлак чен-өлчөмдерүңе таянып, эл-журттун, ата-бабаларыбыздың өз уулкыздарына Жеңижок акындың оозу менен айткан каалоо-талантарын, сага насыяттаган нускоо сезүн дагы бир жолу алдыңа таштайын:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Тогузу болгун жылдыздын,   | Учу болгун кылыштын,     |
| Түйгүнүн болгун кыргыздын, | Учкуну болгун кыргыздын, |
| Жетиси болгун жылдыздын,   | Сабы болгун кылыштын,    |
| Жетиги бол кыргыздын!      | Сазы болгун кыргыздын!   |

Дагы бир орчуңдуу нерсеге терең түшүнүүн зарыл, кадырлуу урпак. Бир боор мекенинди азаттыгы, эркиндиги, көз карандысыздыгы бардыгынан кымбат, бардыгынан жогору асыл нарк. Манас атабыз дал ушул Ата журт эркиндиги үчүн кара башын сайып, өрт кечип, күрөшкө чыккан. Журт боштондугу жөнүндөгү улуу идеяны Манас ата сага мураска калтырган. Билип кой, мекендеш, тарых ырастаган, «Манас» далилдеген, эгерим Ата конушун, эли журтуң чоочун үстөмчүл кара күчтүн кол алдында, бийлигинде болсо, булуттуу көктүн астындагы, мундуу чөптүн үстүндөгү өмүрүң, тагдыры кор. Этек-женинди жайылтпай, канат-куйругунду кыркып турат. Дүмүрүн түбүнөн казылат, түркүгүң суурулат. Өз Ата журтуңда бутту кенен сунуп, атуул катары алчактап жашай албайсың. Эркин жериң болсо, эркин элиң болсо, өз тагдырыңа өзүң кожоюн болсоң гана сен сыймыктуу кишисин, толук кандуу инсансың, бактылуу адамсың, атаконушундун эркесисин. Эркиндигибиз – эң башкы дөөлөттүбүз! Ошон үчүн Ата журтуңдун боштондугун, Ала-Тоондун азаттыгын, элиндин эркиндигин, республикандын эгемендүүлүгүн көздүн карегиндей сактоо сенин эң бириңчи атуулдук милдетин, азаматтык парзың, тууганым...»

Мугалим жогорудагы каттын мазмунун окуучулар менен бирге талдаап, анын тарбиялык маанисинен канчалық таасир алгандыгын анализдейт. Сабактын акырында «Мен Ата Мекенимди коргоого кантип кол кабыштын алаам» деген темада дилбаян жазып келүүнү тапшырма берет.

**Мугалим:** Балдар, сiler билесинерби, быйылкы жылдын 22-октябринда Баткен окуясынын баатырларына арналган «Аскердик монумент» ачылды. Монументти ачып жатып президентибиз Аскар Акаев кыргызстандык жоокерлердин эр жүрөктүүлгүнө, баатырлыгына, туруктуулугуна жана патриоттуулугуна жогору баа берип, таазим эте тургандыгын билдириди. Чындыгында, мындай эрдикке баарыбыз тен сыйурмат менен мамиле жасообуз керек. Азыр мен сilerге кооз гүлдөрдү таратам. Ар бир гүлдүн арт жагына элдик улуу сөздөр макалдар, залкар ойлор жазылган. Алардын маанисин чечмелеген соң, биз гүлдөрүбүзду баатырлардын монументтине урмат менен көбүз.

Окуучуларга тапшырма катары берилүүчү даанышман сөздөр жана алардын кыскача чечмелениши мындайча.

1. «Бир жакадан баш, бир колдон жең чыгаруу». Душманга эч качан колтук ачпай, «бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ички биримдикте» ынтымактуу жашоо.

2. «Коёнду камыш, эрди намыс өлтүрөт». Элибиздин уулкыздары, баарыбыз ар намыстуу, патриот, атажурттун эр жүрөк атуулу болугу умтулуу.

3. «Чептөн эрдин күчү бек». Калетсиз сөз. Манас атабыз, баатыр агаларыбыз сыйктуу биз эр жүрөк, тайманбас болсок, элибизди да, жерибизди да душманга кор кылдыrbайбыз.

4. «Эр энеден туулат, эли үчүн өлөт». Баткен бүтүнкүү күндүн баатырларын жаратты. Чыныгы эрдик көрсөтүп, эл-жер үчүн курман болгон агаларыбыздын баатырдыгын, жаркын элесин эч качан унуптайбыз, аларды үлгү тутабыз.

5. «Сен ооруба, мен ооруюн, Ата Журт». А.Осмоновдун ырынан көркөм окуу.

6. «Ата Журтуңду Манастай сүй, Ала-Тооңдо Кошойдой күй».

**Мына ушуудай талдоо иштерин улай, Советбек Байгазиев жазган каттын аягы окулат.**

«...Ээ улан-кыздар, жапп мамлекетибиздин эгемендүүлгүнүн боосунун бекем болушу үчүн эки эсеп, жүз эсеп камкордук көрүнүн зарылдыгы бар. Ар кандай бороондорго туруштук берүү үчүн Ата Журт – боз үйүбүздүн жел боосун илгерки ата-бабаларыбыз өндөнүп көшөрүп бекем кармоого тийишпиз. Эгер биз мекенибизге Манас атабызча чындалап күйсөк, Мекенибиз деп Кошойчо, Манасча жалындап күйсөк, Ала-Тоонун

азаттыгынан ажыраганча туулбай тұна чөгөлү, тириү жүрбөй өлеңдеп, башты қанжыгага байлан койсок, илим-билимге қанаң күнү-түнү тынбаган өжөр мәннеткеч боло билсек, анда Ата Журтубуздан оң етпеген тону, оң жетпеген аты, душман бузуп өтө алғыс чеби болгонубуз ошол!»

### 7. «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде».

Достор, «эр жигит эл четинде, жоо бетинде» дегендей, ар дайым мекен сакчылыгында ар-намыс менен туруп, чегарабызга душманды жолотпой, кутман элибизди, ыйык жеребизди коргоого, мекен келечеги үчүн илим-билимдүй болуп, ак жашап, ак иштөөгө қыргыз элинин атуулу катары убада берели! Убада бере алаңбызы, балдар?

### Окуучулар: (жасырт) Убада беребиз!

**Мугалим:** Рахмат, балдар, силердин жообуңарга мен абдан ыраазы болуп толкунданып турал жана бул шертти аткарған қыргыздын уулкыздарынан болоруңарга чоң ишеничтемин. Эми гүлүңдердү Баткен окуясынын баатырларына арналған монументке койгонто толук ақындар бар. (*Окуучулар сүрөткө түшүрүлгөн монументтін жасына гүлдерүн көюшат*).

Андан соң жалпы «**Жоокер ыры**» деген ырды ырдан, сабакты жыйынтыкташат. (Сөзү, обону С.Бейшекеевдикі)

### Жоокер ыры

Элимдин бейпилдигин  
Намыска бес сактаймын.  
Энеке, ак сүтүндү,  
Эл коргон мен актаймын!

### Кайырма:

Эр жигит эл четинде,  
Азамат жоо бетинде.  
Алыста қыргыз элим  
Ар дайым сезимимде.  
Кутмандуу чегарамды  
Душманга аралатпайм.  
Атаке, сөзүм берем,  
Жүзүндү жер каратпайм!

### 6-ҰЛГЫ

*Фарида Тилемишова,*

*Бишкек шаарындагы №5 Улуттук  
компьютердик гимназиянын мугалими*

## БАР БОЛ, НООРУЗ!

### Сабактын максаты:

- Окуучуларга ата-бабадан мұрас катары өтүп, ушул күнгө келип жеткен Нооруз майрамы туурашу түшүндүрүү.
- Йыймандуулукка, адептүүлүккө, ата-энэ, эл жүрт алдындагы милдетин сезе билүүгө, улуу муундарды сыйлай билүүгө тарбиялоо:

**Сабактын формасы:** Кече-оюн.

**Сабактын жабдылыши:** Дубал газета, улуттук буюмдар, магнитофон.

**Сабактын жүрүшү:**

**Үюштуруу.** Күү уктурулат. Коноктор чакырылат. Арча түтөтүп бир окуучу кирет.

— Алас, алас, алас,

Ар балээден калас.

Айдан аман, жылдан эсен бололу.

Жакшылыкты төцир берди,

Жарык күндү кенири берди,

Орообуз данга толсун!

Оозубуз нанга толсун!

**Айпери:** Нооруз майрамыңыздар күттүү болсун

Үйүңөргө бакыт консун.

Башыңарга баш кошуулуп,

Даныңарга дан кошуулусун.

**Салават:** Ууртуңардан күлкү,

Жүзүңөрдөн нур кетпесин!

Быйылкы жыл жакшылыктын

Токчулуктун жылы болсун.

**Айпери:** Байыркы Чыгыш элдеринде, ошонун ичинде кыргыздарда 2000 жылдан ашуун убактан бери күн менен түндүн тендешкен күнүн жаңы жыл – Нооруз дешкен.

**Салават:** Нооруз – фарсы тилиндеги нав – жаңы, руз – күн деген сөзүнөн алынган. Ал бара-бара түрк тилдеринде элдерге төл сөз катары етөт.

**Нооруз – бул:**

— жаркыраган жаздын

— жаштык дигердин

— күжүрмөн эмгектин

— жакшы тилем үмүттүн

— биримдүүлүктүн

— кайрымдуулуктун

— боорукерликтин

— ыймандуулуктун

— адилеттүүлүктүн

— таттуу,

— даамдуу жайыл дасторкондун майрамы.

**Мээрим:**

Келди Нооруз жер энебиз нан берсин,

Жериме көк, жер жайнаган мал берсин,

Канат бутак есүп, тукум жаңырып,

Бешиктерге бакыт шерик жан берсин.

**Чыңгыз:**

Келди Нооруз, жаңырып күн, жаңы тилек,

Өмүргө бир кылчайып ойлонуучу.

Белгилеп амандыгын ар бир адам,

Кубаныч ар бир үйдө тойлонуучу.

Келди Нооруз, дил майрамы жаркыраган,

Күндүн нуру тегүлүп дүйнө шаңдуу.

Өлбөгөн жан жазды көрдү кубанып,

Кыбырап күнгө умтулду бардык жандуу.

**Айпери:** Нооруз жалган куран айынын 20сынан 21ине караган түнү откорулгөн. Бул күндү баары: кары-жашына карабай чыдамсыздык менен, ак эткендөн так этишип күткөн.

**Салават:** Алар жаңы-жылга жаңы кийимдерди даярдашкан. Алсак, карыялар, байбичелер ак, жашыл түстүү кездемелерден кийимдерди, кейнектөрдү кийишкен.

**Каныкей:** Ушул күнү колунда барлар бей-бечарага кайыр-садага беришкен.

**Насырбек:** Ушул күнү Баба дыйкандан мол түшүмдү сурашып, үрөнду жакшылыкка жумшалсын деп себишкен.

**Мээрим:** Ушул күнү айыл-ападагылар жаңы жыл бизге оттой ысык жашоону алыш келишсөн дешип, балбылдата от жагышып, тегеренип бий бийлешкен.

**Атай:** Ушул күнү ага-туугандар, достор, коңшу-колондор бири-бири менен таарынышып жүрүшсө, элдешишкен жана кечирим сурашышкан.

**Салават:** Ошентип алардын биринин да көкүрөгүндө кири калбаган.

**Айпери:** Мына ушунусу менен Нооруз майрамы барктуу да, даңктуу да болгон. Ошентип Нооруз майрамын жылга-жыл улаар, өмүргө-өмүр улаар – улуу күндү күндү тосуп алдык.

Күш келипсиз, Нооруз!

Жер жарылып, чөп чыгып,

Желин айрылып, сүт чыксын.

Ар балээ бизден алыс болсун,

Дасторкон жайылыш береке толсун.

**Айпери:** Ноорузга арналган тамак-аштын эң сыйлуусу, өткөрө ширелүүсү сүмөлөк менен көжө болгон. Сүмөлөктүн келип чыгышы жөнүндө, эл ичинде ар кандай уламыштар айтылат, алардан бирин угуп көрөлү:

**Магнитофондон уктурулат:**

Илгери өткөн заманда, жаркыраган жаздын алгачкы айында, калкты ачарчылык капттайт. Эл ичин өлүм житим аралайт. Жумурай журттун

айласы куруп, самандай сапырылат. Эл тентийт. Тамак сурап чыркыраган балдардын үндөрү басылбайт. Энелеринин айлалары кетип, аргалары түгөнөт. Алар ары ойлонушат, бери ойлонушат. Мындей учурда адамдан амал качып кутулбайт тура. Мээрман энелер бир ойго келишип, ар кимиси колдорунда болгон тамак-аштарын ортого чыгарышат. Бирөөсү бир чымчым унун, экинчиси бир кашык майын, үчүнчүсү бир ууч талканын, дагы бирөөлөрү үч-төрт өрүктүн кагын ж.б. чогултушат. «Көп түкүрсө, көл болот» дегендей көпчүлүктөн жыйналган тамак аш, соң аш казандын жарымынан болот. Ага толтура суу куюлуп, от жагылып, казан асылат. Ал кайнайын деп калган маалда кызыл чийдей жаш тогуз баласын ээрчиткен жесир аял келет. Ал от жагып отурган аялдарга көзүнүн жашын көлдөй төгүп: «Айланайын журтум, казаныңарга кошоор эчтемем жок, мына бул тогуз жумалак таштан башка эч нерсе таппадым, жок дегенде алар тогуз балама ырыски болуп кошо бышсын», – деп жүз аарчысына ороп келген таштарын таптаза жууп, – «Бисмиллахир раҳмани раҳим, жараткан Алла Таалам, калайык калкыма токчулук менен бейпилчилики алып келсин», – деп казанга салат.

Казан бороктоп кайнай баштайт. Ак элечектүү байбичелер казанды аралаштырган сайын: «Айланайын кудай, ушул көктөм элибизге токчулук менен бак-таалай алып келсин. Журтубуз ачкачылыктан кыйналып кетти, мол түшүмдүн, берекенин, деп соолуктун жылы болсун», – дешин Алла Тааладан суранышат.

Табы менен от жагылып, казан бүлкүлдөп кайнай берет. Курсактары ачып, чаалыккан балдардын алды кыңылдан ыйлап жатып уйкуга кетет. Казан таң аппак атканча кайнатылат. Ага салынган ар түркүн нерсөлдердин буруксуган жыгты каңылжарды жарат. Ал эн бир таттуу, эң бир жегиликтүү, токчулук даамданып бышат. Андан соң жакшылап демделип, суугандан кийин идиштерге салынат да, аны жаш-кары дебей сөөмөйлөрү менен илип жешет. Ал бир айга жетет. Калк ачкачылыктан аман калат. Андай ширелүү, гулазыктуу, касиеттүү тамакты эл сүмөлөк деп аташат. Ошол жылы элдин тилеги кабыл болуп, жаз жакшы болот. Эгин өмүрүнде чыкпагандай чыгат, мол түшүм альнат. Калк токчулукка белчесинен батат. Ошол күндөн ушул күнгө чейин ата-бабаларбызызы ачарчылыктын апатынан аман сактап калган касиеттүү сүмөлөк ыйык тамак аталаат. Кийин ал бара-бара жаңы жылды тосуудагы салттуу тамакка айланат.

**Салават:** Сүмөлөкту даярдоого кам көрүү иши жаңы жылга он-он беш күн калганда башталат. Сүмөлөк бышырылып жаткан үйдө ыр ырдалып, шандуу оюн-зоок еткөрүлгөн.

**Айпери:** Ал түгүл, элдин бейпилчилиги, токчулугу, ыймандуулугу ынтымакчылыгы, ишмердүүлүгү айтылган.

**Наргиза:**

Сүмөлөк бүгүн кайнатып,

Бешене терим сүртөмүн.  
Үймандык бүгүн күтөмүн.  
Бактыбыз бүгүн ачылсын,  
Ырысқы кешик чачылсын.

### «Нооруз майрам»

**Алина:**

Токсондогу энем айтты,  
Эстеп жаштык күндөрүн:  
— Нооруз күнү тагынам, — дейт,  
Мончоктордун түрлөрүн.

**Насырбек:**

Нооруз, нооруз эски майрам,  
Жаңы доорго кыл кадам.  
Бул майрамда болбосо экен,  
Кубанбаган бир адам.

**Назгул:**

Чертчи, ата, эски күүдөн,  
Шаңдуу күүлөп комузун.  
Элге жакшы маанай берсин,  
Күлкү берсин ноорузум.

**Кайрат:**

Мына кайра жайнап күлдүн,  
Нооруз үмүт кылганмын.  
Сени даңтап ырдайт, ырдайт,  
Бүгүн кыргыз балдарың.  
Келди Нооруз тилеги кут  
майрамы,  
Көрбөндү чечишили кенешип.  
Урушуп таарынышып кетсек  
да,  
Ушул күнү алган жакшы  
элдешип.

Ушул күндүн даамын бирге  
татышып,  
Жылуу чырай, жылуу сөздөн  
арнашып.  
Кенүүл калышп, бет карашпай  
кетсек да,  
Ушул күнү алган сооп  
жарашып.

Женүүчү турмуштан  
жамандыкты,  
Тилейли өмүрдөгү амандыкты.  
Ичине кара өзгөйдүн ыйман  
кирсинг,  
Тилейли адамдагы адамдыкты.

Жүрөлү кубанычта, сүйүнүчте,  
Тилейли жер шарынын  
амандыгын.  
Жашайлы кырсыктан тыш,  
булуп эсен,  
Көрбөйлү бул дүйнөнүн  
жамандыгын.  
Оп-чап болуп, оокат-ашка  
кампалар,  
Өткөн жылда жетпегенге  
оюбуз.  
Кем-карч толуп берекеси  
артылып,  
Насип буйруп быйыл жетсин  
колубуз.

## КИТЕП – БИЗДИН ДОСУБУЗ

**Максаты:** Окуучулардын патриоттук эстетикалық сезимин тереңдеттүүдө китептин эбегейсиз ролун түшүндүрүү. Китең окуунун маданиятына үйрөтүү. Китең эмнеден жасаларын, анын келип чыгыш тарыхын, ал билим булагы экендигин, аны баалай-сактай билүүтө жана аяр мамиле жасоого үйрөтүү.

Китеңти жакшы сактоого, таза кармоого, китеңти сүйгөн окуучулардан болууга тарбияллоо.

**Жабдылыши:** Сүрөттөр, макалдар, ырлар, эмблема, китең көргөзмесү, жомок ангемелер.

**Жүрүшү:** Уюштуруу иши.

**Мугалим:** Саламатсыздарбы, бүгүнкү «Китең – биздин досубуз» аттуу тарбиялык кечебиздин конктору жана катышуучулары. Анда эмесе 4-класс тарабынан даярдалган кечени ачык дең жарыялайбыз.

**Гимн:** Кыргыз Республикасынын гимни ырдалат.

Китеңтин автору **Сулайман Рысбаев** менен маек. Суроо-жооп иретинде болот.

**Декламация:**

**Тенирберди:** Китең – менин тунук таза булагым,  
Китең – менин өчиос жарык чырагым.  
Көптү окуп, көптү билип китеңтен,  
Мекениме талбай кызмат кыламын.

**Айпери:** Китеңти сүй, баркын бил,  
Китеңтин көп акылы.

Ким китеңке дос болсо,  
Ал ошонун жакыны.

Китең керек айылга да шаарга,  
Китең керек балага да карыга,  
Китең жардам берет баарына.

**Хор: «Китең»**

**Мугалим:** Өзүңөр ырдан өткөндөй биздин акылыйбыз, жакыныбыз болгон китең эмнелерден жасалат?

**Окуучу:** Китең кагаздан, ал эми кагаз жыгачтан жасалат. Китеңти жасоого көп эмгек жумшалат. Ошондуктан китеңти этияttап урунуу керек.

**Мугалим:** Китептин эмнеден жасаларын айтып өтөт, түшүнүк берет.

Көрдүңөрбү, балдар, китеptи жасаш үчүн көп эмгек талап кылышат экен.

– Китеп качан пайда болгон?

– Китептин качан келип чыгышы тарыхын айтып бергилечи?

**Окуучу:** Россияда китеп басып чыгаруу 1564-жылы башталган. Биринчи китеп басып чыгаруучу Иван Федоров деген киши болгон. Ал басмакана уюштурган, ар бир тамгасын шрифтерин түзген. Бут жумуш кол менен аткарылган. Ошондой басмаканадан чыгарылган китеpterдин саны аз болгон. Азыр болсо бир күндө бир нече миндеген китеpterди чыгарышат. Адамдар китеп басып чыгара турган автоматаштырылган машиналарды ойлоп чыгарышты.

**Мугалим:** Көрдүңөрбү, балдар, биринчи китеп бизге чейин кол менен аткарылгандыктан, силерге окшогон балдарга китеп жетишсиз болгон. Азыр силер китептин турлөрүн окуп жатасыңыз, заманыбыздын бактылуу балдарысыңыз. Андыйктан китеptи барктай билүү керек.

**Көркөм окуу.**

**Эрмек:** Мына ушул алтын китеп,

Адамзат ушуудан ар кыл акыл күтөт,

Бул китеptи окуган айга, күнгө да жетет.

**Айпери:** Билим кени – китеп,

Тарбия кени – мектеп.

Ким китеptи көп окуса,

Ал көптү билет.

**Азат:** Китеptен биз билебиз бардыгын,

Китеп – бул түгөнбөгөн билим кенчи,

Китеptи көп окуган көптү билет.

**Ынтымак:**

Андыйктан аны барктай билүү керек,

Китеп бизге чын жолдош.

Китеп бизге анык дос.

Пайдаланып китеptен

Акылыңа акыл кош.

**Кенжеке:** Чечен кылып сөзүмдү,

Сен ачкансың көзүмдү.

Акырындап ойготтун,

Уйкудагы сезимди.

## **Инсценировка: «Эки китептин маэги»**

**Алыш баруучу:** Бир күнү эки китеп жолугушуп маектешип калышты.

**1-китең:** Кандай досум? Көрүшпөнүбүзгө көп болду. Ии... эмне өңүң азыш, кумсарып, жудөп алышсың? Арыктап да калгансыңбы? Жашоон деги кандай?

**2-китең:** Ээ, досум, менде айтсан арман көп. Басмаканадан чыккан соң жаман окуучуга түш болдум. Ал мени сырттап кармамак турсун, барактарыма чийип, атын жазып, бойп, керек болсо, жалкоолугу кармаганда тапшырма аткарбаш үчүн барактарымды айрып салат, сыртымды этимден эбак эле бөлүп салган, класстагылардын баарынан уялам. Ал бала «3» ту кәэде эле албаса, алган баасы - «2».

- А, өзүң жөнүндө айтчы, өңүң жакшы жылтырайт, семирип да калышсың.

**1-китең:** Мен болсо жакшы окуучуга түш болдум. Ал мени алган күндөн баштан сыртымды сырттап окуп, токтогон жерине закладка коюп, барагымды бүктөбөй кадырлап кармайт. Барактарымдын бетинен бир да жазуу чийик көрбөйсүң. Колун самындан таза жууп, анан окыйт мени. Эркелетет, анткени мен аны жалаң «5» ке окутам.

### **Экөө:**

Бул жомокто табышмак жок,  
Китеңтерде айыш жок.

Кандай окуучу экениндин,  
Жандырмагын өзүн, талда!

**Мугалим:** Балдар, кана жомоктун жандырмагын тапкылачы? Ким китеңтин душманы?

## **Китеңтин душманы**

(А.Осмонов)

### **Алтынай:**

Ким китеңти кирдестсе,  
Китең баркын билбесе,  
Жулуп алыш барагын,  
Орой салса бир нерсе.  
Ал китеңтин душманы.

### **Махабат:**

Ким китеңти сүйбесө,  
Кадырына күйбесө,  
Барактарын шарт айрып,

Калжаң-кулжаң сүйлөсө,  
Ал китеңтин душманы.

### **Ынтымак:**

Ким китеңти кордосо,  
Ыраймы болбосо,  
Сүрөттөрүн уурдаса,  
Уурдал көнгөн колдорчо.  
Ал китеңтин душманы.

**Мугалим:** Демек, балдар, бардыгынан ким жаман?

**Хор:** Китепти жырткан шум жаман.

**Мугалим:** Китепти сүйгөн балдардан

**Хор:** Наалат алсын ал адам!

Ал китептин душманы!

### Инсценировка: «Китептин баркын билели»

**Мугалим:** Биздин залкар жазуучуларбыз китең жөнүндө көптөгөн ырларды жазышкан, эң сонун ойлорду айттышкан. Бүтүн сабакта ошол ырлардан айттып көйлүчү

#### Күт алчу билим / Ж.Баласагын / Ынтымак:

Ушул китең – улуу қүндөр  
жемиши,

Билимдүүгө терең билим децизи.  
Жалаң ақыл-насаат сөздөн

түзүлгөн,  
Шуру сымал жибек жипке  
тигилген.

#### Калича:

Эгер чыкса андай белдүү азамат,  
Даңктағанга мен даярмын  
кубаттан.

Китең көп араб, тажик  
тилдеринде,

#### Алина:

Окуу, окуу жана окуу!

Айткан ата-бабабыз

Ал ураанын, ал ураанын  
Биз аткарчу балдарбыз.

Ким китеңти окуй билсе түшүнө,  
Эки дүйнө жарык берет ишине.

Мындан артык мурун китең бар  
беле

Жаралабы кийин буга тең тете.

Бул китең – эң биринчи биздин  
тилде.

Билимдүү бул китеңтин баркын  
билет,

Окуган ақыл-оюн эске түйөт.

#### Эрмек:

Мына бул – алтын китең,  
Адамзат ушундан ар кыл ақыл  
куттөт.

Бул китеңти окуган  
Айга, Күнгө да жетет.

#### Мадина:

Ойлойм осот ақылым,  
Окуй берсем күндө эле.  
Китең менен дос болуп,  
Кирим кызык дүйнөгө.

Китеңти окуган –

Арыштайт, озот,  
Айга колун созот.  
Анткени китең –  
Ақылга ақыл кошот.

#### Алтынай:

#### Альбина:

Таалайдын нурун көрсөтүп,  
Чакырып турат келчи деп.

#### Аскар:

Сүттөй таза тилеги,  
Дениздей талабы,  
Көктөй тунук акыйкат,  
Анын ар бир барагы.

Арамдыктан тазалап,  
Жакшылыкка ээрчитет.  
Ошондуктан баркын бил,  
Кирдепестен бир четин.  
Сыя төгүп булгабай,  
Таза сакта китепти.

**Мугалим:** Азыркы күндөгү көрүнүштөн: «Атасы менен баласы»  
(сценка)

**Элиза, Элдияр:** «Китеңти оорутпайм».

**Мугалим:** Улуу адамдардын айтканынан угалышы.

**Бекзат:** Китең окуган, эч нерсе окубаган адамдан алда канча жогору турат. /В.Г.Белинский /

**Элиза:** Адамдар китең окуганды таштаса, анда алар ой ойлонуудан да калат. /Д. Дидро/

**Аскар:** Бул кылымда китеңтен сүйүктүү дос жок. /А.Навои/

**Альбина:** Мен үчүн китең алтын тактадан да кымбат. /В.Шекспир/

**Данияр:** Китең - адам жанына чындыктын үрөнүн себүүчү курал. /П.А.Каменский/

**Мадина:** Билимден ашкан күч жок. /М.Горький/

**Мугалим:** Элибизде китең, билим жөнүндө кандай макалдар айтылып жүрөт?

**Камила:** Акыл айга жеткирет, өнөр көккө жеткирет.

**Эрмек:** Билими күчтүү минди жыгат, билеги күчтүү бирди жыгат.

**Адина:** Китең – билим булагы, билим – өнөр чырагы.

**Бауржан:** Китеңсиз билим жок, билимсиз өмүр жок.

**Азиза:** Ким көп окуса, ал көпту билет.

**Кубан:** Билимдүүнүн түнү – күн, билимсиздин күнү – түн.

**Элдияр:** Китең – мүлк, оокат, нан,

Китең окубаган адам ал – наадан.

Китең – билим, билимиң менен баалан.

**Мугалим:** Табышмак айта билебизби?

**Адина, Рамис, Элдияр табышмак аткарышат.**

**Мугалим:** Китең бизди эмнеге үйрөтөт жана бизге эмне берет?

Окуулардын жооптору талкууланат.

**Мугалим:** Китең билим берет деп жатабыз, кайсы убакта окуу керек?

**Азат:** Мектептен келип тамактандын, бир аз эс алғын, ойногун. Ушундан кийин чарчаганың жоголуп, эс ала түшөсүң, анан сабак окусаң болот.

**Мугалим:** Кайсы жерде окуу керек?

**Альбина:** Ўйдо бир көнүп калган жерің болот. Сабакка киришкенге чейин 5 минута калғанда сабакка даярдығынды текшерип чык. Карапаш, дептер, сызығыч, китең баары барбы? Жарық сол жактан түшкөндөй болсун, столдун үстүнде ашық нерселер болбосун.

**Мугалим:** Эмнеден баштоо керек жана кантит аяктоо керек?

**Кенжеке:** Алгач сен үчүн анча деле кыйын эмес сабакты окугун, андан кийин эң ооруна кириш. Сабакты жакшы түшүнө баштасаң, анда эң нерсеге алагды болбоого аракеттен. Сабакты жакшы түшүнбей бара жатсан, анда эң женил деп эсептеген предметти окугун.

Сабактан барыш окуп, тапшырманды аткарып бүткөн соң көчөгө чыгып ойно. Көбүнчө кыймылдуу оюндардан ойногун, анда да активдүү бол.

Кайталоо – окуунун энеси. Оор материалдар болсо, аны жатканга 1 саат калғанда, же көбүнчө эртең менен туруп кайталагын. Эң оор жерлерин мектепке бара жатыш жолдон дагы бир жолу эсиңе түшүргөнүң он.

**Мугалим:** Окуунун ритми.

**Орозалы:** Баарынан мурда өзүңде калыптаныш калган сабактагы ритмди сакта. 45-50 минут иштеп, аナン эс ал. Эс алуу убагында дene тарбия боюнча бир нече көнүгүү жаса. Пол жуугун, гүлдү сугар, кыскасы эс алууну 10 минутадан ашыра.

**Мугалим:** Көрдүңөрбү, балдар, терең билимдин негиздери ушул эрежелерди сактаганда гана жарапат.

**Мугалим:** Кана, балдар, киминер өзүңөр жазган жомок, аңгеме, табышмак, макалдардан окуп коёсуңар?

**Адина, Калича, Камила, Тенирберди:** Жомокторун окушат.

**Мугалим:** Балдар, китең, дептерге аяр мамиле жасап, Н.К. Крупскаянын «Китеңти күтүп ал» деген сөзүн дайыма эсибизге тутушубуз керек.

### **Жыйынтыктоо**

**Мугалим:** Ошону менен бирге, окуучулардын сиздер үчүн даярдаган ыр, бийлерине көңүл буруп койсоңуздар! (Окуучулар ырдан, бийлөп беришет).

## МЕКТЕПТЕГИ АДАБИЯТ ИЙРИМИ ЖАНА МУГАЛИМДИН САХНА САБАКТАРЫ ҮЧҮН ИНЦЕНИРОВКАЛАР

### КОШОЙ ДӨӨ МЕНЕН ЖОЛОЙ ДӨӨНҮН КҮРӨШУ

(«Манас» эпосунун негизинде балдар сахнасы  
үчүн бир кешөгөлүү төрт сүрөттүү пьеса)

#### Катышуучулар:

1. Манасчы
2. Ырамандын ырчы уулу, жарчы
3. Манас баатыр
4. Кошой дөө, баатыр
5. Каныкей
6. Төштүк, баатыр
7. Конурбай – калмактын ханы
8. Жолой дөө – калмактын баатыры
9. Көкчө – казактын ханы
10. Мастан кемпир – Конурбайдын сыйкырчысы
11. Эл
12. Автордун уну

#### I-СҮРӨТ

**Автордун үнү:** Кыргыздын белгилүү хандарынын бири Көкөтейдүн ашы өтүп жаткан. Манас баш болгон кыргыздар, Конурбай баш болгон калмактар топ-топ болуп сахнадан эки жагына бөлүнүп турушат.

Кыргыздын элдик күүлөрүнүн бири чертилип турат. Жер жайнаган боз үйлер, сандаган казандарда эт булоолоп, кемегенин түтүнү асманга созулуп оттор алоолоп жагылып жатат. Алыста Ала-Too, асман ачык. Көкөтейдүн көк туусу көтөрүлөт. Жарчы жар чакырып, эл ичинде аралап жүрөт.

Манасчынын добушу чыгат.

## **Манасчы:**

Э-ээй!  
Көкөтөйдүн көк туусу,  
Көтөрүлдү кылкылда,  
Ырамандын ырчы уулу,  
Жар чакырды шаңкылда,  
Жаздан бери бүткүл журт,  
Көчүп конгон жери ушул.  
Көргөндүн көзүн кайнатыш,  
Көпчүлүк турат жайнашып.  
Ачып көздү жайгыча,  
Аны мууну кылгыча,  
Ырамандын ырчы уулу,  
Тебетей чоктуу кул.

## **Айтаар сөзү шоктуу кул**

Атка минген мына бул  
Жалпы журтка кеп айтат.  
Кеп айтканда бек айтат, -ээ-ээй!

## **Ырамандын ырчы уулу:**

Э-ээй, эл журт! Уккула баарың!  
Укпай калдым дебегиле!  
Мусулман, капыр эки журт,  
Көпчүлүк эл кара курт,  
Коктойдүн ашында бүгүн,  
Көк жал Манас сөзүн тут,  
Кадиксиз балбан чыксын – дейт,  
Каруусу келсе жыксын – дейт.  
Укусун деди силерди,  
Улуктар мени жиберди.  
Бири да арманды калбасын – деди,  
Балбандан балбан тандасын – деди,  
Жердеги чулу кара ташты,  
Топуректай ушатып,  
Тозоң кылып кармасын – деди,  
Мусулмандан, капырдан,  
Эки балбан чыксын – деди,  
Жыгылганы куру калсын деди,  
Алты жүз жылкы, бир жүз төө,  
Байгеге жыккан алсын – деди,  
Аз десендер, анан да,

Эки жұз сыйыр, беш жұз кой!

Ээй, Эл-Журт!

Укпай калды – дебегиле... Уккула...

**Автордун үнү:** Ырчы уул жар чакырып, эл аралап кетет. Эл жарды угуп, толкүй түшөт. Калмактар өзүнчө чогулуп, қыргыздар өзүнчө чогулуп балбан тандай баштайт.

### Манасчы:

Ошондо көрдүк тамаша,  
Кара калпак манжулар,  
Онбогон Жолой каапырды,  
Балбан кылыш шайлаптыр,  
Баары аны баалаптыр,  
Баары аны каалаптыр.  
Тырмагына караса,  
Ак жолборстун салаадай.  
Муруттарын караса,  
Тегирмендин барадай...  
Мунарадай бою бар,  
Койбайм деген ою бар.  
Оозунан чыккан илеби  
Орто белдин желиндей  
Кабагына караса  
Качырганын куткарбас,  
Ачыккан көк жал борудей...  
Каар менен тиктесе,  
Көзүнүн оту шаркырап,  
Кубанышып калмактар,  
Кулак тунат чуркурап...

**Автордун үнү:** Калмак эли дуулдап, чурулдап, Жолой дөөсүн күрөшко салмакка ортого чыгарышат. Жолой дөө – дөөлүгү турпатынан көрүнүп, ортого келет. Қыргыз эли аны карап, сестенип турушат.

### Конурбай:

Э-эй! Буруттар, мени уккула,  
Балбаның болсо чыккыла,  
Карууң болсо жыккыла, каны...!

### Жолой:

Балбаның болсо, келгинин бері,  
Балбаның эгер болбосо,  
Мөрөөйдү мага бергинин... Ха-ха-хая!

**Автордун үнү:** Калмактар ого бетер дуулдап, тууларын көккө көтөрүп, Жолой дөөнү коштоп турушат.

Кыргыздар өздөрүнчө чогулушуп, балбан тандоосун улантууда. Кошой дөө ошондо элге кайрылат.

**Кошой:**

Балдарым, бириң чыккыла,  
Мактантпай итти жыккыла  
Ыйманы жок каапыр кул,  
Намысы жок айбан кул,  
Калкы каалап калганга,  
Кан башы менен бу доңуз  
Түшкөнүн кара балбанга...

**Автордун үнү:**

Кошой дөө балбандарга кайрылат, алардын баары Жолой дөө менен кармашуудан качышат.

Казак ханы Эр Кекчөгө кайрылат.

**Кошой:**

Казактан Кекчө эр элең,  
Кайраты бар неме элең,  
Жолой чыкты балбанга  
Каапырлар турат камданыш,  
Балбаны жыкса кокустан,  
Басырыкты салганга  
Жоодон намыс алганга,  
Сен кандайсың балбанга, Эр Кекчөм...

**Автордун үнү:** Кекчө баатыр Жолой дөөдөн коркуп мууну айтат.

**Кекчө:**

Алты батман буудай жеп,  
Тойбой турган ит деген мууну,  
Алышканын аман-соо,  
Койбой турган ит деген мууну,  
Жети батман буудайды,  
Жесе тойбос ит деген, мууну,  
Жекелешкен душманын  
Койбой турган ит деген... мууну,  
Минтип карылыкка баш койгон маалда,  
Жолобоюн Жолойго,  
Жолоймун - деп Жолойго  
Жолукпасмын оңойго.

**Автордун үнү:** Көкчө колун жансап артка кетенчиктейт. Кошой андан Эр Төштүккө келет.

**Кошой:**

Тогуз уулдун кенжеси элең,  
Элемандын эркеси элең.  
Башкы атасы Мангулдан  
Басташканын нан кылган.  
Балбанга Жолой түшүптүр, Төштүк,  
Байкап турган адамдар,  
Жыгуудан үмүт үзүптүр,  
Сен кандаисың балбанга  
Жыгып намыс алганга! Төштүгүм!...

**Автордун үнү:** Кошойдун сөзүнө Төштүк чечкиндүү жооп кайтарат.

**Төштүк:**

Баралбайм – деп айта албайм,  
Сөзүндү баба, кайтарбайм.  
Айрылып кетип кыргыздан,  
Көкапта жүрдүм канча жыл,  
Алптар менен альшыш.  
Дөөлөр менен салышып.  
Жети жылы кармашып,  
Желмогуз менен арбашып,  
Көрбөгөнүм калган жок, аба.  
Ошондо да,  
Көптөп душман алган жок, аба,  
Жүдөп калган табымда  
Сапардан келген чагымда,  
Жүзүндү көрдүм арман жок, аба,  
Колтоңдогон Жолойдон,  
Көңүлүм айнып турбасмын, аба,  
Ордуна келсин тилегин,  
Карыш калган чагында,  
Керегене жарасам, аба!

**Автордун үнү:** Кошой анын турпатын сынтай караш, ыраазы болуп, муну айтат.

**Кошой:**

Балам, Төштүк, кеп тында,  
Кеп тындасан бес тында.  
Тартыпсың азап көп жылда,  
Жолойго түшө коём – деп,  
Балам, Төштүк, кеп кылба...

Жараткан жардам бериптири,  
Жаның тиругү келиптири.  
Этиң калыш көк жашык.  
Каның калыш бир кашык.  
Каруун келбейт деп турам,  
Калмак менен кармашып... балам...  
Келчи, абаңдын кучагына!..

**Автордун үнү:** Кошой дөө менен Төштүк экөө кучакташат.  
(музыка)

(КӨШӨГӨ)

## 2-СҮРӨТ

**Автордун үнү:** Ырамандын ырчы уулу дагы эле жер чакырып жүрөт. Кошой дөө балбандан балбан тандап эл аралап жүрөт дагы эле. Мурдагы көрүнүш. Кыргыздардан эч ким Жолой дөө менен кармашууга чыккысы келбейт. Калмактар дуулап: «Балбаныңарды алыш чыккыла болбосо, байгени бергиле» деп кыйкырып турушат. Манас баатыр ак байрагын желбиретип, жигиттер менен бөлүнүп турат.

Боз жорго минип, ак сакалын жайкалткан Кошой дөө Манас баатырга келип кайрылат:

**Кошой:**

Кедердин уулу Жолой дөө,  
Балбанга чыкты басып жөө, баатыр.  
Беттешер пенде жок болуп.,  
Балбандар качыш ыктады,  
Калабалуу каапырдын,  
Каршысина чыкпады, баатыр,  
Канкорум, өзүң, эр элең  
Кайратың ашык неме элең.  
Сен түшпөсөң каапырга,  
Кандай пенде катылат, баатыр.  
Же, карысам да карпаңдап,  
Карт буурадай тарпаңдап,  
Мен түшпөсөм каапырга.  
Кандай адам табылат?  
Кабылан Жолой баатырга, ыя?!

**Манас:**

Келгенициз эп эле,  
Атканың айттар кеп эле.  
Аянып турсам капырдан  
Анда мени жемеле, аба,

Ат үстүндө турганда,  
Ажалдан качпас эр элем,  
Эзелтен жөөгө жок элем, аба,  
Жыгылсам соо болбосмун,  
Жыксам соо койбосмун, аба,  
Карыя аба, өзүн бил,  
Намыс үчүн чечинип,  
Балбанга беттеп чыгармын.  
Барсам итти жыгармын,  
Жыгалбай калсам, найза алып,  
Сайышка кантип чыгамын, аба.  
Эгем мага жар болсо,  
Сайыш менен балбанын  
Экөөнү бирдей алармын,  
Бирок,  
Элинен салбай койду—деп  
Энисиз сөзгө калармын..., аба,  
Олжосуна кызыгат деп,  
Ушак сөздү утармын аба...  
Кандай дейсиз..?

**Автордун үнү:** Кошой Манас баатырдын сөзүн угуп, капаланымп буларды ойлонот:

**Кошой:**

Кара кыргыз калкынан,  
Кайраты бар алпынан,  
Белдүүнүн бири чыкпады, кантем,  
Кайрат кылыш баарына  
Канчалык айтсам укпады,  
Жоболоң салгап бүт элге,  
Жолой дөөнү жыкилады.., кантем.  
Же,  
Кара журтка ээсин – деп  
Карысан да дөөсүң – деп,  
Каалап өзүмдү албады,  
Калабалуу Жолойго.  
Каршы өзүмдү салбады... Эх!!!

**Автордун үнү:** Кошой дөө жүзүнө каары келип, боюна кайраты толуп, минген боз жоргосунун ээринин кашын кычырата муштайт. Анын ошондогу кайратып туюп, карыса да балбандыгын билип, Манас баатыр Кошой дөөгө жандай басып келип минтип кайрылат.

### **Манас:**

Кошой аба,  
 Карысан да карпаңдап,  
 Карт буурадай барпаңдап,  
 Сен түшпөсөң каапырга,  
 Калк ичинде ынагың,  
 Канкор Манас чунагың  
 Мен түшпөсөм каапырга,  
 Жолойго киши жолайбу,  
 Жолобосо соо болобу, ыя, аба?!

Сөзүмдү макул көрүңүз,  
 Барып өзүң күрөш салууга, аба,  
 Бап келбесе көөнүңүз,  
 Башка менде арга жок,  
 Жоболонду Жолойго  
 Байгесин айдал бериниз, анда аба!...

**Автордун үнү:** Манас баатырдын бул сөзү Кошой балбанды катуу ойго салат.

### **Кошой:**

Карып калган чагымда,  
 Сакалымдын ағында  
 Арманым арбын, дартым бар, балам,  
 Жыйырма беште болгондо го,  
 Жолой чыкса жолумдан ошондо  
 Башы таштан болсо да анын,  
 Соо кетпес эле го колумдан, балам.  
 Отуз беште жолукса дагы,  
 Ойрондор эр элем го,  
 Ошол иттен коркор мен белем...  
 Ошол кутурган кулдан кем белем, балам.  
 Элүү беште жолукса дагы,  
 Эптебей турган эр белем, балам!

**Автордун үнү:** Айласы кеткен Кошой балбан жалпы кыргыз элине кайрылат.

### **Кошой:**

Эми, сексен бешке чыкканда минтип,  
 Арасынан отуз жыл,  
 Арманда отуп кеткенде,  
 Калкыымдын каалап калганын кара,  
 Кан Манас айтып салганын кара,

Канкордун шагын сындырбайын.  
Калкына уят кылдырбайын,  
Төгүлбөй турган кан барбы,  
Өлбей турган жан барбы... журтум.  
Карысам да тобокел дейин,  
Тобокелге салайын.  
Токтолбостон барайын, Жолойго!  
Айтканыңа көнөйүн,  
Ажалым жетсе өлөйүн балам...

**Автордун үнү:** Манас баатыр баш болгон кыргыз балбандары Кошой дөөгө таазим этишип, башын иишишет.

(Музыка)

(Көшөгө)

### 3-СҮРӨТ

**Автордун үнү:** Баягы эле көрүнүш. Эл топтолуп, балбан күрөштү күтүп турушат. Жолой дөө элиниң бата алып, эли дүркүрөп коштот, ар бир колунун булчунун беш-ондоп балбан ушалап, тегеректеп турушат. Ырамандың ырчы уулу балбандарды тезинен чыгарууга жар чакырып етөт.

Аңгыча Жолой кыйкырып чыгат.

#### Жолой:

Балбандың алыш чык,  
Күчүң болсо чалыш жык, бурут  
Баатырың болсо келгинин,  
Баатырың эгер келбесе,  
Байгени мага бергинин, бурут?...

**Автордун үнү:** Калмак эли аны дуулдап коштот турушат. Ошондо кыргыздардан намыстанган Кошой балбан күрөшкө чыга турган болот.

#### Кошой:

Сөзүмдү уккүн калайык – калкым,  
Күрөшкө мейли, барайын,  
Жоболоңдуу Жолойго  
Жорукту мыкташ салайын, калкым.  
Ак сакал болгон чагымда  
Апаңар чоркок киши эле,  
Калдыраган жаргакыды,  
Тигип бергени ушул эле,  
Арық эчки териси эле,

Атасының көрүсү,  
Ашатқыда жатыптыр,  
Чыгы менен катыптыр,  
Арбак урган дөө Жолой,  
Ат көтөрбөс жөө Жолой, кокус,  
Алладан бекем алса, кантем,  
Айра тартып салса кантем,  
Ак сакалдуу абаңдын  
Абийири кетип калса... кантем...  
А көрөкчө,  
Калк ичинен мага батар,  
Кандагай шым бар бекен, баатырлар...

**Автордун үнү:** Ошондо Казактын ханы Көкчө өзүнүн кандагай шымын чечип берет.

**Көкчө:**

Сенден кантин аяйын,

Кандагай шымды кие көр, Кошой!

Капырға мыктап тие көр, Кошой!

**Автордун үнү:** Кошой Көкчө берген шымды кие баштайт, он бутун салса батпайт, сол бутун салса да батпайт, айласы кетет Кошойдун. Эл карап туруп селейет.

Кошой шымды ачууланып Көкчөнү көздөй ыргытат.

**Кошой:**

Муну кылган катынды,  
Оң бетинен тилбейби,  
Тирсегинен илбейби,  
Түбүнөн чачын кыркпайбы, Көкчө!  
Кер байталга мингизип, туруп.  
Кементайын кийгизип, туруп,  
Атасының колуна  
Апарып берип салбайбы, Көкчө!  
Анан,  
Алы келген азamat  
Жаңыртып зайып албайбы ыя, Көкчө!  
О, Көкчө каным,  
Жаштыгың калган жериң жок го,  
Чучуктайды шым киерге  
Ушу күндө эбиң жок го,

Чучуктай каткан шымынды  
Берер кишиң мен белем,  
Куруса да эр Кошой,  
Куурай шыйрак, кем белем!

**Автордун үнү:** Муну угуп Каныкей эл ичинен сууруулуп чыгып, өзү мурдатан Кошой абама берейин деп даярдап койгон кандагай шымды Манааска карматат.

### Каныкей:

Айкөлүм,  
Сыр бараң атса ок өтпес,  
Үстүнө төксө чок өтпес,  
Мурдатан абам кийсе – деп,  
Атайын тигип койгомуң,  
Табалбай жүрдүм абама,  
Берер күндүн болжолун, баатыр.  
Кандагай колго алар дейм,  
Калдайтып бүтүн киер дейм,  
Балбандын көөнү ийер дейм, мага!  
Бала үчүн жүрөм ынтызыр,  
Айкөлүм,  
Батасы, балким, тиер – дейм, баатыр

**Автордун үнү:** Манас баатыр Каныкейдин сөзүн ынтаа кооп угат да, кандагай шымды алыш, кан Кошойго келет. Кошой кандагай шымды киет. Кандагай шым Кошойго чак келет. Кошой доө ыраазы болуп, Манастан Каныкейди өзүнө чакыртат.

### Кошой:

Каныкей балам, кайдасың,  
Карыган абаңдын сөзүн укчу келип...

**Автордун үнү:** Каныкей Кошойго жакын басып барып, жүгүнүп, ызаат кылат.

### Кошой:

Атаганат, жараткан,  
Ушу балам Каныкей,  
Күйүп турган чок экен,  
Мындей асыл пенде зат  
Ак жоолукта жок экен.

**Автордун үнү:** Көктү карап, колун сунуп бата тилейт. Бүткүл кыргыздар кошо бата тилем турушат.

**Кошой:**

Тилемки бер, бир алла,  
 Туулса мындан бир бала,  
 Ургаачы болбой, эр болсун,  
 Аюу болбой, шер болсун,  
 Аты Семетей эр болсун,  
 Альшканын алгыдай, болсун,  
 Күрөшкөнүн чалгыдай болсун,  
 Баралына келгенде,  
 Басташкан жоону байласын,  
 Баарын койбай жайласын.  
 Ата жолун жолдосун,  
 Аллам өзү колдосун,

**Омийин!****Автордун үнү:** Эл чурулдан бата кылат.**(Музыка)****(Кошого)****4 СҮРӨТ**

**Автордун үнү:** Мурдагы эле көрүнүш. Кошой дөө элге кайрылып сүйлөп турат. Күрөшкө чындал даярданган түрү бар. Ырамандын ырчы угуу кыргыздардын күрөшкө жүрт абасы – Кошойдун чыга турганын маалымдайт. Кошойго Манас, Төштүк баатырлар келишип, кайрат беришип, кармашка узатышат.

**Манас:**

Карысанда абаке сени,  
 Карап турат элициз,  
 Каапырга салып чоң казат  
 Кудай жалгап,  
 Калк ишине жарап берициз, эми.

**Төштүк:**

Кан аба,  
 Кудайым өзү жар босун,  
 Жаратканым колдосун,  
 Оомийин,  
 Абаке, ишиң оң болсун!

**Автордун үнү:** Эл чуркурап бата беришет. Ошондо Кошой кармашка чыгар алдында элге минтип кайрылат.

### Кошой:

Жалпы журтум, угуп ал,  
Салышып жүрүп башынан,  
Күрсү тийген жерим бар эле,  
Кыльч тийген шилим бар эле,  
Ошондон бери  
Көзүм барат чекчайип,  
Белим барат бекчайип,  
Аркамды баскан сары суу,  
Ойлоп турсам бул кездे  
Беш – алты бала келиңер  
Белимди басып бериңер, балдарым.  
Бекем-бекем басыңар,  
Курушуп калган абаңдын  
Боюн элтеп жазыңар.

**Автордун үнү:** Кошой жерге комкоресүнөн жатат, он эр азамат жонуна чыгып тебелей баштайт. Аны көргөн Жолой каткырып, шылдыңдап күлөт.

### Жолой:

Кыжылдаган бурутту жакшы билбеген элем,  
Мындай арсыз журтту көрбогон элем.  
Өзүлөрү төпкилип,  
Курган чалды курутту го,  
Чалынын шорун катыры го, ха-ха-ха...  
Өзүлөрү тебелеп,  
Мага жеткирбей эле  
Өлтүргөнү жатыры, го...  
Ха-ха-ха..!

**Автордун үнү:** Ага арданып кеткен Кошой дөө туралганда, он желдет он жакка жонунан топтой ыргып түшөт. Кошой Жолой дөөгө жаалданып каршы беттеп басат.

### Кошой:

Калжактабай сөзүм ук,  
Кайдасың, Жолой бери чык.  
Карууң болсо мени жык  
Кара жерге башым тык,  
Кана эмесе, бери чык, Жолой!

**Автордун үнү:** Жолой келет, экөө тирешип кармаша баштайт. Ошондо ал кошойго қыйынсынып, аны теңсингей сүйлөйт.

**Жолой:**

Менин атым Жолайдур,  
Жолойго адам жолойбу,  
Жологон адам оноорбү?  
Бир башынды Кошойум.  
Мин жашың болсо да койбосмун,  
Ачыгыш турам өзгөчө бүгүн,  
Ичsem каныңа тойбосмун!  
Ха-ха-ха-аа!

**Автордун үнү:** Кыргыздар «Копой, Кошой!» деп ураан чакырат. Калмактар «Жолой, Жолой!» деп ураан чакырышат. Эки дөө кармашты башташат. Бирин-бири көккө ыргыгышат. Дөөлөр топтой учуп, тебетейдей тегеренип, баладай жыгылып туруп жатышат. Эл уу-дуу болуп, кулак тунат. Дөөлөр баскан жерден бурулдап чаң чыгыш, жер бетин жөө тумандай каптыйт, асман тунарып, ай менен күн көрүнбөйт. Күн кеч кирип, таң атат. Күрөш дагы эле бүтпөйт.

Бир кезде Жолой жәциле турган болот. Аны көргөн Конурбай жаалданып қыйырып, сыйкырчысы Мастан кемпирди чакырат.

**Конурбай:** Ой, Мастан..! Кайдасың?!

**Мастан кемпир:** Мындамын, ханым...

**Конурбай:** Мен сага эмне деп эскертим эле, эсиндеби? Ишиңе киришер кезин қелди го, дейм...

**Мастан кемпир:** Ляппай, ханым...

**Автордун үнү:** Мастан таяғын шалдыратып, калтырап-титиреп, жин-шайтандарын чакырат, улуп-унчуп, көктү карап, сыйкырын баштайт.

**Мастан кемпир:**

Оо-оо-оо-оо...

Жаратканың чын болсо,

Тилегимди бере көр,

Жин-шайтандар келе көр,

Күчүнө күчү кошулуп,

Кан балбаны эр Жолой

Карт Кошойду жене көр!...

О жараткан көк тецир,

Тилегимди бере көр,

Капкараңғы түн болсун,

Карт Кошою карайлап,

Кайра аптап күн болсун,

Кан кустурар үп болсун,  
Карт Кошой таппай жан айла,  
Көзүнө жаны корунсүн,  
Жан тери суудай төгүлсүн...  
Сүф – сүф-ф!... сүф-ф...  
Жаратканаң чын болсо,  
Тилемиди бере көр,  
Жин шайтандар, келе көр,  
сүф... сүф..! сүф..!

**Автордун үнү:** Мастан кемпир ушинтип, улуп-уңшуп, жин-шайтандарын чакырып, балбандарды тегеренип жүрөт. Айткандай эле, күн бирде жарық, бирде караңғы болуп, бирде караңғы түн түшүп, бирде алтап күн болуп турат. Бирок Кошой Жолойго алдырып койбоят. Ошентсе да, ал бара-бара алы кеткесинип, алка-шалка тер кетип, а тескерисинче, Жолой күчүнө-күч кошуулуп бараткансыйт. Кошой болсо оор-оор күрсүнүп, акыркы күчүн жумшап жаткансыйт.

Манасчынын добушу чыгат.

### Манасчы:

Атаңдын көрү, дүнүйө,  
Мына ошондо шерденин,  
Күчүн болсо карма-деп  
Кошой сунду билегин,  
Касиеттүү эр Кошой  
Бир тартуу менен Жолайдон  
Булкуп сууруп алганы  
Кол терисин шынырыш,  
Жолой альп калганы,  
Мына ошондо эр Кошой,  
Жаалданган Жолайду  
Ач билектен алганы  
Эки жулкуп эр Жолой  
Эптен сууруп алганы  
Шынырылып кол тери.  
Кошойго кетип калганы...  
Атаңдын көрү дүнүйө  
Мына ошентип эки доо  
Кеч киргенче арбашты,  
Анда дагы токтобой,  
Таң атканча кармашты.  
Так эртеси болгондо,  
Күн обого толгондо  
Альпыш жүрүп абаныз,

Алптығына караңыз,  
Көнүл кетип күүгүмдөн,  
Көшүп кетти үргүлөп...  
Айласы келбей туруга  
Абакеңиз Кошойду  
Апарып ташка урууга  
Көөнүно Жолой салыптыр  
Көтөрүп таптак алыптыр, ээй..!

**Автордун үнү:** Жолой дөө Кошой дөөнүн башынан өйдө так көтөрүп алып, ташка чапканы калат. Ошондо Манас аны көрүп, чыдабай кетип айкырыкты салат.

**Манас:**

Абакем, Кошой, неттиңиз, кокуй,  
Намысың колдон кеттиби,  
Мастан түпкө жеттиби, кокуй!  
Кантесиң Кошой көзүндү ач,  
Каманга кантиги чалдырдың,  
Капырга намыс алдырдык... кокуй.

**Автордун үнү:** Манаска кошуулуп эл дагы «Кошой, Кошой» деп кыйкырат. Кошой алы келбей шалдырайт.

Төштүк Манаска жетип буларды айтат.

**Төштүк:**

Кагылайын кан Манас,  
Жер астында жети жыл,  
Желмогуз менен арбашып,  
Женәлбай жүрүп, кармашып,  
Үйрөнгөн жайым бар эле,  
Ошону бир көрөйүн,  
Мастандан калсам өлойүн,  
Кан Конурдун мастаны,  
Карт балбан Кошой абаны  
Каптатып күндүн аптабын  
Кан кустура жаздады,  
Кайратын кууп таштады...

**Автордун үнү:** Аナン Төштүк коюнунан жай ташын алып чыгыш, аякка күйган сууга салып, көккө сыйынып, кудайга жалынат).

**Төштүк:**

Шайы оогон кан Кошой,  
Эсине келип, көз ачсын,  
Ачык асман түнорсун,

Кара жамғыр боройлоп,  
Каптап мөндүр төгүлсүн.  
Күн күркүрөп, күр этип,  
Чагылган түшүп чарт этсин,  
Кан Жолойдун көзүнө  
Чагылган оту жарк этсин,  
Чаңырып, огу тарс этсин...  
Аны уккан Кошойдун  
Көзү ачылып жарк этсин!  
Сүф... сүф-ф!... сүф...

**Автордун үнү:** Бирде кара жамғыр нөшөрлөп, бирде мөндүр төгүп, алаамат башталат. Күн күркүрөп, чагылган чарт этет, ок аткандай тарс этет. Ошондо эсине келе түшкөн Кошой көзүн ачып, бар күчүн жыйнап чыгат да, белинен бек кучактап, бутунан орой чалып, айкырып туруп Жолойду жерге так көтөрүп урат. Кошой баатыр Жолойдун башын атташ кетет.

Манас баш болгон эл келип Кошойду көтөрүп кетишет. Эл Кошойдун атын айтып, ураан чакырышат. Алып барышып, алтын такка отургузуп, башына алтын таажы кийгизишет. Жәцилип ызаа болгон Жолой менен Конурбай чыр чыгарууга аракет кылышат.

### **Жолой:**

Аякты тушай чалганың,  
Бутту буп салганың,  
Буурдал жыгып алганың, болбойт,  
Ичимде калды арманым...,  
Балбан болсоң кайра чык,  
Кыйын болсоң кайра жык, Кошой!

**Автордун үнү:** Жолойго кошуулуп, Конурбай кынынан кылышын сунуп каардуу кыйкырат.

### **Конурбай:**

Башынан элге жакпаган иш,  
Баатырды башынан атtagан иш–  
Биздин намысыбызды кетиргенинер Манас!  
Өч алабыз, өч алабыз... Нөкөрлөр, кайдасыңар?!...

**Автордун үнү:** Кыргыздар капитап келип, дүрбүгөн калмактарды четке сүрүп кирет.

### **Манас:**

Эсине келгин, Кан Конур,  
Элди ойлогун, бай болгур,  
Эзелтен кыргыз элибиз.

Эрөөлгө кектеп чыкпаган,  
Элди бөлүп, бузбаган.  
Коногун жектеп, душман – деп,  
Короодон кууп чыкпаган, Кан Конур!  
Менин оюмда жок, жоолашшуу,  
Эгер душман болбосон,  
Эсице келип, сөзгө кел,  
Экөөбүз азыр жоолашсак,  
Эмне дешет өзгө эл?!..  
О Кан Конур, Кан Жолой  
Эсице кел, сөзгө кел!...

**Автордун үнү:** Конурбай менен Жолой Манастын сөзүнө аргасыз конуп, өз жоокерлери менен артка чегинишет да, тынчый башташат.

### **Кошой:**

Толкубагыла, Журтум,  
Уруш-чабыш болбосун,  
Кудай ишибизди ондосун!  
Калайык журтум келгиле жакын,  
Назарыңды бургула кебине, калкым.  
Кармашка сайган мерейду  
Калтыrbай айдал келгиле,

**Автордун үнү:** Ошондо Манас дагы калыстык кылып буларды айтат:

### **Манас:**

Санап туруп баарысын,  
Карыптарга бергиле,  
Карыяңдын марттыгын,  
Калайык журтум, көргүлө!

**Автордун үнү:** Эл “Кошой, Манас” деп ураан чакырышат. Манас элге кайрылат.

**Манас:** Намысты алыш берииз, аба!

Өзүндү эгем колдосун,

Элинде кайғы болбосун, аба!

**Автордун үнү:** Эл дуулдап “Манас” деп ураан чакырып турушат.

Музика

(Аягы

## **«АРЫБА, АК КЕМЕ, МЕН КЕЛДИМ»**

(Ч. Айтматовдун «Ак кеме» повести боюнча. үч бөлүмдүү музыкалуу сахна-сабактын иштөлмеси)

### **КАТЫШЫШУУЧУЛАР:**

1. Автордун үнү (мугалим аткарат).
2. Бала.
3. Момун.
4. Орозкул.
5. Майрык-Чаар-Жез кемпир.
6. Мүйүздүү Бугу Эне.
7. Сейдакмат.
8. Эл.

### **Булардан башка:**

1. Баланын үнү.
2. Момундун үнү.

### **1-сабак**

#### **«Баланын жомогу»**

Автордун үнү (магнитофондон):

Бул баланын эки жомогу боло турган. Бири - жан билбеген өз жомогу, экинчисин таятасынан уккан. Акырында эки жомогунун бири да калбады. Кеп оролу ушунда.

Ошол жылы бала жетиге толуп, сегизге аяк баскан. (Улутунуп.) Оболу кара дермантин портфель колго тийди... Кеп ушул портфелден башталды...

Мына эми портфель колуна тийгенден баштан, бала өзүн башка балдарга тең эсептеп, китең кабын түшүрбөс болду. Так секирип туйлаган бойдон үй-үйдүн баарын кыдырып, бир сыйра мактандын чыкты. Эң оболу таеснесине сүйүчүлөдү. Аナン Бекей таежесине, андан соң Гулжамалга, аナン Сейдакматка көрсөттү. (Музыка. Сахнага Сейдакмат чыгат, чөп чаап жатат, аңгыча портфелин асмандаста көтөргөн Бала энтендеп чуркан келет: башында токойчунун шапкеси, мойнунда дүрбү.)

Сейдакмат: Эмне, мени чакырып атышабы?

Бала: Жок, менин китең кабым бар! Карабы! Таятам сатып берди. Мен окууга барам.

Сейдакмат: Эй, энтеңдең жүгүрүп келгениң ушулбу? (Күлөт.) Сен да таятанды тартып айный баштадыңбы, ыя? Кана, кандай китең кап экен? (Калитин чырылдашып, портфелди айландыра карап, башын чайкайт.) Эй, кое турчу, сен кайсы мектепке барасың, мектебин, каerde?

Бала: Кайсы? Бермедеги мектепке.

Сейдакмат: Кайсы? Тиги Желе-Сайдагы мектепкеби? (Таң кальш.) Бел ашып, аякка беш километр, кайра беш километр...

Бала: Ат менен жеткирип турат, - деди таятам.

Сейдакмат: Күн сайынбы? Күндө барып келип турат бекен? Алжып бүткөн чал экен да... (Мысылы аралаш тамашалап.) Ізүң да кошо оку да. Экөөңөр бир партага отуруп аласынар да, сабак бүткөндө чогуу карагерге учкашып келесицер. (Каткырып күлөт. Бала мурчуюп, ката болуп унчукпайт.)

Сейдакмат: Эй, эси жок десе, эмне таарынып калдыңбы, ыя, чын элеби? (Ал баланын мурдунаң чымчып, анан шапкесин көзүнө түшүрө кийгизип коёт. Сейдакмат күлүп карап турат.)

Сейдакмат: Таарынбачы э, сени жөн эле тамашалап койдум, карачы портфелиң абдан жакшы экен. Эми, бар уйғө, барагой, менин чебумдун чети али оюла элек... (Бала үнсүз баш ийкеп, портфелин кармалайт, Сейдакмат бат эле узап, көрүнбөй калат. Бала (ойлуу турат.)

Бала (портфелге): Сен ага ишенбе, менин таятам андай алжыган чал эмес. Ал сен экөөбүздү мектепке жеткирип турат. Мектеп каerde экенин сен али билбейсин. Аңчалык деле алыс эмес. Азыр Кароол дебеге чыгыш, дүрбү салып көрөбүз. Ак кемени да көрсөтөм.

Ийдө чоң, торлогубуз бар. Аны откозуш менин мойнумда, бирок мен болбой эле Ак кемени көргөнү кетип калам. Ага менин такыр алым жетпейт. Анан күндө эле энесин ээмп алат. А торпок ээмп кеткен күнү менде күн жок. Таенемдин тили заар экенин сен билбейсин. Аны ойлогум да келбейт, а корокчо журу, Ак кемени көрөлү... (Бала ташка чыгып, Ак кемени көзөй дүрбү салат. Аңгыча артынан Орозкул келет. Мас. Каллагы желкесине кеткен, жүзү майланашибкан, курсагы ачылып, кышылдан турат. Камчысын сүйрөп, бери баланы көздөй басат. Балага суктаныш карап турат. Бутунда жалтыраган крым өтүк.)

Орозкул (оолжуп): Ой... Сен... Эмне турасың? Бала (коркуп, элеет): Орозкул аба, Орозкул... аба, менин китең кабым бар! Мен окууга барам! Карабы, китең кабымы!

Орозкул: О, азыткыдай болгон атанды... сен бул жерде эмне жүрөсүң?

Бала: Уйғө бараткам, китең кабымды Сейдакмат ... акеме... көрсөттүм... (Орозкул чыйт түкүрүп, камчысы менен бир сермейт баланы көздөй.)

Орозкул: Эх! (Улутунуп, күнгүрөнүп.) Бирөөгө кор бала, бирөөгө зар бала деген ушу да... Башкаларга санабай берген баланы мага кудай

бербедин. Мага караганда колун; жумулуу. Портфелге жеткенине төбөсү көккө жете сүйүнүп алганын кара мунун.

Мени баласыз кылган, менин багымды байлаган сенсисиң, куу этек Бекей! Сениби! Сени элеби... Азыр жетип туруп, сени ганабы..? (Муштумун түйүп, сөгүнүп жөнөп кетет. Бала көзүн жерден албай тунжурап турат. Бала Каароол ташка кайра чыгып, дүрбүсүн Ысык-Көлгө бурат. Музыка.)

Автордун үнү: Бала дүрбүсүн адегендө мектебин көздөй бурду, аны айланта бир-эки карады да, аナン Ысык-Көлгө бурду, демин тартпай ынтаа коюп турду. Бала Ысык-Көлдү Караганда баарын унутат, кайгысын да, коркконун да унутат. Ал Ак кемесин көргүсү келет. Аябай көргүсү келет, кербей калса кусаланат.

Бала: Тигине! Ана, Ак кеме! Ак кеме! Арыба, Ак кеме! Мен сени көрүп турмам. А сенчи... сен да мени көрүп турасынбы?.. (Тунжурайт.)

Автордун үнү: Бала кез ирмебей, көңүлү толкуп карап турду Ак кемени. Ал бала кыялында балыкка айланып, Ак кемесине сүзүп кеткиси келди.

Атасы келде матрос деп уккан. Ал апасын да, атасын да билбейт. Ал ар да кайрылып, бир келип баласын көрүшкөн эмес. Ипи кылып, ал атасы менен апасы ажырашып, апасы аны атасынына таштап, шаарга кетип калганын билет. Таатасы Момун бир ирет ошол шаарга барыш келип, апасына жолукканын минтип айтып келген.

Момундун үнү (уну кайгылуу, ушкүрүккө аралаш пас чыгат): Ал фабрикада токуучу болуп иштейт экен. Жаңы турмуш куруп, эки кыздзуу болуптур, кыздарын бала бакчага откөрүп коюп, бир жумада бир алат экен. Кичинекей бир тамда турушат. Күйөө балабыз шоопур экен. Кечирип койгула дейт. Жакында жаңы үй алабыз, эгер эрим каршы болбосо, баланы өз колума алам дейт. Азырынча силердин колунарда тура турсун деди. Бушайман болбо, эрин экөөң, ынтымактуу болсоңор, калганын кудай өзү кем койбос дедим, баландан убайым тартпа, көзүм барда эч кимге бербейм, өмүрү узун болсо ата-апаны өзү эле кийин табат дедим...

Автордун үнү: Мына ошондо чай ичип отурушуп, бала таятасынын оозунан өз атасынын да кабарын укту. Атасы кайсы бир кемеде матрос экен... алда качан үйлонгон, эки-үч баласы бар экен. Пристанга жакын турат имиш. Ичкенин таштаптыр дейт, ал сүзүүдөн кайтып келатканда, аялы балдарын жетелеп, пристанга тосуп келет имиш. Аナン, ушунун баарын кудайымдын буюрганы да, болбосо... — деп улутунган таятасы. Андан ары сөз таба алган эмес, ушкүрүнүп тим болгон... Ошон үчүн ал атасы дал ушул Ак кемеде иштейт деп биротоло ишенип алган экен.

Бала: Мен кээде балык болуп кубулуп Ак кемедеги атама кетип калгым келет. Ошондо (унун көтөрүп:) «Кошкула, мен Ысык-Көлгө сүзүп кеттим. Ак кемеге барам. Анда матрос атам бар» - деп кыйкырмакмын.

Алдыымдан, ангыча, Ак кеме жолукмак. Мен: «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» - деп учурашмакмын. Ошондо атам мени тааныбай турса: «Салам, ата, бул мен, сенин уулун, эмесминби! Сага сүзүп келдим го десем, атам: «Кайсы уулум? Сен адам балыксың го», - демек. «Оболу мени кемене чыгарып алсан, анан мен кадимки уулун, болуп калам...» - демекмин. (Музыка.)

Автордун үнү: Анан алар Ак кеме менен сүзүп жөнөшмөк. Бала болсо көргөн-билгенин, жашо турмушун текпей-чачтай айтып бермек. Домун таятасы жана анын жомоктору жөнүндө да айтып бермек... Ороздулун каардуулугу жөнүндө да айтып, өзүнүн жады портфелдин да корсөтүп, сүйүнчүлөмөк... Ошондой эле болсо кана, бала балык болуп кубулуп атасына жетсе кана... эх, качан... кантит эле ошондой боло калсын...? (Бала ойлуу жер тиктеп, дүрбүнү көзүнөн алат, Кайгылуу музыка.)

Бала (кайра дүрбүсүннү колуна альт): Ак кеме алыстап кетти. Ана алыстап-алыстап, көрүнбөй да калды. Эми үйгө кайтуудан башка арга жок. Жүрү, дүрбү, портфель, досторум, эс алалы. Эртең кайра келебиз. Кош! Ак кеме, эртенкиге чейин...

## 2-сабак

### Таятанын жомогу

Баланын үнү: Таятамдын жомогу көп, күлкүлүүсү да, кайгылуусу да, коркунчтуусу да бар. Чыпалак бала жөнүндөгүсү да кызык. Мага баарынан жакканы мүйүздүү Буту Эне жөнүндөгүсү. Ал жомокту ар бир кыргыз баласы билиш керек дейт. Таятам айтат, ал жомок эмей эле, чын болгон дейт. Биз, баарыбыз, ошол мүйүздүү Буту Эненин балдары экенбиз. Ал мындайча экен... Ошентип ... илгери-илгери... (Музыка. Сахнада эл, четте Момун жана бала.)

М о м у н : Ошол күнү Чоролор баштарын жерге салыш, мункүрөнүп, кара кийген аялдар, кызыл кийген кыздар аза күтүшүп, эл атасы, журт эгеси, сан колдун башчысы Күлчө баатырдын соөгүн жерге берип жаткан. Ошол күнү — кол баштап нечен казатта жүрүп соо калган, нечен айыгышкан чабыштан жедиш менен чыккан карт баатыр көрөр күнү, ичер суусу түгөнүп каза табат. Ошентип, баатырдын чымын-жаны көккө учуп кетер алдында, Эне болгон өзөн менен, Ата болгон Мекен менен коштошуп алсын деп, баатырдын өзү ырдачу ырын акыркы ирет эсine салышат (Жалпы аза күткөн эл хор менен аткарышат):

Энесай, сендей жаркын өзөн барбы?

Энесай, сендей жаркын Мекен барбы?

Энесай, сендей кыйын азап барбы?

Энесай, сендей ыйык азат барбы?  
Энесай, сендей жарык өзөн болбос!  
Энесай, сендей жаркын Мекен болбос!  
Энесай, сендей кыйын азат болбос!  
Энесай, сендей ыйык азат болбос!

Момун: Ошол күнү эл атасын узатарда урук-урук кыргыздар айыл-айыл болуп, Энесайдын жээгине кыркар тартып үй тигип отурушкан. Ак асаба найзаларга кара түпөк байлашып, түндүктөн чыгара аза белгисин коюшкан. Кошокчулар чачтарын жазып, үн салып, чоролор табытка башын ийип, сынар тизелеп, үңкүйүп, отурушкан үнсүз. (Кыздар Энесай ырын кайта кайталаптат.) Мына ушундай аза күткөн күнү салтты бузуп, душмандар капысынан кол салышты. (Душман басып кирет. Кыйкырык-чуу өкүм сүрөт. Кыргыздар кырылат.) Жарак алыш каршы турууга, атка минип айкырып чыгууга эч ким үлгүрбөдү. Түшкө киргис кыргын болду. Эмектеген карыдан, эмчектеги балага чейин найзанын учуна, жаанын жебесине кетти. Катуудан тулга, жумшактан кул калды. Ошентип, душман сайран курду, балам. (Согуш, кармаш кыймылы менен үнсүз жур берет. Бала оор ушкурунет. Музыка. Момун жомогун улайт.) Ошондо таң эртеси менен токойго ойноп кетишкен бир кыз, бир бала гана аман калган экен. Кыргын бүткөн соң келишсе, ата-энеден дайын жок, ага-эжеден кабар жок. Эси чыккан эки бала, тээ токойдон ары чаң уюлгутуп, мал айдап кетип жаткан жоо артынан чуркашты. Кеч кирди. Эртесинде ал ар душман сайран куруп отурган жеринен чыгышат. (Сахнага кыз менен бала келет. Алдынан желдет тосуп чыгат.)

1 - ж е л д е т : Кимдин баласысыңар?

2-желдет: Кайдан келатасыңар?

Кыз: Курсагыбыз ачты, байкелер.

Бала: Нан бергилечи?

1-желдет: Э-эй, булар кыргыз экен го, кыргыздан али да тукум калган экен го.

2-желдет: Кайдан журуп аман калдыңар ья, экөөнди азыр жайлай салалыбы же найзага бирден сайлып алыш, ханга тартуу кылып алпаралыбы ья? (Желдеттер күлүштөт, нарыта хан үргүлөп отурут. Аны аи балтачан эки желдет кайтарып турат.

Душмандар: «Кыргыздан тукум калыптыр дейт», — дешип чурулдашат. Желдеттер кыз менен баланы ханга алыш келишет.)

1-желдет: Ляппай, ханым!

2-желдет: Ляппай, ханым!

Хан: Менин тынчымды неге алыш жатасыңар?!

1-желдет: Ханым, кыргыздан тукум калыптыр.

2-желдет: Биз аларды бүтүндөй тукум курут кылдык дегенибиз жалган белем?!

Хан: Буларды көрбей көзүңөр кашайып калдыбы? Же ушул чычкандай болгон экөөнө баарыңардын алыңар жетпей калып, мага алыш келдицерби? Ыя! Эх, бечараалар! Эй, Майрык-Чаар-Жез кемпир!

(Майрык-Чаар-Жез кемпир арытан «яя» деп кыйкырат.)

Хан: Бул экөөнү Тайга токоюна алыш баргын да, кыргыздын аты чыкпас, уну угулгус кыл. Экинчи кыргыз деген сөздү кулагым укласын. Кыргыз тукумуна жер үстүнөн орун жок, түбөлүккө аты өчсүн! Бар, Майрык-Чаар-Жез кемпир, буйрукту аткар!

(Майрык-Чаар-Жез кемпир эки баланы, жетелеп жөнөйт.)

Хан: Эй, берендерим, кана жапырт тургула, бул saatтуу жерден кетели, оз жерибизге жетели, кырк күн, кырк түн той кылалы, кана, жапырт аттангыла! (Жапырт кетишет.)

Момун: Ошону менен, Майрык-Чаар-Жез кемпир эки баланы эки колунан жетелеп, тоо ашып, токой арапал жүрүп отурду. Акыры Энесайдын жээгине келип токтоду. Анан эки баланы бийик жардан түртө турган болду.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: О улуу дайра, Энесай! Эгер сага too омкоруп кулатса, муштумдай таш сыйктастып түбүне чөгөт. Кылым турган карагай кесип кулатса, чамындыдай толкунуна кетет. Эмесе, эки көздүн эки чечекейиндей болгон мобу эки баланы муздак койнуна ал. Ач койнунду, ал эки периштени, улуу дайра Энесай!

Момун: Уул бала, кыз бала ыйлап турду.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: Кана, коштошуп алгыла, балдарым. Кучакташкан бойдон кеткиле.

Момун (улутунуп): Майрык-Чаар-Жез кемпир сөзүн айтып, оозун жыйганча, мүйүздүү Бугу Эне кайдан-жайдан экени белгисиз маарап келип калды. (Мүйүздүү Бугу Эне келет.)

Мүйүздүү Бугу Эне: Ашыкпа, акылман эне, күнөөсүз балдарды жайлаба.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: Сен кимсиң? Адамча сүйлөп кубулган кандай жансын?

Мүйүздүү Бугу Эне: Мен Бугу Эне болом. Балдарды кое бер, акылман эне. Сизден суранарым, ушул эки чүрпөнү мага бер.

Майрык-Чаар-Жез кемпир: Буларды эмне кыласың?

Мүйүздүү Бугу Эне: Адамдар эгиз музоомду атып өлтүрушту. Балдарымдын ордуна бала издең жүрөм. Карабы, желиниме сүт батпай ооруп турат.

Майрык-Чаар-Жез кемпир (кулуп): Жакшылап ойлонуп сүйлөп жатасыңбы? Булар деген ошо сенин музоонду атып өлтүрүшкөн адам баласынын тукуму. Чоңойгондо өзүндүн бугучаларына ок атат, сен ошону ойлондунбу?..

Мүйүздүү Бугу Эне: Ойлондум. Булар антпейт, мен буларга энэ болом, булар мага бала болуп калышат. Анан канттип өз бир туугандарына жамандык санашсын?..

Майрык-Чаар-Жез кемпир: О, кең пейил Бугу Эне, адам деген кандай экенин сен али билбейт турбайсыңбы?

Мүйүздүү Бугу Эне: Жо-ок, мен буларга ишенем, алар антишпейт. Акылман энэ, сен бул эки наристени мага бер. Мен аларды көз коргус алыс жакка алып кетейин. Бул эки жетимге энэ болоюн. Желиним сүткө толуп, ооруп турат. Бала деп сыйздан турат ак сүтүм...

Момун: Ошентип, касиеттүү Бугу Эне эки баланы Майрык-Чаар-Жез кемпирден сурап алып, кыргыз тукуму курут болуп кетерде, экөөн, элдин атын очтурбөй кайра тукум улайсын, - деп узак-узак жол басып, Ысык-Көлдү көздөй багыт алды. Акыры аларды Ысык-Көлгө жеткирип, мына ушул жер силерге Мекен болот, жер тилип эгин эккиле, бейкут тынчтыкта миц-миц жыл өмүр сүргүлө, учунар узарып, тукумунар көбейсүн! - деп ак батасын бериптирир. (Музыка.)

М о м у н: Арадан далай жылдар етөт. Кыз менен баладан тукум уланып, эл болот. Акыры алар энеси Мүйүздүү Бугу Энени унутуп, анын тукумуна кол сала баштапшат. Ошондо Бугу Эне Майрык-Чаар-Жез кемпирдин айткан сезүнүн чындыгына көзү жетип, адамдарга нааразы болуп, Ысык-Көлдү таштап, башка жакка ооп кетиптири...

Бала: Ошо бойдон кайра кайрылбаптырыбы, таята? Кап, бекер таарынтышкан экен.

М о м у н: Ооба, мына ушундай болгон экен. Бугу Эне кетеринде көзүнөн жаш төгүп, арамдыкты каргап, адалдыкты зарлап, ыйлап кеткен дешет... (Музыка.)

### 3-сабак Жылаажындын үнү

(Сахнага: «Ой-ой кантет, карма» - деп ачуулуу кыйкырып, Орозкул кирет. Ал келип, ташка отуруп, буту-колун сыйпалайт. Артынан Момун келет. Мойнана отүгүнн асынып алган.)

Орозкул (силкинип): Ой, сен эмне менин көзүмдү тазалай албай жүрөсүнбү?

Момун (күнөөлүүдөй): Кантесин, балам, кырсык болсо, алды менен мен кетем го.

Орозкул (силкинип): Атанкөрү ээй! Муну карасаң! Сен жашарынды жашап, ашарынды ашап алдың. Сага эмне! А кокус карагай басып калып, мен бирдеме болсом, сенин жанагы куу этек кызынды ким алат, ыя! Аны ойлогон жоксунбу?!

Момун: Таш боорсун ээ, балам. Кайнатам дебесен да, улуу экен деп бир сыйлап койбайсуңбу?..

Орозкул: Эй, сендей чалдар боорун отко кактап, очоктун башында жатат. А сен болсоң менин артым менен маяна алыш оокат кылыш жүрөсүн. Мен болбосом керет элем. Сага мындан артык кандай сый керек, ыя?

Момун (баш ийкеп): Болуптур, ашык кетсем кечир уулум. Жөн гана оозума келгенин айтып койдум.

Орозкул: Анда оозуңа карап сүйлөп жүргүн, уктунбу?..

Момун (өзөн жакты карап, сүйүнүп капысынан): Марал! Марал, балам! (Алтыга шашшы кыйкырат.) Көрдүңбү, тигине, о касиетинден айланайын мүйүздүү Бугу Эне! Сенин касиетин, сактады бизди. Көрдүңбү, балам? Мүйүздүү Бугу Эненин балдарын көрдүңбү? Умай энебиз кайра келген тур!

Орозкул (жактырбай): Эмне деп эле бежиреп атасың! Же баяты жомогунду кайра баштадыңбы? өзүң алжысаң эле элдин баарын алжыды деп ойлойсуңбу?

Момун (жакасын карманып): Кудай акы, өз көзүм менен көрдүм. Же сен көрбөй калдыңбы?

Орозкул: Көрдүм, көрсө эмне экен. Ычөө уркуп качкандай болду. Марал көрдүк деп өлүп кетебизби. Быякта мен өлүмдөн араң кальш отурсам, кубанып алганын. Быякта корук токой бар. Балким, ошол жактан келгендир.

Момун: Балким, биздин токойду байырлап калгысы бардыр. Байырлап калса...

Орозкул (сөздү үзүп, корс этип): Болду эй, жетишет, кеттик... Бүгүн кечинде баягы доочулар келишет. Кырк карагай даярдан койбосок уят болобуз. Уктуңбу?

М о м у н (жөнөй берип токтойт): Кечинде демекчи, а кокуй такыр унутуп койгон турбаймыңбы. Мектептен баланы алыш келиш керек эмес беле. Сабагы бүтөр маал болуп калбадыбы. Мен барайын.

О р о з к у л : Тапкан ақылын, ушулбу?

М о м у н : Тыякта бала ыйлап калбайбы.

О р о з к у л : Ыйламактан көзу аксын. Балан, ыйлайт экен деп быякtagы зарыл ишти таштап коёлубу, ыя?!

М о м у н : Кой балам, жаш бала ыйлап калат. Мен тезинен жөнөйүн. (Жөнөй турган болот. Экөө үнсүз тиктешип калышат: Музыка.)

Баланын үнү (магнитофон мундуу, жалоорунку чыгат): Мүйүздүү Бугу Эне, мүйүзүңе бешик илип, Бекей таежеме апкелип берчи, Бугу Эне! Алар да балалуу болушсунчу. Мүйүзүңе илип, бешик апкелип берчи. Атам ыйлабасынчы, Орозкул аба Бекей таежемди урбасынчы, экөө балалуу болушсунчу. Ошондо мен баарын жакшы көрөм, Орозкул абамы да жакшы корөм, бирок аларга бир бала берчи, айланайын Бугу Эне!

Мүйүзүңе илип, бешик алыш келип берчи?.. (Анан бешикке таккан жылаажын үн угутат, ал уламдам-улам катуулап, кулактын күжурун кандырып, алыстан келе жатат. Ын улам катуулап жакындайт, улам күчөп угутат. Бул кезде тоо ашып, токой аралап, мүйүзүнө бешик илип мүйүздүү Бугу Эне өзү келаткан. Ал аябай шашып чуркап келатты. Жылаажындын шыңгыры да улам жакындап күчөп келатты... Ын басылат.)

Орозкул: Эй, куу сакал, сен эмне деп атасын, ья?

М о м у н: Бала ыйлап калат деп атам.

Орозкул: Бала ыйламактан өлүп кетер күнү кана!..

М о м у н: (Колун силкип, шарт жөнөй берет).

Орозкул: Кайда! Эй, кайт артына! Болбосо... (Орозкул артынан жетет, Экөө бетме-бет тұра калышат, Момунду жакасынан алат. Анын мойнунда асылған өтүктү ала кооп, башы-көзүнө карабай эки жолу уруп алат.)

Орозкул: Бас! Кана! Бас баякка деп жатам!

М о м у н: Айбан экенсиз... (Орозкулдуң колунан жулкунуп чыгат да, башка сөз айтпайт, бир түкүрүнүп басып кетет.)

Орозкул (артынан, муштумун түйүп кыйкырт): Эй, көк мәэ чал, сени карап тур! Эми мага таарынба! Сениби, сени... Бүтүнтен баштан бошсун, төрт тарабың кыбыла, эй уктунбу!.. Бул жерден кет! (Жылаажындын үнү кайрадан угулуп, ого бетер жакындап, күчөй берет.)

Орозкул (кетет): Музыка. (Аздан соң Бала келет.)

Автордун үнү: Бала таятасына жасаган Орозкулдуң орой мамилесинен улам ызасына муунуп, көз жашын көрсөтпөскө суу бойлоп чуркады. Алдындағы жалғыз таман жол бир көрүнсө, бир туманданыш, баланын көзүнөн мөлтүлдөгөн жаш көкүрөөгүнө таамп баратты. Ошол маалда ал бүткөн бою дур этип силкинип алды. Анан улам-улам күчөп чыйрыга берди. Ошо маалда өйүздө дал суунун боюнда уч марал турат. Жаны зле суу ичип канган туру бар, суу ичкен буттарын али тартыш ала злек. Бирөө бугу экен, чамгарактап мүйүзү аиры бутактанып шаңгырайт. Куду зле мүйүздүү Бугу Эненин өзү. Ошондо мүйүздүү Бугу Эне баланы өзүнө чакырды...

Бугу Эне: Эй, сен кимдин баласысың?

Бала: Мүйүздүү Бугу Эне, таятам экөөбүз сени аябай жакшы көрөбүз. Сени көнтөн бери күтүп жүргөнбүз.

Бугу Эне: Мен да сени билем. Таятанды да билем. Ал жакшы киши.

Бала: Бугу Эне, мен балық болуп кубулуп, Ысық-Көлгө, Ак кемеге сүзүп кетейинбі?

Бугу Эне: Аякта эмнең бар?..

Бала: Ак кемеде атам бар, атам анда матрос болуп иштейт. Сагындым...

(Ошол маалда баяты жылаажындын үнү кайрадан угулуп, жакындан келаткандай болот. Ын улам катуулайт. Бала тыңшап калат. Аңгыча тарстарс эткен мылтык үнү удаа угулат. Кайғылуу музыка...)

Бала: (Элецдеп сахнадан чыгып кетет. Музыка. Сахна ээн.)

Автордун үнү: Орозкулдуң терезесинен маастардын бакылдаган үндөрү угулуп жатты. Кээде айнек зынгыраткан жапырт каткырык чыкса, баланын дене бою дүркүрөп, жаны кейип, жыйрыла түштөт. Баланын көңүлү ушул дооштон айланып жаткансыды. Ал кемегенин жанында мас таятасы сулап жатканын көрдү. Мүйүздүү Бугу Эненин чабылган мүйүзүнүн түбүндө жатыптыр чал. Балтага жанчылган баштын калганын ит кемирип жатат. Башка эч ким жок. Бала эңкейип, таятасын ийинден тарткылады.

Баланын үнү: Ата, жүр үйгө барабыз, жүр ата.

Автордун үнү: Таятасы эчтеме укпады. Ын катпады, башын ейдө көтөрө албады. Кудай ай, ошондо баш көтерүп, үн катыш, баланын ақыбалын бир көрүп койгонго жарасачы. Кандай жакшы болот эле...

Баланын үнү: Турчу, ата, үйгө баралы...

Автордун үнү: Бала Момун чалдын, мүйүздүү Бугу Эненин кунуна боюн таштап жатканын, бейбак кызы менен тириүүлөй жетим небереси учүн өзү күндө жомок айтып, ыйык тутуп жургөн ата-бабасынын арбагына, абийир-ызаатына, Умай Эненин осуятына аргасыздан мылтык кезеп, ок атканын баланын көкүрөгү түшүнбүдү, жокпу, ким билсин...

Баланын үнү (ыйламсырап): Ата, башынды көтөрүп койчу?

Автордун үнү: Абышка онтоп, капиталына оодарылды. Кебетеси ылайга чыланып, это эле сүүк көрүндү. Таятасынын ошол кебетеси алиги Орозкул балталап, топурак-канга аралашып жаткан маралдын башына окшоп кетти. Бала аза бою уркту, кетенчиктеп, боюн ала качты.

Бала (сахнага келет): Ата, мен балык болуп кетем. Уктудбу, ата, мен балык болуп сүзүп кетем. Мен Ак кемеге кеттим, ата. Кулубек байкем келсе, мени балык болуп кетти де (кетет). (Кайғылуу музыка.)

Автордун үнү (улутунуп): Ошентип, балык болуп сүзүп кеттиң, чырагым. Бирок эч качан балык болуп, Ысык-Көлгө сүзүп кете албасынды, эңсеген Ак кемеге жете албасынды билдин, бекен? «Арыба, Ак кеме, мен келдим!» — деп кыйкыра албасынды да билдиң бекен, чырагым? Эмесе, мен да сени менен коштошоюн, коштошоюн да сенин сөзүндү айтайын: «Арыба, Ак кеме, мен келдим!»

(аягы)

# БАКЫТ ИЗДЕГЕН БАЛА

(Элдик уламыштардын негизинде)

Катышуучулар:

Жомокчү.

Бакыткелди.

Абышка-кемпир.

Сакчы.

Хан.

**Жомокчү:** Качан экени белгисиз, кайсы бир заманда, адал мээнети менен жан баккан, ак эмгеги менен мал тапкан, карапайым өмүр кечирген бир абышка-кемпир болуптур. Алар жаш кезинде бала көрбөй, кырчын кездин кырында бактылуу болуп бала көрүп, үйүбүзгө бакыт келди деп, уулунун атын Бакыткелди коюшат. Бакыткелди башка балдардан бөлөкчө, бир сырдуу, миң кырдуу, адептүү, ыймандуу, ондуу-түстүү болуп чоңоёт экен. Жети жашынан баштап атасына жардам берип, мал багып, ала тоолордун курбусуна чыгып, аркар-кулжалар мекендеген ажайып жерлерде өсөт.

Жайдын толуп турган мезгили эле. Күндөрдүн биринде, Бакыткелди күндүз малын таш короого жуушатып коюп, күш уйку салганы отура кетет ташка жөлөнүп. Ошо кезде кайдандыр, «кыйкуулаган» мукам үн салган, канаттарынын учунан күмүш нур тамган куудай аппапак күш көктө пайда болот да, адамча үн салат, көз ирмем аялдай калып:

"Эгерде, кимде-ким бактылуу болгусу келсе, бирөөнүн ак эмгек, адал мээнетин жебесин. Бакыт ошонун энчисине буюрулган!"

(музыка)

Сырдуу добуштан улам козун ачкан Бакыткелди, адамча сүйлөгөн был Ак күштүн караанын чала көрүп, апкаарыган боюнча кала берет. «Түшүмдө болдубу, же онумдө болдубу?» деп аң -таң калган бала сырдуу бул окуяны атасына айттып келет кечинде. «Түш көргөнсүң го» деп көт атасы беймарал.

Ошентип, чарчап келген бала бат эле уйкуга кирип, жайдын кыска түнү да бат эле таң га алмашат. Эртеси малын жайып ала тоолорун аралап, аркар-кулжалар мекендеген курбу тоолорун көздөй кетет Бакыткелди.

Кыялданып – кыялга, ойлонуп – ойго тойбогон бала мал жайып отуруп, дагы да үргүлөп кетет. Дал опол маалда баягы сырдуу Ак күш дагы да кайдандыр кектө пайда болот да, адамча сүйлөп, үн салат закымдатып:

"Эгерде, кимде-ким бактылуу болгусу келсе, мусаапырды мусаапыр дебей, жардам-жакшылыгынды аяба; чыныгы жакшылык милдет кылынбай жасалат. Бакыт ошонун энчисине буюрулган!"

Сырдуу бул добуш басылары менен умачтай көзүн ачкан Бакыткелди, кечээ коргон күмүштөй жаркыраган Ак күшту даана көрөт. Анан ал күш көздөн кайым болгон тараапты элейе караган бойдон калат.

(музыка)

Болгон ишти бала дагы да атасына айтат. Атасы ишенейин деп бир ойлойт, ишенбейин деп мин ойлонот: «Бактылуу болор адамга бакыттын сырдуу күшту өмүрүндө үч ирет жолугат» деген осуят сөзү эсine түшөт.

Ошондо атасы уулун жанына чакырат да, мындай дейт оор улутунуп:

**Абышка:** Балам, сага жолуктурган сырдуу Ак күшту Тенирим бекер жибербептир. Сага ал эки ирет жолукту, эми үчүнчү ирет качан жолуктурарын Тенирим өзү билет. Сен бактынды "качан келет" деп күтүп отурбай, издең жолго чык. Кантейин, боконо сөөгүң ката элек, жашсың. Тенирим өзү жар болсун, оомийин!..

(музыка)

**Жомокчу:** Бакыткелди алты айга жетер кулазык алат да, жаңы асыйга келген Керкашка атына камчы салып, жолго чыгат. Күнү-түнү уктабай жол арбытат. Тоо-талааларды өтүп далай элдерге кездешет, далай сууларды кечет. Күз өтүп, кыш келет. Кыш өтүп, жаз келет. Жаз жайта алмашат.

Арадан жети жыл өтөт. Астындағы аты жети асыйга толуптур да, өзү эржигит курагына келет.

Кайрадан күз келип, бир сары өзөнгө түш келет. Атын сугарайын деп, тизгин тартат. Булкунган Керкашканын тизгинин кере кармаган жигит ат менен кошо эңкейет. Ачкадан тунарган жигиттин көзү суунун чекесинде калкып турган тоголок кызыл нерсеге урунат. Байкаса, алма экен. Атынан түше калып алманы алат да, качантан бери оозуна наар албаган неме алмадан бир тиштеп жибергенин билбей калат.

Бактысын бирөө ак эмгеги менен өстүргөн алмадан сураксыз бир тиштеп алганына өкүнүп, өз ыйманы өзүн кечирбей, аны ким өстүрсө ошондон бүгүлүп кечирим сурап, өмүр бою кызматын кылыш берүүгө дилинде даяр болуп, өзөн бойлоп өрдөп жолго түшөт.

(музыка)

**Жомокчу:** Бакыткелди бир канча жол басып, бир шаарга түш болот. Шаардын сакчылары жигиттин алдынан тосот.

**Сакчы:** Сен кайдан келаткан немесин?— дейт сакчы, учурашкан соң.

**Бакыткелди:** Мен алыстан-алыстан келаткан жолоочумун. Өзөндүн аягынан бир алма таап алгама Ачкалыктан сураксыз бир тиштеп алып,

төңир алдында чоң күнөөгө баттым. Ошол алманы ким өстүргөн болсо, ошол адамдан бүгүлүп кечирим сурайын –деп издең таптай келатам.

**Сакчы:** – Тамашаң ды кооп, каякка, кимге, эмнеге баратасың, ошону айтчы! Же алыстан келатьп, шайтан даарып, жинди болуп калган немесинбі? Эй жигиттер! Ханыбызга алып барып, тамашага баталы!

**Жомокчұ:** Ошентишип, эриккен сакчылар жигитти ханга алып барышат.

Ханга Бакыткелди болгонун болгондой айтып берет. А дегенде, ал дагы сакчылары менен кошо құлуп, анан шылдың қылыш жатабы деп, чала-була жазалап, акыры бул бала бекер айтып жаткан жок, мында бир сыр бар — деп ойлойт да:

**Хан:** Макул, бирок ал айыбың анчалық бүгүлүп кечирим сурал, өмүр бою қызматын қылыш берер нерсе эмес. Өзүң, адал пейил, ак ниет, пейилинді Тәцирим өзү нәэтиңе салтан, ырысқынды мол жаратып, насибиңди кен, қылган, бешенене күн тууган, ийинице ай тууган, бактылуу болор жан экенсін. Ошондой болсо да, менин айтарым мындей. Сен сураксыз жеген алманын ээси—мына меммин. Алмамды сураксыз жеген айыбың үчүн өмүр бою менин алма багымды багып қызмат қыласың! Бул - биринчи жаза, а экинчisi кийин берилет. Түшүнүктүүбү?

(музыка)

**Жомокчұ:** Ошентип, Бакыткелди хандын алма багында қызмат қылыш, сугарыш, багыш, күн кечирип кала берет.

Хан Бакыткелдини сыноого салат: ач қылыш, ток қылыш, пейилин сынайт; оор-жәцил иш буюруп, күчүн сынайт; коркутуп-үркүтүп, эркин сынайт. Бакыткелди баарына чыдайт, бардык сыноодон өтөт. Бала хандын купулуна толот. Арадан күштай учуп дагы үч жыл өтөт, бала он жети жашка келет. Ошондо хан Бакыткелдини өзүнө чакырат да, мындей дейт экен:

**Хан:** Сен баяты менин алмамды сураксыз жеген айыбың үчүн экинчи жазаңды тартар кезин келди. Угуп тур, сен өз күнөөндү жууш үчүн менин айтканымды аткарасың ...

**Бакыткелди:** Күп болот.

**Хан:** Менин эки көзү сокур, эки кулагы дүлөй, эки буту баспаган, тили сүйлөбөс дудук қызым бар. Ошону аялдыкка аласың. Ошондо сен Тәцир алдында айыбындан арыласың ...

**Жомокчұ:** Хандын бул сөзүн угуп, Бакыткелди эси ооп эмне дәэрин билбей туруп калат. «Баш тартайын» дейт хандын бул талабынан. Бирок, баяты сырдуу Ак күштүн айткан экинчи сөзү эсine келет да: «Болуптур, Тәцирим башымға салғанды көрөйүн, сокур, дүлөй, дудук, шал болсо бир мусапыр экен го, мен деле мусапыр эмей, киммин. Мен андан жакшылык-жардамымды аянбайын»—деп ойлойт.

**Бакыткелди:** Күп болот, ханым, кызыңызды көзү сокур, кулагы дүлөй, колу-буту мунжу, тили дудук дебейин, Тәцирим байруса тә им кылыш, милдөт кылбай бактыма жазганын көрйүн.

(музыка)

**Жомокчу:** Күндөрдүн биринде хан өзүнө чакырыш, Бакыткелдиге каардуу унчукту.

**Хан:** Баягы сөзүндөн кайткан жоксунбу? Тагдырыңа таарынчың жокпу? Бул — акыркы суроом.

**Бакыткелди:** Жок, тагдырымдын буюрганына башымды байлладым...

**Хан:** Анда эмесе, үлпөт үйүнө бул «селсаякты» алыш баргыла.

**Жомокчу:** Жигиттер Бакыткелдини дедендете жетелеп, үйлөнүү үлпүт үйүнө алыш келишет. Ал жерде хандын өзү, жан-жекөрлерүү, «мыкты», «жакшы» деген адамдардын баары толуп турган экен.

Адилет ханыбыздын аруу кызы –Нуркыз келатат! Нуркыз келатат!- деп жарыя кылат жарчы. Карасы, ай десе аркы жок, күн десе көркү жок бир сулуу кыз ноокор кыздарынын коштоосунда келаткан экен. Аны көрүп, кыздын сулуулугунан эси ооп жыгылат.

(музыка)

**Жомокчу:** Бир канча убакыттан соң ачып, Бакыткелди ақылына келет. Ошондо хан Бакыткелдиге мындай дейт:

**Хан:** Мына баягы мен сага айткан кызым. Эмне үчүн мен кызымды «көзү корбейт» дедим, анткени, жаман, кереги жок нерсеге кызым көңүл бөлүп карабайт дегеним; кызым «тили жок, дудук» дегеним - оозунан жаман сөз, суук кеп чыкпайт, кери сүйлөп, жаман айтпайт дегеним; «буту баспайт, кулагы укпайт» дегеним - тетири нерсеге баспайт, ушак сөздү, канырыш кепти тың шабайт дегеним. Эми, ушу Тәцир берген ырысқыңарды көтөрө билгиле, тутуп алгыла. Оомийин!

**Жомокчу:** Ошентип, хан Бакыткелди менен Нуркызына ак батасын берип, никесин кыйып, алты жүз төөгө алтын-күмүш сеп артып, салтанат менен узаткан экен.

Бакыткелди эли-журтуна, ата-энесине келип, жары менен бактылуу далай жылдарды кечирип, узак жашаптыр. Адилет, элим-жерим деп жашаган, бей-бечарага кайрымдуу бул жигитти эли хан көтөрүшөт. Ал эч кимдин ак эмгегин жебей, мусалырларга жардам-жакшылыгын аябай, адилет, кайрымдуу хан болуп, Тәцир берген ырысқысын көтөрө билип, тээп албай, төгүп албай, бактылуу бузак өмүр кечирген экен.

(музыка)

Аягы

# ОН ЭКИНЧИ БӨЛҮК

## МЕКТЕПТИН КУУРЧАК ТЕАТРЫ ҮЧҮН ЖОМОКТОРДУН НЕГИЗИНДЕГИ СЦЕНАРИЙЛЕР

### Пейилдин бузулушу

(жомок)

(инцинировка)

**Катышуучулар:**

**Жомокчу**

**Абышка.**

**Кемпир.**

**Арча**

**Жомокчу:** Кичинекей кыштакта бир абышка-кемпир жашачу. Абышка дайым отун алыш сатып, акча тапчы. Андан башка кылар иши жок эле. Кемпир болсо, абышкасы таап келген биртке акчаны алыш барып базарга барчу да, күнүтө жей турган нан, май, кант, чай ала турган. Ошону менен алар күн көрүшчү.

Абышканың күндө алган отуну ошого жетчү. Көп кылып отун алганга кудурети да жетчү эмес.

Ошентип жүргөн кыштын бир күнүндө анын отун аларга алы келбей калды. Бул кемпир иккөнүн күнүнүн бүткөнү сыйктанды. Бирок, айласы курутган абышка бар кайратын жыйнап, балтасын алыш, жибин курчанып, отунга жөнөй турган болду.

**Абышка:** Балтам мокоп кальштыр, байбиче. Отунга етө турган эмес... Колуңдан келишинче курчутуп бер. Мен токойго барайын да, эптен отун алыш келейин.

**Жомокчу:** Кемпир балтасын эптен-септеп курчутумуш болуп берип, белине байлады да, отунга узатты абышкасын.

Абышка токойго келип, майда отун тапшады. Тапшады да бир арчага келди.

**Абышка:** Токойдо майда отун да калбады. Ушуну кыйсам жазга чейин отун болор...

**Жомокчу:** —деп ойлоду да, абышка балтасын бар күчү менен арчага чаба турган болду. Ошондо баягы арчага адамча тил бүтүп, мээримдүү сүйлөдү.

**Арча:** О, ак ниет абышка, сен мени кыйба...

**Жомокчу:** Абышка арчага таң кала карап, жерге отурду. Алсыз дем алыш, чекесинин терин сүрттү.

**Абышка:** О арча! Сени кыйбасам, күндүн суугунда кемпирим экөөбүз кантебиз. Ўйде жээрge бир сындырым наныбыз калбады... Отун сатыш жан баккан бир бечарамын да...

**Арча:** Мен сенин абалынды түшүнөм, ак ниет абышка. Андан көрөкчө, менин бутагымды карачы. Бутагымда кичинекей баштык илинип турат. Колуңа алсан, ичинде алтын тыйындар бар. Алгын да, ыраазы болуп, үйүнде жөнө...

**Жомокчұ:** Абышка эләндеп өйде турду. Ырас эле, өзүнө карай ийилген бутакта кичинекей бир баштык илинип туруптур. Алып, ичин караса, алтын тыйындар!

Абышка арчага үч ийилип таазим этти да, алтын тыйындарды алыш коюнуна ката койду. Бирөө көре коюп, тартып ала турғандай, коркуп кетти. Анаң мындаидеди:

**Абышка:** О касиеттүү ыйык арча! Менин абалымды түшүнүп, мендей бир бечерага жардам бергенице миң ыракмат. Мен бул жакшылығынды өмүрүм өткөчө эч качан унуптаймын! Мен бул акчанды кемпириме алпарып, жегенге нан, кийгенге кийим алыш, эл катары оокат кылалы.

(музыка)

**Жомокчұ:** Абышка арча берген акчаны алыш, үйүнө барат. Болгон окуяны кемпирине айтты эле, кемпир тыйындарды көрүп сүйүнүп, базарга барып, экөөлөп оокат алыш келиши. Кыштын аязду шамалы шыкаалаган үйүнүн тешиктерин буташуп, жылуу кийимдерди сатыш алышты, жазга жетерлик оокатты кенен камдап алышты. Эми буларга мындан башка эч нерсенин кереги жок эле.

Бир кызык жери: баягы арча берген алтын тыйындардын касиети бар белем, тыйындар азаймак түгүл, күн сайын кайтадан көбөйүп жатты. Жазга чейин эмес, бир канча жыл бою, керек болсо өмүрлөрү өткөнчө да түгөнөр эмес.

Ошентсе да, жылуу үйдө, бардар оокатка туйтуна түшкөн абышка, бир күнү кемпирине мындаидеди:

**Абышка:** Кемпирим, сен бүгүн балтаны мурдагыдан да мыктылап курчут. Мен баягы арчага барайын да, мындан да көп алтын акчаларынан алыш келейин... Тиги Тентимиш байдан кембизби? Биз дагы бай болуп, карыганды малай жумашп оокат кылалы да. Кандай дейсис? Же бул оюм жаманбы?

**Кемпир:** Туура айтасың, абышка. Балтаңды апкел. Мен аны баягыдан да мыктылап курчутуп берейин. Арча курч балтаңды көргөндө, сага мурдагыдан да коп алтын акчаларын бере турган болсун.

**Абышка:** Ошент, кемпирим.

**Жомокчұ:** Корсо, дүнүйөнү ойлогондо, адамдын пейили бат эле бузулат тура! Кемпир чалынын айтканына сүйүнүп, балтасын мыктылап курчутту да, белине байлан берип, отунга узатты. Бүгүн ал эпте алыш

келер бир байлам отун эмес, бир кап алтын акчанын келишин күтүп кала берди.

Абышка токойго келип, баягы арчаны тапты. Жанына келди да, бүтүн мындан көп алтын алууну ниет кылып, колтугун кере көтөрүп, балтаны арчага чаба турган болду.

**Арча:** Абышка, мени кыйбагын...

**Абышка:** Кыйбаганда кантем. Ўйде отунум жок. Бир сыйндырым нан калбады... Кемпирим экөөбүз эштеп өлбөстүн күнүн көрүп жатабыз. Кыш катуу. Ўйум суук...

**Жомокчу:** -деди абышка, калп эле күрс-күрс жөтөлуп.

**Арча:** Жалган! Баягыда бечера кейпинде келгенинде сени чындал эле аяган элем. Сен анда ак ниет жакшы адам элең. Азыр сен ак иэтиң менен эмес, көп акча алууну эңсеп, ач көз нааданга айланып, пейлиң бузулуп келдиң. Эми сага эч нерсе бере албайм... Кеткин бул жерден!

**Абышка:** Жок! Азыр мен сени түбүңдөн кыямын. Болбосо, сен мага баягыдан да көп алтын акчаларыңды бересин! Уктуңбу?!

**Жомокчу:** Абышка «Чашпагын!» деген арчанын сөзүнө көнбөй, курч балтасын ейде көтөрдү... Ошондо арчанын баягы бутагы чалдын мойнуга ороло түштү. Бутак чалдын мойнуга бекем оролуп муунта баштады. Бутак оролгондон ороло берди... Абышка турган ордунда муунуп олуп баратты. Муунгандан мууна берди, көздөрү чанагынан чыгып кетти... Анан ал ташка айланды. Арчанын бутагы ташты чырмап кала берди...

Арчанын бутагы оролгон ошол таш бүгүн да турат дейт...

Көрдүңөрбү, балдар. Үйлүкка азгырылып, ак ниет арчанын айтканына көнбөгөн ач көз абышка ошентип, токойдо эч ким көрбөй, өлүп тынган экен.

Музыка.  
(Аягы)

## МАА менен МЭЭ

(же алар адамдарга пайдалуу болуунуу жолун канткенде табышканы тууралуу жомок)

Куурчак театры учун инценировка

### Катышуучулар:

Абышка.

Кемпир.

Ат.

Уй.

Козу.

Улак.

Коен.

Түлкү.

Карышкыр.

Тоо эчки.

Тоо теке.

Аркар.

**Жомокчу:** Бир абышка-кемпирдин кичинекей короосу, ага батар бир ат, бир уй, улактуу эчкисиси жана козулуу кою болуптур.

Бир жылы кыш катуу болуп, баягы адамдын кыштык чөп-жеми түгөнөт экен. Ошондо короодогу малын канттии багуу тууралуу абышка кемпир экөө минтип сүйлөшүп турушат дейт.

**Абышка:** Кыш оор, жем-чөп түгөндү. Малыбызды жазга чейин канттии багабыз?

**Кемпир:** Кереги жогун сatalы. Өзүбүзгө эт керек, семизин соёлу.

**Абышка:** Туура айтасың, кемпирим. Ат менен уй керек, аларсыз оокатыбыз өтпойт. Аларды альш калалы. Эчки менен койдун сүтү түгөндү. Бекер чөп жегендөн башка пайдасы жок. Улак менен козу жазга чыкса, тукум болор...

**Кемпир:** Ошентели. Койду базарга алпарып сатып, эчкини согумга союп алалы.

**Жомокчу:** Абышка менен кемпирдин мындаи сөздөрүн утуп, козу менен улак катуу ойлонуп кальшты. Улактын аты—Мээ, козунун аты—Маа экен.

**Мээ:** Эй, козу. Сен уктуңбу, тиги абышка менен кемпирдин сөзүн. Демек адамдарга керегибиз болбосо, бизди деле сатып же союп салышы мүмкүн тура. Ошол учун биз адамдарга керектүү бололуу

**Маа:** Туура айтасың, улак. Бирок, адамдарга керектүү болуш учун эмне кылуубуз керек? Кантебиз?

**Мээ:** Мен сени билет го-десем, билбейт турбайсыңбы. Анда эмне кылсак, яя? Кимден акыл сурайбыз?

**Маа:** Анда, жүрү. Тиги аттан акыл сурайлы. Ал бизге бир нерсе айттар...

(музыка)

**Мээ:** –Эй, ат, сени эмне учун абышка базарга алпарып сатып жиберген жок яя?

**Ат:** Мен адамдарга көп пайда келтирем да. Ошон учун.

**Мээ:** Кантип пайда келтиресин? Ошону айтчы?

**Ат:** Мени адамдар күнү-түнү минишет, жүктөрүн ташышат. Жайлоого көчүшөт, кыштоого түшүшөт. Мындан башка да толгон-токой жумуштарын жасайм. Менсиз адамдардын жумушу бүтпойт.

**Маа:** Ошон учун сени адамдар жакшы көрөт тура...ээ?

**Мээ:** Анда биз адамдарга кантип пайда келтирешибиз? Ат, бизге акылындан айтпасыңбы?

**Ат:** Силер кибиреген бул калыбыңарда адамдарга эмне пайда келтириерицерди билем албайм.

**Жомокчу:** Анан улак уйга мынтип кайрылат:

**Мээ:** Эй, уй! Сени абышка менен кемпир эмне учун союп коюшкан жок?

**Уй:** Мен дагы адамдарга көп пайда келтирем да?

**Мээ:** Кантип пайда келтиресин, ушуну айтчы?

**Уй:** Мени адамдар саап сүтүмдү ичет, сүтүмдөн айран, быштак жасайт, каймак алат, каймакты сыйгырып май кылышат...

**Мээ:** И-и, ошон учун сени адамдар жакшы көрөштөт турбайбы э?

**Уй:** Ооба.

**Маа:** Анда биз адамдарга кантип пайда келтирешибиз? Уй, бизге акылындан айтсың, жардам бербейсиңбы?

**Уй:** Силер кибиреген бул калыбыңарда адамдарга эмне пайда келтириерицерди мен дагы биле албайм.

**Жомокчу:** Ошентип, ат дагы, уй дагы Козу менен Улакка эч кандай акыл айттып бере альшпайт. «Демек, биз гана бул үйде адамдарга эч кандай пайда келтирбеген немелер турбайлыбы? Булардын күндө жемин жейбиз, чөбүн жейбиз, күндө сугарып, бизди бағышат. А биз буларга эч нерсе кылып бербейбиз? Туурабы? Анан бир күнү бизди да союп же, базарга алпарып сатып жиберишсе кантебиз...Ошон учун канткенде пайдалуу болобуз?» дешип ойлоно беришет. Бирок эмне кылышарын билбейт. «Эгерде биз дагы эч кандай пайда келтирбесек, бизди да бир

күнү базарга апарып сатып же согумга союп коюшат турбайбы...» дешип ыйлашат... Анан бир жол табуу керектигин издей башташат...  
(музыка)

**Жомокчу:** Жаз жаңы келип, чөп кылтая баштаганда Мээ Маага мындай деп ақыл салды:

**Мээ:** Эми жаз келди. Өзүбүз деле чөп таап жеп, курсагыбызды тойгузабыз. Тээ адырга барыш, жан-жаныбарлардан кеңеш сурайлы... Антпесек бул ат, уй, эшек, тооктор бизге эч кандай жакшы кеңеш айта алышпайт оқшойт...

**Жомокчу:** Мaa анын сөзүн ақыл көрдү да, абышка кемпирге көрүнбөй, короодон чыгышты. Андан адырга кетип кальшты. Андан ары коктуга түшүштү. Коктуда кооз-кооз гүлдер жаңыдан кылтайып, көк-жашыл чөп да өсүп кальштыр.

Мaa менен Мээ коктуда чөптүн түрлөрүнөн оттоп жүрүшсө, табылганын түбүнөн апакай бир неме бултаң эте Коён чыга калды.

**Мээ:** Эй, сен кимсиң яя?

**Коён:** Мен... мен... бакыраң көз көймүн

**Мээ:** Сенин үйүң каякта? Ушу жердеби?

**Коен:** Ооба... А силердикичи?

**Мээ:** Биздин үйүбүз... тээ дөндүн астындағы кыштакта...

**Коен:** А биякка эмне келдиңер?

**Мээ:** Бизби..? Адегенде таанышып алалы... Менин атым Мээ, а бул болсо—Маа... Биз «адамдарга кантikenде пайдалуу болобуз», деп ошону ар кимден кеңеш сурап жүрөбүз. Балким, сен айттарсың...

**Коен:** Силерди билбейм... Биз адамдарга жылуу терилеризди, этибизди берип пайда келтирип жүрөбүз.

**Мээ:** А-а... түшүнүктүү... Демек сен дагы бизге жакшы кеңеш бере албайт экенсиң... Биз кеттik...

(музыка)

**Жомокчу:** Мaa менен Мээ коктудан өтүп, тоого чыгышты. Чыгышса узун кооз куйругун булаңдатып жер шимшилеп жүргөн кызыл тулкүтө кезигишти. Ал Мээ менен Мааны көрө сала жыт алыш туруп калды.

**Мээ:** Эй, сен кимсиң?

**Түлкү:** Түкүбаймын мен. Чын атым—Кызыл Түлкү. А өзүңөр ким деген болосуңар?

**Мaa:** Менин атым —Маа...

**Мээ:** А менин атым Мээ...

**Түлкү:** Мен силерди билемин ким экениндерди? Бул жакта эмне адашып жүрөсүңөр?

**Мээ:** Адашпай эле... Биз адамдарга эмне жакшылык кылсак—деп ошого кеңеш айттар бирөөнү издеп жүрөбүз.

**Мaa:** А көрөкчө бизге кеңеш бериз, Түкүбай аке!

**Тұлқы:** Мен... маселен... адамдарға көп эле жакшылық қылыш келатам... Менин теримден адамдар кооз тебетай тигип кийип жүрүшөт. Бирок адамдардың мага жакшылық қылганын көре элекмин... Ошон үчүн адамдарға эмне жакшылық қыларыңдарды өзүңөр билгиле... Мен силерге ақыл айта албаймын. Кеттим...

**Жомокчұ:** Тұлқу кооз күйругун булактатып, бадалдарды аралап чуркап кетти. Мaa менен Мәэ андан ары кете беришти. Алдынан көк жалдуу карышкыр чыкты. Мaa менен Мәэ көк жалдуу күрсүйгөн кызыл көздүү немени көрүп коркуп кетишти. Эмне қыларын билишиң, абдырап туруп кальшты. Карышкыр тигилерге жакын келди да, экөөнү алмас-салмак жыттагылады да, тиштерин шакылдатып жиберди.

**Карышкыр:** Сен экөөң темселеп кайдан жүрөсүңөр? Эмне, ата-энендерден адашып калдыңарбы?

**Мәэ:** Жо-ок. Биз—Мaa жана Мәэ болобуз... А сиз өзүнүзчү? Сиз ким болосуз?

**Карышкыр:** А-а...Ошондой дегиле! Мaa менен Мәэ... деген болсоңор, мен Кашаба деген болом. Уктуңар беле? Чын атым—Кокжал карышкыр!...

**Жомокчұ:** «Карышкыр» дегенде берки экөө коркуп бүжүрөй кальшты. Баяғыда абышка менен кемпирдин «буларды адырга кетирбеш керек. Карышкыр жеп кетет»—деген сөзүн эстеп, Мaa дагы, Мәэ ыйлап жибере жаздашты.

**Мәэ:** Улуу урматтуу көк жал кашаба! Биз адашпай эле, адамдарға эмне жакшылық қылсак болот деп, ошого кенеш сурал жүрөбүз...

**Мaa:** Ооба... Ошондой... Сиз бизге кенеш берсесиз. Билип алып эле кайра үйүбүзгө кетебиз...

**Карышкыр:** Ха-ха-ха! «Адамдарға жакшылық қылабыз» деп... О-о-о! Бирок... бирок. Силердин оюнар жакшы экен. Албетте биз адамдар менен кәэде таарыныша кетип жүробүз... Чынын айтсам: биз алардын ат, уй, кой, эчки, козу-улактарын жеп, көтөрө качып жүргөнүбүз бар. Бул үчүн алар бизди жакшы корушпөйт. Кәэде адамдар бизди капканга түшүрүп, же атып алышып, терибизден канча адамдар тон тигип кийип жүрүшөт. А адамдар бизге жакшылық қылыш, жардам бергени боло элек... Ошол үчүн, Мaa менен Мәэ, мен азыр силерге кенеш бере албайм!... Түшүнүтүүбү? Бир...р...рок, мен азыр силерди эки чайнап бир жутуп койсом болмок... Ошентпей койгонум эле—адамдарға жакшылық қылганым болсун! Кошкула, аман болгула!

**Жомокчұ:** Ушинтип да, карышкыр андан ары журуп кетти.

(музыка)

**Жомокчұ:** Ошентип, Мaa менен Мәэ эмне қылар айла таба алышпай, же ақыл айттар эч ким жок, «башыбыз оогон жакка бара берели» деген чечимге келишти. Улам ейдөлөп, тоого чыга башташты. Ошол кезде алардың астынан үйдөгү абышка-кемпирдин эчкисине окшош,

мүйүздөрү аркайган көк эчкилер чыга калышты. Аларды көрүп, энесин көргөндөй сүйүнүп, Мээ маарап жиберди.

**Мээ:** Мекеке! Саламатсыңарбы, апакелер!

**Тоо эчки:** Саламат...чылык.. Силер кайдан жүргөн немелерсицер?

**Мээ:** Биз жердин баарын кыдышып, ақыл сурап жүрөбүз...

**Тоо эчки:** Эмне деген ақыл керек силемерге? Кана сурагыла...

**Мээ:** Биз тиги өзөндөгү абышка кемпирдин улагы менен козусу болобуз. Менин атым—Мээ, мунун аты—Маа. Экөөбүз абышка-кемпирге кантит жардам берүүнүн жолун издең жүрөбүз. Бизге коен менен түлкү, анан карышкыр дагы эч кандай ақыл айта албай коюшту?

**Тоо эчки:** О-о, анда силер жакшы улак-козу турбайсыңарбы?

Албетте, бирөө-бирөөгө зиянын гана тийгизбестен, пайда да келтириш керек. Бироогө пайда келтирген неме гана өзүн бактылуу сезет... Ошон учун, мен силерге мындай кеңеш берейин, балдарым. Сен, Мээ, мени кончул коюп ук. Сен чоңоюп эчки болгондо, адамдарга көп төл беришиң керек. Жыл сайын эгизден, үчтөн төл берген болсоң, абдан жакшы болмок. Колдотуп сүт берсөн, андан бетер жакшы. Ошондо гана адамдар сени барктап-баалап багышат жана сен өтө бактылуу болмоксун...

**Жомокчу:** Чоң эчкинин кеңешин угуп, Мээ сүйүнүп кетти. Ойноктоп, таштан-ташка секирди. Анын сүйүнгөнүн көрүп, бирок сүйүнүү али эрте экендигин билдирип, эчки кайра сезүн улантты:

**Тоо эчки:** Сен шашпагын, Мээ, сүйүнүү али эрте. Эсеби- маселен, сен ошого кантит жетишесиц? Ушуну ойлонуш керек. Сен, бирок, капаланба... Анын жолу табылат. Сен адамдарга жана мен айткандай пайда келтиргүң келсе, узак убакытка биз менен биргө жүрөсүң. Мөңгүнүн таза сусун ичиш, белестердин таза тулаңынан, «мекери чөбүнөн», анан да, эң мыктысы, «күйик оту» деген чоптоң жеп жакшылап азыкташын керек. Түшүнүктүүбү?... Ошондо гана сен мыкты эчки болосун.

**Мээ:** А бул, менин досум Маа кандай кылат? Ал дагы...

**Тоо теке:** Коё тур, анын жолу башка. Маа эртең менен мени ээрчип, тээ асканын башына барсын. Ал жерде Маанын туугандары бар. Алар Аркар жана Кулжа дегендер болушат. Маага бизден көрөкчө ошолор жакшы кеңеш бериштөн...

(музыка)

**Жомокчу:** Мээ Күйик текени ээрчип, аскаларга чыгып барды. Ал жерден мүйүздөрү бир кучак аркар-кулжалар алдыларынан чыгышты. Маа аларды көргөндө көздөрү алайып, өзү коёндон бетер бөжөйүп калды.

**Тоо теке:** Корклогуни. Булар сенин түп аталарындын туугандары болот. Аркар-кулжалар деген—ушулар. Аска-зоолорду мекендер жашайт. Кел, андан көро, туугандарың менен учурашалы. Ассалоом алейкүм, аркар, кулжа туугандар!

**Аркар:** Алекима ассалоом! Келгиле-келгиле!

**Тоо теке:** Бул өзүңөрдүн тууганыңар Момун Койдун баласы – Мaa деген болот. Адамдарга пайдалуу болуунун ақылын үйрөнөлү деп атайды келишиштири...

**Аркар:** О-о, адамдарга пайдалуу болуунун ақылын сурап жүрсөн, жакшы экенсисиң. Биз сага колдон келгенче жардамыбызды аябайлы. Адегенде, сен биз менен бир жыл жаша. Ошондо гана сен жакшы кой болуп чоңёсүң. Биз менен бирге аска-зоолорду кыдырып, ак мөңгүнүн таза суусун ичесин; аскалардын кылда учунда гана өсүүчү «Мээр чөптүн» даамын татасың. «Мээр чөптү» жеген тиругү жангага эзели оору жолобойт. «Аркар оту» деген касиети күчтүү чөптү жеген малдын сүтү көлдөй ағып, өзү тоодой болуп чоңёт, жүнү жибектей созулуп, узун болот. Эгер сен ушулардан азыктанып, сүтүн көлдөй, өзүн тоодой болуп, жүнүн жибектей созулуп, бекем жана узун болсо гана адамдарга пайдалуу жана керектүү кой болосун. Ошондо адамдар сенден тукум алыш, көбөйтүп, сүйүп бағат.

**Жомокчу:** Ошентип Мaa менен Мээ тоо кийиктери менен аркар-кулжалардын арасында бир жыл жашап, көп нерсени үйрөнүштү. Мээ чоңоюп тоо кийиктей керилген сулуу Кер эчки, ал эми Мaa болсо жаш аркадай болуп мүйүзү чыгырыктап, жүнү жибектей төгүлүп, кийинки жазда өзүлөрүнүн короосуна байкатпастан кирип барышты.

Буларды көрүп абышка менен кемпир таң калып карап калышты. Албетте, адегенде, тааныбай жатып зорго таанышты. Анан бир жылдан бери жоголуп кетип кайра табылган Кер улагы менен Боз козусу экенин билишип, аябай сүйүнүштү.

Мээ опшол жаздан баштап жыл сайын эгизден улак тууп, сүтү көлдөй ташып сүйүнтсө, Мaa дагы ошол жаздан баштап, жыл сайын аркардай козуларды төлдөп, жибектей жүнүн берип кубантты. Абышка-кемпир короосуна төл батпай, сарайына жибектей жүн батпай байып, жыргап жашап жатып калышты.

Музыка  
(аягы)

# ШАМБАЛА

(Куурчак театры үчүн жомок-инсенировка)

**Катышуучулар:**

Жомокчу,

Абышка,

Кемпир,

Бай,

Шамбала,

Уй ферма,

Тегирменчи,

Дүкончү

**Жомокчу:** Бир жылы кышында кар калың жаап, катуу сүүк болду. Абышка-кемпирдин мешке жагар отуну калбады. Тепейген үйүн жылтытмак турсун, тамак да жасап иче албай калышты. Абышка абдан карыган эле да, токтойго барып отун альп келүүте алы жетпеди. Ошондо эмне кылар айласын таштай, абышка менен кемпир оокаттуу кошунасына жалдырап барышты.

Кошунасы абдан бай эле, өзү чоң кызматта иштечү. Үч кабат үйү, жалтыраган кооз машинасы бар. Курсагы саландап, күн сайын семирип баратат..

Бай кошунасы абышка менен кемпирге бир көмөч нан, анан бир шам берди да, үйүнөн түртүп чыгарып, эшигин катуу жаап алды:

**Бай:** Эми келбегиле. Силер эмес, менин өзүмдүн отунум жок. Силер эмес, өзүм араң оокат кылыш жатам. Мындан башка эч кандай жардам бере албай! Көзүмө көрүнбөй, жоголгугу!

**Жомокчу:** Ал кали айткан эле. Кампасы толо отуну менен унталканы, жертөлөсү толо кышка сактаган оокаты бар болчу. Бай ушунчалык таш боор жана зыкым болгондуктан, бечара абышка-кемпирди аяп койбоду. Абышка-кемпир үйүнө келишип, бири-бирине армандарын айтып, көз жашын көл кылышты.

(музыка)

**Абышка:** -Балабыз болсо отун альп келбейт беле...

**Кемпир:** Балабыз болсо, Акча таап келип, бизди бакпайт беле...

**Абышка:** Бир шам менен үйүбүздү канча күн жарык кылабыз...

**Кемпир:** Бир көмөч нан менен канча күн жашайбыз...

**Жомокчұ:** Ошентип, абышка-кемпир бай кошунасы берген бир көмөч нанды сууга чылап жеп, әптер-септеп бир аз күн өткөрүштү. Аナン ал нан да түгөндү.

Бир күнү таңға маал абышка-кемпир ачка жана үй суук болгондуктан, төшөктөрүнөн турууга да жарабай калышты. Бир убакта кемпир ыйлап кирди:

**Кемпир:** –Ушинтип жатып өлөбүзбү?

**Абышка:** Кой, байбиче, мени әптер ордумдан тургуз. Мен токойго барып бир тутам отун алып келейин. Боорукер адамдар жолугуп калса, бир сыңдырым нан берер. Кечке чейин келбей калсам, анда менин өлүп калганым ошол талаада...

**Жомокчұ:** деп араң эле сүйлөдү абышка. Бирок, аны кемпири тургуза албады, өзү да турайын деп, тура албады.

Үйдүн терезесинде баяғы бай кошунасы берген шам үлбүлдөп күйүп турат. Ал дагы түгөнөйүн деп калгандықтан, туруп барып өчүрүүгө да алдары келбеди. Анын түгөнгөнү – үйдүн ичине караңғы түн түшкөнү эмеспи.

(музыка)

**Жомокчұ:** Аңғыча ошол үлбүлдөп жанган шамдан бир кичинекей жалын бөлүнүп чыкты да, кичинекей балага айланды. Ал бала соөмөйдөй эле болчу. Бала абышканын маңдайына келип туруп калганда, тандана сурады абышка:

**Абышка:** Эй... бала... сен кимсисиң?

**Шамбала:** Менби? Мен – Шамбаламын.

**Абышка:** «Шамбала»?

**Шамбала:** Ооба... Мен – Шамбаламын...

**Абышка:** Кимдин баласысың?

**Шамбала:** Силердин балаңармын.

**Абышка:** Биздин сендей балабыз жок эле го..?

**Шамбала:** Балаңар жок болсо, мындан ары балаңар болот.

**Жомокчұ:** Табышмактуу бул окуяга түшүнө албады кемпирди дагы:

**Кемпир:** Шамбала, сен кайдан келдиң ?

**Шамбала:** Шамдан чыгып келдим. Ошол учүн менин атым – Шамбала.

**Жомокчұ:** Өзү сөөмөйдөй болгон, кийген кийими жок бу баланы сынамакта абышка буларды миңтип таң кала сурады:

**Абышка:** Эй, Шамбала, деги, сени колундан эмне келет?

**Шамбала:** Менин колумдан баары келет. Үйүңөрдү жылытам, түндө жарык кылам, тамагынарды бышырам...

**Абышка:** Анда, Шамбала, сен жакшы бала окшойсун. Адегенде үйдү жылытчы.

(музыка)

**Жомокчұ:** Шамбала үй ичинде тегеренип учуп жүрүп, бат эле жылдың жиберди. Тепейген кичинекей үйдүн терезелери да тоңуп калған болчу. Алар да эрип, эшик көрүнп калды. Тоңуп, бүрүшкөн абышка-кемпир эми ысып, кейнекчөн болуп жыргап эле калышты. Бирок, бир убакта кемпирдин үй жылдыңандагы кубанычы бат эле жоғолуп, мінти:

**Кемпир:** Эми, бышыра турган тамагыбыз жок. Эмне кылабыз?

**Шамбала:** Ата, апа. Андай деп капаланбагыла. Мен сilerге тамак да таап келем.

**Жомокчұ:** Ошентти да, Шамбала эшикти көздөй жөнедү. Шамбала, адегендеге ун алмакка тегирменчинин үйүнө барды.

(музыка)

**Шамбала:** Салоомалейкум, Тегирменчи аке!

**Тегирменчи:** Алеки салам. Бу сен ким деген баласың ыя?

**Шамбала:** Мен-Шамбала деген бала болом. Тәэ жогорку қыптақтагы абышка менен кемпирдин баласымын.

**Тегирменчи:** О-о, сен абышка-кемпирдин баласы болсоң, жакшы бала экенсің. Келген жайынды айт.

**Шамбала:** Тегирменчи аке, атам менен апамдың қыштық унталканы түгөндү. Атам менен апама жазга жетерлик ун-талкан беріңиз. Акысына тегирмениң менен үйүңүздү жазга чейин жылдың берем.

**Тегирменчи:** Болуптур-болуптур. Андай болсо, жакшы экен. Унталканды азыр эле жеткирип берем.

**Жомокчұ:** Тегирменчинин да қышкы отуну азайып, үйү муздақ болчу. Анын үйү менен тегирменин заматта жылдың берди. Тегирменчи ага ыраазы болду.

**Тегирменчи** убадага туруп, абышка-кемпирдин үйүнө ун-талканды жеткирип берди.

(музыка)

**Жомокчұ:** Шамбала андан ары үй ферманын үйүнө барды. Ферма башчынын үйүндө да отун-көмүрү азайып, кыйналып жаткан болучу.

**Шамбала:** Салоомалейкум, үй ферма аке.

**Үй ферма:** Валеки салам, Бу сен ким деген баласың, ыя?

**Шамбала:** Мен шамдан чыккан Шамбала деген болом.

**Үй фема:** Сен Шамбала болсоң, деги, колундан эмне келет?

**Шамбала:** Колумдан келер нерсе-үй жылдытам. Үйүбүздө эт, май, сүтү түгөнүп, атам менен апамдың карды ачып, кыйналып жатышпат. Мен сиздин үйүңүздү жазга чейин жылдың берип турайын. Сиз акыма менин ата-әнене жазға жетерлик азық беріңиз.

**Үй ферма:** Андай болсо, жакшы болбодубу. Мына эт-май, сүт-десең. Азыр эле жеткирип берем.

**Жомокчұ:** Шамбала ошентип, уй ферманын үйүн да жазга чейин жылытып берүүгө убадалашты да, жазга жетерлик эт-май алды. Этти да абышка-кемпирдин үйүнө ферма башчысы өзү бат эле жеткирип берди. Шамбала андан ары дүкөнчүнүн үйүнө жөнөдү.

(музыка)

**Шамбала:** Салоомалейкум, дүкөнчү аке! Мен жогору жактагы абышка-кемпирдин баласы-Шамбаламын.

**Дүкөнчү:** Валекиме салам, Шамбала. Шамбала болсоң, сен кызык бала экенсін. Деги, сенин колундан эмне келет, ый?

**Шамбала:** Мен-шамдан чыккан Шамбаламын да. Үйүнөрдү жылытам. Атам менен энемдин кант, чай, ун-шекери калбай кальптыр. Мен сиздин үйүңүздү жазга чейин жылытып берип тураын. Сиз бизге жазга жетерлик азық бериниз.

**Дүкөнчү:** О-о, анда жакшы болбодубу! Менин да отунум менен көмүрүм түгөнүп, үйүмдү кантит жылытартымды билбей жаттым эле.

**Жомокчұ:** Дүкөнчү дүкөнүнө от жага албай, көмүрү жок, үйү да муздал, кыйналып жаткан экен. Шамбала анын да дүкөнү менен үйүн жылытып берип, убадалашып, кант, чай, туз алды. Аларды дүкөнчү абышка-кемпирдин үйүнө жеткирип берди. Абышка - кемпирдин үйүнө заматта ун менен эт, кант менен чай батпай бапырап, жыргап эле жатып кальшты. Шамбала тамакты бат эле бышырып, абышка-кемпир курсактарын тойгуздуду.

(музыка)

**Жомокчұ:** Анан кеч кирди. Ошондо абышка-кемпир Шамбаланы жакшы көрүшүп, коюндарына кучактап жатқылары келишти.

**Кемпир:** Шамбалам, сен биздин балабыз болгон соң, кел, биздин коюнбузга жат.

**Шамбала:** Жок, апа, ата, мен силердин койнуңарга жата албайм. Жатсам-төшөгүңөрдү күйүзүп жиберем. Анткени, мен шамдан чыккам да.

**Жомокчұ:** деди да, терезеде күйүп турган шамга кирип кетти.

Ошентип күндөр өтө берди. Шамбала эртең менен баяғындей эле шамдан учуп чыгат да, абышка-кемпирдин үйүн жылытып, тамактарын бышырып, чайын кайнатып берет. Баяғы убадалашкан тегирменчинин, уй ферманын жана дүкөнчүнүн үйүнө барыш, үйлөрүн жылытып келет да. Анан түнде жатарда шамга кирип кетет.

Абышка-кемпир эч нерседен бейкам болуп жыргап жашап жатьшты.

(Музыка)

**Жомокчұ:** Күндөрдүн бириңде абышқа-кемпирдин баяғы сараң бай кошунасы минтип ойлонду:

**Бай:** "Абышқа менен кемпир үйүндө жагар отуну жок, жәрге оокаты жок, тоңуп, качан эле өлүп калды го. Өлүп калса, тепейген үйүн трактор менен тұрттүрүп таштайын да, короомо коосун кошуп алайын, ха-ха-ха!"...

**Жомокчұ:** деп ач көздөнө абышқа менен кемпирдин үйүнө басып келди. Келсе абышқа-кемпир баяғыдай жудөгөн түрлөрү жок, үйү жышжылуу, карындары ток, кайғы-капасы жок, кампасы оокатка толо, жыргап жашап жаткан түрлөрүн көрүп таң калат да, алардын кантит мындај жашоого жетишип калганын такып сурайт.

**Бай:** Ой, абышқа-кемпир! Силер үйүндө сындырым наны жок, бир жагым отуну жок, эчак тоңуп өлүп калды го-дедим эле. Мындај көп оокатты кайдан таап жашап жатасынар. Же, бир жактан уурдал алдыңдарбы?

**Жомокчұ:** Ошондо жашоосуна ыраазы болгон абышқа-кемпир, ичинде эч кандай кири жок, болгон сырын айтып беришет.

**Абышқа:** Жок, байым. Антип бекер күнөөгө батпа. Биздин Шамбала деген балабыз бар, ошол багып жатат.

**Кемпир:** Ооба, байым. Шамбала балабыз оокат таап берип, үйүбүзду жылытып, түндө жарық кылып берет.

**Бай:** Кана, көрсөткүлөчү, Шамбалаңарды? Ал менин үйүмө да барып, үйүмдү жылытып берсинчи.

(музыка)

**Жомокчұ:** Абышқа-кемпир Шамбаласын чакырып, байга көрсөткүлөрү келишет. Шамбала шамдан чыгып келет да, байга салам айтат.

**Бай:** А-а, Шамбала деген сенсицибі?. Айдай эле кыйын болсоң, менин үйүмдү да жылытып берчи.

**Шамбала:** Байым, ата-энем уруксат беришсе, мен кызматыңызга даярмын.

**Жомокчұ:** Абышқа-кемпирдин уруксаты менен Шамбала кошунасынын үйүнө барат. Ачкөз бай үч кабат үйүн, жер төлөсүн кошо, кампаларын дагы, машина койгон гаражын, уй, кой баккан сарайларынын баарын жылыттырат.

**Бай:** Кампаларымды... Гаражымды... Жертөлөмдү... Кой сарайымды... Уй сарайымды... Ат сарайымды... Баарын...

**Жомокчұ:** Аナン ач көздөнүп минтип ойлонот:

**Бай:** «Муну абышқа-кемпирге кетирбейин да, үйүмө камап алайын. Жазға чейин муну пайдаланып дагы да кө-өп байлык табайын, ха-ха-ха!»

**Жомокчұ:** Ошентип, ығын таап Шамбаланы «карман алайын» деп кубалайт. Шамбала карматпай качат. Ал биринчи кабаттан әкинчи

кабатка, андан үчүнчү кабатка качат. Шамбала ачкөз байдан качып дубалдагы килемге, терезедеги кооз пардаларга, жерде салынган оймолуу шырдак-ала кийиздерге тийет. Жалтыраган шифонер, шкафттарга урунат. Ал тийген, урунган буюмдун баары күйүп өрттөнүп кирет. Андан качып, Шамбала ачкөз байдын кампасына, андан жер төлөсүнө, андан машина койгон гаражына, андан ары үй-көй сарайларына качат. Ал барган бардык жерлер күйүп, өрттөнүп, ачкөз байдын бардык короо-жайы бүтүндөй өрттөнүп кетет да, жалгыз өзү калат. Бардык байлыгынан кол жууп, ачкөз бай тойбастурунун айынан абышка-кемпирден да кедей болуп калат. Аナン ыйлап кала берет.

**Бай:** Оо-оо-оо...

**Жомокчу:** Ал эми, абышка-кемпир болсо, эч кимге залалы жок, боорукер баласы Шамбала менен жыргап-куунап жашай беришиптири.

(аягы)

## Он үчүнчү бөлүм

### Кыргыз тили окуу китептеринин мазмунуна коюлуучу дидактикалык жана методикалык талаптар

#### Алгы сөз

Окуу программалары маанилүү мамлекеттик документ катары өзүнө тиешелүү предмет боюнча билим берүүнүн негизги багыттарын аныктап турат. Ал эми окуу китептери болсо окуу программаларда камтылган негизги жоболордун түздөн-түз же чыгармачылык менен ишке ашыруучу маанилүү каражат болуп саналат. Ал, ошону менен бирге, окучтуу менен мугалимдин окуу процесстеги чыгармачыл иш-аракеттерин уюштуруучу да, ага багыт берүүчү да негизги каражат катары кызмат кылат.

Маселе окуу китебинин, айрыкча, улуттук мазмундагы окуу китептерибиздин (комплекстеринин) кызматы жөнүндө далилдеп айтуда гана эмес, ал ошо кызматын кандай деңгээлде өтөп жаткандыгын, анын бүгүнкү күндөгү деңгээлин, мүнөздүү мүчүлүштүктөрүн аныктоо, аны мындан ары өркүндөтүүнүн келечектүү багыттарын табуу учурдагы атамекендик педагогикалык илимибиздин алдындағы орчундуу маселе болуп олтурат.

Мына ушул багытта республикабыздын окутуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептердин кыргыз тили окуу китептерибизди мазмундук жактан кайра түзүү, аны учурубуздун эң зарыл талаптарына—окутуунун компетенттүүлүк парадигмасына жараша өркүндөтүп кайра түзүүнүн багыттарын аныктоо айрыкча көнүл бурууну талап кылыш отурат.

Мына ушул максатка ылайык, республикабызда билим берүүнү сапаттык жаңы деңгээлге көтерүү, натыйжага багыттап окутуу милдеттерин чечүү маселелери, сөзсүз түрдө, билим берүүнү мезгилдин талабына ылайык жаңылоо маселеси менен катар, окуу куралдарын жана бүтүндөй педагогикалык адабияттарбызды жаңылап даярдоону жана сапаттуу кылыш басып чыгарууну түп тамырынан жаңыртып түзүү керектигин эскертип отурат.

Бул туурасында сөз кылууда, деги эле, окуу китеби деген эмне, китебинин маңызы, милдети кандай? —деген суроонун айталаңсында бир аз сөз кылалы.

Көптөгөн окумуштуулар окуу китебин теориялык жактан терен иликтеп үйрөнүү менен, анын маани-маңызын, кызмат-милдетин, окутуунун жүрүшүндөгү анын ролун белгилүү деңгээлде аныктасты. Атап

айтканда, В.В.Краевский «Окуу китебинин теориясы – ошол эле учурда окутуунун теориясы болуп саналат» – десе, С.Т.Шаповеленкө: «Окуу китеңиң кайсы бир предмет боюнча маалыматтарды алыш жүрүүчү каражат» деп эсептейт. Ал эми И.Я. Ларнер «Окуу китеңин түзүү – бул окутуу – тарбиялоо процессин проектилөө» деген. Ал эми, мекеп окуу китеңинин теориясы менен практикасына зор эмгек сицирген окумуштуу Д.Д.Зуев: «Окуу китеңиң жалпыга бирдей документ», ал «өзүнө сабактардын мазмунун жана окуучулардын таануу ишмердүүлүгүнүн бағыттарын биритирип турат» деп жазган.

И.Я.Ларнер бул ойду андан ары терендетип, «окуу китеңиң бүтүндөй окутуу процессин уюштурууга кызмат кылат» деп, анын ролун эң туура белгилегени бар.

Ал тургай, өз кезегинде советтик окумуштуулардын ичишen Н.К.Крупская: «Окуу китеңин ар ким өз алдынча окуп-үйрөнүүгө мүмкүн болгудай кылыш түзүү керек» деп белгилөө менен биринчи жолу түрүктүү (стабилдүү) окуу китеңин түзүү идеясын алдыга койгон жана окуу китеңин түзүүдө чаржайыт ишке (кустарщина) жол бербоо керектигин катуу эскерткен.

Ошону менен катар, К.Д.Ушинский да кезегинде заманбап окуу китеңин түзүүнүн башында туруп, окуу китеңинин ролу жана окуу процессин уюштуруудагы кызматы түрүлүп түшүнүктөрдүн өнүгүшүнө чоң кадамдарды таштаган. Анын Я.А. Каменскийден айырмачылыгы, ал окуучулар окуу материалын, билимдерин негиздерин оздөштүрүүдө терең жана ыраттуу психологиялык процесстин борорун түрү түшүнүү менен, окуу китеңинин иштиktүү логикалык ички түзүлүшүн (структурасын) жана мазмунун илимий жактан көрө билген.

Ата мекендик педагогикалык илимибизде да мектеп окуу китеңтерин түзүүнүн теориялык-практикалык маселелери колго алынган учурлар жок эмес. Алар айрыкча, Республикасыз эгемендүүлүгүн алгандан кийинки мезгилге түш келип, айрыкча, улуттук мазмундагы окуу китеңтерин түзүү идеясын көтөрүп чыгышкан. Алсак, профессор И.Бекбоев жалпы эле окуу китеңтерин түзүүнүн теориялык-методикалык маселелерин иликтөөгө аракет кылса, профессор С.О.Байгазиев кыргыз тили жана адабияты окуу китеңтеринин мазмуну менен түзүлүшүнө коюлуучу дидактикалык таланттарды аныктоого алгач ирет кайрылган.

Бул маселе боюнча профессор Н.И.Ишкеевдин, доцент Н.И.Ибраеванын жбардана А.Токтомаметовдун да айрым изилдөөлору эске алууга татыктуу. Ушул сантардын авторунун да бул маселе боюнча бир катар иликтөөлөрү жарык көргөнү бар.

Кыргыз тили окуу китеңиң жөнүндө сөз кылууда анын коомдук ролу, учурдагы маани-маңзы тууралуу айтпай коюуга болбойт. Анткени кыргыз тили Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил болуу болуу менен, идеологиялык күчкө эгедер. Ошону менен катар, окуу китеңтин

өзү кайра ал тилдин өнүгүшүнө таасир этүү менен, өзүнө мамлекеттүк чоң милдетти тагып отурат. Аңдыктан, кыргыз тили предметинин сапатын жогорулатуу үчүн, адегенде, окуу китептеринин сапатын жогорулатуу, алгылыктуу методика менен жазып чыгаруу милдetti айрыкча маанилүү болуп чыга келет.

Ошондуктан, учурдагы дагы бир милдет-окуу китептерин жазуунун алдында, авторлордун бул проблема боюнча сабаттуулугун камсыз кылуу, алардын окуу китептерин түзүүгө карата зарыл талаптар менен куралданышыруу милдetti коюлбай койбийт.

Бул колдонмо мына ушул максатты көздөп, кыргыз тили окуу китептерин түзүүнүн, анын мазмунун аныктоонун, аны мынданара көтөрүүнүн бир катар принциптүү жагдайлары менен болочок авторлорду тааныштыруу вазийпасын көздөп даярдалганын эскерте кетели.

Эмесе, сөз нуту ушул жагдайда болсун.

## **Бириңчи бөлүк**

### **Окуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептердин Кыргыз тили окуу китеңтеринин мазмунуна коюлуучу дидактикалык талаптар**

#### **Бириңчи талап:**

##### **Кыргыз тили окуу китеңтин түзүүдө авторлор жетекчиликке алынуучу методикалык принциптер кайсылар?**

Дидактиканын жетектөөчү принциптери катары – илимийлүүлүк, жеткиликтүүлүк, ырааттуулук, аң сезимдүүлүк, бекемдүүлүк, көрсөтмөлүүлүк, уланмалуулук, турмуш практикасы менен байланыштуулугу, чыгармачылык активдүүлүк, дифференцирлөп окутуу жана оптималдуулук принциптерин сунуш кылышын келери белгилүү.

Ушулар менен катар, улуттук мазмундагы окуу китеңтерин түзүүдө профессор И.Б.Бекбоев мындай принциптүү жагдайларды эске салат:

1) Билим берүүдөгү улуттук-маданий жактан кайра жаралуу, жаңыланган мектептерибизди талантагыдай өзгөртүүбүздүн бир белгиси болуусу;

2) Өткон тоталитардык идеялогиянын натыйжасында тамыры аёсуз балталанган адабияттардын калыбына келтирилиши, элдик педагогиканын тунук булактарына альп баруучу жолдогу урандылардын тазалаңуусу;

3) Терендеги улуттук-маданий салттарга кайрылуу – концепциянын жана мамлекеттик-предметтик стандарттардын негизги белгисине айлануусу.

*Албетте, булар менен катар эле, кыргыз тили окуу китеңтерин түзүүдө өз алдынчалуу методикалык принциптер катары томондо-гулорғө көңүл бурууга тийишити:*

1) эне тилибиздин фонетикалык, лексикалык, грамматикалык өзгөчөлүктөрүнө таянуу принциби;

2) улуттук тил илимибиздин, этнопедагогика жана адабияттаануу илимдеринин жетишкендиктерине таянуу принциби;

3) балдарга этнолингвистиканы, анын бай корун талантагыдай үйрөтүүнү дидактикалык жактан уюштуруу принциби;

4) элдик фольклордук педагогиканын идеяларына таянуу принциби;

5) улуттук психологияны, менталитетти чагылдыруу принциби;

6) эл-жерди, Атажурттун тарыхын, ата салттарды чагылдыруу принциви;

7) улуттук сезимди, намысты, сыймык дөөлөттөрдү жана жалпы адамзаттык баалуулуктарды айкалыштырып берүү принциби.

Бул принциптерден улам окуу китечтердин мазмунунда мындай проблемалуу жагдайлардын чечилишин авторлор эске алуулары зарыл:

– улуттук окуу китечтерибизди түзүүдө эне тилибиздин фонетикалык, грамматикалык, лексикалык өзгөчөлүктөрүн, нормативдүү мектеп грамматикасынын чен-өлчөмдерүн эске алуу;

– жалпы элдик тилди камтуу, анын ичинен, балдардын кызыкчылыгына, курактык өзгөчөлүктөрүнө ылайык лексикалык каражаттарды тандоо, топтоо, анын этнолингвистикалык минумду эске алуу, алардын грамматикалык гана эмес, лексикалык-семантикалык маанисин чечмелеп түшүндүрүү;

– грамматикалык материалдарды сунуш кылууда кыргыз тил илиминин учурдагы жетишкендиктерине, тилдик нормаларга ылайык сүйлөө жана жазуу эреже-терміндерди так жеткиликтүү, түшүнүктүү деңгээлде берүү;

– окуу материалдарынын мазмунунда улуттук менталитетти, кызыкчылыктарды, өзгөчөлүктөрдү чагылдырган, элди-жерди, Атамекенди, анын географиясын, тарыхын мазмунуна сицирген тексттерди тандоо, топтоо; балдарга улуту жөнүндө таанытуу аркылуу улутжандуу сезимге тарбиялоо, ал учун элдик оозеки чыгармаларга, алардын балдарга ылайык үлгүлөрүн кенири сунуш кылуу;

– улуттук сезим, улуттук сыймык, улуттук намыс, улуттук салт,, улуттук дөөлөт, символдор, элдик майрамдар, алардын маанисин, өткөрүү жолдорун түшүндүрүүчү, алардын атрибуттарын өздөштүрүүгө багыт берүүчү, өткөрүү тартибин билдириүүчү маанайdagы түрдүү жанрдагы элдик чыгармаларды иргеп алуу;

– улуттун кадыр-баркын көтөрүүчү белгилүү инсандар, элдик баатырлар, эмгек алдыңкылары, жалпы эле, кичүүлөргө үлгү болуучу адамдар тууралуу баяндар, ыр, ангеме, жомок, уламыш, ангемелерге орун берүү;

– улутту улут кылыш бекемдеп, өнүктүрүп келген асыл дөөлөттөр, мурастар, нравалык-этикалык эрежелер, улуттук философия, дүйнө тааным ойлорун, гуманисттик түбөлүктүү идеяларды окуу материалдарында чагылдыруу жана аларды кенже курактагы балдардын өздөштүрүүсүнүн ыңгайлуу методикалык аппаратын түзүү;

– өлкөнүн учурдагы саясий-экономикалык абалын да унут калтыrbай,, анын келечегин камсыз кылууга, алдыга адымдоо сезимин жаратууга колкабыши кылууга балдарды психологиялык жактан даярдоо, калыптандыруу идеяларын эске алуу;

–улуттук баалуулуктар менен бүткүл адамзаттык баалуулуктарды окуучулардын айкалыштыра-салыштырып билүүсү, өзүн-өзү өнүктүрүүсү учун дүйнөдөгү мыкты жетишкендиктерди, жаңы технологияларды

үйрөнүүгө үндөө, алар аркылуу өлкөнүн келечегин камсыз кылар бүгүнкү жаш инсанды билим-тарбия жагынан эмитен кам көрүп, колдоого алуу зарылдыгын туюу...

### **Экинчи талап:**

**Кыргыз тили окуу китеңтеринде окуучулардын тилдик-коммуникативдик жана когнитивдик компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу маселелери кантин эске алынат?**

#### **1. Тилдик компетенттүүлүктөрдү калыптандырууда эмнелерге коңул болунуусу керек?**

- тилдин системасы боюнча теориялык билимге ээ кылуу;
- адабий тилдин нормасын таанытуу;
- тилдик кор, сөздүк курамы жөнүндө теориялык билимге ээ кылуу;
- эне тилдин сөздүк байлыгына ээ кылуу;
- тилдин грамматикалык түзүлүшүн үйрөтүү;
- тилдик корунуштөрдү (формаларды) талдай билүүгө үйрөтүү;
- сөздүктөр менен иштей билүүгө үйрөтүү;
- орфографиялык сабаттуулугун калыптандыруу;
- сөздөрдү, сүйлөмдөрдү түзүп жана талдай билүүгө машыктыруу.

#### **2. Коммуникативдик компетенттүүлүктөрдү калыптандырууда эмнелерге коңул болунуусу керек?**

- кеп ишкердүүлүгүнүн бардык түрлөрүнө жараша иштей алууга машыктыруу;
- кеп маданияттын үйрөтүү;
- кептин стилдерине жараша иштей алууга машыктыруу;
- түрдүү чөйрөдө сүйлөө ишмердүүлүгүнө ээ болууга көнүктүрүү;
- сүйлөшүү этикетине үйрөтүү;
- кептин функционалдык түрлөрүнө жараша иштей алууга машыктыруу;

#### **3. Когнитивдик же лингвостилемаданий компетенттүүлүктөрдү калыптандырууда эмнелерге көңул болунуусу керек?**

- тил аркылуу улуттук маданияттын баалуулуктарын үйрөтүү (тил – маданият);
- тил менен элдик тарыхты байланышта карап үйрөтүү (тил – тарых);
- улут аралык сүйлөшүү маданиятына үйрөтүү;

- тил аркылуу элдик психологияны үйрөтүү;
- тил аркылуу улуттук сөз өнөрүн үйрөтүү.

### **Чүнчү талап:**

**Кыргыз тили окуу китептеринин ички методикалык аппаратын түзүүде авторлор эмнелерди эске алуусу керек?**

1. Жаңы теманы өздөштүрүүгө багыт берүүчү суроолордун коюлуусу;
2. Жаңы тема менен мурунку теманын мазмунун байланыштыруучу, жаңы теманы логикалык жактан улантуучу суроолордун коюлуусу;
3. Жаңы теманын мазмунун берүү, аны ишмердүүлүктүн негизинде өздөштүрүүгө багыт берүү;
4. Жаңы теманын негизги идеясын түшүндүрүү;
5. Жаңы алган теманы бышыктоону уюштуруучу суроо-тапшырмалардын коюлуусу:
  - суроо-жооп менен бышыктоого багыттоочу тапшырмалар;
  - жаңы үйрөнгөндөрдү практикада колдонуп бышыктоого карата тапшырмалардын коюлуусу, ал аркылуу окуучунун өздүк тажрыйбасын жаратууга жана аны бекемдөөгө багыт берүү;
  - үйрөнгенүн чыгармачылык менен бышыктоого багыт берүү ишин уюштуруу;
  - жаңы сабактагы айтылгандарды корутундулап – жалпылоочу иш-аракеттерди уюштуруу.
6. Үйрөнгөндөрдү логикалык жактан жалпылоочу жана окуучунун өз алдынча таанып-билүүсүн, чыгармачылык ишин уюштуруучу үй тапшырма учун атайын тапшырманын болушу.

### **Төртүнчү талап:**

**Окуу китептеги грамматикалык эрежелерди берүү ықмалары боюнча көнештер:**

1. «Эреже-таяныч» ықмасы. Мында окуучу эрежеге ылайык мисалдарды топтоо, талдоо, иликтөө, мүнөздөө, жалпылоо менен, практика жузүнде колдонуп көрүү менен, окуучу «өзү үчүн жаңы ачылыши» жасоосуна багытталган иш-аракеттин болушу;
2. «Эрежени изилдеп үйрөнүү» ықмасы. Мында грамматикалык эреженин өзүн окуучу жаттап албай, чыгармачөзүн изилдеп-үйрөнүүн зарылдыгын айтып турат. т.а. эреженин өзүн сынчыл ойлоо аркылуу изилдеп үйрөнүүгө багыт берүүчү иш-аракеттердин көрүлүүсү;
3. «Эреже-тыянақ» ықмасы. Мында окуучу үйрөнгөндөрүн чыгармачылык менен жалпылоо аркылуу өз алдынча жыйынтык-эреже чыгара билүүсүн уюштуруу иштери көрүлөт.

### *Бешинчи талап:*

**Окуу китептерде тилдик материалдарды практикалык максатта үйрөтүү үчүн окуучулардың чыгармачыл иштерин уюштурууда кандай суроо-тапшырмаларды коюу керек?**

*a) суроолордун мұнәздүү белгилери:*

- маалыматтуулугун текшерүү үчүн суроолор;
- маалыматты тактоо үчүн суроолор;
- түшүнүктүү аныктоо үчүн суроолор;
- үйрөнгөнүн текшерүү үчүн суроолор;
- классификацияло жана мұнәздөө үчүн суроолор;
- жеке көз карашын жана сынчыл ой жүгүртүүсүн билүү үчүн суроолор;
- эсте сактоосун жана үйрөнгөнүн практикада колдоно аларын текшерүү үчүн суроолор;
- чыгармачыл, өз алдынча иштөөсүн текшерүү үчүн суроолор;
- фактыларды салыштырып, түшүнүктөрдү айырмaloо үчүн суроолор;

*b) тапшырмалардын мұнәздүү белгилери:*

- жазуу жүзүндө жооп берүүчү тапшырмалар;
- оозеки түрдө жооп берүүчү тапшырмалар;
- схема түзүү үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктүү аныктоо, тактоо, мұнәздөө үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктүү жалпылоо жана классификацияло үчүн тапшырмалар;
- жеке көз карашын, мамилесин далилдөө үчүн тапшырмалар;
- түшүнүктөрдү анализдөө жана синтездөө үчүн тапшырмалар;
- талдоонун түрлөрү боюнча иштөө үчүн тапшырмалар;
- баяндап, сүрөттөп жана ой жүгүртүп айтып жана жазып берүү үчүн тапшырмалар;
- эсте сактоо үчүн тапшырмалар;
- чыгармачылык менен өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар;
- жекече, тайпада, жупта жана жалпы иштөө үчүн тапшырмалар;
- дифференциялап иштөө үчүн тапшырмалар;
- предмет аралык байланышты ишке ашыруу боюнча тапшырма;
- оюн тапшырмалары;
- үйрөнгөнүн практикада колдонуу үчүн тапшырмалар;
- ишмердик мамилесин текшерүү жана баалоо үчүн тапшырмалар.

### *Алтынчы талап:*

**Окуучунун кеп маданиятын кальштандыруу үчүн окуу китеңтерде  
кандай мазмундагы тексттер болуусу керек?**

**1. Кыргызтилинде таза сүйлөөгө багыт берүүчү иши-аракет-  
тердин эске алыныши, атап айтканда:**

- эне тилде таза сүйлеөгө;
- интернационалдык сөздөрдү орундуу колдонууга;
- терминдерди өз орду менен колдонууга;
- диалектикалык, говордук сөздөрдү орду менен туура колдонууга;
- сөздү бузбай, таза сүйлеөгө;
- чет жана калька сөздөрүн ыксыз колдонбоого багыт берүүчү

тексттердин болушу.

**2. Эне тилиндеги сөздөрдү так колдонуп сүйлөө шимердигине  
багыт берүү, атап айтканда:**

- сөздү бузбай, маанисине ылайык колдонууга;
- сөз мүчөлөрүн туура улап айтууга;
- тыбыштарды артикуляциялык белгилерине ылайык туура  
айтууга;
- түшүнүк менен сөздүн дал келишине;
- сөздү контекстке жараша туура колдонуп сүйлеөгө;
- айтылган терминдин түшүнүк менен дал келишине;
- ар бир түшүнүктүн өз аты менен атальышына так багыт берген  
тексттердин тандалышы.

**3. Эне тилинде туура сүйлөө маданиятына ўйроттуу, атап  
айтканда:**

- орфографиялык жана орфоэпиялык эрежелерге жараша туура,  
так сүйлеөгө;
- сөздү лексикалык маанисине ылайык туура колдонууга;
- грамматикалык эреже-нормаларга карата сүйлөмдү туура куруп  
сүйлеөгө;
- кесиптин ар кандай тармактарына жараша лексикалык каражат-  
тардын өз орду менен айтылышына (стилдик, семантикалык жактан)  
багыт берген тексттердин орун альшы.

**4. Эне тилинде орундуу, адепттүү сүйлөө шимердигине ўйроттуу  
шиттери, атап айтканда:**

- сүйлөшүү жүрүп жаткан (психологиялык) жагдайга, учурга  
ылайыктуу айтылышына;

- сүйлөштүп жаткан тематикага сөздүн дал келишине;
- курактык өзгөчөлүгүнө жараша сылык-сышаа сүйлөөгө;
- стилдик жактан сөздүн орундуу колдонулушуна;
- көркөм каражаттарды орундуу пайдаланууга багытtagан тексттердин тандалышы.

**6. Эне тилинде логикалыуу, ырааттуу сүйлөө жана жазуу маданиятына багыттоочу иши-аракеттердин болушу, атап айтканда:**

- айтылган ойдун ырааттуулугуна (оозеки жана жазуу түрүндө);
- жыйынтыктуулугуна (башынан аягына чейин жыйынтыктуу ойдун айтыльшы);
- мазмундун иреттүү, түшүнүктүү болушуна;
- ойдун жеткиликтүү берилишине;
- сүйлөмдүн стилдик курулушунун сабаттуулугуна үйрөтүүчү иштердин эске алынышы.

**7. Окуучунун кыргызча кеп байлыгын арттырууга карата иштердин аткарыльшы, атап айтканда:**

- терен ойду камтыган накыл көнгердин, макал-лакантардын болушу;
- сөздү чебер колдонууга багытtagан фразеологизм сөздөрүнүн болушу;
- кююлушкан, көркөм чеберчиликте айтылган элдик бата, баалоо сөздөрү;
- тематикага ылайык мазмундуу, тарбиялык таасири мол тексттердин болушу.

## Экинчи бөлүк

### Окуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн түзүлүүчү Кыргыз тили окуу китептеринин мазмунуна коюлуучу талаптар

Окуу орус, өзбек жана тажик тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн түзүлүүчү Кыргыз тили окуу китептеринин мазмунуна жана түзүлүшүнө жалпы эле кыргыз тили окуу китептине коюлуучу талаптар коюлат. Тактап айтканда:

- окуу китептердин мазмуну менен түзүлүшүнө коюлуучу жалпы дидактикалык талаптар, анын принциптери, атап айтканда, илимийлүүлүк, жеткиликтүүлүк, көрсөтмөлүүлүк, түшүнүктүүлүк, окуу материалдарынын турмуш менен байланыштуулугу, окуутуп-тарбиялоочулук, баланын жаш курагын эске алуу, оптималдаштыруу, ж.б.;

-кыргыз тили окуу китептинин мазмуну менен түзүлүшүнө коюлуучу тилдик, коммуникативдик жана таанып – билүүчүлүк талаптар;

-кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүү максатына жана милдеттерине жарааша атайын талаптар.

Албетте, биз сөз кылып отурган мектептерде кыргыз тили экинчи тил катары үйрөтүлүгүсүнө байланыштуу бир катар жекече өзгөчөлүктөрү бар экендиги белгилүү. Анда ушулөзгөчөлүктөргө жарааша коюлуучу талаптар жагдайында кыскача сөз кылалы.

Жогоруда аталгандай, окуу орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлүүчү мектептер үчүн Кыргыз тили окуу китептери **Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун максаты менен милдеттеринен келип чыгарын** эске алууга тийишпиз. Мисалы:

**Кыргыз тилин окутуунун негизги максаты** мектепте окуп жаткан башка улуттун өкүлдөрүн жана аталган мектептерде окуп, кыргызча сабаттуу сүйлөп-жаза албаган кыргыз балдарын күндөлүк турмуштиричиликтин түрдүү чөйрөсүндө жана турмуштук түрдүү кырдаалдарда кыргыз тилинде эркин сүйлөшү билүү менен сабаттуу жазууга ээ кылуу.

Демек, бул максат аталган окуу китептин жазлышы мазмуну жана түзүлүшү аркылуу турмушка ашуусу керек.

**Ушул максаттарга ылайык Кыргыз тили окуу китептери томендөгү милдеттерди чечүүнү да көздөйт:**

-окуучулар өз алдынча ой-пикириң кыргыз тилинде билдирип, тилдик жана сүйлөшүү чөйрөлөрүнө жана талап кылышуучу сүйлөшүү деңгээлдерине ылайык маектеше алууга, өз пикириң билдирип алууга жетишүү;

-кеп ишмердүүлүгүнүн угуу, окуу, сүйлөө, жазуу жана которуу түрлөрүндө иштөө көндүмдөрүнө ээ болуу;

-сабакты коммуникативдик ыкмада уюштуруу менен окуучуну турмуштук түрдүү кырдаалдарда сүйлөшө алуу менен, кыргызча сүйлөө маданиятына көнүгүү жана кыргыз тили аркылуу дүйнө таанусуны оствурүү;

-мектептеги аяктаганда кыргыз тилинде газеттик жөнөкөй темадага макаланы жана радиодон социалдык-маданий жөнөкөй темадагы берүүлөрдү түшүнүүгө жетишүү;

-болуп өткөн же боло турган окуя туурасында монологдук баяндоо, сүрөттөө жана ой жүгүртүү түрүндө пикрин билдири алуу;

-темага ылайык тексттин мазмунун түшүндүрүп өз сөзү менен айтып бере альшы жана эң жөнөкөй темада текст түзө алуу;

-балдар энэ тилинен кыргыз тилине же тескерисинче, кыргыз тилинен энэ тилине сөздүкту пайдалануу менен, жогорку класстарда сөздүксүз эле которо алууга жетишүү;

-иш кагаздарын кыргызча түзө алуу.

Ушууларга ылайык, аталган окуу китептерди түзүүдө төмөндөгүдөй талаптарды авторлор эске алуулары керек.

### **Кыргыз тили окуу китептерин түзүүдө жетекчиликке алынуучу негизги дидактикалык, методикалык талантар**

#### ***Биринчи талап:***

#### **Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун методикалык принциптерине жарааша коюлуучу талантар**

Ал талантар төмөндөгүлөр менен аныкталмакчы, атап айтканда:

**-лингвоолкөтаанытуу, лингвоеэтномаданияттаануу принципи** (кыргыз тили аркылуу кыргыз жери, эли, маданий дөөлөттөрү, материалдык жана рухий маданиятын таануу);

**-коммуникативдүүлүк принципи** (тилдин теориясы үйрөнүүгө басым койбой, аны турмуш практикасында колдоно билүүтө. Интерактивдүү баарлашууга басым кооп үйрөтүү);

**-дөңгээлдик принципи** (тилди сүйлөшүү чөйрөлөрүнө жана тематикасына жарааша ар бир класстын окуучулары өзүлөрүнө коюлган таланттардын дөңгээлдерине жарааша билүүтө жетишүү);

**-окуучунун энэ тилинин озгочолукторунө таянуу принципи** (кыргыз тилин үйрөнүп жаткан окуучунун тиешелүү улуттук өзгөчөлүктөрүн, алардын энэ тилинин фонетикалык, грамматикалык, морфологиялык өзгөчөлүктөрүн эске альп окутуу);

**-тилдик озгочолукторду салыштырып үйрөтүү принципи** (кыргыз тилин үйрөнүп жаткан окуучулардын энэ тилинин, мисалы, орус, өзбек, тажик тилдеринин бир катар фактыларын салыштырып, аң сезимдүүлүк менен үйрөтүү);

**-кырдаалдык-тематикалык принцип** (сабакта кыргыз тилинин тилдик фактыларын жаттап үйрөтпөстөн, аларды түрдүү тематикада жана кырдаалдарда колдонуп сүйлөөгө машыктыруу менен үйрөтүү);

**-тилдик материалдарды кептеги кызматына жараша тандоо принципи** (тилдик материалдарды окуу китебине практикада сүйлөшүү максатарына, алардын кептеги кызматына жараша тандап жайгаشتыруу).

### **Экинчи талап:**

**Кыргыз тили менен орус, өзбек жана тажик тилдеринин ортосундагы интерференциялык, транспозициялык кубулуштарды эске алуу менен белгиленет.**

Бул таланттар төмөндөгүчө мүнөздөлөт: атап айтканда:

а) лексикалык интерференция;

б) грамматикалык интерференция;

в) фонетикалык интерференция;

г) лингвоөлкөтөануудагы же этномаданий, этнопсихологиялык интерференция;

д) фразеологиялык интерференция, ж.б.

### **Үчүнчү талап:**

**Окутуунун коммуникативдүүлүгүн эске алуу менен аныкталмакчы**

Кыргыз тилинин кептик материалдары окуучулар ээ болууга тийиш болгон коммуникативдик компетенциялардын таланттарына жараша берилиши керек. Атап айтканда:

-Заттын ким же эмне экендигин сурап билүү; заттын бир жакка таандык экендигин билдириүү; заттын турган ордун айтуу; заттын санын, аз же көп экендигин айтып билдириүү; заттын бар же жок экенин сурап билүү; заттын иретин айтып билдириүү;

-жумалык күн аттары кандай айтыларын үйрөтүү, алдыда боло турган иш-аракеттерди сурап билүү; заттын кандай экенин айтып үйрөнүү; ким кайда бара жатканын сурап билүү; ким кайда жашаарын айтуу, кантитп таанышшууга болот?

-билбegen нерсе тууралуу кантит маалымат алууга болот? нерсенин кайда экенин кантит сурап билесиц? ким кайда окуйт? ким кайда жашайт? буюмдун кимдики экенин сурап билүү, керек болгон буюмду кантит сурап алууга болот?

-буюмдун кимде экендигин сурап билүү; буюруу иретинде кайрылуу; кимдин, эмне кылгандыгын айтуу; ким качан, кайда болду?

-ким кайда кетти? мезгилди айга, күнгө бөлүштүрүп айтып берүү; кимге эмне жагаарын, эмне керектигин сурап билүү; уруксат суроого үйрөнүү; ким кайдан келгенин айтуу; ким качан келгенин айтуу;

-буюмду кимден алганын айтып берүү; буюмдун канча турарын сурал билүү; сатып алууга үйрөнүү, ким кайдан келатат? убакыттын канча болгондугун айттуу; буюмду кимден алганын айттуу; буюмду кайдан алгандыгын айттуу; кечирим суроо; өтүнүү;

-телефондо сүйлөшүү; телефонго чакыруу; ким канча жашта? ким эмнени алып жатат? ким эмнени берип жатат? жумушту эмне менен аткарып жаткандыгын айттуу, кыймыл-аракеттин ким менен бирге аткарылгандыгын айттуу; ким кимге жардам бергенин айттуу; заттын айланатегерегин атап айттуу, аралыкты билдириүү; ким ким менен кайда барат?

-ким качан эмне кылгандыгын маалымдоо; буюмдун кайда турганын сурал билүү; бирөөдөн бир нерсени алып берүүсүн өтүнүү, ким кимди же эмнени күтүп турат? ким эмнени сатып алат? бирөөнүн сунушуна макул же каршы экендигин билдириүү;

-бирөөнүн сураганын берерин же бербей турганын билдириүү. күндү кандай өткөрөрүн айтып берүү; бир нерсени өзү аткаарын айта берүү; заттын өңү-түсүн жана даам белгилерин айттууга үйрөнүү; сен келечекте ким болгуң келет?

-бир жакка кантит баруу керектигин сурал билүү; ким кайдан, кантит келгендигин айттуу; кыймыл-аракеттин себебин түшүндүрүү; ким жана эмне жөнүндө сөз болгондугун маалымдоо; заттардын форма, көлөм жана башка белгилерин салыштырып үйрөнүү;

-заттын болжолдуу эсебин кантит айтабыз? убакытты күн белгилерине карай кантит айтабыз? кубанууну же өкүнүүнү билдириүү; заттын түрдүү белгилерин салыштырып айтып үйрөнүү; заттын айланатегерегинде эмне бар экендигин айтып үйрөнүү;

-кимге кайсы кесип жагат? жакын адамын бирөөгө тааныштыруу; окшоштуруп, салыштырып айттуу; эмне кылгысы келгенин айттуу; айланачайрөдө эмне болуп жатканын маалымдоо...ж.б.

### *Төртүнчү талан:*

**Окуу китептеринде окуу материалдарынын  
сүйлөшүү дөңгэлдерине жараша берилиши**

Окуу материалдарын сүйлөшүү дөңгэлдерине жараша уюштуруу, атап айтканда:

**A1. Карапайым дөңгэл: 1-4-класстар** (киргыз тилин үйрөнүүгө бағыттоочу мезгил);

**A1.1. Баштапкы дөңгэл: 5-6-класстар**(тилдик жана сүйлөшүү көндүмдөрүнө машыктыруу мезгили);

**A2. Негизги дөңгэл: 7-8-класстар** (тилдик жана сүйлөшүү көндүмдөрүнө, сабаттуулукка кальштандыруу, активдештириүү мезгили);

**B1. Орто дөңгэл, 8-9-класстар** (өз алдынча чыгармачыл ишмердүүлүктөрдү өнүктүрүү мезгили);

**B1.1. Ортодон жогорку дөнгээл: 10-11-класстар** (жетишпилген тилдик жана сүйлөшүү компетенцияларды жалпылоо жана жыйынтыктоо мезгили).

**Бешинчи талап:**

**Окуу китептеринде окуу материалдары берүүдө кыргыз тилинде сүйлөшүү чойрөлөрүнүн эске алыныши**

Окуу китептеги материалдар окуучулардын төмөндөгүдөй сүйлөшүү чайрөлөрүнө жарааша уюштурулушу керек:

**Баланын өздүк чойрөсү.** Окуу материалдары бул чөйрөдөгө төмөндөгүдөй көмпетенцияларга ээ болууга жарааша берилиши зарыл:

—өзүнүн аты, атасынын аты, жаш курагы тууралуу маалымат бере билүү; ата-энеси, чоң ата-чоң энеси ким экенин, иштеген иши, жашы тууралуу айта алуу; бир тутгандары, окуусу, иши, жашы тууралуу маалымат бере алуу; жашаган жерин, үйүн, дарегин айта алуу; өз бөлмөсү, өзүнө тиешелүү буюмдары тууралуу айта билүү, ж.б.

**Окуу-таануу чойрөсү.** Окуу материалдары бул чөйрөдөгө төмөндөгүдөй көмпетенцияларга ээ болууга жарааша берилмекчى:

— Мекени Кыргызстан экенин айта алуу; кыргыздын улуттук баатырлары, анын ичинен Манас баатыр ким экенин билүү, ал тууралуу маалымат бере алуу; кыргыз эли, анын меймандостугу тууралуу айта алуу; кыргыздын белгилүү, сыймыктанган адамдарын билүү жана алар тууралуу ангемелеп айта алуу; Кыргызстанда жашаган башка улуттар тууралуу маалымат бере алуу; окуган мектеби, классы, классташтары тууралуу ангемелеше билүү; окуган предметтери, окуу куралдары, класстагы окуу эмгеги тууралуу айта алуу жана суроолорго жооп бере алуу; кыргыз тили предмети, ага мамилеси, баалары, андан эмне үйрөнүп жатканы тууралуу маектеше билүү; мектептеги иштери, жүрүмтуруму, коомдук иштерге катышуусу, анад кылган иштери тууралуу айта билүү; мектеп багы, андагы осумдуктөр, ага камкордук, окуу чайректери, каникулдар ж.б. тууралуу айта алуу жана суроолорго жооп берүү.

**Социалдык-маданий чойро.** Окуу материалдары бул чөйрөдөгө төмөндөгүдөй көмпетенцияларга ээ болууга жарааша берилиши тийиш:

—туулуп-өскөн жери тууралуу айта билүү, сураса жооп бера алуу; ал жердин шарты тууралуу билдириүү жасай алуу; жашаган аймактагы обьектилерди атальштарын кыргызча айта алуу жана алар туураулдуу ангемелеше билүү, ал тематикалардагы түрдүү кеп кырдаалдарына жарааша сүйлөшүү алуу; кыргыздын ыйык түткөн жерлерин билүү жана алар тууралуу ангемелеше алуу; кыргыздын жана башка алуттардын улуттук майрамдарын билүү жана алар тууралуу маектеше билүү.

**Жүрүм-турум, этикет.** Окуу материалдары бул чөйрөдөгө төмөндөгүдөй көмпетенцияларга ээ болууга жарааша берилиши тийиш:

-ата-энени сүйүү жана сыйлоо, бир туугандарына урматтоо менен мамиле жасоо, улууну урматтоо, кичүүнү ызааттоо, учурашуу, таанышшуу, кечирим суроо, уруксат суроо, куттуктоо, жан-жаныбарларды багуу, аларга камкордук көрүү, тамактануу адеби, кийим кийүү адеби, коомдук жайларда жүрүү адеби, телефондо сүйлөшүү адеби, бирөөгө кыргызча кайрылуу жана көңүлүн өзүнө бура алуу, тааныш-бейтаанышка мамиле жасоо адеби, туулган күн, салттуу майрамдар, улуттук салттар, улуттук майрамдар, улуттук кийимдер, улуттук буюмдар,....ж.б. тематикаларынын чегиндеги окуу материалдары жана аларга жараша баарлаштууга машыктыруу.

**Күндөлүк турмуш-тиричилик.** Окуу материалдары бил чойрөдөгө төмөндөгүдөй көмпетенцияларга ээ болууга жараша берилиши тиши:

—күндөлүк эрежелерин кыргызча айта алуу жана кайсы маалда эмне кылары тууралуу сүйлөшө билдүү; күндөлүк үй турмушу тууралуу аңгемелей билүү; үй оокатынын түрдүү тематикасына жараша аткарылуучу күндөлүк иштерге жараша аңгеме түзө алуу; үй буюмдарын, эмеректерди, идиш-аяктарды атай билүү жана аларды пайдаланып аңгемелеп сүйлөшө алуу; дүкөндө же базарда өзүнө керек нерселерди атап, бааларын, алардын сапаты кандай экенин сурай билип, кыргызча соода кылууга жатыгуу; күндүн, жуманын, жылдын, мезгилдин кыргызча атальштарын билүү, аларга жараша сүйлөшө билүү.

**Табият, экология чөйрөсү.** Окуу материалдары бил чойрөдөгө төмөндөгүдөй көмпетенцияларга ээ болууга жараша берилиши тиши:

—кыргыз жери, анын табияты, көлдөрү, суулары, кооз жерлери, жыл мезгилдери тууралуу аңгелей алуу; үй жана жапайы айбанаттар, канаттуулардын аттарын кыргызча атап, алар тууралуу аңгемелей алуу;

—жер жемиштер, жашылчалар, дарактар, осүмдүктөр, гүлдор ж.б. аттарын кыргызча атап, алар тууралуу аңгемелеше алуу; аба ырайы, жаан-чачындар, табияттын кооз мезгилдери, көңүлдүү эс алуу тууралуу аңгеме түзүп, кыргызча сүйлөшө алуу.

**Баланын каалоо-кызыкчылыктары.** Окуу материалдары бил чойрөдөгө төмөндөгүдөй көмпетенцияларга ээ болууга жараша берилиши тиши:

—бош убактысында эмне кылары тууралуу аңгемелешип, окуган китеби, көргөн фильмى, спектакли тууралуу аңгемелеп, сүйлөшө алуу; мектепте кандай ийримге катышарын, спорттун кайсы түрүн жактырынын, кандай музыкалык аспатты сүйөрүн сурашып, аңгемелеше алуу; келечекте ким болгусу келерин, кайсы кесипти сүйөрүн сурашып, сүйлөшө алуу; кайсы тамакты, суусундуктуу жактырынын айта алуу; качан каерде эс алгысы келерин, канткулдарда эмне кылууну жактырынын айта алуу жана сурашып сүйлөшө алуу.

### *Алтынчы талап:*

## **Кыргыз тилиндеги окуу тексттеринин мазмунуна жана тематикасына коюлуучу талаптар**

Окуу материалдарынын тематикалары окуучулардын күндөлүк окуу-жашоо чөйрөлөрүнө, турмуштук кызыкчылыктарына жараза программанын талаптарын эске алуу менен төмөндөгүдөй болуусу ылайык келет:

—окуучунун өзү жөнүндө, ата-энеси, мектеби, классы, окуу куралдары, баланын үйү, үй буюмдары, жашаган жери, кийим-кечеси, күндөлүк үй турмушу, туулган күнү;

—классстагы окуу эмгеги, окуу куралдары;

—кыргыз жаратылышы, тоолору, көлдерүү, суулары, үй жаныбарлары, жапайы айбандар, улуттук тамак-аш, идиш-аяк, тамактануу;

—нерсенин эмне экенин, адамдын ким экендигин, бир нерсени сурал алуу, сурал билүү, заттын санын, иретин, кыймыл-аракетин, өнү-түсүн айтып үйрөтүү;

—кыргыз элинин улуттук майрамдары, адабияты, белгилүү адамдары, кыргыз жери, улуттук салттар, улуттук кийимдер, буюмдары;

—дүйнөлүк жаңылыктар, спорт, маданият, адабият, окуучулар кызыккан тематикалардагы материалдар, ж.б.

Бул тематикалар окуучунун кыргыз эли, жери менен таанышуу аркылуу кыргызча кебин калыптандыруучу кызматты аткарат.

### *Жетинчы талап:*

## **Окуу китепте окуучунун кеп ишмердүүлүгүнүн уюштурулушу**

**Окуу материалдары окуучунун кеп ишмердүүлүгүнүн бардык түрлөрүнө жараза тандалууга тишиш. Алар төмөндөгүлөр:**

—**угуп түшүнүү** (башка тилдүү балдар кыргыз тилиндеги мугалимдин сезүн, адегенде, угуп кабыл алат, туура угуп кабыл альянган сезүккан балада туура көптин калыптануусуна шарт түзөт);

—**сүйлөө: жеке кеп**-окуучунун ар түрдүү тематикада өз алдынча бир бүтүн ой айтып машыгуусун уюштуруучу методикалык аппараттын түзүлүшү;

**маек кеби:** окуучулардын түрдүү кырдаалдарга ылайык маектеше алуусуна ылайык материалдардын берилиши жана аны уюштуруу жана ушуга ылайык методикалык аппараттын уюштурулушу;

**окуу:** окуучулардын окуп түшүнүүсүн калыптандыруу, окуу ишмердүүлүгүн уюштуруу, окуу техникасын ёркундөтүү максатындағы иштердин уюштурулушу, буга ылайык тапшырмалардын болуусу;

-которуу: окуучулардын кыргыз тилинен өз эне тилине, өз эне тилинен кыргыз тилине, адегенде, сөздүктүн жардамы менен, улам кийин сөздүксүз которо билүү ишмердигин калыптандыруучу иш-аракеттердин коштолушу.

### *Сегизинчи талап.*

#### **Окуу китечтепи жазууда кандај методдор эске алынууга тийиш?**

Окуу китечтерин түзүүде төмөндөгүдөй методдор жана методикалык системалар эске алынуусу максатка ылайык келмекчи:

- түшүндүрүү методу; ангеме методу; грамматикаоктормо методу; проблемалык окутуу методу; салыштырыш үйрөнүү; тилди түздөн-түз үйрөтүү методу; изилдеп үйрөнүү методу; тилди тездешип үйрөтүү; эмоционалдык-маанилилк метод; интерактивдүү ыкмалар;

- өнүгүүнүн активдүү зонасы (Л.С.Выготский); акыл ишмердүүлүгүн этап менен өнүктүрүү (П.Я.Гальперин), өнүктүрүп окутуу теориясы (Д.Б.Эльконин П.И.Давыдов, В.И.Зинченко ж.б.), тааныш-билим ишмердүүлүгүн башкаруу теориясы (В.Н. Беспалько, Н.Т.Талызина), баланын инсандыгын эске алып окутуу (И.С.Якименская, И.Б.Бекбоев), кеп ишмердүүлүгүн өнүктүрүү теориясы (А. Леонтьев), түшүндүрүп окутуу методу (К.Иманалиев); ден соолукту сактап окутуу, ж.б.

### *Тогузунчы талап:*

#### **Окуу-нормативдик адабияттардын талантарын эске алуу**

Аталган окуу китечтерин түзүүде сөзсүз түрдө предмет боюнча окуу-нормативдик материалдарга таянуу зарыл. Тактап айтканда, окуу орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер учун Кыргыз тили окуу китечтери Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун концепциялык багыттарын карманыш, предметтик стандарттын талантарына шайкеш келтирилип, окуу программасын өзөк кылыш жазылуу менен, лексикалык, грамматикалык-фонеткалык жана тематикалык минимумдарды бекем сактоосу талап кылышат.

Демек, окуу орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептердин Кыргыз тили окуу китечтерин жазууда мына ушул дидактикалык таланттар белгилүү деңгээлде эске алыныши тийиш.

## **Корутунду**

Булардан сырткарды, окуу китептерин түзүүдө төмөндөгү маанилүү маселелер да ырааттуу негизде чечилүүсү кажет:

- негизги тексттердин баланын курагына жана өздөштүрүү деңгээлдерине жарааша жеткиликтүү татаалдыкта болушу;
- көркөм тексттердин бай тематикада болушу, балдардын кызыкчылыктарын эске алуу менен, тарбиялык таасирдүүлүгүнүн эске алынуусу;

- окуучунун өздөштүрүүсүн уюштуруучу методикалык аппараттын туура түзүлүсү;

- окуучунун өздөштүрүүсүнө багыт берүүчү тексттен сырткарды компоненттердин кызматтарынын так аткарылышы жана анын туура уюштурулушу;

-окуу китептин иллюстративдик жактан талаптагыдай деңгээлде жабдылышы;

-окуу китептеринин полиграфиялык жактан сапаттуу жасал-галанышы, ж.б.

Ошону менен бирге, окуу кыргыз, орус, өзбек жана тажик тилдеринде жүргүзүлгөн мектептер үчүн окуу китептеринин мазмуну жана түзүлүшү жөнүндөгү проблема кыргыз тилин эне тили жана экинчи тил катары окутуу методикасында атайын илимий-изилдөөнүн обьектиси катары коюлушу зарыл. Ошондо гана аталган проблема республикабызда илимий-методикалык негизде жеткиликтүү чечилмекчи.

АзырЫнча, аталган окуу китептерин жазууда авторлор аталган талаптарды эске алууга тишиш. Анткени ал талаптар кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун ушул күнгө чейинки топтогон тажрыйбасынын жана түзүлгөн окуу-нормативдик материалдардын негизинде иштелип чыкты.

## **Пайдаланылган адабияттар:**

1. Бекбоев И.Б., Памятка авторам учебника, Б., 1999.
2. Бекбоев И.Б., Важные вопросы определения содержания и технологии образования в структуре школьного учебника», –Бишкек, 2004.
3. Байгазиев С.О., Кыргыз тилижана адабияты окуу китептерине коюлуучу дидактикалык талаптар, Фрунзе, 1989.
4. Кыргыз тилинин программасы, 5-11-кл., Бишкек, 2011.
5. Окуу орус мектептеринде кыргыз тилин окутуунун мамлекеттик стандарты, Бишкек, 2006.
6. Республиканын мектептеринде кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн концепциясы, долбоор, (С.Рысбаев, К.Добаев, Б.Абдухамирова), Бишкек, «Кутбилим», 2012, 17-авг.
7. Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 1-11-класстарында кыргыз тилин окутуунун программысы, (С.Рысбаев, А.Алымба, Э.Абдаева), Бишкек, 2012, 15-бас.
8. Казак тилин орус мектептеринде окутуунун программысы (Ф.Ш. Оразбаева, ж.б.), Алматы, 2009.
9. Э.Мамбетакунов, Т.Сияев, Педагогиканын негиздери, Б., 2010.
10. С.Рысбаев, Кыргыз тилин экинчи тил катары окутуунун теориялык жанрапрактикалык маселелери, Бишкек, 2011.

## **Тиркеме:**

# **КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ САБАКТАРЫНДА МУГАЛИМДИ ЭМГЕГИН БААЛОО**

*Кыргыз тили жана адабияты сабактарын талдоодо эмнелерге көңүл коюу керек?*

Сабак – бул «окуу-тарбия процессин уюштуруунун негизги формасы» экендиги белгилүү. Демек, окуу процессинин натыйжаларынын сапаты сабакты уюштуруунун деңгээлине көз каранды. Ал эми сабакты талдоо - дидактиканын негизги маселелеринен. Анан да, «сабак – мугалимдин чыгармасы», «ал – педагогикалык искусство», «сабак – педагогикалык лаборатория». Ошондуктан төмөндөгү талаптарда мугалимдин бардык аракеттерин, педагогикалык таланттын, чыгармачылыгын дараптадаңыз. Сабактын талаптарда мугалимдин бардык аракеттерин, педагогикалык таланттын, чыгармачылыгын дараптадаңыз.

### **Баалоо критерийлери:**

**I. САБАКТЫН МАКСАТЫ** (максималдык балл – 15, ар бир критерий боюнча 5 көчейин балл коюлат)

1.1. Мамлекеттик билим берүү стандартына жана окуу программасына ылайык келиши.

1.2. Окутуунун үчилтик функциясы (билим берүүчүлүк, өнүктүрүүчүлүк, тарбиялоочулук) эсепке альянгандыгы.

1.3. Конкреттүү коюлгандыгы, окуучуларга түшүндүрүлгөндүгү жана алар үчүн ачык-айкын, өлчөнгөндөй болушу.

**II. САБАКТЫН МАЗМУНУ** (максималдык балл – 15, ар бир критерий боюнча 5 көчейин балл коюлат)

2.1. Сабактын максатына ылайык келиши.

2.2. Дидактикалык принциптердин (илимийлүүлүк, жеткиликтүүлүк, аң-сезимдүүлүк ж.б.) ишке ашырылыши.

2.3. Практика менен байланыштырылыши.

**III. МЕТОДДОР ЖАНА ҮКМАЛАР** (максималдык балл – 15, ар бир критерий боюнча 5 көчейин балл коюлат)

3.1. Сабактын максатына, окуп үйрөнүүлүүчү материалдын мазмунунда ылайык келиши.

3.2. Окуучуларды өз алдынча иштөөсүнө түрткү бериши, сальштыруу, анализдеө, синтездөө, классификациялоо, жалпылоо, тыянак чыгаруу көндүмдөрүн кальптаандырууга багытталышы.

3.3. Окуучулардын иш-аракеттерин активдештириүүгө багытталышы.

**IV. ОКУУЧУЛАРДЫН ОКУУ ИШТЕРИН УЮШТУРУУНУН ФОРМАЛАРЫ** (максималдык балл – 9, ар бир критерий боюнча 3 көчейин балл коюлат)

- 4.1. Сабактын максатына жана мазмунуна ылайык келиши.
- 4.2. Окуу иштерин уюштуруунун жекече, жуптук, топтук жана фронталдык формаларынын оптималдуу айкалыштырылышы.
- 4.3 Оң натыйжа альшүүчүн окуучулар өз ара кызматташа тургандай, бири-бирине жардам бергендей кырдаалдын түзүлүшү.

**V. ОКУТУУНУН КАРАЖАТТАРЫ** (максималдык балл – 9, ар бир критерий боюнча 3 кө чейин балл коюлат)

5.1. Сабактын максатына жана мазмунуна ылайык келиши.

5.2. Сабактын ар түрдүү этапарында орду менен колдонулушу.

5.3 Техникалык коопсуздук эрежелердин, санитардык-гигиеналык талаптардын сакталышы.

**VI. ҮЙ ТАПШЫРМАСЫ ЖАНА САБАКТЫ ЖИЙЫНТЫКТОО**

(максималдык балл – 9, ар бир критерий боюнча 3 кө чейин балл коюлат)

6.1. Үй тапшырманын көлөмүнүн окуучулардын жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык келиши жана аны аткаруунун жол-жобосунун түшүндүрүлүшү.

6.2. Сабак учурундагы окуучулардын иш-аракетинин жана алардын жетишкендиктеринин бааланышы.

6.3. Сабактын натыйжаларынын анын максаты менен салыштырылышы.

**VII. МУГАЛИМДИН ПЕДАГОГИКАЛЫК МАДАНИЯТЫ ЖАНА ОКУТКАН ПРЕДМЕТИ БОЮНЧА ДАЯРДЫГЫНЫН ДЕНГЭЭЛИ** (максималдык – 9, ар бир критерий боюнча 3 кө чейин балл коюлат).

7.1. Окуучуларга жасаган мамилеси.

7.2. Сабакта өзүн альшүүчүсү, сырткы көрүнүшү, сүйлөөсүнүн темпи, образдуулугу, эмоционалдуулугу.

7.3. Өзүнүн предметинин мазмунун билиши.

**VIII. КЛАССТАГЫ АТМОСФЕРА** (максималдык балл – 9, ар бир критерий боюнча 3 кө чейин балл коюлат)

8.1. Ар бир окуучунун активдүү, өз алдынча болуусуна мүмкүндүк берүүчү шарттардын түзүлүшү.

8.2. Жооп берип жаткан окуучунун анын өздөштүрүү денгээлине карабастан урматтоо менен, көнүл кооп угууга шарттардын түзүлүшү.

8.3. Окуучуларды мугалимдин мактоо сөздөр, жылмаюу, далыга таңтоо, башынан сылоо ж.б. менен кубаттоосу.

**Эскертуу:** бул таланттар **Кыргыз билим берүү академиясынын** Табигый-математикалык предметтер лабораториясынын башчысы А.Абдиев жана **Билим берүүдөгү менеджмент кафедрасынын** башчысы К.Жунушалиевалар тарабынан түзүлүп, «**Жылдын мыкты мугалимдеринин**» сабактарын баалоодо сунушталган.

## **КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР:**

1. Бекбоев И., Алимбеков А. Азыркы сабакты даярдап өткөрүүнүн технологиясы. –Б.: Бийиктик, 2011.
2. Бекбоев И.Б. Инсанга багыттап окутуу технологиясынын теориялык жана практикалык маселелери. – Б.: Педагогика века, 2004.
3. Чыманов Ж. Кыргыз тилин окутуунун теориясы жана практикасы. – Б.: Туар, 2009.
4. Мамбетакунов Э.М., Сияев Т.М. Педагогиканын негиздери. – Б., 2011.
5. Коротов В. Педагогика средней школы. – М.: Просвещение, 1980.
6. Кыргыз билим берүү академиясынын «Жыл мугалими» республикалык конкурсун өткөрүүдөгү баалоо талаптары.
7. Калдыбаев С. Тесттик тапшырмаларды түзүү методикасы. – Б., 2010.
8. Айдарова М. Педагогикалык маданият. – Б., 2012.
9. Салаев ئ. Интерактивдуу сабактар. – Б., 2010.
10. Үсөналиев С. Кыргыз тили сабактарын өткөрүүнүн жаңычыл ыкмалары. – Б., 1997.
11. «Учитель» журналы, №6, 2008. 7-б.
12. Педагогика. /Под редакцией К.Бабанского. – М.: Просвещение, 1989.
13. Кыргыз тили: тесттик тапшырмалар. – Б., 2010.
14. Рысбаев С., Абдухамирова Б. Адабий окуу китебине методикалык көрсөтмөлөр. Мугалимдер үчүн методикалык курал. – Б., 2012.
15. Рысбаев С. Кыргыз тилин экинчи тил катары үйрөтүүнүн деңгээлдик системасы тууралуу. – Б., 2012.
16. Рысбаев С. Окуучунун дил баяны. – Б., 2012.
17. Рысбаев С. Башталгыч класстарда эне тилинен жат жазуу жүргүзүү технологиясы өркүндөтүү. – Б., 2012.
18. Тарбия берүү улуу иш. /Түз.: С.Рысбаев, Б.Абдухамирова. – Б., 2010.
19. «Кут билим» газетасы, 27-авг. 2012.
20. «Кут билим» гезити, 2004-жыл, 1-октябрь.
21. Окуучулардын билимин баалоо. – Б., 2011.
22. Сабактагы окуучун жетишкендиктери./Түзг.: С.Рысбаев, Б. Абдухамирова). – Б., 2012.
23. Апыш Б. Тарбия назарияты. – Ош, 1996.
24. Апыш Б. Тарбия жарайяны. – Б., 2006
25. Апыш Б. Дидактика. – Б., 2009.
26. Байгазиев С., Манас эпосу – тил жана дил бешиги, Ф. 1989.

## МАЗМУНУ

### «МУГАЛИМ – СҮЙҮҮ АДИСИ»

|  |     |
|--|-----|
| (Алгы сөз ордуна).....   | 3   |
| <b>Биринчи болум:</b> Педагогикалык-дидактикалык жалпы маселелер.....  | 5   |
| <b>Экинчи болум:</b> Кыргыз тили жана адабияты сабактарынан ээ болуучу негизги компетенттүүлүктөр.....                       | 19  |
| <b>Үчүнчү болум:</b> Кыргыз тили сабагын өткөрүүнүн айрым ықмалары.....  | 24  |
| <b>Төртүнчү болум:</b> Текст менен иштөө жана окуучулар менен бирге чечилтүүчү проблемалык суроо-тапшырмалар.....            | 32  |
| <b>Бешинчи болум:</b> Кыргыз тили, адабияты сабактарында тест менен иштөө технологиялары.....                                | 42  |
| <b>Алтынчы болум:</b> Сабакта деңгээлдик ыкма менен иштөө жолдору.....   | 55  |
| <b>Жетинчи болум:</b> Кыргыз тили, адабияты сабактарында жүргүзүлүүчү жазуу иштеринин системасы.....                         | 64  |
| <b>Сөзизинчи болум:</b> Кыргыз тили, адабияты сабактарында колдонулуучу салттуу жана жаңы ықмалар.....                       | 103 |
| <b>Тогузунчы болум:</b> Кыргыз тили, адабияты сабактарында окуучунун билимин баалоо.....                                     | 119 |
| <b>Онуучу болум:</b> Кыргыз тили, адабияты сабактарында өткөрүлүүчү класстан тышкаркы иштер жана алардын айрым үлгүлөрү..... | 126 |
| <b>Он биринчи болум:</b> Мектептеги адабият ийрими жана мугалимдин сахна сабактары үчүн инценировкалар.....                  | 163 |
| <b>Он экинчи болум:</b> Мектептин куурчак театры үчүн жомоктордун негизиндеги сценарийлер.....                               | 195 |
| <b>Он үчүнчү болум:</b> Кыргыз тили окуу китептеринин мазмунуна коюлуучу дидактикалык жана методикалык талаптар.....         | 210 |
| <b>Тиркеме:</b> Кыргыз тили жана адабияты сабактарында мугалимдин эмгегин баалоо.....  | 230 |

000 «Азот» АДЫГАРЫЛЫК  
ЕДИНОВЛАДЫРЫЛЫСТЫРЫЛЫСЫ

ТИМЧЫК МАДДАЛЫКТАРЫ  
ПРОФЕССИЯЛЫК КИЕЛДАСЫНАКАРЫ

## РЫСБАЕВ СУЛАЙМАН КАЗЫБАЙ УУЛУ

С.К.Рысбаев 1956-жылы Ош шаарында мугалимдин ўй-бүлөсүндө туулган. 1978-жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөн. 1987-жылга чейин айыл мектептеринде мугалим болуп иштеген.

1987-жылдан бери Кыргыз билим берүү академиясында ага илимий кызматкер, сектор башчысы, 1992-жылдан бери бөлүм (лаборатория) башчысы болуп иштеп келаттат.

1995-жылы педагогика илимдеринин кандидаты илимий даражасын коргогон, доцент (2000), педагогика илимдеринин доктору (2006), профессор (2011).

1993-жылы Эл агартуунун отличниги төш белгиси менен сыйланган. 1988-жылдан КР Журналисттер союзунун, 1997-жылдан бери КР Жазуучулар союзунун мүчөсү. «Кырчын» өспүрүмдер журнальнын жана «Кыргыз тили» гезитинин редколлегия мүчөсү.

Бакчанын балдары үчүн «Наристе-алиш», мектептин 1-класстары үчүн «Алиш», «Адеп алишеси», 1-4-класстардын «Кыргыз тили», «Дилазык» класстан тышкаркы окуу китечтери жана 50гө жакын методикалык эмгектери учурда кенири колдонулуда. Анын окуу китечтери менен Өзбекстандын кыргыз мектептеринин окуучулары да эне тилинен билим альшшууда.

Балдар үчүн 30га жакын ангеме, жомок китечтердин автору. Чыгармалары езбек, орус, немец, англий тилдерине которулган.

Ушундай эмгектери үчүн Тоголок Молдо (2000), Э.Арабаев (2002), Түгөлбай ата (2004) сыйлыктарынын эсси. Эл аралык Педагогикалык-социалдык илимдер академиясынын (Москва) академиги (2006), КРнын Президентинин алдындағы Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясынын «Кыргыз тили» медалы менен сыйланган (2006), КРнын маданиятынын мыктысы (2006), Москва шаарында еткен «Библии-Образ-2007» фестивалынын лауреаты, КРнын Өкмөтүнүн балдар адабияты жаатындағы сыйлыгынын лауреаты (2009), Эл аралык Манас ата академиясынын академиги (2010), КРнын маданиятына эмгек сицирген ишмер (2011).



995887

